

Кайыптан алып кагазга түшүргөн

*Бұбұ Мариям Муса қызы*



Жайсаң Үмөт уулу

Айкөл  
Мажағ

ДАСТАН

*Бириңчи китең*



«Бийиктиқ»  
Бишкек – 2009

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5  
Y – 99

Үмөт уулу **Жайсан**.  
Y – 99      Айкөл Манас: Дастан: Биринчи китең. Алмамбеттин келиши. – Б.: Бийиктиң, 2009. – 424 б.

ISBN 978-9967-13-590-1 (1 китең)  
ISBN 978-9967-13-600-7

«Манас» эпосунун башка вариантынан айырмаланып, «Айкөл Манас» дастанында Алмамбет Атанаң жарық дүйнөгө келүүсүнүн себептери жана шарттары, жети жашынан баштап жыйырма бир жыл Көйкапта окугандыгы, өмүрүндөгү андан кийинки кескин өзгөрүүлөр жана Атажуртка кантып келгендиги тууралуу окуялар кенири баяндалат. Дагы бир өзгөчөлүгү – буга дейре Азиз хандын баласы деп эсептелген Алмамбет атанаң каны да, жаны да нак кыргыз экендиги айгинеленгендигинде.

Китең «Айкөл Манас» дастанынын окурмандарын абдан курсант кылат деп бекем ишенебиз.

Y 4702300500-09

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-13-590-1 (1 китең) © Бұбұ Мариям Муса кызы  
ISBN 978-9967-13-600-7 © «Жайсаң кыймылы» коомдук  
бирикмеси, 2009.



## ОН ТОМДУККА КИРИШ СӨЗ

*1995-жылы «Манас» эпосунун миң жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилөөгө кызуу камылга көрүлө баштаган маалда, тагыраак айтканда, апрель айынын башында, Чаек айылында жашоочу Бүбү Мариям Муса кызынын жеке жашоосунда кулак угуп, көз көрбөгөн өзгөрүү болуп, «Манас» дастанынын эң алгачкы автору – Жайсаң Үмөт уулунун арбагы<sup>1</sup> менен медитация<sup>2</sup> учурунда Жумгал-Ата мазарында<sup>3</sup> кезигишип калган.*

---

<sup>1</sup> Арабак – аруу жана ак деген эки сөздөн куралган түшүнүк. Утурумдук жашоосу буткөн қишинин жаны аруулукка жана актышка – түбөлүктүүлүккө мойун сунат. Аткаараар чоң иши бар адамдын жаны, эгер ал иши аягына чыкпай кала турган болсо, анда көздөгөн максатын орундаш үчүн арбак абалында да аракет кыла берет.

<sup>2</sup> Медитация – рухий изденүү жолунда жүргөн ар бир инсандын жеке өзүнө таандык жолу бар болгондуктан, медитацияны өзүнүн даярдык жана дараметине жараша түшүнөт, колдонот. Ал эми бул китеpte медитация деген сөзду адамдын ақыллынын, денесинин эмес, жанынын мүмкүнчүлүктөрүн түздөн-түз пайдалануу аркылуу кандайдыр бир сырдуу дүйнөлөргө аралашуу катары караса болот. Башкача айтканда, бир катмардан экинчи катмарга өтүүчү ыкма.

<sup>3</sup> Жумгал Ата мазары – Жумгал районунун борбору Чаек айылына жакын жайгашкан мазар. Бул мазар соңку бир нече кылымдар бойы белгилүү жана эң чоң мазарлардын бири катары таанымал.

*Биринчи окуяга жалпы эл аралашса, экин-  
чисине Бүбү Мариям Муса кызы жалғыз өзү  
гана катышкан. Бирок бул эки нерсе бир ма-  
алга дал келгени, алибетте, кокустук эмес.*

*Ал эми ошол эле жылдын июль айынын би-  
ринчи жарымында болгон эки жолку жолугушу-  
уда Жайсан Үмөт уулу Бүбү Мариям Муса кызын  
өзү менен ээрчитип өткөн доорго, болгондо да  
Айкөл Манас жашаган заманга саякатка алпа-  
рып, ошол маалдын эң зор окуясы – Чоң Казат-  
тын жүрушүн күдүм кино тасмадай кылыш көр-  
гөзгөндүктөн, ага дейре «Манас» эпосуна таан-  
дык китептердин бирин дагы окубаган Бүбү  
Мариям эми ал доордогу окуялардын дээрлик  
баардыгы менен кабардар болуп калган.*

*«Манастын» мин жылдык мааракеси өтүп  
жаткан күндөрдө, дагы так айтсак, 30-август-  
ка Караган түнү медитацияга чыккан Бүбү Ма-  
риям он Жайсанын баянын угуп, алардын ар  
бири качан, кайсы кылымда жашагандыгын  
жана «Айкөл Манас» дастанын кантип айткан-  
дыгын көргөн. Ошондой эле, алгачкы дастан-  
чы Жайсан Үмөт уулунан баштап XX кылымдын  
жетимишинчи жылдарына чейинки манасчы-  
лардын дээрлик баарын көргөн жана кимиси  
кандай деңгээлде айткандыгын салыштырып ка-  
раганга мумкүнчүлүк алган. Кыскасы, Манас  
дүйнөсүнө толук аралашкан.*

*Ошол эле 1995-жылдын 2-ноябрьндагы ме-  
дитация маалында «Айкөл Манас» дастанынын  
алгачкы саптары Бүбү Мариям Муса кызы ар-  
кылуу кагазга түшүрүлө баштаган. 1996-жыл-*

*дын аягында биринчи китеп «Жайсан» деген ат менен жарыкка чыккан. Анын автору деп Шакин Эсенгулов өзүн жазган. Ошол бойдан «Жайсандын» биринчиден баштап төртүнчү китебине чейин Шакин Эсенгулов автор катары жазылып келген. Бешинчи жана алтынчы китептерге Шакин Эсенгулов да, Бубу Мариям Муса кызы да автор болуп жазылган.*

*Авторлук боюнча ошол чечим тууралуу кенен-кесири маалымат кийинчөрээк берилмекчи. Биз азыр, 2005-жылдын аягында жарык көргөн «Айкөл Манас» дастанынын биринчи китеби жана 2009-жылы чыккан калган тогуз томдук жөнүндө сөз кылалы.*

*Бубу Мариям Муса кызы Чаектен көчүп Чүйгө келгенден кийин жазылган жетинчи жана сөгизинчи китептерге эч ким автор болбой, жөн гана «Жайсан» деп жарыяланып, тогузунчусу жарым-жартылай жазылып калган кезде, 2004-жылдын 12-декабрында Бубу Мариям Муса кызы биринчи кителини кайра иштеп чыгууга кириши. Бул кадамга баргандыгынын бирден бир себеби, Жайсан Үмөт уулунун улуу эмгеги такталып, толукталып, айрым мүчүлүштүктөрдөн арылып, эң негизгиси, Жайсан Атанын өзүнүн ысымы менен чыксын деп ниеттенгендигинде эле. Арадан туптуура бир жыл артта калып, 2005-жылдын 12-декабрында saat таңкы алтыдан он беш мунөт өткөндө Бубу Мариям баштаган ишин аягына чыгарды. Ал эмгек ошол жылдын 25-декабрында окурмандага тартууланып, эми чындалап калыстык*

*калыбына келди деген баага татыган. Калыстыкты калыбына келтируүнү андан ары жигердүү улантып, буга дейре жарык көргөн сегиз китеppти да «Айкөл Манас» деген атальышына кайырып, жаңы жазылган маалыматтарды да, алибетте, «Айкөл Манас» деп атап, жалпы он томдуктун ээси Жайсан Үмөт уулун автору деп жазуу жөнүндөгү берген убадабызды ушу 2009-жылы орундај алдык. Биз үчүн бул сыймыктуу жетишкендик!*

*«Айкөл Манас» он томдук болуп чыгаарда анын ички түзүлүшүнө да бир аз өзгөрүүлөр киргизилип, 2-9-китеpterде адегенде дастан үзгүлтүксүз берилген соң гана медитациялар бөлүгү өзүнчө жайгаштырылды.*

*Улуу эмгекти окурманцардын калың катмары жакши өздөштүрүп, мыкты түшүнүшүнө женил болсун деген ниетте бул кадамга бардык. Ал эми онунчу том жалаң медитациялардын топтому. Баш-аягы жыйырма бир медитация бар. 2004-2009-жылдарда Бубу Мариям Муса кызы жүргүзгөн медитациялардын маалдарында өтө эле баалуу, абдан кызыктуу, терең философиялуу, керек болсо, мистикалуу маалыматтар алынган эле. Алардан сырткары дастандын кайсы бир окуяларына түшүндүрмө берген же толуктаган кабарлар да арбын.*

*Биздин пикирибиз бойунча «Айкөл Манас» дастанынын он томдугу ар бир окурманцын жандуйнөсү үчүн көөнөргүс байлык болуп берчу кудуретке эгедер.*

*Эмесе, урматтуу окурмандар, сиздерге ийгилик каалайбыз!*

*«Жайсан, кыймылы» коамџук бирикмеси.*

**АЛМАМБЕТТИН  
КЕЛИШИ**





## КҮТҮЛБӨГӨН КЕЗДЕШҮҮ

«Бүйрук» деген сөздүн тирликтеги түз гана маанин түшүнчүмүн. Кызматтык даражасы жогору адамдын же, деги эле, өзүндөн улуу адамдын айтканын аткаруу деп. Ал эми Тенирдин, тагдырдын буйруктарынын чындыгы менен бетме-бет кездешкенге чейин көптөгөн замандаштарымдай эле аларга маани берген эмесмин. А көрсө, абалтадан көөнөрбөй келаткан «тагдырдын буйругу» деген талашсыз чындык экен. Ошол тагдырымдын буйругу болбосо, кырк жаштан өтүп, чоң эне, таене болгон курагымда жомокко айланган чындык менен кайдан кезикмекмин!

Тогуз жашымдан тартып ревматизм<sup>1</sup>, ревматоидный порок сердца<sup>2</sup> деген диагноздор менен врачтардын каттоосунда турчумун. Буларга кошумча каторы кичинемден тарта талмам<sup>3</sup> да бар эле.

---

<sup>1</sup> Ревматизм – муундун кызылжүгүрүк оорусу.

<sup>2</sup> Ревматоидный порок сердца – кызылжүгүрүктүн өтүшүп кеткенинен улам пайда болгон жүрөктүн көмтик оорусу.

<sup>3</sup> Талма – тукум куучулук жөндөм десе болот. Өмүрүндө биринчи жолу беш жашында Бұбы Мариямдын талмасы алгач ирет кармаган. Андан кийин көп жолу күтүүсүздөн талмасы кармачу да эс-учун билбей жатып калту жана бир кыйладан кийин өзүнө келип ордунан туруп, ага дейре эмне кылып аткан болсо ошонусун улантчу. Талма учурунда денеси чарчап-чаалыкканы, же тескерисинче, күч-кубаты ашып-ташып калганы байкалбачу. Аң сезими, акыл-эси убактылуу оччуралуп, кайра иштеп кетчү.

*Сексенинчи жылдын башынан токсонунчу жылдарга дейре тогуз жолу жалпы наркоз менен операция болдум. Ушул жылдарда түшүнүксүз нерселерди башымдан кечирип жүрдүм. Көптөгөн адам ынанғыс окуялардан сон, бу жарыктагылардын баарысы – жандуусу да, жансызы да бир Улут Күчтүн көзөмөлүндө, башкаруусунда экендигине көзүм жетти да жарық дүйнөдөгү вазийпамды өтөө жолуна түштүм.*

*Бир кезде жан кейиткен оорунун айынан дартыма дабаа издеген болсом, эми дартмандууларга дабаа издел сапар кезчү болдум. Ушундай түйшүктүү күндөрүмдүн биринде, так айтсан, 1993-жылдын 30-август күнү жазуучу Шакин Эсенгулов келди. Эркек кишилерди көрбөйт элем дегениме көнбөй, жөндүү сөз менен уяткарып, трансценденттик<sup>1</sup> абалга түшүртүгө мажбур кылды.*

*– Эртең астралдык<sup>2</sup> белги түшсө көрөм, түшпөсө көрбөйм, – деп узаттым.*

*31-август күнү денесинен эч кандай белги көрбөгөндүктөн, мени чындал мазакташ үчүн да ярданып келиптири. Мен агайды мектепте окуп жүргөндө көргөн боюнча башка мамилем болбогондуктан жана эл ичинен ар кыл кеп уккандан улам ал кишини пейилимде анча деле жактырбайт элем. Ошон үчүн мен да белги түшпөсө экен деп тиленгем. А бирок буйруктан аттап өтүү, көрсө, мүмкүн эмес туралы... Агайдын эки каруусуна вазелин сый-пап колумду койдум. 20-30 секунндан кийин колумду алып карадым да, түшкөн белгилерди көргөнүмдө таң калганымдан дем да тартпай калгандай болдум. Агай болсо анызы да чакчайган көздөрүн чанагынан чыкчудай алайты. Эки каруу-*

<sup>1</sup> Трансценденттик абалга түшүү – Бұбы Мариям Муса кызы әлдик табыпчылык өнөрүн аркалап жүргөн кезде оорулуулардын дартын аныктоо үчүн пайдаланган ыкма.

<sup>2</sup> Астралдык белги – дene-достогу илдetti так жана бат аныктоо жолу.

сұна түшкөн белгилерден мөлтүрөп чыккан канды әкөөбүз кыйлага үнсүз карадық. Сөздү мен баштадым:

– Агай, белги түшту, оң колунузду сунуңуз, – дедим.

Оң колум менен тамырын кармап, сол колум менен маңдайынан төмөн көздөй кароого өттүм. Кайсыл жеринде эмне дарты барын карап, айтып берип аттым. Колум сүбөөнүн алдына, бөйрөккө тушташ келгенде, көргөнүмдү айттууга оозум барбай туруп калдым.

– Агай, бул жерде эмне барын айткым келбей турат. Колумдан келишинче дарылайм, алым жетпесе врачтарга кайрыласыз, – дедим.

Агай жаны өлчөөсүз кейигендиктен аландаган көздөрүн чакырайта тик кадап, сиркеси суу көтөрбөй сүйлөдү:

– Ал жеримде бөйрөгүм бар, бөйрөгүмдүн ташы бар, муны сизге айтпадым беле!

Ачууланып сүйлөгөнүнө менин дагы терим тарап, анын сол колун бултуюл шишип турган көк боор тушуна койдум да, анан мындаі дедим:

– Бөйрөгүңүздөгү ташыңызды айтканым жок, муногу катуу шишик жөнүндө айтып жатам. Бул качантан бери пайда болду эле? Врачтар эмне дешти эле?

Чоңдугу чынынын көлөмүндөй катуу нерсени агай колу менен кармап, таң калганын жашыrbай, кайра менден сурады:

– Бул эмне? Мен өзүм биринчи ирет көрүп атам, ооруганынан тынч алып жата албайм. Кырымдан да, чалкамдан да жатуу мүмкүн эмес. Колдорумду чекеме койуп, көмкөрөмдөн тизелеп бир азга жатам, анан туруп басам, кайра олтуррам. Айтор, жай алуум мі мкін эмес. Врачтар бейректөгі таштын оорусу дешкендиктен уколалып аткам, сиз жөніңде

*угул, көрүнсөмбү деп келгем, деги эмне деген дарт? – деп кабатырлана сүйлөдү.*

*Мен жанагы сөзүмдү кайталап, алым жетишинче дарылап көрөм, болбосо врачтарга кайрыласыз деген пикиримди билдиридим.*

*Бул Улуу Күчтүн белгиси экенин агай да, мен да этибарга албай ушинтип сүйлөшкөнүбүз менен баары бир таңдырын буйругуна экөөбүз төн баш ийип, ошол күндөн баштап мен ал кишини дарылаганга кириштим.*

*Агайдын мүнөзу абдан татаал, дегеле эч кимди, эч нерсени жактырбайт. Ар кыл дары чөптөрдүн кайнатмасын, ачытмасын, унтактап<sup>1</sup> тамакка арапаштырып бергендеримди абдан кылдат текшерип туруп кабылдайт. Адеп эле көргөндөгү түшкөн белгинин шарты боюнча бул кишиден баш тартууга, дарылабайм дешке акым жоктугу туталанткан менен, аргасызмын. Ошондуктан өтө этият мамиле жасайм.*

*Кандай суроо бербесин, баардыгына токтолбой шыр жооп берүүгө аракет кылам. Көрүнгөнүнө эки жылга чукулдап, оорусунан кыйла сергип калганына карабай алгач ирет келген кезиндей эле аяр ма-миледемин.*

*Манас эпосунун мин жылдыгы болот деп театрдагы артисттери менен агай дагы кызуудаярданып аткан. Жумушунан абдан чарчагандан кийин кечки дарыланууга келиптири. Бир топ үндөбөй жатты. Жараатынын иричин тазалап аткам, агай обдула берип, мага тигиле карап минтти:*

*– Ар бир элдик деген чыгарманын автору болгон, бирок аты аталбай унут калып, анан элдикке айланып кеткен. «Манастын» да автору болгон, кантитип эле баардык эл чогулуп алып айтышсын.*

---

<sup>1</sup> *Унтактап* – жанчып, майдалап, ундуун абалына жеткирип.

*Сиз медитация учурунда «Манастын» автору ким болгон деп билип бере аласызыбы?*

*Мен тек гана ийинимди күшүрүп койдум. Ички туюм агайдын менин медитация жасаарыма ишенбей турганын сездирип турду.*

*Арадан бир нече күн өткөн соң, адам ынанғыс окуяга туш болдум. Демейдегидей эле транска<sup>1</sup> түшүп маалымат алып аткан учурумда чочуганымдан кадыресе абалга келдим. Жүмгалдын сөөк какшаткан шыргалаң суусун кечип, талбы, терекпи – айтор, бир дарактын бутагын кармап туруптурмун. Дал төбөмдө толгон Ай. Эрип төмөн куйулуп аткандай койуу агарган жарыктын ичинен сенселген сүйук сакалчан киши: «Чырагым, бутакты жылдырып койчу», – деди. Ошол учурдагы абалымды түшүнүрүп айтып берүүм мүмкүн эмestей. Эсимде сакталганы: суунун муздактыгы, койуу, айран сымал мунарык жарык, анан ошол жарыктын ичинде башы төмөн караган киши. Кыязы, тиги киши колумдан тарттыбы же таманымдан бир нерсе түрттүбү, айтор, суудан тик өйдө женил атылып чыкканымды билем.*

*Канча мезгил өткөнүн так айтапбайм, кадыресе абалга келгенимде үйдөн кыйла алыс жерде экенмин. Көйнөгүм бел курчоомо чейин сыгып алма суу экен. Апрелдин ондорунан өтүп калганга карабай жерде ала-телең кар бар болчу, бирок ушугөнүмдү сезген жокмун, дептеримди койнума катып ылдамдай басып үйдү беттедим.*

*Медитациядан кийин жазғандарымды чечмелеп олтуруп «лето-цифра» деген сөздүн бир нече ирет кайталанганына таң калдым. Эмне деген суроомдун жообу болду экен деп толук чечмеледим. «Кто автор произведения «Манас?» деген суроомо*

---

<sup>1</sup> Транс – медитация маалындагы абалдын аталышы.

*берилген жооп экен. Адабияттык жанрдын турлөрү менен иши жок, карапайым аялдын билимсиз бул суроосу кийин ишенбөгөндөрдин чырагына май тамызып, куралына айланары анда ойума да келген эмес. Ошол билимсиз суроого берилген жооп «летоцифра» деген сөз экен. Демек, бул сөздүн кыргызчасы «жай-сан» болуш керек деп ойлоп, агай келгенде ал кишиден:*

*– Агай, «жай-сан» деген сөздү билесизби? – деп сурадым. Агай:*

*– Кулагыма жылуу угулуп турат, ал эмне, жердин аты бекен же кишинин атыбы? – деди.*

*– «Манасты» алгач айткан кишинин аты экен.*

*– Балким, Жайсан болуп жүрбөсүн?*

*– Жок, агай, лето – жай да, ал эми цифра – сан делет, демек, Жай-Сан, – дедим.*

*Сөзүбүз ушу менен токтоп, агай үйүнө кетти.*

*Ушул окуядан кийин июнга чейин медитацияга чыкпадым, сыйагы, чочуп калсам керек. Июнда жайлоого уулум Таалайбектикине Шакин агады үй-булөсү менен кошо көчүрүп бардым. Агайга уукоргошундун кайнатмасынан беришим керек болчу. Өзүм да 1989-жылдан бери ушул дары чөптүн кайнатмасын иччүмүн. Июлдүн үчү күнү кечте «Сарыжонго» чыктым. Айдын алтынчы күнү болгондуктан табият менен жуурулушуп космикалык энергия<sup>1</sup> алууга абдан ыңгайлуу эле. Ойум бир чекитке тез эле топтолуп, дүйнө токтоп калды.*

*«Дүнк-дүнк» деген добуш угулуп, кочкул кызып түстүү жарыкка оронгон узун бойлуу, суйдан буурул сакалчан, он колун алга сунуп, сол колу менен*

---

<sup>1</sup> Космикалык энергия – ааламда тынымсыз агып турган, көзгө көрүнбөгөн, эч кандай прибор менен өлчөнбөгөн, бирок жандуу нерсенин баарынын энергиясынын эц негизги булагы.

*жука боз чепкенинин этегин кайрып кармаган киши жайнаган кишилердин, аттардын өлуктөрүн аралап, күнгүрөнүп ырдап да, ыйлап да жүрөт. Конурсуган жыт мурдумду өрдөп, жүрөгүм айланып кускүм келгендиңкен өзүмө келдим. Дептеримен кичинекей баланын тарткан сүрөтүндөй жазууну көрдүм.*

*Чоң түп жапалак арчанын жаңында экем, бир тал бутакты кармап: «Кечирип койчу, ушул бүгүнкү көргөнүмдүн күбөсү болгон ушул бутакты сыңдырып алайынчы?» – деп өтүнүп, сыңдырып алып төмөн уйду беттедим.*

*Эртең менен Шакин агай дарыланууга келди. Мен жараатын таңып атып түндөгү көргөндөрүмдү айтып бердим. Агай ошол көргөндөрүмдү сөзгө айландырып бере аласызыбы дегенине башымды ийкеп «ооба» деген белги бердим. Эртең менен чечмелеп койгон ыр саптарын көргөздүм. Мен ал кезде ошол саптардын маанисин түшүнгөн эмесмин. Жөн гана узун-узун ыр саптары болчу. Агайдын колума бер деп сураганына көнбөй өзүм окуп бердим. Мага түшүнүксүз узун сап ырларды агай аябай толкунданып укту. Көздөрү бир башкача балбылдап, абдан таасирленгенине таң калдым. Эмне себеп болгонун билбейм, агайга майдан талаасын көргөнүмдү айтып атканымда уйкубезимдин тушу ысый түшүп, бир башкача абалга түшүп баратканымды сезип, шашып, агайдын жараатын таңып берип кетирдим да, анан тунгуйукка түшүп кеткендей болдум. Өзүмө келгенде күн түш болуп калыптыр. Түндөгү жазып келген белгилерди тамгага айлантым. Эртең мененки агайга окуп берген ыр тизмектерин кайра дагы түшүрдүм.*

06. 07. 1995.

10чу А. К.<sup>1</sup>

*Ээ, чырагым, көңүлүң бур, сырымды ук,  
көөдөнүмдү жарып чыккан ырымды ук.  
Кылымдарды карытып  
унум баспай ырдал келем,  
көз жашымды куюлтуп  
муңум батпай ыйлап келем.*

*Эрөөл талаа майданын көргөн күндөн,  
эс жыйып көз ачканы сырдуу үндөн,  
көздөн жашым токтобой,  
сөздөн оозум бошобой  
ырдал келем үн баспай,  
ыйлап келем муң батпай,  
берендердин эрдигин,  
Бегимдин кылган шердигин.  
Жан кыйылган ушул талаа,  
өзөн толгон өлүк жанга,  
ажырап адамдардын денесинен  
адашкан жан-досторду<sup>2</sup> сан жетпеген  
түн-күнү көрүп турам, угуп турам,  
кез болбойт тыным алышп үнум баскан.*

*Жүрөктү өрттөл жанды кейиттээр  
жер жайнаган мобу шейиттер,  
набыт болгон Чоң Казатта эрендер  
«Намыс корго!» деп багышкан энелер.*

*Ойум бузбай сөзүм тыңдал көөнүңө ал,  
о, чырагым, шерлеримди көрүп ал,*

<sup>1</sup> 10 А.К. – ай жаңыргандан кийинки 10-чу күндүн кыскартылышп жазылышы.

<sup>2</sup> Жан-дос – жан деген түшүнүктүн толук аталышы. Бул рухий термин. «Айкөл Манас» дастаны жазыла баштаганга дейре жан-дос термини эч кимге белгисиз болчу.

*Эл эскерсин эрендерди жан кыйган.  
Эсиңе түй айткан сөзүм бурбастан.  
Тоодой болуп додолонгон куу сөөктөр,  
топ жарышкан тириүсүндө – күлүктөр.  
Даңкан уруп таягынан от чыккан,  
деми кызып таноосунан чок чачкан,  
түллар аттар Камбар-Ата колдогон,  
туш келген таш упаранып кум болгон.*

*Жоодон өлүп ээси менен үстүндө,  
жомок болгон бул куу сөөктөр тириүгө,—  
сай күлүктөр<sup>1</sup> Түллар Пири колдогон,  
сагызгандар көзүн чукуп кордогон.  
Ак өтөгөн миддеттерин кезинде,  
аргымактар арзыйт мактоо сөзүнө.  
Түлларлардын бул сөөктөрүн куураган,  
түшүндүрүп урпактарга айтпасам,  
тириүлүктө так өтөшкөн миддетин,  
түлларлардын көөдөнүнө суу себемин.  
Эрөөл талаа жери бөлөк, эли жат,  
эрендердин сөөгү калган аманат.  
Адам менен буудандардын куу сөөгү  
аралашып жатат ээлеп дөбөнү.  
Кагыраган куу сөөктөрдү аралап,  
каргимден кан аралаш жаш агат,  
Кыраандарды кыйган талдай сугаган,  
кызыл тилим бүлөп ырга айлантыкам.  
Түгөнбөгөн дастан-ырга айланса,  
түбөлүктуу калк ичинен байралса,  
эрендердин эрдиктерин, арттагы  
эл унутпай, өрнөк алаар балдары.  
Урпактары учун улап узбөстөн,  
улуу көчтү улантышаар деп күтөм.*

---

<sup>1</sup> Сай күлүк – кынтыксыз күлүк.

*Ээн талаа, колотту  
мекен кылган түбөлүк  
э, чырагым, бул эрлердин дене-досу<sup>1</sup>.  
Үнүм баспай ырдал келем,  
муңум батпай ыйлап келем,  
берендердин шердигин,  
душманга кылган эрдигин.  
Көргөнүмдү көргөндөй,  
ырдал өтсөм деп келем.  
Журтума текши жеткенин,  
тыңшап өтсөм деп келем.  
Кылымдарды карытып,  
мезгилдерди арытып,  
урпактар ээй,  
силердин камды жеп келем.*

(Жаңырган Айдын удаа эки бейшембиси).

---

<sup>1</sup> Дене – дос – дene деген түшүнүктүн толук аталышы. Бул да рухий термин жана «Айкөл Манас» дастанында алгач ирет бел-гилүү болду.



## ТААНЫШУУ

2.8.1995

7чи А.К.

22° 1<sup>1</sup>34<sup>11</sup> 66° 42<sup>\*</sup>¢

Үй-бүлөдө түшүнбөстүк күчөп, дарылануубузду аягына чыгарбай жайлодон түшүп келдик. Агай иш менен шаарга кеткен. Менде дарыланып жүргөн Гулмира деген келиндин чоң апасы дүйнөдөн өтүп, ошол кишиге дуба кылыш үчүн Дыйкан<sup>2</sup> айылына баргам. Даарат алганы сыртка чыгып, күтүүсүз эле медитацияга чыгышым керек деген белгини түйдүм. Кумганды аңыздын тосмосунун жанына койуп, туурадагы дәңсөөнү көздөй бастым. Кабырлардын жанынан өтүп баратканымда кандайдыр бир оор, күшүлдөгөн добуш эшитип, тула боюм дүрүлдөгөнүн сездим. Бирок ошол эле маалда тааныш караан колун оң ийиниме койгондо кадимкидей кубандым. Ийиниме коюлган колу аркылуу ийкемсиз селейген караангага жылуулугум кетип атканин түйдүм. Эртең көрүнүп жүргөн эки-уч келин менен мазарга бармакмын. Төрөп алсак деп балага зарлаган ошол келиндер эмне үчүн эсиме түшкөнүн түшүнбөдүм. Ар бирөөнүн элеси көз алдымга келип,

---

<sup>1</sup> 22° 1<sup>1</sup>34<sup>11</sup> 66° 42<sup>\*</sup>¢— медитация учурундагы ааламдын өлчөм бирдиктери.

<sup>2</sup> Дыйкан — Жумгал районундагы айылдардын бири.

*дилимде адатымча Тенирге жалынып, ушул бечаралардын зары угулуп, тилеги кабыл болсо экен деген ой келди.*

*Бир укмуш ажайып жерге келдик, шылдырттаган булактан уучтап ууртадым. Конур добуш күнгүрөнүп ырдап атты, булактын шылдыртын мунканган күштүн үнү коштоп тулкум эрип, ошолорго араплашып кеткендей болдум:*

2.8.1995.      7чи А. К.      1<sup>1</sup> 35; 4<sup>1</sup> 26<sup>11</sup>

*Ажайып толукшуган Айлуу тундө,  
муңканган добушунду кулак какты.  
Зар какшап перзент тилеп Жараткандан  
куйулган ачуу жашың жанга батты.  
Тилекти өзүң үчүн тилебестен,  
бирөө үчүн зарлаганың мага жакты.  
Күттүргөн Улуу Тогоод<sup>1</sup> тогоптур деп,  
көзүмдөн туздуу жашым агып жатты.*

*Чырагым, эркек мүнөз атуулдугуң,  
кебездей жумшак туруп катуулдугуң,  
Башка үчүн азап чегип, жан кыйууга  
баш тартпай – жүрөгүндөн макулдугуң,  
Көөдөндө каткан черим жибиттирди,  
эненин ак сүтүнө киrintтирди.  
Кетирип жандуйнөмдүн көңүл кирин,  
мен болдум өзүң күткөн Аппак Пириң.*

*Чырагым, уктуң беле уламышты,  
эки дос – бир пендени түзөт деген?  
Кеткенде жалган жайдан – тубөлүккө,  
эки дос достук жибин узөт деген?*

---

<sup>1</sup> Уллуу тогооол – мезгилдин бир тизмеги бүтүп, экинчи тизмеги башталаарын билдирген белги кайсы бир жылдардын тогушуусу аркылуу көрүнүшү.

*Укпаган болсоң, демек, буруп назар,  
уламыш сөздү тыңда чындыгы бар.  
Күнүмдүк бул жашоонун сырдуу аягын  
көрөсүң өзөгүнөн шол баяндын:*

*Эки дос сенин тулку бойундагы  
экөөбү?.. Кел эмесе, талкуулайлы.  
Акыл-эс, эркиң-күчүң, сезүү-туйум –  
аны сен жан-досум деп керек туйун.  
Абалтан алаканы Аалам менен  
адамдын акыл-эси жасап келген.  
А тиги Жер-Энеде кала турган  
адамдын дене-досун жерден алган.  
Бир пендө эки достон турат деген  
болумуш сөз төркүнү туура бекен?*

*Чырагым, эсиңе түй сөз аягын,  
чындыгы төгүндөлгүс бул баяным.  
Жан-досту дене-достон бөлгөн күнү  
Жараткан ишке ашырат өз аянын.  
Эки дос жөнүндөгү бул баяндын,  
өзүңө эмнеликтен айтылганын,  
далилдүү, бирок баарың байкабаган,  
бир сырды, болжолдоорсун, четин ачсам.  
Сезбестен сырдуу жагын бир дагы жан,  
сергиткич куралындай пайдаланган,  
дайымкы уйку деген табышмактын,  
Дилиңе сиңдирип ук жандырмагын.*

*Улуу Күч жандууларга тартуу кылган  
уйкуну – кабар алчу кең Ааламдан.  
Уйкунун кучагында калып дene,  
узайт жан өткөн чакка, келер кезге.  
Жан-достун көргөндөрүн сапар артып,  
дene-дос түштөн көрөт уктап жатып.*

*Чырагым, уйку деген табышмактын,  
чыгардым бар болгону чет-бучкагын.  
Дене-дос, жан-дос жана уйку деген  
дарс айттым ишти баштап сени менен.*

*Жолугам Ай жаңырган бейшембиде,  
уйкуга дене-досун қирген кезде.  
Ээрчитип жан-досунду өзүм менен,  
кыдырып кең Ааламды сапар кезем,  
туңгуйук табышмагын ичке каткан  
түпкүргө – табияттын сырлы жаткан,  
жеткиче максатыма эңсеп келген,  
жетелеп кыдыртамын Ааламды кең...  
Ойготуп сезимдерди уктап калган,  
окугун сыр чечүүнү – билимге кан.  
Баштайлы иш башы деп ыйык жерде,  
баардыгын унутпастан туткун эске.*

*Чырагым, укчу мобу таштын сырлын,  
жанында куурал жаткан баштын сырлын,  
шылдырап агып жаткан булак сырлын,  
муңканып таң атырган булбул ырын.*

*Баарынын сырлын уккун, ырын уккун,  
баарынын бугу чыксын муңун уккун.  
Аялуу жандүйнөндөн орун берип,  
сырларын ар биригинин ыйык туткун.  
Сен көргөн бул түндөгү аян булак,  
суусунуң канғычакты кере жуткун.  
Көрүнгөн кубулушту, ар бир сөздү  
өзгөртпөй көңүлүнө бекем туткун.*

*Чырагым, өзүңө айттар узун сабак  
сырымды катып келем кылым санап.  
Көңүлгө бекем түйүп, жакшылап ук,  
сыр чечпе эч бир жанга ылым санап.*

*Сырыңды ачып койуп нысапсызга,  
кетпесин тартып алып, таштап сызга.  
Төгүлтүп ырысқыңды, жолуң тороп,  
мажбурлап Ак Пириңди алып коёт,  
уулантып, жан-досумду каптаган зил,  
менчиктеп дастанымды бир бузук дил.  
Муну айткан Үмөт уулу Жайсан деп бил,  
унутпай бейшембиде дуба окуй жүр.*

*Улантып уламышты өзүм билген,  
кыдырып кылымдарды сапар кезем.  
Эрдигин, айкөлдүгүн бабалардын,  
ээрчиген жан-досуңа ырдан берем.  
Көз жашым Кудуретке жеткен белем,  
кезиктим Тогоол тогоп сени менен.  
Көөдөндөн сууруп чыгып журтума бер,  
көмүлгөн ырларымды өзүм менен.*

Кийинки кездери кезигип жүргөн Атанын жандынөмө ушунча жакын болуп баратканын сездим. Ушул жолу ийинимден колун алгандан кийин, мурдагыдай сенейбей, кадыресе эле кишидей ийкемдүү болуп калганын түйдүм. Коштооор учур келгенде, мурдагыдай чочуркап жүрөк түшмөк түгүл, бөлүнүп кетким келбей турдум...

Өзүмө келгенде Гулмира жаныма келип: «Ай-ий, эже, кайда бардыңыз, аябай кабатыр болбодукпу? – деп, эмнегедир көйнөгүмдү кармалап карады. – Тосмолордон илинип айрылбай кантип өттүнүз?» – деди ал таң калган добуш менен. Мен «Билсем айтамбы» дегендөн бөлөк үн катпадым.

Эртеси эртең менен Чаекке келип эле төрөбөгөн келиндер менен мазарга кеттим. Мазардан келгендөн кийин жогорку ыр саптарды чечмеледим.

*Улпұлдөп өчө жаздал үмүт шамы,  
көп күттүм нәэти таза зирек жанды,  
ырдаган дастанымды менчиктебей,  
түз айтаар пейли тунук асыл жанды.*

*Кызырып Аалам койнун, издең жайды,  
кургабайт көздө жашым кыйнап жанды,  
қылымдар көксөп күтүп келатамын,  
аруу эне төрөсө деп бир Жайсанды.*

*Сенин да ак тилегиң меникиндей –  
сарығып зар какшайсың перзент тилей,  
төрөбөс, башка чукак<sup>1</sup> зайып учун,  
басылбайт бала тилеп муңканган үн.*

*Ак уруп түну бойу зикир чалыш,  
тайынып ыйык жерге шамың жагып,  
жетсе деп Жаратканга зар тилегим,  
жалынып жан тилейсиң курман чалыш.*

*Ак тилек, байкадыңбы, кабыл болот,  
ал чыкса жандуйнөндөн жүрөк жарып.  
Чырагым, тилегибиз бирге болсун,  
кут түшүп бир зарлууга бакыт консун.  
Төрөлгөн балканактай аппак уулга,  
дуба айтып Жайсан деген атты койсун.  
Өмүрү ал Жайсандын узун болсун!  
Ырысы аягына мелт-калт толсун!  
Тили так, күнү-түнү дастан айткан,  
чаалыгып-чарчабаган буудан болсун!*

---

<sup>1</sup> Чукак – тукуму аз же жок.

*Эки жолку медитациянын маалыматтарын Шакин агай шаардан келгенде окуп бердим. Агай жаткан ордунан өйдө туруп, колумду кыса кармап толкунданып:*

*– Сиз ушул ырды толук алып берсениз мени гений кыласыз! – деди. Мен үн катпай карап турдум да ичимден: «Ушул жазуучулар апенди болушат бейм, болбосо мен дары катары колдонгон бул узун сап ырларга мынча кубанып, гений кыласың демек беле?» – деп ойлодум.*



## ОН ЖАЙСАН

31.8.1995-ж. 6чы А. К. 29°21<sup>15</sup><sup>11</sup>

Үй-бүлөдөгү жаңжал чегине жете күрчуп, онунчы класста оқуй турган кызым экөөбүз үйгө жатпай аңыздарда, жаңы салынып аткан тамыбыздын полуунун астына кирип түнөп журдук. Өзүм үчүн эмес, кызым үчүн көп корктум. Эси жок тентектерге кабылып маскара болбосо экен деп түнү кирпик ирмебей таң атырчумун. Ушундай кыйналган күндөрү эмне деген нерсеге туш болдум, мунун аяғы кандаича бүтөр экен деп санааркачумун. Баарын токтолуп, көнгөн нугума түшсөм деген оюмду тээ көнүлүмдүн терекинен бир үн: «Эми артка кайтууга болбойт!» – деп тыйып салчу. Мындаі кездерде көнүлүмдүн бөксөсүн толтурган – Жайсан Атага кездеше турган жаңырган айдын бейшембилиер.

30-августтун түнүн кирпик ирмебей өткөрүп, кечти чыдамсыз күттүм. Күүгүмдө Жайсан Атага суу атап, шам жагып, дуба айтып койуп талааны көздөп чыктым.

Дайыма медитацияга чыкчу **Жаманталаадагы**<sup>1</sup> мерчемдүү жерге жакындалап калганымда киндикинде көздөп чыктым.

---

<sup>1</sup> Жаманталаа – Чаек айылнынын четинdegи чоң талаа.

тушумдан саал өйдөрөөк жерим чок баскандай ысый тушуп, баятан бери самандай сапырылып тынчымды алган ойлор кайда кеткени белгисиз, дүйнө бир ордунда токтоп калгандай тымып, көгүш-жашыл жарык оронгон Жайсан Атанаын карааны жаңымда турганын көрдүм. Жумшак конур үндүн таасириби же кубулган жашгылтым жарыктыкыбы, айтор, көшүлүп мемиреген тынчтыкка бөлөнүп тургандаймын.

Жагымдуу конур үн куйгулушкин сөз тизмегин чубоодо:

31.8.1995. 6чы А. К. 1<sup>1</sup> 47<sup>11</sup>

*Дуба окуп ар бейшемби үзгөрүлбөй<sup>1</sup>,  
кутөсүң өз канымдан бүткөнүндөй.  
Мен дагы шашыламын кездешүүгө,  
сен мени кусаланып күткөнүндөй.*

*Чырагым, чарчаганың, азган түрүң,  
түйшүгүн тартканиңда тириүлүктүн,  
көтөрө албагандай көрүнбөчү,  
күнүмдүк жашоодогу сыноо жүгүн.*

*Чыгарып ар нерседен туура бүтүм,  
жакшылык-жамандыкка даяр күтүн.  
Отөгөн кыска өмүрүң сая кетпей,  
бүткөргүн эртеңкини мына бүгүн.*

*Алыс бол кур санаанын тузагынан.  
Тилей көр өмүрүндү узагынан.  
Бир күндүк жарыкчылык кымбат болот,  
мин үндиң караңгынын кучагынан.*

---

<sup>1</sup> Үзгөрүлбөй – унутпай, үзгүлтүксүз.

*Сен баскан Ак Мунарык – аппак жолун,  
Жараткан тартуу кылган эмдүү колун –  
баркыңдын баалуулугун түшүрбөгүн,  
аярлар<sup>1</sup> арасында – сенин ордун!  
Көңүлдү жубатуу эмес айткан ойум,  
көөдөндө түз сурооң берген жообум.  
Кана, анда, сыр баянды уланталы,  
каргим, көз жашыңды аарчып койгун.*

*Эскертем, ырдал келем кылым санап,  
эстүүнү эси жоктон айрып карап,  
кечире албай койдум эзелтеден,  
ырчыны ырдал жүргөн эптел жамап.*

*Сырдашкан адамың ким? Аяр карап  
көрө бил жандуйнөсүн сыйап-талдап.  
Кор кылып ырларымды койbos бекен?  
Колуна нысапсыздын тийип барак?*

*Откөндөн Жайсаң Атаң кабар салат,  
өздөштүр – бул сен үчүн аян сабак.  
Тизмектеп ар бир сөздү ирет менен,  
өзгөртпөй урпактарга айтып берсөң.*

*Сага бул тапшырманы берген – Жайсаң,  
салмагы оор жүктүн ийниң баскан.  
Журтума бурмалабай жеткиргин деп,  
өзүңө ишеничим артып турам.*

*Кылымдар уламышты улап келем,  
кынаптап ыр тизмегин кынап келем.  
Ураган Улуу Дастан Ак Сепилин,  
урпактар, силер үчүн курап келем!*

---

<sup>1</sup> Аярлар – алдын-ала айта билүүчү адам.

*Жомок деп силер билген бир чындыктын,  
жоготпой бир да сабын ырдап келем.*

*Откөрүп эчендеген доорлорду,  
кечээги чындык бүгүн жомок болду.  
Жомокко айлантылган чындыкты шол,  
журтума жеткируүгө жардамчы бол.  
Эрдигин элибиздин баяндаган,  
Эр Манас жөнүндөгү Улдуу Дастан,  
элиме эргүү менен көркөм айткан,  
ээлперин, ар бир доордо, ырым тапкан.*

*Аярдан алдын ала аян алган,  
кылымдар тогошордо көзүн жарган.  
Кабардар эмсээк эне<sup>1</sup> – перзентине,  
койдурчу азан айтып атын Жайсан.*

*Жүгү бар мойунунда доор арткан,  
жан этин<sup>2</sup>, эмсээк эне тапкан, баккан.  
Ал бала баралына келген кезде,  
айтуучу күнү-түнү Улдуу Дастан.*

*Калайык суусун кана ырын жуткан,  
кайтышпай уйлөрунө дастан уккан.  
Унутуп уйку деген эмне экенин,  
узун түн кеп салышчу улуулуктан.*

*Кадимки тоо суусундай күр-шар аккан,  
кайтоолдол<sup>3</sup> бир да сабын кайрыбастан,  
калыпка куюлгандай ыр саптары,  
кары-жаш, уккандарга бирдей жаккан.*

---

<sup>1</sup> Эмсээк эне – эмчи-домчулукка шыктуу, колу жецил.

<sup>2</sup> Жан этин – баласын.

<sup>3</sup> Кайтоолдол – кайталап.

*Кылымдар улам алга жылган сайын,  
өзгөртүп элин-жерин, суусун, сайын,  
өзгөрду адамдардын пейили да –  
мезгилдей алмаштырган кышка жайын.*

*Жараткан Жайсандарды сейрек берди,  
пир туткан ыйык ырды – сейректеди.  
Бурмалап, атын буруп элдин-жердин,  
таза ырчы жаңы доорго сейрек келди.*

*Урпактар, кайрыламын баарыңарга,  
улуу сөз наркын билген карыңарга.  
Улуулугун журтуңдун урматтай бил,  
доо кетирбей ар-намыс, салтыңарга!*

*Отурам көңүл буруп кечээгиңе,  
доордун эленип көр элегине.  
Неликтен сакталганын талдап көргүн,  
Элеси Эр Манастын эл ичинде.*

*Арбагын Эр Манастын сыйлабастан,  
чыкты го жалган дечу араңардан.  
Айкөлдүн жашаганын төгүн дебей,  
терендел издегиле дастанымдан.*

*Жалган деп төгүндөбөй жомокторду,  
жакшылап изилдесе откөн доорду,  
ошондо көрөсүңөр, урпактарым,  
жомокто бар экенин чындык орду!*

*Чырагым, уккандарым узак дебе,  
унутуп каламын деп кайғы жебе.  
Тизмегин ак берметтей тизип берем,  
Жайсандар «Манас» айткан – канча эле?*

*Жаңылыш, жалган болуп калат дебе,  
угузбайм улуу журттан куру жеме.  
Сөзүмдү бекемдөөгө сунамын кол,  
сен дагы бекем болгун, колуң келе!*

*Эсимде, «Айкөл Шердин жаш курагын  
келмекчи канчага?» – деп сураганың.  
Салтының анда эми сөзүмө серп,  
сүргүнүң жаңылбастан так эсептеп.*

*Кылымдар кылым менен тогошордо,  
төрөлчү ырчы Жайсаң дал ошондо.  
Төрт кылым бир да Жайсаң төрөлбөгөн,  
ага эми Жайсандардын санын кошсо,  
кошулган ушул сандар канча болсо,  
Айкөлдүн туура жашы дал ошончо!*

*Эң алгач элибизге «Манас» айткан  
үйшөндөр Үмөтүнүн уулу Жайсан.  
Кошулган бала күндөн Айкөлүнө,  
бири эле кырк чоронун арасынан,  
«Сөз баккан чебер ырчы, чечен» – деген,  
баа алган Бакай аттуу абасынан.*

*Жарыгым, эсиндеби, алгач ирет:  
«Жылдырчы жүзүң тоскон бутакты», – деп,  
шыргалаң сууну кечип турганында,  
шагынан байтеректин түшкөн Шоола?*

*Ичинде шол Шооланын бүлбүлдөгөн,  
иреңи карт акындын, жашын төккөн.  
Шоолага чулгап сени ошол тейден,  
кошулуп кеткенинди өткөн менен?*

*Боздогон андагы үн эсиндеби,  
бошоткон муун-жүүндү, сезимдерди?*

*Чырагым, ошондогу көргөндөрүң –  
көрүнүш – Чоң Казаттын кезиндеги.  
Сен уккан мундуу добуш, ыр саптары –  
кайгы-мун жаңырыгы сезимдеги.*

*Мына мен, ошондогу ырчы Жайсан  
«Манасты» эң биринчи элге айткан.  
Журтунун жүрөгүндө сакталсын деп,  
эрдигин баатырлардын ырга айлантыкан.*

*Мерт болгон шол казатта нечен берен,  
келбестир эрдигине эч нерсе тен.  
Тоо болгон өлүктөрү Итөлбөстү<sup>1</sup>,  
түбөлүк жайы кылып мекендешкен.*

*Орттөнүп, өксүп-куйуп ырдал келем.  
Ырымдын ар бир сабын талдап терем.  
Улантып урпактарга жеткирсем деп,  
утуру бир Жайсанга орун берем.*

*Өмүрү кээ Жайсандын кыска болду.  
Кай бири кылым жашап жүзгө толду.  
А бирок баардык Жайсан бирдей ырдал,  
ар бири чындыкты айтып, калп кошподу.*

*Айтышса ыр-дастанды күнү-түнү,  
арбачу уккандарды мукам үнү.  
Элине дастан айтып жаткан кезде  
эрлердин арбактары коштоп жүрчү.*

*Эмики ырчы Жайсан кезектеги,  
экинчи Жайсан болот эсептеги.  
Эң эле кызык жери бул ырчынын –  
ысымы Умөт уулу Жайсан делди.*

---

<sup>1</sup> *Итөлбөс* – Чоң Казаттын негизги согуштарынын бири болгон жер.

*Элибиз айрып бөлбөй экөөбүздү,  
ырчылык кудуретин бирдей көрдү.  
Алгачкы «Манас» айткан Жайсан дешип,  
атакты экөөбүзгө бирдей бөлдү...*

*Жашарган жаңы муунда жаңы элге,  
жаңырган бир кылымда жаңы жерге,  
эрдигин эрендердин эл коргогон,  
элирип күндөп-түндөп ырдаар эле.  
Эстебей көр тирилктиң кур түйшүгүн,  
калгандай жылбай токтоп дүйнө бүтүн,  
калайык тыңдаар эле каны кызып,  
ал кезді кечиргендей баштан бүгүн.*

*Бир боорум ошол Жайсан – каныбыз бир,  
бөлүнгөн дене-достон жаныбыз бир  
болсок да,  
экөөбүз эки башка Жайсандарбыз,  
тутушкан улуу ырды – ыйык деп Пир.*

Бир калыпта чыккан жумшак конур үн күтүүсүз тымып, денем ток ургандай «дирт» деп, башым чыңылдап, кускум келип атыптыр. Айлана көзгө сайса көрүнгүс караңынын кучагында экен. Төмөн Чаектин оозун көздөй түшүп бараткан машинанын үнүнөн бөлөк добуш угулбайт. Кыйладан соң өзүмө келип, эмне болгонун түшүнө албай дендароо абалда турдум. Бир топто барып, жанагы машина жанымдан чукул өтсө керек, ошого чочуган окшойм деп ойлодум. Ордумдан туруп үйдү карай илкий бастым. Жазгулду Нургүлдүкүнө барып жатып ал дегем, шаша турган жөнүм жок, таң ата жетсем болду деп, медитация учурунда көргөндерүмдү эсиме салганча жай басып бараттым. Жайсан Ата менден эмне талап кылып атканын дагы деле түшүнө албадым.

*Таң ық салганда үйгө кирип, дептердеги белгилерди сөзгө айлантып чечмелей баштадым. Чынымды айтсам, сөздөрдүн маанисин анча түшүнгөн жокмун. Агай келгенде окуп бердим, анан ал киши алып окуду. Өзүм окуганга караганда агайдын окуп бергени сезимиме тагыраак жеткендей болду.*

*Медитация учурунда көргөндөрүмдү даана эсime тутам. Көбүнese дары чөптөрдүн аттары, өлчөмдөрү кандај ооруга кайсып чөпту канча өлчөмдө кошуу керектиги айтылат. Жайсан Атага кезиккендөн бери жазыла баштаган узун ыр саптарды болсо Шакин агайга берилген дары катары көрөм. Ырдын маанисине анча деле көнүл бурбайм. Ал эми агай ырларды окуганда көздөрү жайнап, бетине кан чуркап, оорусун эсинен чыгарып таштап, жалаң ошол ырдын айланасында гана сүйлөй берет. Мен манасчылардын биринин да, «Манас» эпосунун бир да сабын окубагандыгымдан улам, агай эпос жөнүндө айтканда мен тек гана уккандан башка сөз кошпойм. Ал эми ушул кездешүүдөн соң Жайсан Ата мага «Манасты» айтып бергени жатканына күмөн кылбай калдым. Бирок мунун зарылдыгы барбы? Же... агай оорусунан сакайып кетсе Саякбай, Сагынбай атапардын варианты боюнча чыккан бир нече томдук эпосту кайталоонун кажети деле жок болсо керек деп да кээде ойлоп коём.*

**6.9.1995. 12чи А. К. 14<sup>0</sup> 12<sup>1</sup> 42<sup>11</sup>**

*Откөн медитация учурунда Жайсан Ата манасчы Жайсандар жөнүндө айткандарынын уландысын угуш учун талаага чыктым. Тийиштүү шарт жасалгандан көп өтпөй ар кыл түстөгү жарык арасынан Жайсан Атанын карааны сууруулуп чукул келди. Коңур жумшак добуш салып ырын улады:*

*Кезекти Сыртпай уулу Жайсаң алсын.  
Эскерип эл ичинде аты калсын.  
Ырчынын балбылдаган нур жылдызы,  
өчпөстөн түбөлүккө көктө жансын.  
Ырлары куйулушкан бермет эле,  
жалгандан эрте кеткен бул Жайсандин.*

*Атасы – Сыртпай – шери аргындардын.  
Туу кылган түмөн аргын эр Сыртпайын.  
Энеси – кайыппери Нуркыз сууу,  
тандаган адамзаттан өз жубайын.*

*Айчырай пери кызды Нуркыз деген,  
багынткан Сыртпай чечен сөзу менен.  
Эр жүрөк, пейли кенен жоомарт шерди  
эч кимге теңебеди Нуркыз пери.  
Аларга назар буруп Көк-Теңири,  
аябай, не тилесе баарын берди.*

*Аздектеп сөздүн наркын, кудуретин,  
адамга баш байлаган Нурперинин  
арманы болмок эмес, атаганат,  
убайын көрсө жалгыз перзентинин.*

*Бир сырдуу, көп өнөрлүү кайран чечен  
жаңылган Жаратканга бир жеринен –  
тилебей жалгызына узун өмүр,  
тукумсуз бул жалгандан өтүп кеткен.*

*Бул Жайсаң – төртүнчүсү, төп төрөлдү,  
канынан оргуп, ташып ыр көрөнгү,  
олтуруп Кыр-Дөбөдө «Манас» айтса,  
добушу термелтүүчү бут өрөөндү.*

*Арапаш чогуу жүрөм, көрөм дечу  
хан Бакай, кырк чоросун, Эр Төрөмдү.  
Чаалыгып-чарчабаган туллар эле,  
көп жашап, ыйык тутту ыр өнөрдү.*

*Атасы – Үйшөндөрдүн Солобо бек,  
айтканы алдын ала келүүчү төп.  
Апасы – алтын саамай Бүбү Жамал,  
капрактуу<sup>1</sup> бойdon эне төрөгөн дейт.*

*Жайсандын ата-энеси Төцир сүйгөн,  
бөтөнчө жаралышкан пенделерден.  
Экөө тен касиеттүү аяр болгон,  
жамандык-жакшылыкты мурун сезген.*

*Андыктан төрөлүүчү перзентинен,  
алышып аян кабар түштөрүнөн,  
Жараткан Кудуретке тооп кылып,  
Жайсаң деп ат энчилеп кутунушкөн.*

*Жайсаны Касымбайдын – бешинчиси,  
Жараткан аябаган ыр энчини.  
Бул дагы талыкпаган манасчы эле,  
ырында, пейлинде да жок кемтиги.*

*Көөдөнду жарып добуш – кызыл тили  
көркөмдүү сөз берметин кылдат тизди.  
Тукумун үйшөндөрдүн улантуучу,  
туулган кыска болуп гүл өмүрү.*

*Алтынчы ырчы Жайсаң чаалыкпаган,  
айтыштан Улуу Дастан талыкпаган.  
Айтайын ким экенин ата-теги,  
атасы – үйшөндөрдүн Калысбеги.*

---

<sup>1</sup> Капрактуу – кээдэ айрым бир ымыркай жалтырак тунук түстөгү чөлкабыктын ичинде туулат. Ал чөлкабык баланын тонунун ичиндеги катмар. Андан бала дапдаана көрүнет. Мындай баланын тебесүнүн тушунда баштыктын жыйрылган оозундай болгон из болот. Дал ошол изди күмүш шакек менен тешип, баланы алышп чыгыш керек. Кичине эле кечиксө бала түмчугуп калышы мүмкүн. Ушундай төрөлгөн балдарды капрактуу бала дешет. Орус элинде «рожден в рубашке» деп аталат. Ал жалтырак чөлкабыкты сүткө жууп, кургатып, ушалап жумшартып, бүктөгөн соң ча-йырдын ичине бекитет да, кайыш кутучага салып, балага тумар катары тагып кюшат. Бул Төцирдин берген кийими өзүн өмүр бойу сактап жүрсүн деген ырым болуп эсептелет.

*Тукурса бир чагымчы кайнап кеги,  
тууралап, араздашкан тууган элди,  
тып басып жараштырып койор эле,  
түз сүйлөп, таамай айткан калыс кеби.*

*Жетинчи ырчы Жайсаң жайын айтсам,  
жеткилең, өтө чебер дастан айткан.  
Жалғызы Жамғырчынын бул манасчы,  
кадимки хан Кошойдун тукумунан.*

*Өнөрүн чагылдырчу ар бир сөздө,  
өксөткөн Чоң Казатты айткан кезде,  
ачык күн борошолоп бир заматта,  
айланып жааган жамғыр аппак карга,*

*короодо койлор уркүп үйгө ыктап,  
корккондон куйрук кылтышп ит кыңышылап,  
шондон соң келаткандай элди жоо чаап,  
шаркылдап-тарсылдаган добуш чыгат.*

*Атылган мылтык үнү кулак жарып,  
айгайлап, «Эр Манастан!» ураан салып,  
даңылдап доолбастын каккан үнү,  
денени дүркүрөтүп чабыш сүрү,*

*карсылдап найза сынып, «каңгыр» деген  
калканын үнү чыгат кылыч тийген.  
Күртүлдөп көмөкөйдө ооздуктар,  
кишенеп жер чапчышат буудан аттар.*

*Чuu түшуп кадимкидей жер жаңырып,  
тапталып кардын үстү, изи калып,  
көз көрүп, кулак тунган ызы-чуудан,  
көпчүлүк жака кармап кол куушурган.*

*Таңданткан уккан-көргөн калайыкты,  
тендешсиз манасчы эле кайран Жайсаң.*

*Чырагым, угуп тургун, азыр айтам,  
Жайсанды сегизинчи, «Манас» айткан.  
Сезимтал, өтө чебер ырчы эле,  
аз жашап артында көп сөзү калган.*

*Атасы Асылбала – нойгуттардан,  
сынчы эле акылга бай, сөзгө сараң.  
Энеси – Уулкелсин кошокчуга  
коштуруп баатырларды – эл тыңшаган.*

*Ал анан өз башына тушуп кайғы,  
алдырып жалғыз уулун, күйүп жаны,  
адамдан эмес таштан жаш чыккандай,  
акыркы ирет кошот безеп таңдай.*

*«Күйүтүн өзгөлөрдүн өздөй көрүп,  
кошконум өктөө кылып, жашым төгүп,  
Кудурет буйругуна жакпаган бейм,  
кусурун тартып турам – ботом өлүп!*

*Жазууца наалат айтып тартып турган,  
жазаңа мойун сунуп, тобо кылам», –  
деп кошуп, касам айтып Уулкелсин,  
кошогун андан кийин кошпой калган.*

*Үн басылып, Жайсаң Атанын карааны жарык-  
ка чүмбөттөлүп, түркүн түс жарык кырды ашып  
көрүнбөй калды. Ай бешим болуп калыптыр. Тур-  
ган ордумду болжоп, төмөн айылды көздөй бас-  
тым. Аябай солкулдап ыйлаганымды эми гана бай-  
кап, эмнеге көз жашымды төккөнүмдү эстей ал-  
бай койдум. Үйгө келип дептеримдеги белгилерди*

чечмелөөгө олтурдум. Белгилер ыр саптарына айланып, маанисин түшүнгөнүмдө түндөгү көз жашыма тумчугуп Уулкелсин апанын күйүтүн тең бөлүп, Талантымды<sup>1</sup> эстеп жандуйнөм зырылдап, заманам тарыды.

8. 9. 1995-ж. 14чү А. К. 4° 23<sup>1</sup> 42<sup>11</sup>.

Жайсандар баянынын уландысын угуш үчүн экинчи күндүн түнүндө кайра талаага чыктым. Шарт жасалып, жарыктын ичинен суурулуп чыккан Жайсан Ата тогузунчу, онунчу Жайсандардын баянын айттып: «Ушуну менен дастанчы Жайсандардын баяны бутту», – деди.

*Кезекте – тогузунчу ырчы Жайсан  
карыйтп бир кылымдын белин ашкан.  
Пир тутуп ырчылыкты бала кезден,  
токсон жыл талыкпастан дастан айткан.*

*Атасы – дастан айткыч Молдобасан  
аш-тойдон, кыз оюндан кур калбаган.  
Комузда кол ойнотуп ырдаганда  
кайдыгер бир да пенде туралбаган.  
Тамаша ыр ырдаса комуз күүлөп,  
уккандар дуулдашчу коштоп сүрөп.  
Армандуу обон созсо, аны коштоп,  
айрымдар ыйлаар эле кошо боздоп.*

*Аш-тойдун көрку болгон акын менен  
артынан калбай дайым ээрчип жүргөн,  
акындын кичинекей уулу Жайсан,  
атасын туурал ырдал – эл кубанган.*

---

<sup>1</sup> Талант – Бүбү Мариямдын кенже уулу. 1989-жылы 20-декабрда аскерде жүрүп кокустуктан улам каза болгон.

*Тогузга толгон кездे Жайсаң жашы,  
Торгундун<sup>1</sup> берилиптири жылдык аши.  
Жайсаңын кошуп алып Молдобасан,  
жар айтып, башкарыптыр ошол ашты.*

*Комузун шаңқылдатып Молдобасан,  
конгуроо добуш менен жарыя айткан.  
Алаксып көпчулуктө байкабаптыр,  
Жайсаңын ала качса азоо кунан.*

*Ойт берип азоо кунан алыс кетип,  
кыр ашып Жылгындуунун сусун кечип,  
карышып, тизгинине алы жетпей,  
жыгылып жаш баланын шайы кетип,*

*ес алып бир оокумда көзүн ачса,  
жатыптыр суу ичинде аралчада.  
Баланы тегеректеп турушуптур,  
кырк чоро, Айкөл Манас, Бакай аба.*

*Көтөрүп жерден бирөө жаш баланы,  
көк майсаң чөп устүнө алып барды.  
Кочуштап суу жуткузул, жүзүн чайып,  
«коркпо» деп, маңдайынан сылайт аны.*

*Эс-учун толук жыйган кезде бала,  
энкейип аппак сакал Бакай аба  
жеткирип койушарын айтат экен,  
жаш бала ушул күндөн «Манас» айтса.*

*Ошентип кисесинде<sup>2</sup> калтасынан,  
оозуна толо уучтап таруу салган.*

---

<sup>1</sup> Торгун – жоокерчилик замандағы көрүнүктүү баатырлардын бири.

<sup>2</sup> Кисе – жоокердин белқуру. Анын көп чөнтөктөрү бар.

*«Оомийин, «Манас» айткын ушул күндөн» – деп,  
обого колун созуп бата кылган.*

*Андан соң атказдырып кунанына,  
аштагы али бейкам атасына  
жеткизет. Ошол күндөн токсон жылы  
жаадырган ыр берметин эл-журтуна.*

*Тоздурбай дастан наркын ыйык туткан,  
томкоруп бир кылымды, жүздөн ашкан.  
Армансыз болбойт беле, атаганат,  
айтылып эл ичинде калса Жайсан.*

*Чырагым, эң акыркы ырчы Жайсан,  
гүлү дейм Жайсандардын «Манас» айткан.  
Бийикте балбылдаган Чолпон болчу,  
тендешсиз чебер эле дастан айткан.*

*Комузун күүгө салып, сыйызғыган  
муңайым добуш созсо ыры жааган,  
агылып мүрөк сымал жылжып басаң,  
ал анан тоо суусундай атырылган.*

*Ыр эле ар бир мууну, бүт тулкусу,  
дем чыкса аба чыкпай – ыр куйулчу.  
Чачынын ар бир талы башындағы  
жел журсө, ага ыргалып ырдал турчу.*

*Ырлары – мөлтүр булак оргуп-ташкан,  
ысыкта чаңкооң канган кере жутсан.  
Жалғызы Жаңыбайдын – үйшөндөрдөн,  
көз тиип, эрте кеткен бул жалғандан.*

*Жарк эткен чагылғандай көкту жарган,  
жалғанда кайталанбас бир жараган,*

*бул Жайсаң онунчусу Жайсанңдардын,  
ыйык ыр, Улуу Дастан Пириң туткан!*

*Аттары Жайсанңдардын болду тамам.  
Он эле Жайсаң аттуу – «Манас» айткан.  
Бул күндө бири дагы эскерилбейт,  
эрдигин баатырлардын ырга айланткан.*

*Атапбай бир да Жайсаң «Манас» айткан,  
көмүлуп ыры менен унтуулган.  
Чырагым, түшүндүңбү себептерин,  
төгүлгөн көз жашымдын жузүм жууган?*

*Жай бербей нечен кылым тынчым алган –  
Жайсанңдар дастандары унут калган.  
Жарыгым, өзүң уккан ушул баян –  
белеги урпагына Жайсанңдардан.*

*Чырагым, байкадыңбы, Жайсанңдардын  
кимдерден, кай уруудан тараганын?  
Уругун кандај атайт ушул күндө  
уланткан үйшөңдөрдүн тукумдарын?*

*Ыр Пириң ыйык тутуп аздектешкен,  
ырчылар эл ичинде бардыр нечен.  
Алардын чыгаандары төрөлүшкөн,  
уруунун атын эмне дешет экен?*

*Жаңыбай, Акматаалы ким экенин,  
замандаш эли-журтуң билер деймин.  
Ушулар төрөлүшкөн урук үчүн,  
ыйык ыр, Улуу Дастан Пир экенин  
түйүнүн табышмактын өзүң чечсең,  
кубантып ырчы атанды койбойт белен.  
Таппасаң табышмактын жандырмагын,  
эмдиги кездешкенде айтып берем.*

*Жайсаң Ата кезиккенден бери өтө көп өтүнгөнү – ага жолукканымды эч кимге айтпа дегени. Ал эми менин Шакин агайга айттай койушум мүмкүн эмес. Биринчицен, эгер агай «Манасты» эң алгач ким айтканын билип бериңиз» дебесе, Жайсаң Атага кездешет белем, жок беле? Экинчицен, дастанды агайдын оорусунун дарысы катары көрөм да.*

*Демек, агайга айттай койо албайм. Алгачкы ыр саптарын түшүргөнүмдү көргөзгөндө Жайсаң Ата каршы болуп, менин талмам кармаган. Кийин андай абалга туш болбодум. Ошон учун агайга айтсам болот экен деген ойго бекигем. А бүгүн Жайсандарды баяндап буткөндөн кийин, айтпа деген сырды болбой айтып жүргөн кишиң ким деген сураасун берди. Мен абдан ыңгайсыз абалда калдым. Кыйладан соң гана агай жөнүндө узак сүйлөп, анын ичинде кири жок, аруу дил, адамгерчилги бийик, пенделердин ичинде тендеши жок, жетинчи сезимден<sup>1</sup> орун алган адам экенин айттым. Эгер туурала эмес кылып, ката кетирсем кечириңиз дедим.*

*Жайсаң Атасын конур үнүн комуздун капкагынын такылдаганындай добуш коштоп ырдаган бир нече сап ыры обону менен сезимде сакталып калды. Уйғө келип белгилерди чечмелегенде ошол саптарды көрүп өзүмдү жаман сездим.*

**Чырагым, журсөң боло ката болбой.  
Түйшүгүн бул жалгандын унутуп кой.  
Угайын, ким экенин айтып берчи,  
адамдын сени менен бөлүшкөн ой.**

---

<sup>1</sup> Жетинчи сезим – негизи адамда алты сезим бар. Бул жерде ошо алты сезимдин да терерцирәэк бөлүгүнөн, жетинчи катмарынын, т.а. өтө сыйлуу, урматтуу жайынан деген мааниде.

*Сен аны аруу дейсиң эч кири жок.  
Сен аны бийик дедиң пейили ток.  
Жетинчи сезимиңден орун алган,  
пендерден жалгыз дейсиң теңдеши жок!*

*Чырагым, көргөн жокмун чоң катанды,  
чын айтсам, кубандырдың ырчы атанды.  
Болжолум туура чыгып толкуп турам,  
берипсиң сөз ээсине<sup>1</sup> ыр-дастанды.*

*Болгула жарыктагы өчпөс шамым.  
Маңдайда кош карегим, кош чырагым.  
Атымды, дастанымды элим уксун,  
силерден, саябандуу кош чынарым.*

*Чырагым, бул Ак Шоола бүткөн Нурдан,  
бир талы мени минтип кармап турган –  
бул жиби өткөн чактын, келер кездин,  
мезгилди бириктирип из улаган.*

*Кубулган бул Ак Шоола – Жайсандардан  
келаткан учугубуз тукум кууган,  
Ширелген Нурларына Ай-жылдыздын,  
шык берген кандашына, айтчу дастан.*

*Учугу үйшөндөрдүн – ушул Шоола  
уланат учун үзбөй кылымдарга.  
Жиптери чачыраган Ак Шооланын,  
издешет араңардан урпактарын.*

---

<sup>1</sup> Сөз ээси – Жайсан Атасын учурунда жазуучу деген сөз бол-  
богондуктан сөз менен дайым иштеген адамды – Ш. Эсенгулов-  
ду ушинтип атаган.

*Бир талы кимге түшсө, демек, анын  
билебиз каныбыздан жарапганын.  
Мен көрдүм сен сыйлаган Шарыпкулдан,  
мына шол бир тал жибин Нуршооланын.*

Анан агайдын азан чакырып койгон аты Шарыпкул экендигин айткан Жайсан Атанаын саптарын чечмеленгенде таң калуумдун чеги жоктой тюйолду. Жайсан Ата Шакин агайга сырды ачканыма нааразы болмок түгүл, ыраазы болуп: «Берип-син өз ээсине ыр баянды», – дегенине кубандым.

Ал эми агайдын аты Шарыпкул экендигин айткан ыр саптарын өзүнчө жазып алып бардым да, анан таң калганымды жашыrbай: «Сиздин атыңыз Шарыпкулбу?» – деп сурадым. Суроомо агай деле мен сыйактуу таң калганын адаттагыдай алая түшкөн көздөрүнөн баамдадым. «Ооба, а эмне үчүн сурадыңыз?» – деди жүзү тамылжып. Мен өзүнчө баракка жазылган Жайсан атанаын агай жөнүндөгү ырын сундум. Агай окуган соң өңү жанагыдан да албыра мындай деди: «Мен төрөлө элек кезимде эле Куйручук ата апама бата берип, «Уулдуу болуп атын Шарыпкул койгула» дептир. Эжелеримден кийин көрүшкөн ата-энем ырымдалп кулагымды көзөшүп, Шарыпкул аташыптыр. Атам репрессияланып, документтерибиздин баарын апам жоготуп койуптур. Менден улуу Бурмакул эжемди Буken дешип эркелетип чакырышып, а мени ага окишоштуруп Шакин деп жүрүшүп, ошого көнүп калгандыктан, кийин документтеримдин баары тең Шакин бойдон толтурулган. Ал эми Шарыпкул дегенди бул күндө баарыбыз тең эле унутуп койгонбуз, тобо десе!» – деген үнү ишенкиребегендей чыкты.



## НУР КЫЗДАР

10.9.1995-ж. 16чы А. К. 28<sup>0</sup> 1<sup>1</sup> 52<sup>11</sup>

*Бұғұн Айдын он алтынчы күнү. Бул күнү Ай, Аалам менен Жер ортосу чен-өлчөмсүз шатысын койуп туташтырат.*

*Кечти чыдамсыз күттүм. Жүрөгүм опкоолжуп, кандаидыр кереметке кабыларымды, ушул жолго түшкөнү, бириңчи ирет түйунуп турдум. Токоч жаап жыт чыгарып, суу атап дуба айтып, Жайсан Атага кезигиши үчүн үйдөн чыктым. Шакин агайдықына кайрылдым. Ал киши мени каналдын көпүрөсүнө чейин узатып койду. Андан нары жондол тоо беттедим. Седеп-Өтөктүн<sup>1</sup> тушуна жеткенимде сөз менен айтып жеткире алғыс кереметке туш болдум.*

*Толгон Ай так тәбәдә сымап күйулган табакка окшоп, төгүлүп кетчүдөй калтылдаپ туруптур. Аздан соң күмуштөй жаркыраган тилке пайда болуп, ал кеңейип теребелди көгүш ак жарыкка бөлөгөн жолго айланды. Уйуган айрандай жол менен жылып келаткан Жайсан Атанын караанына удаа коңур үн угулду:*

---

<sup>1</sup> Седеп-Өтөк – кыштоонун аты.

*Мен келдим көңүлүнду кыя албастан,  
чакырсаң токтолуп эч туралбастан.  
Келемин Ай жаңырган бейшембиде,  
чырагым, башка күнү суранбасаң.*

*Жаныңа жакын түшүп баралбаймын.  
Узакка мурдагыңдай калалбаймын.  
Чырагым, жолуктурал ушул тундө,  
кылымдар тоголушкан<sup>1</sup> Кадыр түнгө.*

*Кыздардан чочулаба ырдал жаткан.  
Аарчып ал жүзүндөгү терди аккан.  
Убадам сага берген эсіндеби,  
учуру келди анын өтөй турган.*

*Түңгүйук кең Ааламды сырын каткан,  
кыңыртып табышмагын жандырттырам.  
Токтолбо, бар, барагой Нуркыздарга,  
шапар тээп, Жер-Энеге салам айткан.*

*Жанагы уйуган айранды элестеткен жол сан-мин  
турдө кубулган сзыктарга айланып, ал сзыктар  
керилген жиптерди элестетип, укмуштай кооз ки-  
йинишкен кыздар ошол жиптерде селкинчек те-  
бишкендей термелүүдө.*

*Чтобы передать мой восторг, лучше напишу на  
русском языке.*

*Каждая из медитаций поразительна только им  
свойственными видениями. Но в этот раз – сверх  
всего. Я была ошеломлена зрелищем. С лучами, ис-  
ходящими от полной, как золотое блюдо, Луны,  
спускались девушки, одетые во все цвета радуги.*

---

<sup>1</sup> Кылымдар тоголушкан – бир кылым бүтүп, экинчиси баш-  
талган учур.

*От них отражались разноцветные лучи, озаряя все пространство радужным светом. Я была в сказке. Они пели хором, звучала сказочная музыка. Какое-то время, кажется, была не в себе, но не помню того, как я очутилась среди них. Распылилось чувство страха, и я потеряла счет времени: было ли это мгновением или длилось часами, не осталось в памяти. Оставалась я с ними до приближения рассвета, записала все, что видела и слышала. И вот расшифрованные песни, которые пели Девушки-Лучи или Девушки-Радуги.*

*Келгин, боорум, бачым баскын,  
боло көрбө эринчээк.  
Ай Нурунан аркан эшип,  
кел, тебели селкинчек.*

*Айлуу түндө жерге тушуп,  
шапар тээп келебиз.  
Ай-Жылдызын Нурун эшип,  
белек кылым беребиз.*

*Келе колун, келгин, боорум,  
биргэ көңүл ачалык.  
Бир кылымда бир келебиз,  
келгин, биргэ басалык.*

*Бүгүнкү түн Кадыр түнүн,  
бир өзүңө берилген.  
Алгын ушул Нурбелекти,  
бир сен учун өргүлгөн.*

*Шапар тээп биз түшкөндө,  
сейрек болот кездешкен.  
Бир боорубуз бизден кетип,  
түнөк тапкан пендеден.*

*Сен баскан жол Ак Мунарык<sup>1</sup>,  
Ак Шоолада из менен  
бир боорубуз Жайсаң Атаң,  
жолуктурду биз менен.*

*Келгин бери, Бұбу Мариям<sup>2</sup>,  
кел, тебели селкинчек.  
Арнаганбыз Нуршооласын,  
алғын бизден белек деп.*

*Кыздардын ырдаган ырлары, обондору эсимде  
сактальп калды. Шашыла Шакин агайдыкына ке-  
лип көргөндөрүмдү айтып, обонду кыңылдаپ ыр-  
дап бердим. Агай комузуна келтирип чертип атып:  
«Бул менин обонума окшош экен», – деди. «Ошон-  
дойбу, кызық экен», – дедим таңданып. Агайдын  
буга окшогон обонун өмүрүмдө угуп көргөн эмес-  
мин, ошондой болсо да, негедир өзүмдү ыңгайсыз  
сездим. Эсимде калган бир топ төрт сап ырларды  
жазып агайга берип койуп үйүмө кеттим.*

*О, Тәңир ай! Ушул Кадыр түнүмө кездешкен  
таң жашоо нугуму такыр өзгөртөт деген ойду капа-  
рыма эч илген эмесмин. Көрсө... Тагдырдын буйру-  
гу, жазуусу деген чындыкка бетме-бет кезиккен  
экенмин!*

*Агайга берген бир нече куплет ырдан кийинки  
белгилерди чечмелөөгө мүмкүн болбоду. Ургаачы  
үчүн тендешсиз кымбат, ыйык болгон коломтом-  
ду, үй-бүлөмдү, бала-бакырамды, жалпы эле, кырк  
беш жашка чейинки жашоомду таразанын бир*

---

<sup>1</sup> Ак мунарык – актыктын жолу.

<sup>2</sup> Бұбу Мариям – Жайсаң Атага кезиккенге дейре Майрамбұбу  
Сармалдакова деген ысымда жүргөн. Нуркыздар Бұбу Мариям  
деп алгач ирет кайрылышкандан кийин Бұбу Мариям Муса кызы  
деп аты-жөнүн өзгөртүп, жаңы документ алган.

*башына койуп, ал эми экинчи башына Жайсаң Атанаы, Нуркыздар белек кылган мунарык жолду, Нуршооланы, анан Жайсаң Атанаын дастанын койуп, тандоо, тағдырымдын сыноосу болду. Өзүм жакшы билген дангыр жолумду мага белгисиз, табышмакту мунарык жолго алмашууну туура деп чечтим. Көк баштыгымды көтөрүп, үстүмө кийип турган халатчан, дээрлик отуз жыл жашаган үйүмдөн кайткыс болуп чыгып кеттим. Бирөөнүн отун киргизген эски сарайына кирдим. Бул кылганым ага-тууган, тели-тентуштар эмес канымдан бүткөн балдарыма да өөн учурады. Кечээ эле «эжекелеп» сыйлагандар тетири карашты. Дарыланып жүрүшкөн бир нече келин-кыздардан жана агайдын үй-бүлөсүнөн башка кишилер сыртын салып көрмөксөн болушту. Ушул оор күндөрдө жашоодон кечип, денем табылгыс жеркуйга тушуп кетким келип журдум. Медитацияга чыгууга да көөнүм чаппай калды.*

*Түн бойу уйкум качып кирпик каккан эмесмин, чарчасам керек, таңга жуук уктап кетиптирмин, түшүмдө Жайсаң Ата күнгүрөнүп ырдап атыптыр. Эсимде сакталып калган төрт сап ырды ойгонорум менен бир баракка жаздым.*

*Ишенип кабыл алгын аянымды,  
сыр чечтим жалгыз сага баянымды.  
Жеңдирип кур санаага төгүп алба,  
ырыска толуп турган аягынды.*

*Кыязы, ушул саптар көңүлүмдү көтөрдү белем, үйдөн кеткенден бери чечмеленбей турган Нуркыздарга кезиккендеги жазылган белгилерди сөзгө айланта баштадым.*

*Шапар тепкен эжелерин,  
кылым тогоп бир келет.*

*Кезигишсө өз бооруна,  
белек кылып Нур берет.*

*Нуршооланы белек алган,  
бир боорубуз кездешкен,  
Айдын толгон учурунда  
жолугушат биз менен.*

*Үйрөтөбүз Аалам тилин<sup>1</sup>  
ал эсинен чыгарган.  
Жардам берип колдошобуз  
ишин анын баштаган.*

*Куттуу болсун алган Нурун,  
сүү эркеси Акчабак<sup>1</sup>.  
Эжелерим бергени деп,  
баркына жет бек кармап.*

*Биз тогузбуз эжелериң,  
аалам Нурун башкарган.  
Тоголушуп бир кылымда,  
кабар алган башкадан.*

*Бир топ кылым биз тогошкон,  
өтүп кетти арадан.  
Жолугууга болбоду эч,  
боордоштор адамдан.*

*Билесиңби, Бүбү Мариям,  
ким экениң жалганда?  
Ким болорун, түбөлүктүү  
нурга айланып калганда?*

---

<sup>1</sup> Аалам тили – адамзат жааралгандагы алгачкы тил.

<sup>2</sup> Акчабак – Жайсаң Ата Бүбү Мариямга көбүнчө ушинтип кайрылат. Себеби, Бүбү Мариям өзү зодиак белгиси боюнча Балык жылдызына таандык. 8-маргтан төрөлгөн.

*Эмнеликтен алдын ала,  
аян-белги боловорун?  
Төрөлө элек наристеге,  
энчилеп ат коёрун?*

*Суу ичинде Акчабаксын,  
нурубузга бөлөнгөн.  
«Балык» деген топ жылдыздын<sup>1</sup>,  
кучагында төрөлгөн.*

*Дарыгердик, эмдүү колун,  
сезип-туйу өнөрүң –  
топ жылдыздан кошо келген,  
каныңдагы көрөңгүң.*

*Мунарыктуу аппак жолдо,  
Ак Шоолалуу из болот.  
Туура койсо перзент атын,  
түшкөн Шоола туш болот.*

*Кереметтүү шол Шооладан,  
аалам Нуру чагылат.  
Келер-кетер, аян-белги,  
Ал Шооладан абылат.*

*Туура койсо энчи атын,  
ал тезирээк табылат.  
Өзгөртүлгөн аты үчүн,  
тоскоолдукка кабылат.*

*Түшүндүңбү эмне үчүн,  
жолунду кеч тапканың?  
Убайымдуу сар-санаага,  
көңүлүң көп батканын?*

---

<sup>1</sup> Балык топ жылдызы – асмандагы жылдыздардын бир тобу.

*Бул жашоондо дарыгерсиң,  
оорулууну кубанткан.  
Тең бөлүшүп кайғы-муңун,  
көңүл кириң жубаткан.*

*Кириң жууп бирөөлөрдүн,  
өз көөнүңдү кир баскан.  
Чагылдырып Аалам сөзүн<sup>1</sup>,  
өзгөлөргө Нур чачкан.*

*Убайымдуу санаа тартып,  
чөгүп турган убакта,  
женилдетчу дарың сенин,  
шылдыраган булакта.*

*Тогузубуз тоголушкан,  
тогуз башка жылдыздын,  
ар бирөөбүз өкулдөрү  
тогуз Шоола Нуркыздын.*

*Ак жоолукчан эжекебиз –  
Айдын Нуру төгүлгөн.  
Апапакай Шооласынан,  
аппак дили көрүнгөн.*

*Актык учун аппак болуп,  
ак Шооласы төгулөт.  
Кара саноо көбөйгөндө,  
караңыга чөмүлөт.*

*Дары ташы эжебиздин –  
аппак бермет кубулган.  
Дарылоочу жайы анын,  
Чылк күмүштөн курулган.*

---

<sup>1</sup> Аалам сөзү – аалам тилиндеги сөз.

*Суу жалбызы, суу чөмүч баш –  
дарылоочу гүлдөрү.  
Бәйрәк оору, көз ооруга,  
дары болот бүрлөрү.*

*Ал эжене Ай толгондо,  
Жолугасың кааласаң.  
Дары чөбүн, тумар ташын,  
болот көрүп таанысаң.*

*Бул эжебиз жашыл көйнөк –  
Чолпон Нуру төгүлгөн.  
Сулуулугу, назиктиги,  
башкабыздан бөлүнгөн.*

*Миң кубулуп, түркүн түстүү,  
өтө кооз көрүнгөн –  
Меркурийдин Нуршооласы<sup>1</sup>,  
илим нуру төгүлгөн.*

*А бул Шоола – кочкул кызыл  
уйуган кан түспөлдүү –  
Марстын Нуру. Чукул мунөз,  
кандуу согуш – күткөнү.*

*Мени кара, көгүш Шоолам,  
салкын гана төгүлөт.  
Кимге түшсө мунарык Нур,  
атак-даңкка чөмүлөт.*

*Он эки жыл сапар кезип,  
Күндү айланып өтөмүн.  
Салкын кандуу токтоолуктун,  
көрөм дайым өтөлүн.*

---

<sup>1</sup> Меркурийдин Нуршооласы – Меркурийдин нуру, же нур түрүндөгү маалыматы.

*Дары чөбүм – тоо жалбызы,  
түркүн түстүү гүлдөрүм.  
Кандай оору болсо дагы,  
кайнатып бер бүрлөрүн.*

*Сатурн Нуру<sup>1</sup> – кара Шоола,  
кара көйнөк-жоолукчан.  
Бул Шооланы кадырлашат,  
кара күчтү Пир туткан.*

*Темгил тактуу, түз сыйыктуу –  
Уран Нуру<sup>2</sup> төгүлгөн.  
Акылмандык, айлакерлик,  
шооласынан бөлүнгөн.*

*Толкун түстүү көгүш ак Нур –  
Нептун Нуру<sup>3</sup> куйулган.  
Касиеттүү сырдуу дүйнө,  
ушул Нурдан туйулган.*

*Бул эжекен кызыл жүздүү,  
кызыл түстүү көйнөкчөн –  
Плутондун Нуршооласы,  
эркүүлүккө үйрөткөн.*

*Күттүү болсун Кадыр түнүн,  
жолуктурган биз менен!  
Керек болсок таба аласың,  
Ай толгондо издесен.*

*Келсек болот ар бирибиз  
көргүң келсе бизди сен,  
Жайсаң Атаң жолун салган,  
Ак Шоолада из менен.*

---

<sup>1</sup> Сатурн нуру, <sup>2</sup> Уран нуру, <sup>3</sup> Нептун нуру – аталган үч планетадан нур түрүндө келген маалыматтар.

*Коштошолу, Бұбұ Мариям,  
«Таң жакын» дейт короздор.  
Келди учур кайта турган,  
кездешкенче аман бол!*

Нур кыздарынын айтуусуна караганда, жашоодогу өйдө-төмөн ошол аттын туура коюлбаганынан экен. Беттеген ишимдин аягына чыгыш учун, элдин сөзү менен эсептешпей таңдал алган жолумду Бұбұ Мариям деген ысым менен улашым керек.

Чечмеленген ыр саптарын Шакин агайга берип жатып алымсынбагандыкты сездим. Эмнегедир ырлар начардай туйулду, а балким, Жайсаң Атаныкы эмес Нур кыздардын ыры болгону учунбу, биле албадым. Чечмелегенде ошол таасир бәксөргөндәй туйум калтырды. Кыздардын айткандарынан эси ме алчу нерсе – атымдын Бұбұ Мариям экендиги. Мен төрөлөрдө кудайчы кемпир<sup>1</sup> үйгө түнәп, апамдын ичин ондол берип: «Коркпо. Жышааналуу<sup>2</sup> экен. Аман-эсен эле төрөлөт. Бирок өзүң эмизбе. Улуту бөлөк бирөөгө эмиздир. Атын Бұбұ Мариям койгула. Сүтүн эмизген аялдын көңүлүн ыраазы кылгыла. Антпесенер баланын таалайы кемчил болуп калат», – дептир. Кийин баары ошол эне айткандай болуптур. Атымды гана чоң апам: «Бұбұ Мариямы жок эле, кыргызча Майрамбұбу деп коём», – дептир өктөм. Туулганьыгым тууралуу күбөлүгүмдө Майрамбұбу деп жазылган, кийин бұбұнү кошпой жөн эле Майрам болуп калгам.

---

<sup>1</sup> Кудайчы кемпир – тилемчи же кайырчы.

<sup>2</sup> Жышааналуу – денесинде кандайдыр бир белгиси бар.



## БАЙЫРКЫ БАЙКОЛГӨ САЯКАТ

21. 9. 1995-ж. 26чы А. К. 0<sup>0</sup>

Ушул бейшембинин келишин чыдамсыз күткөн элем. Жайсан Атага кездешүүнү эңсегендиктен, Айдын 26-күнү экенин оюма албаптырмын. Түн жарымында Шакин агай аялы экөө айылдын четине чейин узатып коюшту. Андан нары алай-дүлөй кылышып кар тозонун учурган шамалдын коштоосунда жол уладым. Качан гана айылдан алыстал, жонго чыкканымда буткөн боюм титиреп, кандайдыр белгисиз коркунучту акыл-эсимден мурун тулкум сезди. Асманды самсаалаган кара будут капитап, Айжылдыздар көрүнбөйт. Кокту өйдө жылган жөө туман жандуу, эбегейсиз чоң айбанатка окшоп, оп тартчудай айланама топтолууда. Булуттардын арасынан үзүл-кесил Шоола көрүнуп, Жайсан Атанын тынчсызданган добушу угулду:

*Чырагым, алыстамын, бөлөк өлчөм.  
Чыдоонун кыйындыгын билем күткөн.  
Кабылып калбас үчүн бир кырсыкка,  
келишин болжогон күн болмок күтсөң.*

*Эскерттим жолугуунун шартын канча.  
Эсиңе түйбөй койдуң караманча.  
Кезигүү убактысын унутпачы,  
аптанын бейшембиси Ай толгуча.*

*Ай менен Жер тогошкон учурунда,  
Атаңа жол берилет шондо гана.  
Мұнарық Ай Нұрунда жолум менен,  
чырагым, тоскоолдуксуз келем сага.*

*Жабыркап неге мынча көңүлүң пас,  
жан белең ушунчалық кайратың аз?  
Жүрөгүн ырчы атаңын оорутпастан,  
Бийик тур пенделиктен, болбогун пас!*

*Кыштан соң қычыраган – жадырап жаз  
келет деп, алға кара, көтөрүп баш.  
Тандаган ак жолунда мұдурұлуп,  
ташыркап калдым дебей тайтылбай бас.*

*Түшүнөм, сезимталсың ченеми жок,  
жаман сөз жабыркатат тийгендей ок.  
А бирок максаты жок жан кейитүү,  
чиңалган жаа сыйктуу – жебеси жок.*

*Ар иштин өзүнө тең жүгү болот.  
Аркалап көтөрүүдөн алсыз коркот.  
Тагдырдын сыноосуна жеңилбестен,  
чыгарып туура бүтүм, акыл токtot!*

*Дептериме шашыла белгі түшүрүп аркама бет алдым. Мындан он чакты эле күн мурун кереметтүү дүйнөгө кабылткан аймак бул түнү жандуйнөмдү титиреткен коркунучка кабылтты. Таяктын экинчи учу бар экенине көзүм жетти. Кара күчтүн чен-өлчөмсүз зор күчүн башымдан кечирип, бирок ошол күчкө каршылық көрсөткүдәй өзүмдүн ички күчүм бардыгына да толук ынанган ишенимге ээ болуп кайттым. Жолдон агадыкына кайрылып, үшүп каласың деп медитацияга чыгарымда мага кийгизген*

тери чыптамасын таштадым. «Кандай келдиниз?» – деген суроосуна «дурус» деп койуп чыгып кеттим.

Кара күчтүн тузагынан чыгыш учун корогон энергиямды калыбына келтируугө эми мага кыйла күн керек. Алсыраган денеме муздак суу куйуп, жабышкан ыптыластыктан арылганымды туйуп, бир аз сергип калдым.

Үйдө жуунууга шартым жоктугунан Гүлай эже (Шакин агайдын аялы) ваннага суу жылытып койом деген эле, алардыкына барып жуунуп алып талаага чыгып кетмекмин. Агайлардыкына барсам үйүндө коногу бар экен. Жуунганга карап саал эртерээк барган элем, өзүмдү ыңгайсыз сезип, биртке олтургандан кийин үндөбөй сыртка чыгып кеттим. Шортонду туура кесип, каналдан өтүп тоо беттедим. Шоола түшкүчөкту кыйла жерди бастым көрүнөт. Канча убакыт өткөнү эсимде жок, бир кезде толо жаздалап калган Айдан түшкөн мунарык жарыктан Жайсаң Ата көрүнүп, кулагыма тааныш коңур үнү угулду:

*Чыдамсыз күткөнүндөй мени эңсеп,  
чырагым, күттүм мен да жолуксам деп.*

*Уурдатып карши күчкө убактымды,  
уу жутуп ызалуумун сен сыйктуу.*

*Көргөзөр алсыздыгын атаң дагы  
көрдүң го мезгил барын. Эсте аны.*

*Чулуктөй алсыратып ийген менен,  
чырагым, кара күчтөн бийикмин мен!*

*Эсинден чыгарып кой ошол түндү,  
элирткен азгырыктуу ошол үндү.*

*Ызабыз, өкүнүчүбүз бирдей эле:  
мен сактап – сактанбадың ошол күну.*

*Көз салсаң көңүл койуп айланага,  
көрөсүң турганымды жакын сага.*

*Сен азыр мени кандай караан тутсан,  
сага мен дал ошондой канээт кылам.*

*Эңсесен кездешүүнү күндү санап,  
кутөмүн ал учурду мен да самап.*

*Жайсандын жандуйнөсүн каптаган зил,  
жумулуу каректерин – өзүң деп бил.*

*Жарыгым, Айсыз тундө көрсөткөн жол,  
жендирибей пенделикке жогору бол!*

*Жайсаң Атанаң үнү угулбай, саал тыным алган-  
сыды. Ушул учурдан пайдаланып, өткөндөгү уба-  
кытты туура болжобой, каршы күчтүн тузагына ка-  
былып калгандыгым үчүн кечирим сурадым.*

*Ал эми өтту дечи. Мындан нары  
ал күчкө кабылбагын кайра дагы.*

*Ар дайым этият бол жолугарда.  
Ай-күнүн эсептеп жур тактап даана.*

*Ал азыр өткөн сөздү уланталы.  
Атаңды берген жообуң кубантабы?*

*Же таптай ким экенин, кайсыл элден,  
жоопту сурайсыңбы кайра менден?*

*Сөз, өткөндө Жайсаң Ата сураган Акматаалы жана Жаңыбай жөнүндө экенин түшүндүм. Алардын кимдер экенин билбестигимди айттым. Бирок болжолумда үйшөндөрдөн болсо керек дедим. Бул кундө кыргыздардын урууларынын ичинен үйшөн деген уруунун жок экенин, ал эми биздин Жумгал өрөөнүндө ыр-күүгө шыктуулар көбүнчө өйдөчекти уруусунан<sup>1</sup> чыгышарын айттым. «Үйшөндөр уруусунун учун улаган учугунун бир тал жибин Шарып-кулдан көрдүм» деп өзүнүз айткан учун, кыязы, үйшөндөр ушул өйдөчекти уруусу болсо керек деген ойдомун, себеби агай да ушул уруудан дедим.*

*Болжолуң туура дечи жалпысынан,  
уруусун үйшөндөрдүн майдаланган,*

*бул күндө өйдөчекти дешери чын.  
Аттарын атап койгун дуба айтсан.*

*Алардын ким болгонун заманында,  
атайлап сураштырып билсең кана.*

*Кеп кылган ата-тегин ушул күндө,  
калганбы кандарынан бүткөн бирөө?*

*Аттиң ай, ушуларды билгениңде,  
Абыңдан жакшы кабар болбойт беле!*

*Жайсаң Атанын үнү капалангандај чыгып, анан тымып калды. Алардын чоо-жайын сураштырып билгенге мүмкүнчүлүгүмдүн жоктугун саал туталанган мүнөздө айттым. Азыркы мезгилде алар жөнүндө билмек түгүл, өзүнүн тирүү арбагына ке-зигериме караманча ишенбей тургандарын ызалуу*

---

<sup>1</sup> Өйдөчекти уруусу – кыргыз элиндеги чоң уруулардын бири.

билдирдим. «Айкөл Атабыздын эрдигин ырга айланышкан Жайсандар унтуулуп калганда, Акматаалы менен Жаңыбай ким болуп калыптыр!» – деген оюмду ақылыма баш ийбеген сезимим чагылтты. Ушинтип ойлоорун ойлоп алып, бирок ошол замат чочуп кеттим, анткени, бул менин Жайсаң Атага айткан алгачкы каяшам болчу.

Жайсаң Атанын үнсүз тунжуроосу кыйлага со-зуулуп кеткенсиди. Айланама серп салдыым, Жайсаң Атага катар бийик жерде турғандаймын. Ошол учурда тынчтыкты бузуп Атанын добушу чыкты:

*Чырагым, сөз салмагы – алтын диаде.  
Чындыкты ак дилиңден айттың тике.*

*Кезинде «Кыйынмын!» деп төшүн каккан,  
кетпеди кимдер гана бул жалғандан?*

*Жар салган эл эрдигин кезегинде,  
Жайсандар унтуулган ушул күнде,*

*Жаңыбай, Акматаалы ким болсо да,  
жадында журттун өчпөй калсын кайдан!..*

*Чындыкты тике айтканың тайсалдабай,  
чырагым, жандуйнөмө тииди таамай.*

*Аз-көлпү, буйурганча жашап жерде,  
акыркы демиң менен жан-дос кетсе,*

*жан-достон ажыраган дене-досун  
жай кылат түбөлүккө жердин койнун.*

*Жалғанда вазийпанды аткарбасаң,  
жан-досуң жайын таппай... Жерде калган*

*көмүлгөн топуракка денең менен,  
көмүлуп атың, даңқың калат экен!*

*Далилдейм бул сөзүмдүн айкындыгын:  
дастанга айландырган Манас атын,*

*иchinен он Жайсандын жок дегенде,  
ырчылар барбы атаган бириң эле?*

*Ырларын акындардын дастан айткан,  
учуру келген кезде бут угузам.*

*Кимиси бурмаласа эр, жер атын,  
ошондо азыркыдай тике айткын.*

Жайсаң Ата унчукпай калды. Ушул дүлөй тынчтык канча убакка созулганын так айталбайм. Ошондой эле, көргөндөрүмдү Жайсаң Ата элестетип көргөзгөнүн же ошол жерлерди кыдыртканын даана тактап айта албайм...

Кызыл уук болуп кыйрап, өрттөнгөн үйлөрдү, урандыларды, көз жоосун алган укмуштай кооз көлдү, чексиз талааны, талаанын бетинде адамдардын, малдардын өлүктөрүн, каркылдаган карга-кузгундарды, алсырап жүдөгөн, жыртык-тешик кийинишикен калың элдин белести ашып тентип барышканын, эки баланы жетелеген, акылдуу көздөрү муңга толгон карыяны көрүп, солуктап өпкөмө батпай ыйлаганым, анан күйүктүн конурсуган жытынан өзүмө келгеним эсимде. Кулагыма Жайсаң Атагынын мундуу добушу жаңырууда:

*Баштаган баян сырды улантамын,  
угуп тур көңүл койуп, тактап баарын.*

*Көргөзөм сапар кезип ай-талааны,  
кыйраган, өрт каптаган сан калааны.*

*Арыган, ач-жылаңач курган элди,  
айланган арман ырга тууган жерди.*

*Чырагым, бозорунку ушул талаа,  
кезинде болчу укмуш кооз калаа.*

*Жер эле бейиш сымал жомоктогу,  
мелжиген мейкин талаа, чер токойлуу.*

*Сууга бай, жылжып аккан мөл булактуу,  
көлү бар көз жашындай Байкөл аттуу.*

*Миң түрлүү жан-жаныбар токойунда,  
көлүндө балык ойноп, учкан аккуу.*

*Аккан суу, чөпту дагы кор тутпаган  
эл эле... Эр көкүрөк, ынтымактуу.*

*Аа! Анан капысынан душман чапты.  
Мелжиген кең талаада кан-жин акты.*

*Өрттөнүп, үймөктөлүп, додолонгон  
уранды, таштандыда өлүк жатты.*

*Бир ууч эл, куну бүтпөй тирүү калган  
бел тутуп Алай тоосун сапар тартты.*

*Алтайдын Көкмөңгүсүн мекендеген,  
азышкан азабы мол ошол элден,*

*акылман бир карыя Бөгөй деген,  
балдарды хан тукумдан катып бекем,*

*Ууздун киндик каны тамган жерге,  
урпагын пааналатып келген эле.*

*Качырып ал балдарды бөтөн жандан,  
кайберен мекендеген тоодо баккан.*

*Жеткенде эрезеге качан гана,  
«Жүрт башын кошкула!» – дейт ал балдарга.*

*Жер кезип ага-ини... Азып-тозгон  
жеринен качкандардын башын кошкон.*

*Алтайга жол тартууга бирок анан,  
алдары чак болушуп калып калган.*

*Кол курап, ээндете жер оодарып,  
кор кылбай ууч элин калат багып.*

*Чырагым, эми баштайм Айкөл ырын,  
апкаарба, айтып берем Айкөл сырын.*

*Унутта калып калбай анын аты,  
эмне үчүн ырдалганин нечен кылым.*

*Жайсаң Атанын мундуу добушу алыстап барып  
угулбай калды. Айланага көз таштаганымда квар-  
тирага кирген үйдүн короосунда туруптурмун.*

5.10.1995-ж. 12чи А.К. 0<sup>0</sup>

*Арадан эки жума өткөрүп октябрдын бешинде,  
бейшембиде, Айдын он экинчи күнү Жайсаң Атага  
жолугууга кам көрдүм. Жыт чыгарып токоч жасап,  
куруч демдел Жайсаң Атага багыштап дуба айтып,  
балдарым менен тамактандым.*

*«Эшикти жакшылап бекитип алып жаткыла» –  
деп койуп үйдөн чыктым.*

*Ушул түнү короодон чыгаарым менен денем  
ток ургандай «дүрт» дей түшүп, колума жылуу,*

*Жумшак бир нерсе урунду. Ошол замат кулагыма  
тааныш конур үн угуду:*

*Пейлиңе ыраазымын, Акчабагым,  
ар дайым аздектейсің атап даамын.*

*Кабатыр болбой жүргүн жупуну деп,  
арналса болду дилден бар тамагың.*

*Жебеймин этин чалган курмандықтын,  
искеймин бар болгону анын жытын.*

*Жандуйнөм кадимкидег алат кубат  
жытынан бышкан анын чыккан булап.*

*Чырагым, аруу дилден дуба айтсан,  
ал кымбат казан толо бышкан аштан.*

*Шам жагып, кесе толо суу атап кой,  
атайлап сузуп келип мөл булактан.*

*Чырагым, даярсыңбы угууга сен,  
дастанды өзүң күткөн баштасам мен.*

*Кандайча дастан айтып калғанымды,  
тәэ алгач жолукканда айткан элем.*

*Жоготпой бир да сабын утур тактап,  
карыйтп қылымдарды келем сактап.*

*Айрымын ақындардын дастан айткан,  
өзүңө аңдал көр деп тааныштыргам.*

*Кимиси түз айтканын же бурганын,  
кыязы, тактап алаар урпактарым.*

*Карегим, да бир ирет эске салам,  
кандайча бул дастанды айтып калгам.*

*Кут качкан кыяматтын ый көлүндө,  
кубарган Ит Өлбөстүн куу чөлүндө,*

*кан-жиндин сасык жыты мурун жарып,  
каңырсыйт майдан талаа, көөн айнып.*

*Боо түшкөн өлүктөрдүн арасынан,  
бири элем чоролордун тири калган.*

*Муңканган сырдуу үндөн көзүмдү ачкам,  
куу чөлдө өлүк толуп, кан жыттанган.*

*Үстүдө ачык турган күн күркүрөп,  
үн чыкты: «Көргөнүңдү ырдагын!» – деп.*

*Муңканган сырдуу үндөн аян алгам,  
мен анан ошол тейден ырдап калган.*

*Эрдигин Шер бабаңдын баяндаган,  
эскерип баскан жолун айттым дастан.*

*Бири кем дүйнө, чиркин, бирок анан,  
баяным аягына чыкпай калган...*

*Жан-досум жайын таппай ошондуктан,  
Жайсандар эскерилбей унут калган.*

*Кандайча вазийпамды өтөй албай  
калганым кийинчөрээк айтамын жай.*

*Дастаным баштасам деп кайсып жерден,  
Дилимде талаш туулуп турган кезең.*

*А балким, баштаар элем Чоң Казаттан,  
Айкөлдүн мин-сан колу жазат тапкан.*

*Эске алсам өтүнүчүн, анда, демек,  
Эр Манас төрөлгөндөн баштоом керек.*

*А бирок бар экенин буйрук деген,  
аны да чыгарбообуз керек эстен.*

*Калыптыр убак жетип кайта турган.  
келерки кездешкенде, буйрук кылган,*

*жеринен дастанымды баштап айтам:  
жарыкка келгенинен же Казаттан.*

Электр зымдары тийишкенде «жарк» эткен жарыктай көзду уялткан жарыктан өзүмө келдим. Азга дендароо болуп туруп, анан жашап аткан квартирамдын короосу экенин тааныым. Үйдүн эшиги дабышсыз ачылды, босогону аттаганымда уулумдун: «Апа, ушунча тез келдицизби? Эшикти ким ачып берди?» – деген суроолуу үнү тосту. «Эшикти бекем бекитип жатып жүрсөнөр менден башкага ачылбайт, а мага өзү эле ачылат, силер андан чочулабай жүргүлө» – дедим да, өзүм жаткан чупүрөк тосмонун наркы бөлүгүнө өтүп кеттим.

**12.10.1995-ж.      19чу А. К.      22° 1<sup>13</sup>5<sup>11</sup>**

Бүгүн бейшемби болгону менен, Айдын он тогузу. Абдан кооптуу күн. Бирок өткөндө Жайсаң Ата дастанды айта баштайм дегендөн бери күндөр өтпөй бул бейшембинин келишин зарыга күткөм. «Бар тобокел!» деп, колумдан келген даамымды атап, дуба окуп, Атага кезигүүнү көздөп талаа беттедим. Шортондун колотуна кире бергенде Шоолам түштү. Демейдекидей Жайсаң Атанаын элеси көрүнбөстөн, алыстан чыккансыган үнү угулду:

*Чырагым, келериңди билгем самап,  
тургамын тынчым кетип улам карап.  
А бирок жакын баруум мүмкүн эмес,  
анткени өлчөмүбүз карши тарап.*

*Ай толуп, кайра кемий баштаганда,  
алыстап кетет жолум келчү сага.  
Ар айда кезигебиз бир же эки,  
айды сүр жаңылышпай тактап даана.*

*Чырагым, байкадыңбы, келген жолдун  
жарығы кандай түскө бойолгонун?  
Тусунө Нуршооланын көңүлүң бур,  
кааласаң жолун шыңдыр оң болгонун.*

*Көгүлтур аппак Шоола сени колдойт.  
Калган түс көп анчалык тоскоол болбойт.  
Кара түс, саз жытынан оолак болгун.  
Кабылган кара түскө адам онбойт.*

*Уйулгуп кар тозону, бороон боздоп,  
удургуп булат көчсө шамал коштоп,  
чырагым, жолго чыкпа жолугам деп,  
анткени андай күнү жолуң болбойт.*

*Колунда кыздар берген Нурбелегин,  
ар түсү айтып берген өз дарегин.  
Кыязы, унутпаган чыгаарсың дейм  
кайсып кыз кандай түскө ээ экенин?*

*Жашыл түс басып келген жолундагы –  
Чолпондун Нуршооласы колундагы.  
Сураба не жөнүндө – жооп берет,  
бере бер суроолорду ойундагы.*

*Кезигет Чолпон Нуру ак жол тилеп,  
кубантпайт кимди гана жакшы тилек?  
А бирок Шоола ээси – Нуркыз өзү,  
ал сага жыл маалында бир кезигет.*

*Шоола мунарыктап, Жайсаң Атанын үнү алыстап баратты. Ушул жолу жайыраак кезиксем, Шакин агайдын: «Жайсаң Атанын апасынын аты ким болду экен?» – деген суроосун берип көрөйүн дегем. Жайсаң Атаны кетиргим келбедиби, айттор, үнү алыстап баратканына карабай ошо суроону бердим эле, узулұнқы чыккан кейиштүү дабыш менен жооп узатты:*

*Ортобуз тез алыстап бара жатат.  
Аздан соң үнүм сага жетпей калат.  
Андыктан жообум кыска бул сурооңо,  
аны эми көңүлүңө сактагын жат.*

*Таятам аргындардын Карада ханы,  
көрүптүр картайганда Жаңылчаны.  
Атадан тукум эмес – туяк калып,  
эр мүнөз өстүрүптур канымчаны.*

*Ат ойун, жаа тартууда эр жигиттен  
ашса ашып, эч убакта болболтур кем.  
Эрке өскөн эркек мүнөз Жаңылчага,  
эрдиги менен атам жаккан экен.*

*Жароокер жар болуптур бейкам кезде.  
Жоокердин бири болуп жоо тийгенде,  
аттанып атам менен жоого барса,  
агызган душман канын тарткан жебе...*

*Узул-кесил чыккан үн угубай калды. Аптыгадем  
алып өзүмө келдим. Мунарык жарыкка бөлөнгөн жон*

ылдый айылды беттеп бастым. Жонду этектеп калган кезде жагымдуу, жылуу жашгылтым жарык чүмбөттөлүп, түштө көргөндөй, шыңгыраган үн маалымат бере баштады.

Уйкудан ойгонгондой абалга келгенимде тааныш короомдо туруптурмун. Таң кылайып калыптыр. Адаттагыдай Шакин агай келип, чечмелеп койгон Жайсан Атанын саптарын окуп, ыраазы болбой: «Ушул элеби?» – деди. Ушул сакалына ак кирип калган чоң эле кишинин момпосуйга таарынган бала-га окшоп түнөргөн кебетесине карап туталана тушуп, кайра күлкүм келди, бирок үндөбөдүм. Ошол түнөргөн калыбынан жазбай агай «Ушул элеби?» деген суроосун кайталады. Мен Чолпон Нурунан алган маалыматтардын ичинен, алыстагы Сэргөт Манба<sup>1</sup> тибет монастырындагы «Бри-ша<sup>2</sup>» трактаты жөнүндөгү илимий чөйрөдө белгилүү маалыматты айтЫп бердим. «Бри-ша» өзү «Вайдурья-онбонун<sup>3</sup>» иллюстративдүү маалымдоочусу болуп гана эсептепет, ал эми «Вайдурья-онбо» андан мурдагы тибет медицинасынын төрт томдуу башаты, он төрт миң сап ырдан турган «Чжуд-Шинин<sup>4</sup>» маалымдоочусу экендигин, ал трактаттар абыдан жашыруун сакталаарын айттым. Ошол трактаттардын жандырмагынан дарыгерлик ишиме керектүүсүн алганымды айттым, бирок дарылар эмне заттардан даярдаларын, чен-өлчөмдөрүн айтууга акым жок дедим. Агайдын мага ишене бербегендигин туйдум. Аны кызыктырган нерсе – Жайсан Атанын дастаны гана. Дастан бул сапар да айтылбагандыгына тынчы

<sup>1</sup> Сертог Манба – Тибеттеги байыркы монастырлардын бири.

<sup>2</sup> Бри-Ша – Вайдурья – Онбо китебин чечмелөөчү эмгек.

<sup>3</sup> Вайдурья Онбо – медицина жаатындагы эң улуу эмгек.

<sup>4</sup> Чжуд-Ши – Тибет медицинасында өтө баалуу эмгек.

*кеткенин сездим. Оюмду ырастап: «Дастан дагы башталган эмес го, эмне үчүн айтуусун кечикитирип жатат?» – деди тұнөрүп. Мен дагы жүрөгүмдү өйүгөн түпөйүл ойумду каткым келбеди. «Атабыз менин көрпенделигим арбын мүнөзүмдөн улам, баштаган ишин аягына чыгарбай койобу деп чочулап атса керек» – дедим. Агай да ушул ойумду ыраста-  
гандай үнсүз тунжурады.*



## КАТААЛ ЧЕЧИМ

2.11. 1995-ж. 10чү А.К. 9<sup>0</sup> 3<sup>1</sup> 57<sup>11</sup>

Теңирим ай! Көрпенделиги башынан ашкан мендей бечара аялдын тагдырына салмагын ат көтөргүс не деген сырдуу жүктүү артың? Көрпенделигим менен алпурушкан көптүн бири элем го. Анан түшүмдө арапашчу сырдуудуйнөгө өнүмдө кабылдым. Жумгалга аттын кашкасындай таанымал, бирок бу жалгандан өтүп кеткен Бүбайша апанын<sup>1</sup> камчы, теспесине аяндуу түш аркылуу ээ болдум эле. Ошол ыйык буйумдарды колуна кармаганы учун, дээрлик отуз жыл жашаган күйөөмдөн чоң эне, таене болгон курагымда жалаң халатчан көк баштыгымды көтөрүп басып кеттим эле.

Ошол камчы, теспени алып дарыгерлик кылбасам Шакин агай көрүнгөнү келмек эмес, демек «Манастын» да автору болгон, ошол киши ким экенин билип бересизби? – деп агай сурабаса мен Жайсаң Атага жолугат белем? Жок. Ушул тапта элдин эрмегине айланган мен жөнүндөгү ушак-айыңга ишенген Бүбайша апанын келини келип камчы, теспени талап кылды. Кыязы, бербейт деп келсе керек, бирөөнүн буюму башкага буюм болмок беле,

---

<sup>1</sup> *Бүбайша апа* – Жумгалдагы эң көрүнүктүү табып, көзү ачык.

бирок көнүмуш тиричилигимдін нутун бурган ушул камчы менен теспени жандуйнөм сыйздал, зыркырап ооруганына карабай үндөбөстөн бердим. Эгерде дарыгерлігім ушул буюмдарга байланған болсо, анда бүткөнү! «Жашоом ушу жоготуум менен түгөнбөйт – Жайсан Атам бар, тируг арбагы айтып берем деген Улуу Дастан бар!» – деп өзүмдү алаксытканым менен, апанын келини камчы, теспени алып кеткендін кийин, эки күнү баш көтөрбөй ыйладым. Аргам кетип ыйлаган мени менен қызыым Нургұл, сиңдім Гүлнара, анан курбум Бегайымдар болду.

Агай жамааты менен гастролго кеткен. Агай ошол күнү оорусу приступ бергендикten, кайтып келиптири. Жарым saatча кармат эс алдырган соң, Бұбайша апанын буюмдарын келини алып кеткеннін айтып, шолоктоп ыйладым.

«Эми дарыгерлик қыла албайт болушум керек», – дедім.

Агайдын оорудан кыйналған көздөрү алая түшүп мага тик қадалды. Ордунан обдулуп туруп, қадимкідей қалыбына келе түшкөн үнү менен:

«Сиз жаңылып жатасыз, касиет апаңыздын камчы, теспесинде эмес, өзүңүздө! Сиз Бұбайша апа эмессиз! Сиз – Бұбу Мариямсыз! Бирөөнүн доолуу буйумдарынан ырас кутулupsуз. Ошол буйумдарды өрттөйм дегени үчүн күйөөңүздөн, үй-жайыныздан кетип қалдыңыз. Коқус аларды өчөшкөн бирөө жок кылыш койсо, эмне күндө болот деп сарсанaa тартып жүргөм. Ырас болбодубу!» – деди жүзү тамылжып.

Мен адегенде туталана түшүп, анан агайдын сөздөрүнүн маанисин түшүнгөнүмдө, эки күндөн берки башыма түшкөн акыр заман алыстал, көнүлүм тынчый эле түштү.

Үчүнчү күнү жаңы камчы, теспелүү болуп «Жумгал-Ата» мазарына барып зиярат қылыш келдім.

Ушул туну Жайсан Атага кездешкени чыкмақмын. Үйдөн чыгып баратсам каалганы тарсылдатып: «Майрам эже, апам коркутул жатат, жүрүнүз» – деп Бегайымдын синдилиери кирип келишти. Баш тарта албадым. Окуусун бүтүп келгенден баштап мектептин директору, кийин райондук жетекчиликте жооптуу кызматта иштеген ушул курбум, үйүмдөн кетип квартира издең жүргөнүмдө үйүнөк түнөк берип, кошулууп үй издешкен. Кечээ эле улуулар «айланайын», кичүүлөр «эже» дегенин унтушуп, ала оорулууну көргөндөй сыртын салып кеткен күндө колун созуп жөлөк болгон жалгыз курбум – ушул Бегайым. Апасы көптөн бери төшөктө болчу. Өмүрдүн түнү келип, сусу азайып бараткан эле. Кыздардын чыркырап ыйлап келишкенин көрүп туруп чыгып кете албадым. Колумдагы баштыгымды ордуна койуп, аларды ээрчип Бегайымдыкына бардым. Бегайым шолоктоп ыйлап, коңшу-колондор чогулуп калышыптыр. Бегайымдын атасы байбичесинин жүзүн жоолук менен жаап атыптыр. Мен Айша апанын жанына жүйрүтө басып отуруп, билегин кармадым. Анын узун тамыры билинер-билинбес «булк» деп койду. Жабылган жоолукту алып, чекесине оң колумду койуп, сол колум менен тамырын кармап, энергиямдан бөлүшө баштадым. 20–30 секунддан кийин апа көзүн ачып, акырын ушкүрдү. Сенейген колу кыймылга келип төшөгүн ээгине тартты да, колумду акырын кысып, «айланайын» деп алкады. Ййлап аткан кыздары басылды. Олтурғандар тымтырс. Мен Айша апанын маңдайынан сылап: «Кыздарды коркутпаңыз. Кудай деп турунуз, апа» – дедим да, Бегайымга: «Мени туура түшүнүп, таарынба, медитацияга чыкмақмын, кетүүм керек» – деп, сыртка жөнөдүм.

Үйгө келип чакадагы муздак сууну короонун далдоосуна алып чыгып, чайканып алып тоо бетте-

дим. Жанараакта эле ачык турган асманды түнөргөн буулуттар чүмбөттөп, айлана караңғынын кучагына батты. Шоола түшпөй заманам кууруулуп баараттым. Канча жүргөнүмдү эстей албадым. Бир кезде айланама серп салсам Мадемилдин<sup>1</sup> зоосунда туруптурмун. Шоола далаे түшпөдү. «Жана чыгаарда үйдөн шам жагып кетпегеним үчүн Жайсан Ата таарынса керек. Эми ушул бойдан кезикпей койсо, анда мага жашоонун кереги канча? Ушул дастан деп буга чейинки жашоо-тирчилигимди таразанын бир башына койуп, дастанды экинчи жагына койуп, улгай-ган курагымда үй-жайымдан кетип, элдин эрмектээр нерсесине айланып жүрсөм, анан Жайсан Ата кезикпей калса, тириүү жүрүүнүн кереги барбы? Баарынан куру жалак калдым, бир гана жол – зоодон бой таштап өлүү!» – деп ойлодум. Ушул бүтүмгө бекип, зоодон өзүмдү төмөн таштап жибергенимде Шоола түштү. Мунарык көгүш жарыктын бир учунда түнөргөн элесине удаа Жайсан Атанын катаал добушу угулду:

*Чырагым, алакан жай, дубанды айт.  
Өзүңө ишенбесен жолундан кайт.  
Салмагы туздан да оор журттун жүгүн,  
көтөрө аласыңбы, чыныңды айт?*

Үн басаңча тартып жооп күткөндөй. Эмне айтарымды билбей апкаарый түштүм. Анан көк беттигим кармап: «Арткан жүгүн көтөрөр-көтөрбөсүм менден көрө өзүнө белгилүү да» – деген ойдо үндөбөдүм. Жанагы чечимимден баш тарткым келбей, ушул ирмемде жашоодон көрө өлүм кызык

---

<sup>1</sup> Мадемил – Чаектен көп алыс эмес жайгашкан тоо.

*көрүнүп турган эле. Мурдагыдан жүмшагыраак чыккан үн менен Жайсаң Ата сөзүн улады:*

*Чаң уюп, тозоң каптап, далки<sup>1</sup> баскан,  
козголбой тәрт кылымдан бери жаткан  
журт жүгүн көтөргүдөй күчүң барбы  
жонуңа «тобокел» деп азыр артсан?*

*Тәңирди күбө тутуп ант бергенден  
тайыбайм, кайра тартпайм деп ишенсөң,  
ишенип мен да сага жүктү артып,  
«Ачылсын ак жолун» деп бата берем.*

*Алдыда тоскоолдук көп, түз эмес жол,  
азыркы жазғаныңа этият бол.  
Айтканым аягына чыкмайынча,  
сыр чечсөң, ичи жаман салбасын кол.*

*Койолу ырым кылып тушоо кесип,  
килитин ыр куржундун берем чечип.  
Капкагын зарлуу зайдип кошо ачсын,  
оозанткын кешигинден сууга эзип.*

*Кезигишиң учун мага – талаа кезип,  
кейибе жүрөмүн деп элден безип.  
Көздөгөн максатыңа жетиш учун,  
кызыгын бул дүйнөнүн койгун кечип.*

*О, Тәңир! Жолун ачкын дастанымдын.  
Убайын журтум көрсүн катканымдын.  
Ойгонсун, убактысы жетсе керек,  
козголбой жаткан дастан эчен кылым.*

---

<sup>1</sup> Далки – чаң.

*Жууруулуп көз жашыма бүткөн баян,  
журтума жетеби деп зар какшагам.  
Силерге айтып берсин ушул кызым!  
О, журтум! Дастанымды тартуу кылам.*

*Карегим, кана анда, биссмылда деп,  
күттүргөн баянымдан салайын кеп.  
Куйулсун көмөкөйдөн ыр-дастаным,  
колунда жорголосун калемсабың.*



## КАНЫКЕЙДИН КАТЫ

Назар бур, кеп саламын салгылаштан,  
тарыхта «Чоң Казат» деп аты калган.

Кыямат күнгө чейин сакталат деп,  
Кытайдын даңзасында<sup>1</sup> каты калган.

Кыргын таап кыраан эрлер канчалаган,  
кыйрынан бөтөн элдин жайын алган.

Кырылып сан-миң колдон айрылса да,  
кылымга Эр Манас деп аты калган!

Белекке берип эрди канчалаган,  
Бээжинди Так Сулайман<sup>2</sup> алабаган.

Жеткилең Айкөл Манас жети ай бою,  
женилген каканчынга<sup>3</sup> бийлик кылган.

Тарттырган алтын тагын Бээжин ханы,  
хандыгын амал менен кайрыганы,

---

<sup>1</sup> Кытайдын даңзасы – жылсанактын улуу китеби.

<sup>2</sup> Так Сулайман – тактыгы, калыстыгы, даанышмандыгы боюнча эч ким төндеше албаган падыша.

<sup>3</sup> Каканчын – Чет-Бээжинде жашаган элдердин дастанда атальшы.

кырк кызга башчы кылыш жалгыз кызын,  
Кабылан Шер Манаска тартулады.

Жортуулга жеңебиз деп аттанышкан  
жоокерлер жеңишине мактанышкан.

Той берип алтымыш күн, алтымыш түн,  
кыздарды чоролорго нике кыйган.

Каңгайлар жеңилишип бак тайыган,  
каршы сөз жеңгендерге айтмак кайдан!

Бәэжинде биротоло калышчудай,  
берендер бейкам болуп санаа тынган.

Ал тапта каңгай тарап тынч жатпастан,  
Айкөлдүн кеңдигинен пайдаланган.

Ашмачың болсун дешип Шуй-Ку-Чуну,  
артынан Айкөл Шердин тыңчы кылган.

Амалын душманынын билбей туруп,  
Айкөл Шер аскерине жыйын куруп,

кеп салып Бакай, Кошой, калың колго,  
Шуутуну атқазалық дептир жолго.

Бәэжинге хан болду деп Эр Манасты,  
Беттейт да элди-журтту, кең Таласты,

сүйүнтүп калкка кабар бериш үчүн,  
кайра өзү жооп алып келиш үчүн,

жол жүрүп күндөп-түндөп, дабан ашып,  
Таласка келип Шууту арып-ачып:

«Багынтып қаңгайларды хан болду» – деп,  
Сан көлдон, Эр Манастан салам айтып...

Сөзүнө Шууту қулдун көнүл буруп,  
Каныкей кубанбастан ыйласп туруп,

шолоктоп жашын төгүп, убайым жеп,  
Шуутуга айтат мындай аманат кеп:

«Артыңа буйдалбастан бачым кайткын,  
Айкөлгө мен бейбактан салам айткын.

Кармалбай жоо жеринде Айкөл Төрөм,  
калайман калк күтүүдө, кайтсын бачым.

Түш көрдүм аян-сырдуу ушул түнү:  
түшүптур хан ордонун зор түндүгү,

өрт капитап тууган жерди, калаа урап,  
жатыптыр кош чынары жерде кулап...

Умачтай ачып көзүм ыргып турдум,  
«Упuu Күч, жардам бер!» деп кулдук урдум.

Күл салган сууну чачып күн батышка,  
«Кудурет! – деп тилендим. – Каарың бургун!»

Бул түшүм жөн түш эмес, Шууту берен,  
бишаарат белгиси бейм Тенир берген.

Өзүндүн, аттын күчүн аябастан  
Айкөлгө катты алып бачым жетсөң». –

Кыз Сайкал тартуулаган Буурул буудан  
минүүгө табы келип даяр турган.

Шерттүү сөз колун сактаар<sup>1</sup>, жазып катка,  
Айкөлгө берип ииет Шууту кулдан.

*Ушул саптарды жазып жатканымда сыртта аттардын дүбүртү чыккансып барып жер титиреди.  
Саатты карасам беш минут калыптыр.*

Суткадан ашык убактан бери уктай электигимден улам, жазууну аяктап, кийимчен бойдон олтурган ордума кыңкайдым. Ойгонсом saat он бирден өтүп калыптыр, чай ичип алып жаңы эле дептегимди колума алганда жер кайра дагы силкинип алды. Көрүнгөнү келген кыздар жер титирөөнүн борбору Кызартта экен дегенде аябай таң калдым, анткени Жайсаң Атанаын кабыры ошол жакта экенин билет элем. Кыязы, Атабыздын арбагы козголгондо жер да козголуп атса керек деген ой келди.

Түндө Шоола түшпөй, таңга жакын гана тушкөндүктөн, убакыт чукул болуп, Жайсаң Ата бат эле узап кеткен. Бүгүн кечте дагы медитацияга чыкмакмын. Ййдүн шарты жоктугуна байланыштуу, Шакин агайдыкынан жуунуп алып чыгып кетмекке агай менен алардыкына бардым. Эшикти ачканда эле бозонун жыты мурун жарды. Артыма шарт буруулуп, Шортонду<sup>2</sup> туура кесип тоо беттедим, бирок жуунушум керек эле. Арыкта шылдыраган суунун дабышын угуп сүйүнуп кеттим. Суудан уучтап бетиме жакыннатканда кан-жиндин жыты таноомду өрдөдү. «Олдо Төцир ай, эми канттим?!» – деп, каналга чуркадым. Каналдын суусу жыгыла элек экен, шашыла чечинип, шыргалаң сууга бой урдум. Кийимимди кийинерим менен Шоола тушуп, ушугөнүмдү, ызамды такыр эстен чыгарып, Шоола ичинде түнөргөн Жайсаң Атанаын добушуна назар бурдум.

<sup>1</sup> Колун сактаар – Айкөл Манастын карамагындагы жоокерлерди сактаар деген мааниде.

<sup>2</sup> Шортон – Чаектин айылындагы чакан көл.

...Тарттырып Чет-Бээжинди Эр Манаска,  
кырк ханы кытайлардын ошол тапта,

кырк миң түр амал-айла колдонушуп,  
кыйналып жүрүшкөн кез таппай арга.

Манастин олтуарын алтын такка,  
Кытайдын аярлары билген башта.

Колуна Каныкейдин каты<sup>1</sup> тийсе,  
Хан болмок бүт Кытайга анда накта.

Күтүнүп ошондуктан Конурбай хан,  
күн-түнү уйку көрбөй көрүүдө кам.

Акмалап Шууту келчү жолду чалып,  
Айкөлгө жеткирбөөгө амал кылган.

Мерчемдүү жерден күтүп Шууту кулду,  
максаты – атып салуу Тайбуурулду.

Колуна каты тийсе Каныкейдин,  
Ко��айга салат, демек, бурут, элин.

Ал кезде ободогу күштән ашып,  
ошончо узак жолду аз күн басып,

кабарды бачымыраак жеткирсем деп,  
келаткан тыным албай Шууту шашып.

Жол тоскон Конурбайды көргөнүндө,  
сезилди жан чыккандай көөдөнүндө.

---

<sup>1</sup> Каныкейдин каты – «Айкөл Манастагы» ушу маалымат, б. а. Каныкейдин Манаска кат жазғандыгы бизде да жазуунун болгондугун далилдейт. Ал катта душмандын аскерин қыйроого алып келүүчү күдүрреттүү дубанын сөздөрү жазылган эле. Ал дубаны Айкөл Манас гана колдонгонго акылуу болгон. Ошон учун «бүт Кытайга хан болмок» деп айтылууда.

Ажыдаар заарын чачып, ажал ойнойт  
көргө окшош Конурбайдын көздөрүндө.

Буурулдун такымына тартып камчы,  
байкабай алдын-артын Шууту качты.

Туягы Тайбуурулдун жерге тийбей  
закымдап учкан күштай бара жатты.

Камчы уруп канга боёп аттын санын,  
байкабай кайда кетип баратканын,

жеткенде кара суулуу Баткактууга,  
жол жогун көрөт Шууту артка-алга.

Балчыктуу, сормо саздуу бул дайрадан  
болбоптур өйүзүнө тирүү өткөн жан.

Конурбай жете турган болгон кезде,  
сорупул өлөйүн деп андан көрө,

Буурулду бура тартып кара сууга,  
булдурсун<sup>1</sup> камчы менен бир урганда,

буйдалбай өйүз жакты Буурул беттеп,  
бута атым кара сууну аттап кетет.

Аттигининц, «Алдырарда жаздыраар» деп,  
атайын жазылган кат-шертти бектеп

үзүлүп белиндеги курда кисе,  
агызып Баткактуунун суусу кетет.

---

<sup>1</sup> *Булдурсун камчы* – өзөгүнө катуу нерсе салынып, сырты  
кайыш менен өрүлгөн камчы.

Артынан сая түшкөн Конурбай хан  
акканын шерттүү каттын, байкабастан

астьинда Алгарага камчы уруп,  
Буурулду кууп келет узатпастан.

Адамдан өзгөчөрөөк жааралган жан  
айбаты арстандай Алмамбет хан,

келерде Эр Шуутунун жолун бугуп  
Конурбай тозотторун билип алган.

Атканы ошол күнү таң кылайып,  
Алмамбет карооп салчу жайга барып,

айрыбай көзүн жолдон Шууту кайтчу,  
күтүүдө атын токуп, дүрбүү салып.

Бир кезде чаң көрүнүп куйундаган,  
бөлүндү ошол чандан Буурул буудан.

Такымдал ага удаа дагы бирөө,  
тим койсо, Буурулга ал жете турган.

Жебедей сызып келет Буурул буудан  
жеткирбей Алгарага сая қууган.

Алмамбет, таанып, қууган Конурбайды,  
айгайлап, «Эр Манас» деп, ураан салды.

Көргөндө Алмамбетти канкор Калча,  
күймөлбөй Алгараны буруп артка,

Бет алып Бээжиндеги бекем чепти,  
байралбай канкор Калча качып кетти.

Артынан кууган Алмаң саярда жуп,  
Алгара бийик чептен өттү учуп.

Бурулду баатыр Алмаң кайра артка,  
баа берип Алгарадай буудан атка.

Келаткан кең Таластан кабар айтып,  
кайрылды Эр Шуутуга салам айтып.

Эл-журттун эсендигин суралмжылап,  
кубанды келгенине аман кайтып.

Сурады алын-жайын элдин-жердин,  
соолугун Айкөл теңи Каныкеидин;

ал-жайын алган жары Аруукенин,  
абалын балтыр бешик Семетейдин;

көйгөйсүз, капсалаңсыз жатышканын  
көп ногой, нойгут, үйшөң, түргөш, аргын;

жоодон тыш, кырсық чалбай қалыбында  
жатканын Кең-Кол, Талас, ордо капка...

Буурулдум ооздугун бура тартып,  
саламын Алмамбеттин алик алып,

Шуутунун жооп айтып турган жери  
эл-жерди көргөнүнөн кабар салып:

«Эңсеген калың қыргыз элиң аман.  
Келберсип Кең-Кол, Талас жерин аман.

Кеменгер женекебиз Каныш баштап,  
келбеттүү Аруукедей теңиң аман.

Төрөлгөн биз быякка аттанарда,  
Төрөбүз зарыкканда көргөн бала –

туйгуунң, кичинекей бегин аман.  
Тандырып, эстен, сөздү айтам саган.

Аманат Аруукеден – айткын деген:  
«Асылым Алмам бачым кайтын, – деген, –

арылсын арманынан ичиндеги –  
артымда балам жок деп кайғы жеген.

Атадан жалғыз бегим «жок деп бала»,  
ар дайым капаланчу тартып санаа.

Күмөндү курсагымда – Тенир берген,  
аз калды күнүм жетип, көз жарганга».–

Үкканда аманатын Аруукенин,  
оозунан сөзү түшүп Алмамбеттин,

көзүнөн буурчактаган ысық жашы  
куйуп, жүзүн Шердин жууп жатты.

Шуутудан уккан сөзгө көөп көөдөн,  
айтууга сөз табалбай сүйүнгөндөн,

кандайча эригенин сезбей калды,  
көп санаа көкүрөктө түйүндөлгөн.

Шуутуну көөдөнүнө кысып бекем,  
шор жыттап алкымынан, минткен экен:

«Баа жеткис кабарына айтып келген  
башымды тартуу кылдым, Шууту берен».

Сөзүнө Алмамбеттин шондо Шууту  
айтыптыр жооп кылып мына муну:

«Өзүндөн сүйүнчүмө – белек алган –  
өлчөөсүз кубанычың маңдай жарган!» –

айкаша кучакташып да бир ирет,  
андан соң аттанышат кошуун беттеп.

Үстүнө Айкөл Шердин кошо кирип,  
Эр Шууту төрөсүнө салам берет:

«Эсен-соо турасыңбы, Айкөл Шерим.  
Жатыптыр жайчылыкта эли-жериң.

Ата-эне, ага-тууган, алган теңин,  
артындан жол улоочу Семетейин».–

тууган жер турғандыгын аман-эсен  
тизмектеп айтып келип Шууту берен,

томсоро түшүп жүзү, бир аз токтоп,  
түнөргөн қалыбында мындай деген:

«Көкжалым, Айкөл Манас, сөзүм тыңда.  
Кесемин десен, баатыр, башым мына.

Каныштын жазып берген дубай катын  
келбедим аман-эсен сактап мында.

Капилет Калча чыгып бүктүрмадан,  
карабай эки жагым качым андан.

Курдагы кайыш кисем катты каткан,  
кашайып үзүлгөнүн, билбейм, качан.

Шум Калча жетерине аз калганда,  
шашылып камчы чаптым Тайбуурулга.

Күч үрөп секиргенде берки жээкке,  
үзүлгөн курум менен акты кисе.

Кошуулуп ал кисеге ичиндеги,  
Каныштын дубай каты агып кетти.

Жоготтум жоодон сактаар тумар катты.  
Ал үчүн аздык кылат кыйсаң башты.

Каттагы шерт дубадан башка дагы,  
айтайын жарың айткан аманатты:

«Турбастан жоо жеринде Айкөл берен,  
тезирәек кайра тартсын колу менен.

Үкпаса айтканымды ушул жолу,  
учурайт алааматка сансыз колу.

Суранам тизе бүгүп, кол куушуруп,  
Султаным тартсын элге атын буруп.

Каарына Жараткандын кабылбасын,  
Кабылан Айкөл Төрөм кайтсын бачым», –

деп сыйздал калды жарың, Айкөл берен.  
Дубай кат жоголгону – төлгө белем.

Дагы бир аян белги – Таш-Казанда<sup>1</sup>  
калыптыр деди суусу бир аз гана.

---

<sup>1</sup> *Tash-Kazan* – Бакай-Ата районунда жайгашкан мазарлардын бири.

Белгини ата-баба кармап келген  
бейлебей койсоң болбос, Айкөл берен.

Аттанып Атажуртту бет алалы,  
аяндын нукусуна калбайм десен»,—

ушинтип бүткөнүндө сөзүн Шууту,  
унчукпай Айкөл аны карап турду.

Бир топтон кийин анан секин гана  
буйруду жоокерлерди чогултканга.

Канчалық какшап айтып турса дагы,  
Кан Манас караманча тил албады.

Чогулуп келген колго жұзүн буруп,  
choо-жайды түшүндүрүп сөз баштады:

«Каңгайды чабамын деп кайнап кегим,  
калың кол Бәэжин беттеп айдап келдим.

Оолуккан сөзүм болсо, зордук кылсам,  
кечиргин, ордолуу журт, тууган элим.

Калдайган калың колум, ханым, бегим,  
Хан Бакай, Кошой, Төштүк, Көкчө шерим.

Ажыбай, хан Музбурчак, Сыргак, Чубак,  
кырк чоро, кыраан бүркүт Алмамбетим.

Кайрылып баарыңарга айтар кебим:  
кайткыла сагынгандар элин-жерин.

Кеткениң кең Таласка аман жетип,  
калдайган калың элдин камын жесин.

Жети ай жеңиш тойлоп, курдук сайран...  
Жеримди сагындым деп сапар тартсам,

жообуз баш көтөрүп, колун қурап,  
жоболоң салабы деп чочуп турам.

Жоокерлер жеткичекти таят алдан.  
Жоо тийсе барып удаа алар кайдан

кайтарат душман мизин, ошондуктан  
каалаган колум менен мында калам.

Өздөрү қалабыз деп каалашишса,  
өтөшсүн милдеттерин қалып мында.

Бул жактан биротоло тынса санаа,  
барабыз Атажуртка шондо гана.

Баарыңар баятадан айткан сөздү  
жөн салды дебегиле – буйрук берүү!

Талкуулап олтуруудан чыкпайт пайда.  
Таласка жол тартканга камдангыла».-

...Артынып алтын, күмүш, қызыл дилде,  
Хан Бақай жол баштады кайткан элге.

Кыз-келин тартууланган, кошо көчүп,  
Эр Төштүк, Кошой хандар кетти бирге.

Каныштын жазган каты тийгенинде,  
бүтөрүн эмне менен билмек эле.

Аттиң ай, азыр кеткен колу менен  
Айкөл Шер чогуу аттанып кетпейт беле!

Ошондо «Чоң Казат» деп аты калган  
кыямат болбайт беле қыргын салган?

А бирок азғырыкка жетелетken  
бейоопа болот тура, дүйнө жалган!

Жөнөтүп колдун теңин тууган жерге,  
Айкөл Шер калып калган Чет-Бээжинде.

Жакшылық, жамандыкты көргөнү тен  
калышкан тогуз ханы колу менен.

Кеткенин колдун тени өз жерине,  
Конурбай бүктүрмадан көргөн эле.

«Буруттун көбү кетти элине» деп  
бидирген кабарчыдан түп Бээжинге.

Түн-күнү ошол күндөн көз ирмебей,  
тартылган жөргөмүштүн желесиндей

амалдын түркүн түрүн таап Калча,  
аттанат Айкөл Шерди жок кылмакка.

*...Добуш чыкпай тунжурай түшту, эмне болго-  
нуна акылым жетпей сенейдим. Көгүлтур жарыкка  
чүмбөттөлгөн Жайсаң ата жакын келип, акырын  
чыккан үнү коштоду:*

*Чырагым, жылдыз толду, үйгө барғын,  
алиги наристеге демди салғын.*

*Бурулбай башка жолго, анан кайра  
келгинин кездешкени ушул жайга.*

*Көгүш жарық оолактап, айлана күнгүрттөнө түштү. Тегерекке серп салсам ЛСПнын<sup>1</sup> тушундаты төштө туруптурмун. Эсиме Мин-Күштан кичинекей кызы менен келген келин түштү. Жылдыз толгондо ошол наристеге дем салмақмын. Төбөдөгү жыбыраган жылдыздарды көрүп түн ортосу болгонун түшүнүп, үйгө шаштым.*

*Күн кыйла эле суук экенинен улам медитацияга чыгаар алдында каналга чайканганымда суу болгон саамайларыма муз тоңуп калыптыр. Саамайларым муз болгону менен, шашып басып келгендиң чекемден тер булоолоп үйгө кирдим. Талмалуу кичинекей кызга дем салып койуп, кайра шашыла чыгып кеттим. Каналдын көпүрөсүнө жеткенимде Шоола түшүп, Жайсан Атанаын үнү угулду:*

### **280<sup>0</sup> 23<sup>1</sup> 04<sup>11</sup>**

...Ашмачы кытай купу Шуй-Ку-Чу аттуу,  
аткармак тапшырманы жообу катту.

Жоругун, жосундарын Эр Манастын,  
сыр бербей жан адамга билип кайтуу.

Артынан акмалаган күн-түн қалбай,  
Айкөл Шер ашмачыдан шек санабай,

калтырбай көргөндөрүн катка топтоп,  
ашмачы жазып жүрдү бир нече ай.

Ийине жеткен кезде иши бышып,  
камырга салып катты нан бышырып,

---

<sup>1</sup> ЛСП – Лечебно-санитарный пункт. Чикерттен мал дарылоочу жай.

думана кейпин кийген дубакейден,  
Калчага жеткиргин деп берип ийген.

Койнұна ашпоз берген катты катып,  
дубакей Конұрбайға жетет шашып.

Ортосун бышкан нандың ажыратып,  
куу Калча катты таап, оқуйт ачып.

Ақылдуу, аяр тыңчы Шуй-Кү-Чу күү,  
Айкөлдүн дааратына ырастап суу,

калтырбай көргөндөрүн толук тейден  
катына мына минтип жазган экен:

«Окугун көңүл койуп ар бир сөздү,  
амалың атанга жүк жансың эстүү.

Табарсың жок қылуунун эптеп эбин,  
тендеш жок қуулугуна, Калча бегим.

Алышсан Қанас менен алыш жетпейт.  
Күрөшсө, көрпендерден – күч тең келбейт.

Коркутуп жатат дебе, Калча бегим,  
кыпышча жалғаны жок, чындық кебим.

Атышса очогордун<sup>1</sup> огу өтпөс,  
сайышса найза сынып, қылыш кеспес

Кан Қанас касиеттүү жараган жан,  
адамдың кадырессе – алыш жетпес.

---

<sup>1</sup> Очогор – ок салынып атылчы курал.

Артынан андып жүрүп, бирок анын  
билибegen өзү, сырын, билип алдым.

Аны эгер пайдалансаң учурунда,  
Айкөлүн мерт кыласың буруттардын.

Ар жума таң атарда жылдыз тарап,  
аруулап бүткөн бойун даарат алат.

Обого колун созуп тилек айтып,  
олтурат ошондон соң кутту карап.

Айтканым өзүм көрүп, көзүм жетken,  
Ананда<sup>1</sup> абалына кирет экен.

Андайда, сезбестигин эч нерсени,  
артынан байкап билдим шек бербестен.

Бурулган нээт-дили – Аалам менен  
бүтүнгө айланат бейм бөлүнбөгөн.

Тенирдин кереметтүү көгүш Нуру  
төгүлүп төбөсүнө турат экен.

Ошондой кезде көрсөң бурут ханын,  
ок өтпөс курч болоттой тулку анын

көлкүгөн коргошундай эрип турат.  
Мертинет шол учурда алган жараат.

Манасты жок кылууну ким көздөсө,  
тайынып Тецирине турган кезде

---

<sup>1</sup> *Ананда* – таза кубаныч, тунук жыргал, түпсүз ырахат. Мын-дай чексиз бакытка адам денесинен өз эрки менен чыккан учурда гана тунат. Уч-кыйырсыз мейкиндиктүн алкагына өткөн маалда гана жетилүүчү толук эркиндиктүн жыргалчылыгы.

житирсе айбалтаны уу сиңирген,  
көлбөөрүп эрип турган денесине,

көздөгөн максатына жетет анда.  
Кан менен тараган уу тулкусуна

айланнатат канды зилге,— дабаа болчу  
дарыны таап бербейт Улукман да».—

Конурбай катты окуп атып турду.  
Көйгөйлүү көп ойлорго батып турду.

Камынтай, шек алдыrbай Айкөл Шерди,  
капилет кол салуунун камын урду.

Байлатып күрүч жемге – атын таптап,  
белгилеп күн ондуусун санап тактап,

уусуна ажыдаардын сугарылган,  
уу сиңген айбалтасын ондоп саптап,

курама темир қуйуп курч чыгарган,  
кырк жылы ууга чылап уч чыгарган,

кырк кырдуу сыр найзаны – шул күнгө деп,—  
кырк жылдан бери таптап даяр кылган.

Тандалган мөшүштардан<sup>1</sup> колун курап,  
тайынып Бурканына<sup>2</sup> жардам сурап,

алты айлык наристени курман чалат!  
Асурдан<sup>3</sup> баргын деген бурсат алат.

---

<sup>1</sup> *Мөшүштар* – дубакөйлөр.

<sup>2</sup> *Буркан* – кангайлардын кудайынын аты.

<sup>3</sup> *Асур* – кара күчтөрдүн ээси.

Күн жетип тыкан тактап, белгиленген  
кынтыксыз бүтүп камы, кечилдерден  
алтымыш мөшүцзясын<sup>1</sup> алга салып,  
кырк нөөкөр арттан сүрөп жөнөп кеткен.

Ал жетти Чет-Бәэжиндин капкасына.  
Чеп экен кырк эшиктүү ошол капка.

Кырк чоро кырк эшигин кайтарып бек,  
өтө албайт адам эмес учкан күш да.

Конурбай чеп-капкага кириш үчүн,  
колдонуп амалдардын нечен түрүн,  
дубасын Чи-Лу-Сендин<sup>2</sup> кырк кайталап,  
кароопдо Кыргылчалды уктаттырат.

Кароолу уктап калган дарбазадан  
өткөрөт Алгарасы күштай сыйган.

Тактыдан Айкөл Манас Хан олтурчу,  
тапчудай өзүнө күч, назар бурду.

Көргөндө үргүлөгөн Ажыбайды,  
көшүлтө уктаттырып дуба салды.

Ал анан күтүп калды курчуп сезим,  
Айкөлдүн Анандага кирер кезин.

Асманда Чолпон жанып, таң атарда  
жылдыздар бириндешип нурун чача,

---

<sup>1</sup> *Мөшүцзялар* – сыйкырчылар.

<sup>2</sup> *Чи-Лу-Сен* – чилистен, чилтен деген сөздөр ушу кишинин ысымынын негизинде пайда болсо керек. Дүйнөлүк оккультизмдин негиздөөчүсү деп болжолдонот.

Чын дүйнө, Жалган дүйнө ортосунда  
жараңқа пайда болот ошол маалда.

Ошондо ободогу Уллуу Күчкө  
ой жетип, кабыл болот не тилесе.

Күч топтол, аян алчу таңқы заарда,  
күндөгү көндүм болгон адатынча,

беймарал, күтүп турган каргашадан,  
алганы таңқы аян, чыкты сыртка.

Куралсыз, зоот кийбей мындай кезде,  
сыртынан, суп көйнөктүн, жалаң этте,

жамынып нооту чепкен, Жаратканга  
жалынып, дитин бурду жалгыз Ага.

Ошондо Айкөл Шердин төбөсүнө  
ободон керемет Нур төгүлгөндө,

эриген коргошундай көлкүлдөгөн  
этине найза кирди уу сицирген.

Сыр найза кыр арканын балык этте  
суурулбай калып калды сайган тейде.

Анткени, баратканда катып дене,  
Конурбай кечигем деп шашкан эле.

Ыйык суу тийбей калган киrintкенде<sup>1</sup>  
кечирип он даалынын, билген эле.

---

<sup>1</sup> *Киrintкенде* – Айкөл Манас туулганда аны ыйык суу менен киrintишкен. Ошондо оң даалысынын кечирине суу тийбей калган. Себеби киrintкен кишинин кармаган колу жолтоо болгон.

Конурбай мээлеп балта шилтегенде,  
уу сиңген мизи батты талуу жерге.

Учурду пайдаланып эсеби так,  
урганы сая кетпей көңүлү чак,

көздөгөн максатына жетип Калча,  
караан ай, Кан Манастан тайыды бак.

Жанагы көлкүлдөгөн дene катып,  
жараатты салган найза терең батып,

теңселип, бут шилтөөгө келбей алы,  
түптүү тоо урагандай «түрс» кулады.

«Түрс» эткен дабыш угуп, уйкусунан  
түгөнгөн Ажыбай хан чочуп турган.

Айкөлүн көргөнүндө сулап жаткан,  
абдаарып айланага назар салган.

Айкөлдүн жүккән канын айбалтага,  
Конурбай карап турган мооку кана.

Ошону көргөнүндө хан Ажыбай  
обдууп, бар күчүнөн урду найза.

Ажыбай урган найза – омуртканы  
аралап тепчиp өтүп, бөйрөк майды

аяктай эти менен үзсө дагы,  
куткарып тириүү алып кетти аты.

Акылы адамга тең Алгарасы  
абайлап жалын тосуп, Конурбайды

кондуруп эптеп ээрge – қайтапатып  
сайдыrbай Ажыбайга ала качты.

Ээрде саландаган зор Калчаны,  
эмдөөчү мошуштарга баргычакты,

түшүрүп ара жолго калтырбастан,  
түз гана алар турчу жайга барган.

Адамдын буту жеткис оңой менен  
аскада үнкүрүндө кургак, кенен

аярлар кырк күн тынбай жаап дары,  
ажалдан куткарышат Конурбайды.

Айыгып жараатынан, турар замат  
ал кайра колун топтойт кошуун курап.

«Түбүнө жеттим бурут ханынын» деп,  
түктөн көп кытайларга қабар берет.

Түрүлүп түмөн кытай, чогулуп кол,  
токтоосуз Чет-Бээжинге тартышат жол.

Алтымыш аяр коштоп Конурбайды,  
алдына түшүп колдун сапар алды.

\* \* \*

Баштайлы эми сөздү хан Манастан,  
баягы жараланган жерде жаткан.

Бейлебей бегибизди чалдырдым деп,  
баарына Ажыбай хан қабар салган.

Чогулуп бир заматта кошуун толук,  
Айкөлдү тегеректеп кымгут болуп,

ар кими ар кайсынын башын сүйлөп,  
айлана ызы-чууга кетти толуп.

Алмамбет Айкөл Шерин сүйөп секин,  
каректен аккан жашы жууп бетин,

бейпайга түшүп жаны кайран эрдин,  
Берени Айкөлүнө айтат кебин:

«Бел тутуп бир өзүңдү, Айкөл Шерим,  
Бээжинди – кегим калган беттеп келдим.

Башында сансыз колдун сен турганда,  
Бегин да, ханын дагы чабам дедим.

Текебер кылыштырмын, Айкөл Шерим,  
түктөй көп, түгөнбөгөн кытай элин,

турганда колду баштап сендей досум,  
түкүрүк кургаганча чабам дедим.

Боордош асылдардын кууп кегин,  
боздотом канғайларды деп келгемин.

Бек чептүү Бээжин эмес – сен турганда  
бүт дүйнө, кең Ааламды алам дедим.

Текебер кылгандыгым жетип башка,  
чабылган ач албарсым тийип ташка,

чапдырып алып сени шум Калчага,  
түлкүмдү жууп турам төккөн жашка.

Тулкуңа аскадай бек Нур тийгенде,  
туарын коргошундай эрип дene,

шум Калча ушул сырды билбegenде,  
шилтенген айбалтасы кирбейт эле!» –

Айкөлүн кансыраган аяп тиктеп,  
Алмамбет алы куруп, амал издеп,

«Опоосуз жалган беле, о дүйнө!» деп,  
оюна нелер келип, нелер кетпейт.

Откөндөн өч алуунун кегин кектеп,  
баягы аттанарда Бээжин беттеп,

акылдуу, аяндуу жан Каныкейдин  
Айтканын Алмаң турду азыр эстеп.

«Бээжинди бекем чеп деп укканым бар.  
Эли кuu, сыйкыры күч, пейили тар.

Кандай күн башыңарга түшсө дагы,  
болгула ар нерсеге дайым даяр.

Кан катып суусасаңар – суусун канаар,  
талыкшып уйку басса – уйку ачар,

Хан аяш, Желмаянга арткан жүктө  
кайнаткан канча бир түр дарылар бар.

Көңүлүң тозуп турса – ичсең ачат,  
чаалыгып-чарчаганың дароо басат.

Ууланып, туюктанган жараат болсо,  
сыйпаса – уусун соруп, оозун ачат.

Белгилүү жалгыз гана Жаратканга  
кандай күн күткөндүгү алдыңарда.

Буларды жаратарсың керегиңе  
Күн өчүп, түн түшүрсө алтын башка».-

Ар кыл чөп, жан-жаныбар мүчөсүнөн  
ачыткан, унтакталап ийленилген,

май кошкон – сыйпаганга ылайыктап,  
маныздар – койууланган балга чылап,

жанына жоокерпердин сеп болсун деп  
жасалган нечен түрлүү дары-дармек,

Каныкей Алмамбетке айтып берген  
өлчөмүн – кантип, качан бериш керек.

Аяндуу Каныш берген дарыларды,  
Алмамбет айтканындай пайдаланды.

Так өлчөп жараатына жапкан дары,  
Айкөлүн чын ажалдан сактап калды.

Тагдырда жазуу барын, аттин, арман,  
таңазар албай койот тура адам!

Болбосо, кыраркага Калча сайган  
найзаны сууруганда Ажыбай хан,

чыйралган денесинен таштай каткан,  
чыгарбай таштамакпы учун сынган?

Дал ошол себеп болуп кийин анан,  
денеси туюк зипден кабылдаган.

Көлкүгөн дене кайра чыйралганда,  
билинбей калат жараат қыраркада.

Ал жерин элес албай ошондуктан,  
Алмамбет дары жаппай калып калган.

Мунарык көгүш Шоола үлбүрөп барып Атанаң үнү угулбай, дастандан бөлөк мага тийиштүү бир ооз сөз айтпастан Жайсан Ата суз узап кетти. Ээн талаада кыйлага дендароо болуп турдум. Жандуйнөм сывзап, баштыгымдагы белги тушургөн дептеримди бирчалап тытып салгым келди. Эмнемден жаздым? Ооба, өткөндө Бегайымдын көңүлүнө карап, шыңыр чыгып кетпей кармалып калганым учун күнөөлүүмүн, бирок менин болгону бир көрпенде экенимди, ошондуктан пенделек кылганымды эске алып койсо болот эле го! Бубайша апанын камчысынын ордуна алган камчымды көк баштыгыма салып Жайсан Ата батасын берип койсо деген тилек менен келгем, бирок эч нерсе дебестен узап кетти. Ыланын ачуу жашына бетимди жууп, Шортонду туура кесип, иттери ажылдаган айылга жакындаым.

**9. 11. 1995-ж. 17чи А. К. 295<sup>0</sup> 23<sup>1</sup> 20<sup>11</sup> 16<sup>0</sup>**

Бир жуманын өтүшу қылымга тете болду. Көңүлүм жайында эмес. Көр тирликтин жугү күндөн күнгө оордоп баратат. Бир жума бир тен, бүгүнкү күндүн кеч кирмеги бир тен болду.

Күүгүм киргенде эле көк баштыгымды көтөрүп алып тоо беттеп жөнөп, Седеп-Өтөктүн жонун қырдап Кара-Дөбөгө чукулдап калганымда Ай чак түш болуп дал төбөгө келип калды. Таштын далдоосуна олтуруп шам жактым. Алоолоп куйгөн шамдын жарыгы айлананы саргыч кызыл жарыкка бөлөдү. Улл эткен жел жок. Шамдын саргыч жарыгына көгүш-

*жашыл Шоола аралашып, Жайсаң Атанаын караанына удаа үнү угулду:*

**Чырагым, күттүрдүмбү көпкө сени?  
Күттүңбү мен күткөндөй сен да мени?**

*Түйшүктүү санаа тартып бул күндөрү,  
туюндум көңүлүң пас жүргөнүңдү.*

*Жашыңды сүртүп салып бетиндеги,  
жарыгым, жакыныраак келчи бери.*

*Туруктуу, өжөр бойдон көрөмбү деп,  
түпөйүл ойдо күтөм мен да сени.*

*Кылганым чеки дебе, күнөө дебе.  
Чырагым, куру бекер кайғы жебе.*

*Берейин дилден бата, кана анда,  
ачып кой баштыгыңды койуп жерге.*

*Жайсаң Ата унчуклай калды. Тенирим ай, ме-  
нин канчадан бери күткөнүм ушул эмес беле!*

*Айланама серп салдым: кыйла эле бийик тоо-  
нун үстү көрүнөт. Жайсаң Ата тегерек дөңсөөнүн  
үстүндө олтурат. А мен төмөнүрөөк түзөң жерде  
олтуруптурмун. Баштыгымды ачып, жоолукка орол-  
гон камчы-теспени алып чыгып койдум.*

*Оомийин, узак болсун баскан жолун.  
Чаалыгып, чарчабасын эмдүү колун.  
Кайберен жылоолосун кайып колдоп,  
Камчыңдын ээси болсун Акжолборсун.*

*Алдыңды жарык кылтып Нурбелегин,  
арбагы бабалардын, Журт колдосун!*

*Аруу дил пейилимден берип турган  
ак батам, Кудуреттүүм, кабыл болсун!*

*Алдыңда тоскоолдук көп, ийбе башты,  
чырагым, жашык болуп төкпө жашты.  
Дилинди аппак бойdon сактай билгин,  
дeneңe тийсе тийсин чапкан камчы.*

*Сезими дүлөй, сокур наадандарга,  
жашыңды көрсөтпөгүн бир да тамчы.  
Сындырса көңүлүндү мейли деп кой,  
а бирок бирөөнүкүн сындырбачы.*

*Кыйналган оору жанды ая, сүйгүн.  
Баалай бил дабаа издей келгендинин.  
Дабаасы – тийген дарттын чогуу болот.  
Талыкпай, дартка дабаа издей билгин.*

*Туш келсе тагдырыңа дабаасыз дарт,  
туйунтпай дартмандууга ичиңе кат.  
Кайгиңды билдирбестен ичтен ыйлап,  
сыртындан сабыр тутуп күлгүн жайнац.*

*Чырагым, болор нерсе сөзсүз болот.  
Бөксөрсө бирде аяк, бирде толот.  
Акыркы бир тамчы суу түгөнгөндө,  
жан-досун үүл жашоого чекит коёт.*

*Шондуктан, жалган дүйнө – атылган ок.  
Жашоодо түбөлүктүү эч нерсе жок.  
Көздөгөн максатың бар бул жалганды,  
дал ушул бактың сенин тендеши жок!*

*Жайсан Ата тынып калды. Ушул учурдан пайдаланып: «Пендечиликten кетирген көптөгөн күнөөлөрүмдү кечирсөнiz» – деп сурандым. Анан, көптөн бери билгим келген, Айкөл Манас Атабыздын туулган жылын*

*Айтып берүүсүн өтүндүм. Жайсаң Атабыздын деле кашан туулуп, кашан жалгандан кеткени урпактары учун керектүү маалымат экенин айтып: «Мүмкүн болсо айта аласызыбы?» – деп өтүндүм.*

*Мен дагы сүйлөшүүнү эңсеп келгем.  
Сурайгой, сурооно бут жооп берем.  
Суз өткөн – өткөндөгү кезигүүлөр  
менин да жандуйнөмдү оорутту бейм!*

*Жарыгым, жүрөгүндү оорутпачы.  
Жетишет, жемелебейм мындан нары.  
Сезимде ойпорунду тынчсызданткан  
түйүндүү сырын чечип, жообун айтам.*

*Кеткемин бул жалгандан саал эрте.  
Толгомуун бар болгону – элүү төрткө.  
Жакпаган Эр Манасты даңтаганым.  
Уу берген, көралбаган бир көрпенде.*

*Эң алгач жолуккан жер эсиндеби?  
Унутпа, сөөгүм жаткан ошол жерди.  
Ал жерди сенден бөлөк жан билбесин.  
Айтпагын, өзгөлөргө сыр чечпегин.*

*Көпчүлүк – мазар дешип, дайнын билсе,  
тебелеп, тынч койушпайт, барып күндө.  
Шам ороп, жалгыз өзүң келип жүргүн,  
арбактар эскерилчү – бейшембиде.*

*Айкөл да аттанарда бул жалгандан  
жаны эле элүү бешке койгон кадам.  
Анда мен – кырк экиде толук кезим.  
Айкөлдөн он эки жыл кеч туулгам.*

*Жарыкка келген жылын Манас атаң  
азыркы эсеп менен тактап айтсан,*

*алты жұз жетимиштин август айы,  
Алтайга анын киндик каны тамган.*

*Жүрт тилем, Улуу Күчтөн аян алган  
Чыйырды деген зайып көзүн жарган.  
Айтканым да лилдөөнү талап кылса,  
аны бул дастанымда толук айтам.*

*Берилген эң акыркы суроон қалды:  
«Кетирди көп күндөрдөн бери алды,  
түшүргөн белгилерим тамга сымал  
табылбай чечмелөөсү түйшүк салды».*

*Жарығым, бул сурооңо тынчың кеткен  
жоопту, болмок дурус, азыр берсем,  
а бирок белгилердин так маанисин  
мында эмес – түшүндүрөт бөлөк өлчөм.*

*Билдирет Ай толгондо сага аны  
«Балалық» жылдызынын Шоолалары.  
Дубасы Чи-Лу-Сендин – «Чжуд-Шиден»,  
башаты «Вайдурьянын» жандырмагы.*

*Үн угулбай, чүмбөттөлгөн көгүш-жашил Шоола  
тарап, жондо турупмун. Жайсан Атанын бүгүнкү  
берген маалыматтарына, дегеле жасаган жылуу  
мамилесине көңүлүм көтөрүлүп, айылга кантип  
жеткенимди сезбей да қалдым.*

**30.11.1995-ж. 10ч А. К. 8<sup>0</sup> 15<sup>1</sup> 15<sup>11</sup> 308<sup>0</sup> 20<sup>10</sup>**

*Делаю эти записи при лунном свете в обычном  
состоянии. Не могу указать точное время. Кажется  
19 ч. 03 м. В небесах светосмещение. Самая яркая  
первая звезда «Большой Медведицы» отделилась от  
других звезд и, будто камень, начала падать вниз.*

*Она кружилась, сверкая лучами, и все быстрее спускалась к ущелью Чет-Кууганды<sup>1</sup>. Теперь она делала яркие зигзаги, летая между Кымыз-Ачыбас<sup>2</sup> и Баймат<sup>3</sup>. У меня закружилась голова, кажется, будто и я движусь с места на место, не касаясь земли. Звезда сделала еще несколько зигзагообразных полетов и начала быстро подыматься в небо. Приблизившись на свое место – ярко осветилась, сделала круг и встала на место. Поверит ли кто в моё виденье?*

*Я не смогла прочесть, вернее, расшифровать ни единого слова из начертанных этой звездой в ее движениях. Не в состоянии понять смысл этого чудного явления, может быть есть ответ на это со стороны ученых? Может, получу ответ, войдя в транс? Но сейчас я делаю эту запись в обычном состоянии, хочу сохранить ее в этом виде, мне кажется, что карандаш мой не пишет.*

*Эту запись я переписала после возвращения домой в 23 часа 51 минут. К сожалению, записи сделанные в горах, почти не получились, оказывается, карандаш промерз.*

*Запись оригинала – в тетради, где астрозаписи.*

*Жогорудагы сөздөрдү үйгө келип көчүрдүм. Жайсаң Атага кездешээр убактыдан саал эртерээк чылккам. Табияттын таң калтырган сырдуу көрүнүшүнө удаа эле Шоола түшүп, Жайсаң Атанын караанын көрдүм. Эмелеки кадырлесе абалымдагы окуянын таасириинен бошоно албай, Атага суроо бердим: «Менин акыл-эсим ордунда элеби, же...? Эмелеки жылдызын төмөн кулап, нары-бери чарк айланганын чын эле көрдүмбү же ошондой болуп көрүндүбү?»*

---

<sup>1</sup> Чет-Кууганды – Чаекке жакын жайгашкан жайлоо.

<sup>2</sup> Кымыз-Ачыбас – Чаекке жакын жайгашкан жайлоо.

<sup>3</sup> Баймат – Чаекке жакын жайгашкан жайлоо.

*Жайсаң Ата эсине кирелек кичинекей балага  
карагандай таризде ууртунан жылмайып, жагым-  
дуу коңур үнү менен унчукту:*

*Чырагым, чопчоң эле балакайсың.  
Кээде сен түшүнүүгө жалакайсың.*

*Сен көргөн табияттын кубулушу –  
сезимдин жандуйнөңө куйулушу.*

*Жаркырап түркүн түстө нурун төксө,  
анда сен жарық маанай – көөнүң көктө.*

*Буюгуп алып учса туш тарапка,  
булуугуп турган кезин, демек, анда.*

*Өзгөрсө оюң-санааң, кулк-мунөзүң,  
эске тут табият да өзгөрөрүн.*

*Кубансаң – табият да мээрин төгөт.  
Кайгырсаң – бүркөлүп күн кошо чөгөт.*

*Чырагым, байкадыңбы, табияттын  
канчалык жуурулушуп баратканын?*

*Бул – сага Нуркыздары берген энчи,  
тартуусу өзүң айткан Жаратканын.*

*Белегин Нуркыздардын кармап бекем,  
бөлүнбөй сапар арткын алар менен.*

*Арыбай, артка кайтпай кете бергин  
Ак Шоолаң жарық кылган жолдо кенен.*

*Ал азыр бері мага жакын келчи.  
Кеп салып кең жарыктан айтып берчи.*

*Жайсан Ата жооп күткөндөй тынып калды. Мен Атабызга кубанычымды бөлүшүп, районубуздан акими Аманалиев Эркинбектин абалымды туура түшүнүп, чын пейлинен колдоп жардам көрсөткөнүн айттым. Күнүмдүк көртирлигиме эле эмес, эки бөлмөлүү үй да сатып бергенин маңдайым жарылып сүйүнүп айттым. Анан, алибетте, ушул ишиме тиешелүү болгон жазуулардан айрым убакта ката кетирип, ондолгон учурларым болот, ушунум чеки болбос бекен деген ойумду билдиридим. Атабыздын үнү уланды:*

*Кең дүйнө... баасын анын билбейсиңер.  
Кээ бириң кем дүйнө деп тиңдейсиңер.*

*Жарыкта – жарым күндүк жашоо деген  
миң жылдык караңынын наркына тең!*

*Жараткан ыраа көргөн Жер-Энени  
пенделер – Көк-Теңирдин эркелери.*

*Коноксун жарык Жерде аз гана кун.  
Ал эми Аалам деген – караңы түн.*

*Жарыктын наркы кымбат – тең жок ага.  
Тартуулайт ошондуктан бир аз гана.*

*Бир чымчым баасы кымбат өмүрүндүн,  
жаздагы гүлдөй назик көңүлүндүн,*

*түшүрүп наркын, баркын кор кылбагын,  
түшүмүн түшүрбөстөн жыйнап алғын.*

*Айттымбы жеткиликтүү ойлорумду?  
Аны сен акыл өлчөп ойлондуңбу?*

*Сендеги мага жаккан бир мүнөзүң –  
сезесин адамдардын жандуйнөсүн.*

*Назарың ачка салбай ток пейилдүү,  
оокат деп, дүнүйө деп жок кейинүү.*

*Сезимин кирдептестен калыптырсың.  
Бурчунду тилеп жүргөн алыптырсың.*

*Адашпай ак жолундан бара бергин.  
Ар дайым ушул бойдон кала бергин.*

*Чырагым, байкаганың туура белем,  
ал сенин кабылдоондо катаң экен.*

*Эгерде ушул күнгө туура келсе,  
кеийибе ондолгонго кээ бир нерсе.*

*Кел, эми, сапарыбыз тээ тереңге  
башталат мына азыр, ушул жерде.*

*Жүрөгой, уланталы жолубузду.  
Жазууңа түшүрө бер ойубузду.*

*Кыйлага үнсүз сапар уладык, анан адыр сымал-  
данган дөңсөө жерге келип токтодук. Ар бир  
дөңдүн үстүндө олтурган ар кандай кишилер «Чон  
Казатты» айтып атышат.*

*Мунарыктуу боз талаада кызыл кыргын жүргүп  
жатат. Адамдардын, аттардын өлүктөрүнө тол-*

*гон тоо-талаа. Мурунду жарган кан-жиндин сасык жытынан көөнүм айнып окшуп атканым эсимде. Көңүлүмө жат болгон Жайсаң Атанаң мундуу үнү:*

...Кыямат сапарынан башын бурду,  
кырк күнү кыйноо тарткан Айкөл турду.

Жанынан күн-түн кетпей кайран Алмаң,  
кайтпоочу сапарынан кайрып алган.

Жарааттан сабыркаган Айкөлүнө  
жалооруй карап Алмаң минткен эле:

«Тилимди макул көрүп, Айкөл, алгын,  
ордолуу орошон журт элге баргын.

Жыттагын жалгызынды моокум кана,  
абасы тууган жердин болсун дабаа.

Дененден таркай элек жараат уусун  
дем берип Атажуртуң, кандан куусун.

Каңгайда калган кегиң, алаар өчүң,  
Хан Төрөм, ишенип кой, алам өзүм».-

Көөдөнү мақул болбой турса дагы,  
көңүлүн Алмамбеттин кыя албады.

Билгизип ишаратын «макул» деген,  
Берени Айкөл Манас баш ийкеген.

Жерине жөнөтүшмөк болуп ханын,  
жоокерлер жалпы көрүп жатты камын.

Көтөрүп көк асаба айчык туусун,  
кечирип «Сары-Дайра<sup>1</sup>» кандуу суусун,

Көктөгү Тенирине нээт буруп,  
кол байлап көөдөнүнө – кулдук уруп,

«Айкөлүм, аман-эсен жеткинин» деп,  
Алмамбет аруу дилден айтты тилек.

---

<sup>1</sup> Сары-Дайра – Кытайдагы Сары Дарыя – Ян-Цзы.



## ТАЛ ЧОКУ

Ал эми сөз баштайлы хан Манастан,  
аттанып, Атажуртка сапар тарткан.

Алмамбет кош айтышып узаган соң,  
Айкөлдүн санаасы сан, ойпору он:

«Ар-намыс, атагымдан айрылбайын.  
Артыма – капка чепке кайрылайын.

Аянбай алтымыш күн берип тойду,  
атказгам алты ай мурун сансыз колду.

Андабай дал шилимден жараат алсам,  
артынан алардын мен куба барсам,

«Айласы хан Манастын кетиптири» деп,  
ар кошкон аргын журтум кылышар кеп.

Айланам көп қурама тууган элден,  
ажайып атаконуш кымбат жерден.

А бирок ажал жетсе – мында өлөм.  
Азабым болсо эгер, аны көрөм.

Айкөл Шер качып келди дедирбестен,  
ажалды тапкан дурус душман элден.

Тартпады туз-насибим кең Таласка.  
Тагдырга буйурбаса аргам канча.

Талаадан жазатымды<sup>1</sup> табар болсом,  
талаанып тазжоруга калар болсом,

талпынып миң аракет кылсам дагы,  
таппасмын өзгөрткүдөй эч арганы.

Түмөн кол каптабасын, кам урайын.  
Түшүрүп жоокерлерди чеп қурайын.

Тизгиним душманыма тарттырбайын.  
Тизелеп кол куушурбай тик турайын!» –

деп ойлоп Айкөл берен атын бурду.  
Жер шартын дүрбү салып карап турду.

Бир туюм жүрөгүнүн теренинен  
бүтүмүң туура деген белги берген.

Айкөл Шер жоокерлерин түшкүлө деп,  
артынан келчү жоону күттү кам жеп.

Алиги белги берген жерге барып,  
ак бозго бата тартты – курман чалып.

Тенирге тооп кылып – пайдубалдын,  
Айкөл Шер ишти баштап, койду ташын.

Күнү-түн миң-сан жоокер кезек менен  
курушту чеп капканы алышпай дем.

Көтөрүп бүткөрүшүп – бекемделди.  
Казышып капас кылды чеке-белди.

---

<sup>1</sup> Жазат – ажал, акыркы күн.

Капканын дал ортосун ээлеп турган,  
кадимки сепил сымал колго курган,

калдайып бир бийик зоо тураг эле,  
каратып адам көөнүн бураар эле.

Кара зоо көз мелжиген – таш уйулдуу,  
капканын кароолундай туйулуучу.

Караса дүрбү салып көңүл койуп,  
көрүнчү уюлгуган ташта ойук.

Хан Манас ошол жерди карап турган,  
капыстан кандайдыр бир үндү уккан:

«Көңүл бур, Кызырлуу Шер, айтканыма,  
көз салып тиктеп турган тигил аска,

койнуна кырк бир түрлүү сырды каткан,  
Кызырлуу Шер келишин күтүп жаткан.

Жол салдыр жоокерлерге шол аскага.  
Суу жеткирт таштарынын уйулуна.

Таптырткын чокусунда жараңканы.  
Ташыткан суудан қуйуп толтурт аны.

Чин-Ма-Чин<sup>1</sup> дуба салып курган капка,  
Чи-Лу-Сен жик билгизбей оозун жапкан.

---

<sup>1</sup> Чин-Ма-Чин – Чи-Лу-Сендин окуусун өркүндөткөн инсан болсо керек.

Талыкпай чаначтап суу күйдургунун,  
дубасын Чин-Ма-Чиндин жуудургунун.

Чи-Лу-Сен шыбаттырган жараңқада,  
Чи-Тай-Ху<sup>1</sup> уста курган бар дарбаза.

Жуулса Чин-Ма-Чиндин кырк дубасы,  
ачылат Чи-Тай-Хунун дарбазасы.

Хан Манас, бул сен үчүн жалғыз арга.  
Каласың элиң сактап шондо гана.

Каныкей төлгө кылган талың кайда?  
Тиктиргин ошол талды дал чокуга.

Таш уйул кырк дубадан тазаланса,  
тамчылап тиккен талга суу куйулса,  
  
таалайы кырк уруулуу журтуңдун ал.  
Тартынбай, Айкөл берен, жолунду сал.

Тамырын жайса талың – анда, демек,  
атагын Кара зоону «Тал-Чоку» деп!..» –

Белгисиз кай тараптан угулганы,  
сырдуу үн айтып бүтүп ушуларды,  
  
алыстап барып такыр чыкпай калды.  
Таңданган Айкөл карайт туш тарапты.

«Жараткан, мага берген аяныңбы?  
Же балким, кечилдердин аярыбы?

---

<sup>1</sup> *Чи-Тай-Ху* – Кытай тарыхында кездешкен тендересиз күрүүчү болууга тийиш.

Жанымда Алмамбет же Бакай болсо,  
жөн билги сөзүн айтып акыл кошсо,

жасаган ишим туура болбойт беле,  
жанымда экөө бирдей көлдойт эле.

Тобокел, не болсо да көндүм дейин.  
Тузагын салса шайтан, көрдүм дейин.

Жол сал деп Кара зоого буйрук берем.  
Жеткенде чокусуна тал тиктирем.

Айткан сөз – аян болсо суу чыгарам.  
Асканы тазалатам кырк дубадан.

Тал тигип, атын буруп «Тал-Чоңуга»,  
таштан чеп курдурамын дал чоңуга.

Ал эгер шайтан айдал барган болсо,  
тагдырга дал ошону жазып койсо,

буйруса жазатымды – демек, анда,  
калармын таш жазданып шол чоңуда»... –

Бекемдеп Айкөл чебин кура берсин.  
Берендер чеп капкада тура берсин.

Биз болсо сөз баштайлы шум Калчадан  
жетектеп түмөн көлдү жер каптаган,

жетүүгө Чет-Бээжинге жакын калган,  
баштайм деп кандуу чабыш, – кыргын салган.

Ал кезде Алмамбет да тек жатпастан,  
алышаар жоосун күтүп көрүүдө кам.

Түн-күнү күзөттүрүп ойду-тоону,  
тынымсыз жол чалдырып кароол койду.

Жаңылып, жазып-тайып калбайлы деп,  
жамандык башыбызга салбайлы деп,

жон-жондо жол тозоттоп күндөп-түндөп,  
жоокерлер уйку көрбөй күзөтүшөт.

Каптаган жоонун колун Серек көрөт,  
капкада Алмамбетке кабар берет.

Урдуруп добулбасты: «Тез арада  
жоокерлер чогулсун!» – деп жар салганда,

калың кол жыйылышып бир заматта,  
калысты тизилишип катарларга.

Чогулган жоокерлерге шондо Алмаң  
кайрылып мына мындей сөзүн айткан:

«Канғайда кегибиз бар, баарың эсте!  
Кана анда, кыраандарым, жоону бетте!

Айкөлгө берген антты аткарапы!  
Астыда калың жоого аттаналы!

Бириң да жоодон коркуп артка качпа.  
Биримдик, ынтымакты бирдей сакта.

Тизилгин аткычтарың оң тарапка,  
найзакер, чабандесиң сол тарапка.

Суу жүрөк коркокторду ортого алғын,  
жоо жүрөк туйгундарым, кыргын салғын.

Ажыбай, көк асаба тууну көтөр.  
Астыда кол баштасын хан Көкчө шер.

Сырттаным – Эр Сыргагым ортону ой.  
Кабылан көкжал Чубак, бир четин чой.

Каптаган калың қытай байкабасын  
жоктугун арабызда хан Манастын», –

деп бүтүп баатыр Алмаң: «Аттангын!» – деп  
тизилген жоокерлерге буйрук берет.

Ошондо кыян капитап сел жүргөндөй  
обого кол созушуп баары бирдей:

«О, Тенир! Жалғыз өзүң жар болгун!» – деп  
чуркурап бата тартып, жоо беттешет.

Айкырган арстандай үнү жарып,  
атылган ажыдаардын сүрүн салып,

каптаган калың қытай, көп манжууну  
качырып кол башчысы Айжаңжунду,

Хан Алмаң кыргын салып ойуп барат,  
кылычтап көп қытайды сойуп барат.

Түмөн кол уй түгүндөй быжылдаган,  
түрүлүп түптүү қытай қыжылдаган,

байыган сүттөй болуп ашып-ташып,  
бири өлсө – мини анын ордун басып,

күркүрөп кыян сымал ээ-жаяа бербей,  
қытайлар капитап келет аккан селдей.

Айбаттуу ач айкырык добуш менен  
Алмамбет орто жерин ойуп берген.

Сырттан Эр Сыргак келет солун сойуп,  
кабылан кыраан Чубак онун чойуп.

Кол баштап Ажыбай хан, Көкчө шери,  
капталда кыргын салып Жамгырчы эри,

туурада түмөн колду түз качырып,  
салууда хан Музбурчак ач айкырык.

Кыраандар жапырт капитап калың колду,  
кыргынды салып келет онду-солду.

Туруштук бере албай калың кытай  
тарады кыргый тийген таранчыдай.

Майдандан бир да жоокер карыш жылбай,  
кыйла күн кармашышты эч бир тынбай.

Өлүктөр тапталышып – тоодон бийик,  
өзөндөр канга толду сасып-ирип.

Талаасы Итөлбөстүн өлүк толгон,  
жазатын тапкандарга мекен болгон.

Аралаш сулап жатат таанылышпай  
айкашып өлүктөрү кыргыз-кытай.

Чарчашып жоокерлери арып-азып,  
чаалыгып буудандары араң басып,

Кыргыздар кырылса да бир кебелбей,  
кыйырсыз кытайларга мойун бербей,

чегинип, четки чепке барышмакчы,  
күч топтоп алып кыргын салышмакчы.

Четки чеп – Сары-Дайра өйүзүнө  
чегинген кыргыз колу жеткенинде,

о шумдук! Көргөнүнө ишенбестен  
жоокерлер каректерин албайт чептен.

«Манастап» ураан салып кыйкырышып,  
«Кудайлап» Жаратканга сыйынышып,

«Чоң Кудай бизге жардам бергенби?» – деп,  
«Чын эле Айкөлүбүз келгенби?» – деп,

кайгысы, кубанычы тең салмакта  
баарысы жабылышты чепке шаша.

Алмамбет, сырттан Сыргак, кыраан Чубак,  
Ажыбай, Эр Жамгырчы, хан Музбурчак,

айгайлап кол баштаган Көкчө шери,  
майдандан аман чыгып келгендери,

Айкөлдү жабалактап ортого алды.  
Алмамбет түгөйүнө қучак жайды.

Көп кыргыз, курамалуу жоокерлери  
көрүшүп бирин бири турган кези...

Кеп салып өткөндөрдөн, кеткендерден,  
Айкөл Шер Алмамбетке мындај деген:

«Тартпады туз-насиби тууган жердин,  
Таласка кетким келбей кайра келдим.

Силерди таштап койуп кантип барам?  
Аякка барган менен эмне табам?

Күнүбүз бүткөн болсо – бирге өлөбүз.  
Жазганын Жараткандын тең көрөбүз.

Багынтып бүт Бээжинди басып алсак,  
Бакбурчун, Манжу, лама, калың калмак,

жер кеңип көп курама журтубузга,  
эл болот дитин койуп, динин бурса.

Кайрылып ушул чепке келгенимде,  
капилет аян алдым бешим ченде.

«Көрүнгөн тээ чоқуда таш уйулга  
көпчүлүк ташып барып суу куйушса,

жуулуп Чин-Ма-Чиндин кырк дубасы,  
ачылат Чи-Тай-Хунун дарбазасы.

Чи-Лу-Сен шыбаттырган жараңқадан  
суу чыгат көккө типтик атырылган.

Ырымдал, жөнөөрүндө жарың берген  
тиккиниң ыйык талды, ала келген.

Чыккан суу талды карай нугун бурса,  
тамырын жайган талга суусун күйса,

элиңе жакшы жышаан болот анда,  
эншерип, анан бирок толот кайра.

Как зоодо тамыр жайган талга окшоп,  
калтырып артына из, атак коштоп

уланат урпактарга учун сенин,  
Унүтпайт улуу журтун, кыргыз элин»—

деген үн капилеттен чыкса кандай,  
басылды зоодон чыккан жаңырыктай.

Жол салып, талды тиктик дал чокуга,  
«Кара зоо» атын бурдук «Тал-Чокуга».

Суу чыкты таш уйулдан бир кулактай.  
А бирок тиккен талга суу бурулбай,

чабылган таш арыктан кол жигиндей  
сүү тамат тал түбүнө көзгө илинбей...

Суу чыгып төмөн акты так уйулдан.  
Ал – биздин өмүрүбүз тик күйулган.

Тамчылап талга араң бурулганы –  
тагдырга тамчы жашты буйурганы.

Тамчы суу талга берсе гүл – өмүрдү,  
Тамчы – кан, элге арнадык биз өмүрдү.

Сакталып жер үстүндө кыргыз калса,  
калабыз эл ичинде сен да, мен да.

Каптаган калың жоону тик качырып,  
куйлук кангайларды чек ашырып.

Кездешпей калсак эгер бул жалганда,  
Кудурет кошор бизди таңмакшарда<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Таңмакшар* – бир доордун күнү бутүп, экинчи доордун таңы жаңыдан атып келаткан, же жашоо кайра жаңыдан башталган учур.

Кайтоолдоп кыяматтык достошолу.  
Кел эми, арстан Алмам, коштошолу».-

Алмамбет Айкөлүнө колун сунуп,  
айтканы айдай жүзүн карап туруп:

«Айкөлүм, тип алғының ушул жолу.  
Артыкча сан жагынан жоонун колу.

Чымындай жаның кымбат аз элиңе.  
Чыгып кет Тал-Чокуда таш чебине.

Сан кытай бери ашкыс дабан болуп,  
сен тургун жоокерлерге караан болуп.

Капқадан карааныңды көрүп турсак,  
кайратың таш жаадырып, сел буудурат.

Эр Шууту сени менен чепте калсын.  
Эптүү жан эки жактан дарек чалсын.

Айттырар сөзүң болсо Шууту барсын,  
майдандын маанайынан кабар алсын.

Айкөл Шер, кытайлардын жоокерлери  
аябай көөнү тынчып турган кези.

Анткени биздин колдун арасында  
билишти жоктугунду кан майданда.

Бурутту кайран Калча жайлаганы  
чын экен дешип алар турган чагы.

А демек, жоокерлерден бул тарапта  
кытайлар кабары жок караманча.

Баары бир чаап алабыз тегеректеп,  
буруттар азайышты, чарчашты деп,

эсепсиз жоонун колун закым алдап,  
элирип куру кыял турган убак.

Кырдаалдан пайдаланып ошондуктан,  
кытайга кол салапык бейпил жаткан.

Жыйдыrbай акыл-эсин ушул азыр  
жоо беттеп аттаналык, кош бол, баатыр». –

Алмамбет сөзүн бүтүп Айкөл Шерди  
алкымдан жыттап алып, атын минди.

Манаска жардам берип Шууту калып,  
майдандан турмак болду кабар алып.

Капканы кайтарганга Кыргыл калды.  
Калган кол жапа тырмак жоого аттанды.

Кол баштап Көкчө баатыр, хан Музбурчак  
кангайды найза сунуп кууп барат.

Соңунда Музбурчактын кыраан Чубак,  
ұнұнөн ураан салған тунуп кулак,

сұлатып туш келгенди койдой кырып,  
сунулған ачалбарсы койбойт тынып.

Астында сан-миң колдун Алмамбет шер,  
айгайлап сырттан Сыргак, Жамғырчы эр,

көтөргөн көк асаба Ажыбай хан,  
кырк чоро кыргын салып кырк жагынан.

Кыйылган дарактардай суналышып,  
кытайы-кыргыздары кыналышып,

үйүлгөн өлүктөргө толуп талаа,  
үстүндө айланышат кузгун-карга.

Эрендер бут серпишип кыялбай жан,  
элирип жүрөт аттар ээсиз калган.

Бозоруп бүт теребел учкан чандан,  
билинбейт күнбү, түнбү – жоктой асман.

Кыраандар кыргын салып онду-солду,  
кан агып өзөн толо – дайра болду.

Тоорушуп, толгоп кысып туш тарабын,  
топондой тобун бузуп топ кытайдын,

түмөн кол түп көтөрө дирилдеди,  
турумтай тийген таандай бириндеди.

Кыргызга тура алbastan кытай каршы,  
кайдасың Түп-Бээжин деп артка качты.

Айласы Конурбайдын чындал кетип,  
артынан качкан колдун кууп жетип,

тостуруп Түп-Бээжинге кетчү жолду,  
токтотуп тобун бузган түмөн колду,

кырк хандын улуу ханы – Кары ханга  
кабарлап майдан жайын жазды катка:

«Улуу хан, урматтаймын өзүнүздү.  
Угуңуз назар буруп сөзүбүздү.

Келбесе буруттардан жеңилгиңиз,  
Мергенди казыналық<sup>1</sup> жибериңиз.

Кыйрады, талкаланды сансыз колум.  
Кыйшайып куйушканым – катуу жолум.

Түзөлүп, түптүү сепил урай турган.  
Түмөн кол түгөнүүдө калбай чыгаан.

Ажырап кыраандардан азган кезим.  
Акыркы аракеттин камын жедим.

Түш жоруп буруттарга сүйлөй алган,  
тутантып өчкөн отту үйлөй алган,

амалдуу бал тил менен торун жайган,  
алдырдым Чин чеченди хандыгымдан.

Жиберем хан Манаска элчи кылып,  
жүгүн дейм жер кучактап, кулдук уруп.

Жети күн бурсат сурап алган болсо,  
жетер дейм ушул мөөнөт келчү колго.

Айыкса ала дарттан мергениңиз,  
айбаттуу Улуу ханым, жибериңиз.

Атылсын окжыландај кандуу мерген,—  
айрылды атасынан – Жой-Ху шерден.

Буруттар жети күнгө берсе бурсат,  
Бээжинден кошумча күч келип калат.

---

<sup>1</sup> Казыналык – Көйкаптан окуп келген соң казынанын эсеби-  
нен багылып, Улуу хан үчүн жанын аябай кызмат кылуучу жоо-  
кер. Аны өтө катаал учурда гана тириүү ок катары колдонушкан.

Жетишип жети күндө келип калса,  
женебиз буруттарды сөзсүз анда.

Бул сөздү укпасаңыз – буруттардын,  
билиңиз, баарыбызды курутаарын», –

ушундай катты жазып, «шашылгын!» деп,  
узатты кабарчысын Бээжин беттеп.

Атказып ийип аны Улуу Ханга,  
ашырмак болду ойун ишке Калча.

Манасты келтирмекчи болуп эпке,  
жөнөттү Чин чеченин капка-чепке.

Колуна ак асаба байрак алып,  
колого күш кондуруп, тайган алып,

жетекте жети нарға зер жүктөтүп,  
жел жетпес жети күлүк үртүктөшүп,

желмогуз канкор Калча салган тузак  
жетишти капка-чепке жүрүп узак.

«Кытайдын элчилери келишти» деп  
Кыргылчал Айкөл Шерге кабар берет.

Эр Шууту жооп алып келгичекти  
киргизбей турду Кыргыл элчилерди.

Көргөндө элчилерди Шууту берен,  
көзүнөн жамандыкты сезген белем,

ээрчитип элчилерди келгенинде  
эскертти бөлүп чыгып Айкөлүнө:

«Тендересиз айкөлдүгүн, Манас Шерим.  
Түрлөрүн жактырбадым келгендердин.

Жыландын башы турат сөздөрүндө,  
жымшыйган митаам кыйышык көздөрүндө.

Катылган ичиндеги ойун окуп,  
Кабылан Айкөл Шерим, турам чочуп.

Сезилет сагызгандай шакылдаган,  
сестенип турам Чинден такылдаган.

Ағызып тилинен бал – уусун чачып,  
атайлап келишпесин орун казып.

Жамандык жасашпасын, даяр күтүн.  
Жараткан чыгарттырысын туура бүтүм», –

туйганын жүрөгүнүн теренинде  
түшүнүтү Шууту Айкөл беренине.

А бирок өз бүтүмүн тагдыр – буйрук  
Айкөлгө койгон болчу небак буйруп...

Астына үртүктөлгөн күлүк тартып,  
артынып келген күмүш-зерин чачып,

баш ийип, жер кучактап кулдук уруп,  
Чин чечен тип безеди жүзүн буруп:

«Хан Манас, тилек тилеп турабыз биз.  
Өтүнүч сөзүбүздү угарсыз Сиз.

Кырам деп каардансаң – элим мына!  
Кыраан Шер, угам десең – кебим мына!

Урушту кыргын салган токтотолук!  
Улугум, боордошуп достошолук!

Эчен бир жолборс жүрөк – кол баштаган  
эсепсиз эрлер өлдү бел байлаган.

Келдим мен караламан калың элден.  
Кырылып жок болбойлу бөөдө жерден.

Кааласаң калың кытай эли тартуу!  
Каканчын, Чоң-Бәэжиндей жери тартуу!

Жетиштүү болот кабар бериш элге  
жети күн бурсат берсең жоокерлерге.

Суранып айттырышкан сөзүн элдин  
сөзмө-сөз кайталаймын, Манас Шерим:

«Манасты хан көтөрүп – Чоң-Бәэжинге  
барабыз баарыбыз тең коштоп биргэ.

Башына алтын таажы кийгизебиз.  
Баатырды алтын такка мингизебиз.

Биригип кыргыз-кытай эл бололук.  
Бир суунун өндүрүнө бир конолук.

Эки эл жуурулушуп кетсек биргэ,  
эч качан даап келбейт душман тике...» –

Мына ушул тилегени калың элдин,  
Манас Шер, мақул көрсөң бурсат бергин», –

урматтап турган жандай бар дилинен,  
ушинтип тилин безеп шум Чин чечен,

уктатып сөзү менен сезимдерди,  
тилинен бал ағызып – уусун берди.

Чыпылдап жылуу сөзгө маңдай тери,  
Айкөл Шер жети күнгө бурсат берди.

Жоокерлер кайрылышип кан майдандан,  
капкада ойун куруп жатты бейкам.

*Жайсаң Атанын үнү угулбай, айланы тымтырс.  
Көгүш-жашыл Шоола тарап, теребел капкарангы  
болуп калды. Кыйлада көзүм үйүр альшип, канал-  
дын жээгинде турганымды көрдүм.*

*Баштыгымды боорума кысып үйдү көздөй  
бастым.*

7.12. 1995-ж. 16чы А. К. 360° 0°

*Бул күндү демейдегидей эле тынчсызданып  
кутуп жүргөм. Кийинки кездерде көнүмуш адатка  
айланып бараткан көртирилкитин айынан кыжаа-  
лат сезимде үйдөн чыккам. Адырга чыкканымда  
Шоола түштү, Жайсаң Атанын тааныш конур үнү  
угулду:*

*Булуттай удургуган асмандагы,  
буюгуп оюң чачкын сенин дагы.*

*Чын эле оор бекен арткан жүгүм?  
Чындыкты далилдесин үшүл бүгүн.*

*Түйшүгү тириүлүктүн – албуут дайра.  
Табалбай кечмеликти тартпа кайра.*

*Өйүзгө ағып кетпей өтөм десен,  
издегин кечмеликти эринбестен.*

*Ачuu тил сыздатканда жүрөгүндү,  
ызасы муздаттырат жандуйнөндү.*

*А бирок жетиш учун максатыңа,  
чырагым, чыдаш керек баардыгына.*

*Калтырып дene-досту жансыз, муздак,  
каргим, жол тарталы, сапар узак.*

*Арытып, артка таштап кылым нечен,  
жан-досуң сапар кезип мени менен...*

*Кезинде бул өрөөндө гүлдөр жайнап,  
токойдо илбээсиндер, күштар сайрап,*

*ортодо көбүк чачып бөлүп теңге,  
курпудөп албуут дайра агар эле.*

*Желдирип, бир аш бышым убакытта  
келчүмүн ушул жерге анда-санда.*

*Тоолору – кыл чокусун мөңгү баскан,  
токумдай булуту жок көпкөк асман,*

*туптунук ак берметтей төмөн кулап,  
тоо боорун көркө бөлөп күмүш булак,*

*мин кайрык керемет күү шылдырынан  
муңканып, бирде кайра шаңдуу чыккан.*

*Ышкынын терип бетке чыгаар элем.  
Ышкырган улар үнүн угар элем.*

*Кубанып көөнүм толуп, тынып санаам,  
күч топтол кайтаар элем табияттан.*

*Көрсө деп бутум баскан ушул жерди,  
атайын алып келдим бүгүн сени.*

*Улдуу Күч адамзатка тартуу кылган  
ушундай кооздугун көз тайдырган,*

*баркына баалап мен да жетпептирмин.  
Бир ирмем коноктугум сезбептирмин.*

*Аттиң ай, көрөм дайым мунарыкта.  
Жарыкта мындан кооз – көралбайм да!*

*Көргөздүм муну сага атайылап,  
жүрсүн деп жарык наркын туура баалап.*

*Астында түйшүгү күч күндөр күтөт.  
Баарына даяр болгун, эркти күчөт.*

*Жендирип кур санаага кыйса жанын,  
түкүргөн түкүрүктөй баасы анын.*

*Чырагым, бийик болгун! Суранамын,  
чыгалы аягына убаданын!*

*Коштошуум керек азыр, анткени, сен  
кезигип Нуркызына сүйлөшөсүн.*

*Баладай кирсиз таза сыры терең  
«Балалык» жылдызынын нуру менен,*

*«Вайдурья» – табышмактуу баш катырма,  
бапестеп нечен кылым сакталууда.*

*Катылган табышмактын, жандырмаксыз  
бир четин ачат сага бүгүн Нуркыз.*

*Ал учун аткарғының койгон шартын  
ар дайым аруу тутуп Аалам салтын.*

*Билгениң пайдаланар мезгил келет,  
бирок ал убакытты өзү эскертет.*

*Күтпөсүн Нуркыз эжең, тезирээк бар,  
айтканын эске тутуп кабылдап кал.*

Көгүш-жашыл мұнарық Шоола алысталап, Жайсаң Ата көрүнбөй калды. Бир нече түскө кубулган Шоола арасынан узун бойлуу, ничке мүчөсүнө коosh-погон абдан чоң көздөрү бакырайган аял көрүндү. Түркүн түстөгү шоолаларга чүмбөттөлүп, эрке өскөн баланын үнүндөй шыңғыраган үн салып, менден кыйла жогорто термелип турган аял, маалымат бере баштады. Сүйлөшүүбүз узакка созулуп, ошол арада өлчөмдөр тез алмашып жүрдү. Бул жолугушуу 1283 беттен турган, чечмелөөлөсү жок – «Вайдурья-онбо» эмгегинин айрым бир жерлеринен маалымат берүү учун болгондукун түшүндүм. Алган маалыматтарды жарыялоого эмес айтууга да акым жок экен. Ушунча кызыктуу нерсеге арбалып кармалып калсам керек, анткени колумдун каттуу ооруганынан өзүмө келгенде, бейтааныш жerde ичимдик жыттанган эки адамдын ортосунда туруптурмун. Бири колумду толгоп, экинчиси мылжылып карап туруптур. Денем дүркүрөп, өзүмө келе түшүп:

«Силерге эмне керек, айланайындар? Менде деп-тер, ручкадан башка эч нерсе жок, а булардын си-лерге кереги жок», – дедим. Колумду толгоп аткана оозго алғыс сөздөрдү сүйлөгөндө, ачуум келип, өзүмө ээ болбой, тигини жаакка чаап, түрткөнүм эсимдө. Анан абасыз мейкиндикте тургандай сез-

дим. Тигил экөө көтөрүлүп барып абада калкып туруп, күп эте жерге қулашты. Алиги абасыз мейкиндикте канчага турганымды айтабайм, ирмемби... же мунөттөрбү? Өзүмө келгенимде Жумгал суусунун көпүрөсүнүн четинде сууну карап туруптурмун. Жашоодон кечип ушул ыпласка толгон жарыкчылык менен коштошкум келип турду.

Утурумдук баш калкалаган жайымдагы балдарымды эстеп, колумдагы баштыгымды боорума кыса кармап илкий бастым. Жашаган жериме жакындағанда жанындағы котельнаяны<sup>1</sup> карай бурдум. Бактын жыланча бутагында саландап илинип турған өзүмдү көрүп ошол тарапка басканымда, ийинимден жумшак кол секин тұртуп үйдүн короосуна бурду. Жетекке баш ийип эшигі өзү ачылған короого кирдим. Боюмду түздөп, балдарым жаткан үйдүн эшигин ачтым. Бейкапар уктап жатышкандарына карап туруп, чүпүрөк тосмонун артындағы ордума кийимчен тейден бүк түшүп жаттым да, күчүмдү көз жашымдан чыгарып бышактап ыйлай бердим.

Ал күнү бир дагы кишини көргүм келбей, агай келгенде сүйлөшпөй койдум. Ошол боюнча ушул бугунку 28-декабрга чейин кол жазмаларымды қараганым жок. Бул аралыкта Эркинбек сатып берген, агайдын үйүнүн төмөнкү подъездинде эки комнат үйгө кирдим. Балыкчыда жашаган, мага келип дарыланып жүрчү Гүлмира жолдошу Калмат экөө келип калышып, көчургөнгө жардам беришти. Гүлмира: «Эже, сизге женилдик болсун, Нургұлду үй-бүлөсү менен биз ала кетип ишке орноштуруп койолу» – деп, өздөрү менен кошо ала кетиши.

Үстүмө үй алып берген Эркинбекке болгон ыраазычылыгым тулкума сыйбай, ушул күнду чы-

<sup>1</sup> Котельная – Чаек айылындағы жылуулук берүүчү жайдын калдығы.

дамсыз күткөн элем. Үйдөн чыгып кыйла узаганда Шоола демейдекидей төмөн түшпөй, алмашылган жарыктын тусу менен Жайсаң Ата маалымат бере баштады. Мен шашып дептериме белги түшүрдүм. Байланыш бүттү, үйгө кетүүдөн башка кылар эч нерсе жок. Жумгалдын суугу күчүнө киргөн кез. Түкүрүк жерге түшпөй тоңуп турган учур. Буту-колум колдојуп үшүп кыйла басып үйгө келдим. Көчөбүздүн жарыгы өчүп калыптыр, таманыма жабышкан маасымды чечип, караңгы үйдө колум менен сыйпалап орундукка олтурдум. Ошол учурда көчө тарапка оор жүк тарткан бир нече машиналар келип токтошту. Ичинен кишилер түшүп, астыңкы машинанын капиталинан жакында мен келген адыр тарапка жарык берилип жатты. Аңгыча электр жарыгы да күйүп, дептердеги белгилерге карадым. Түшүрүлгөн белги жокко эсе, бир аз эле экен, андан да таң калтырганы 3 с. 46 м. деген жазуу болду.

Байланыш тунку он экилерде эле бүткөн, а бул эмне болгон белги деп таң калуудамын. Саатты карамас таңкы 3 с. 51 м. экен. Келгениме он чакты эле мунөт болгон, демек, ушул убакта үйгө жетип калышым керек окшойт деп ойлоп, белгилерди чечмелөөгө олтурдум.

28. 12. 1995-ж. 8чи А.К. 360<sup>0</sup> 0<sup>0</sup>

Чырагым, сүйлөшүүгө убакыт тар.  
Артындан бүгүн сени аңдыган бар.

Жылдыздын тогоолдорун белги кылган,  
жашируун топ башчысы – күчтүү душман.

Билемин күткөнүндү жолуксам деп,  
бирок сен аябай сак болуун керек.

*Айына бир гана ирет ошондуктан  
Ай толгон бейшембиде тосот атаң.*

*Жетүүгө мүмкүн эмес мага бүгүн.  
Абыдан алыс өлчөм, туура түшүн.*

*Башта сен келүүчүсүң узак басып.  
Башка өлчөм пайдаланып келдим шашып.*

*Үзүрү шашканымдын – тигилерден  
убакыт утуп алдым жеткидей сен.*

*Карегим, бачымыраак артыңа кет.  
Кырсыксыз аман-эсен үйүнө жет.*

**43<sup>0</sup> 3<sup>1</sup> 46<sup>11</sup>**

*Ушул бир нече саптан турган Жайсан Атанаң сөздөрүн чечмелеп бутуп, алымсынбай кайра дагы белгилерди эки-үч сыйра карап чыктым. Бөлөк жаззуу жоктугуна көзүм жеткенде гана, чечмеленген сөздөрдүн маанисине көнүл бурдум. Качан мен маанисин боолголой баштаганда, жанагы токтол турушкан машиналар моторлорун от алдырышып жүргүп кетиши. Ошондон кийин гана, кыязы, артымдан аңдыгын бирөө болсо, демек, ушул машиналардын ичинде окшойт деп божомолдодум. Жайсан Ата saat 3төн 46 мунөт өткөнгө чейин үйгө жетип калышымды эскерткен тура. Коркунуч өтүп кеткен соң денем дүрүлдөп чындалп корктум.*

**4.1.1996-ж.**

**15-А.К.**

**0<sup>0</sup>**

*Жайсан Атага өткөн жумада кездеше албай, жарыктын тусу аркылуу маалымат алып келген тейден бүгүнкү күндүн келишин чыдамсыз күттүм.*

*Күүгүмдө шам жагып койуп чыкканы жаткам, агай кирип, көптөн бери төшөк тарткан апасынын абалы начарлап калганын айтты. Агайга Куран китебин берип: «Молдо келгиче башына жаздай турунуз, мага таарынбаңыз, кетип бараттым эле» – деп, жолго чыктым. Адырмак бексө тоонун кыйла же-рине барып калганимда Шоола тушту. Мунарык көгүш-жашил Нурга чулганган Жайсан Атана ээрчип жөнөдүм. Жайсан Атана мага айтар эмне сөзү барын билбейм, бирок менин Атага айта турганда-рым бар.*

*Райондун акими Аманалиев Эркинбек Шакин агайдын үйүнүн төмөнкү подъездинен эки бөлмөлүү квартира сатып берип үйлүү кылды. Ушуну өткөндө да айтам дегем, бирок кездеше албай калбадымбы. Анан Шакин агай Ырысбек деген художникке Жайсан Атана түспөлүн менин сүрөттөп айтканым боюнча тарттырып атат. Анча окшобосо да кандайдыр сырдуу жакындык бардай сезилет. Шоола түшкөндөн бери ушул ойлорго жетеленип, көнгөн жеризиге жеткенибизди сезбей калыптырмын. Жайсан Атана жагымдуу конур үнү угулганда дайыма олтурчу дөңсөөдө турганыбызды көрдүм.*

*Чырагым, көп эскерткен ушул мезгил жылдызы жылдызына каршысын бил.*

*Бир айда жолугабыз бир гана ирет.  
Бул күндин тигилер да жакшы билет.*

*Эскерткен эскертуумө көңүл бурбай,  
эби жок ыза болдуң канча курдай.*

*Жарыгым, чочулаймын көөнүм азып,  
жүрөсүң курч бычактын мизин басып.*

*Жарыкта жашаганың мага кымбат.  
Жасагын ар бир ишти өтө кылдат.*

*Үйүңө жакын жерден күтүп алам.  
Учурду, тактап чыккын, түшчү Шоолаң.*

*Жеткирип ошол жерге кайра анан,  
үйүңө киргениңче күтүп турам.*

*Кырсыксыз жеткениңди көрсөм гана  
кийинки кезиккенче тынчыйт санаа.*

*Өткөндө шашылbastan Нур эжекең  
жайма-жай маек куруп сени менен,*

*кетүүчү убактыңдан кечигипсиң.  
Карегим, зөөкүрлөргө кезигипсиң.*

*«Жардам!» деп кабар кылды Нуркыз мага.  
Жаңылып убакыттан калган тура.*

*Кечигип бир азыраак шашып келдим,  
кейиген, ызаланган жүзүң көрдүм.*

*Ишенгин, кадимкидей даана сездим,  
тируүдөй жүрөгүмдүн «тыз» эткенин.*

*Эч кимди көргүң келбей турултурсын.  
Дитинди жаман жакка бурултурсын.*

*Алыстан көзөмөлдөп коштоп келдим.  
Үйүңө кайрылууга жардам бердим.*

*Ачуусун акыл-эси жеңсе экен деп,  
аргам жок андан башка, турдум тилеп.*

*Дененден тагы кетпей алигиче,  
дагы да ызаң турат кетпей эсте.*

*Унутчу баягыдай шол күндү да,  
ишенчи пейилиме сүттөй таза.*

*Жүрөгүм дала сыйздал ооруп жүрөт,  
зөөкүрлөр жолуң тосор али да көп.*

*Сак бол деп эскеркткеним ошондуктан,  
Улуу Күч сактайт сени – сен сактансаң.*

Жайсаң Ата ушул сөздөрдү айтканда өткөндөгү ызам козголуп жандуйнөм сыйздады. Ошондогу Шакин агайга болгон таарынычымды эч качан кечире албачудаймын. Өпкө-өпкөмө батпай бышактап ыйлап ызамды айтсам, агай кайдыгер: «Ага эмне мынча болдунуз? Ыйдан жардам жок, андан көрө милицияга билдирибейсизби?» – деди суз. «Тенирим ай, ансыз деле элдин оозунда эрмек болгудай сөздөр толого! Үйүнөн улгайган кезде кеткен аялдын көрөр күнү ушулдеген таба сөздү каалаганыбы агайдын?» – деп, жүзүнө карагым келбей жүрөм. Жайсаң Ата ойумду окуп билди белем, сөзүн улады:

*Окуттуу таарынычың жоюп салчы.  
Өз ара мамиленди ондолп алчы.*

*Жетинчи сезимиңди кирдетпестен,  
сезимге жетеленбей – жетектесен!*

*Көз салып турпатына бир көз ирмем,  
көрчүсүң кейигенин кирпигинен.*

*Жендирип таарынычка – көптөн бери  
көрүнбөй калды сага кейигени.*

*Учурсаң колдон күшту үзүп боосун,  
урайбы ыр сепили деп коркомун.*

*Ушунча мээнет жумшап куруп алган  
уратпа ыр сепилин деп сурнам!*

*Карегим, ката болбо бул сөзүмө.  
Оңдоп ал кемчиликти мүнөзүндө.*

*Жайсаң Ата саал тынып жооп күткөнсүдү. Ооба,  
курулган ыр сепилин уратпас үчүн ошондогу ызам-  
ды унутканга, агайга болгон таарынычымды ке-  
чириүгө убадамды берем дедим ойумда. Ата андан  
нары сөзүн улады:*

*Түшүртүп түспөлүмдү эгер жатса,  
түйшүктү ашык тартып жаткан тура.*

*Жагабы-жакпайбы деп аны мага,  
жүрсөңөр экөөңөр тең тартып санаа,*

*жакшылап салыштырып карап көргүн,  
чын эле окшоштугун шол түспөлдүн.*

*Түшүрдүң түспөлүмдү мунарыкта.  
Көрүнөт болду кандай ал жарыкта?*

*Аалам тамгасын жазган дептериме Жайсаң Ата-  
нын элесин түшүрүп алдым, анткени Ырысбектин  
тартып атканына «салыштырып кара» деп Жай-  
саң Ата өзү өтүнду. Бирок Айдын жарыгында  
түшүрүлгөн түспөл эртеңки жарыкта кандай  
көрүнөт болду деген ой Атанын эле эмес менин да  
тынчымды алып турат. Ушул асыл адамдын  
түспөлүн эле түшүрбөй, айкелин чеккен чебер чык-  
са кана деп ойлойм. Менин бул ойумду Жайсаң Ата  
андан ары улап койду:*

*Айкелим чегилүүчү учур келет.  
Ал азыр өзүң айткан түспөл жетет.*

*Кам көрсө, түйшүк тартып, кубантам деп,  
аракет кайрымжысын Төңир берет.*

*Чырагым, куттуу болсун кирген үйүң!  
Жашоондо чечилиптири да бир түйүн.*

*Эми сен талыкпастан иштей бергин,  
элиңе эмгек өтөп – үзүр көргүн.*

*Жайсаң Атанын үнү дагы кайрадан угулбай калды. Дөңсөөдөгү ордунда кыйлагы унчукпаган тейден айланага серп салып олтурду, анан колун жансап сөзүн улады:*

*Серп салчы айланага, тааныш бекен?  
Көргөнүң калыптырбы чыкпай эстен?*

*Чырагым, көргөзөйүн баштан-аяк,  
биз баскан узак жолду чыкчы карап.*

*Бул бая алгач ирет жолуккан жер,  
кунт койуп теребелге, жакшылап көр.*

*Тээтигил борчук ташты түй эсиңе.  
Кереги тиет кийин издегенде.*

*Байкабай калгандарың болсо эгер,  
эсиңе салып кайра, тушуруп көр.*

*Бул жерди күндүз издел табарыңа  
ишенсөң көзүң жетип, азыр анда*

*дастанды айтып нары улантамын,-  
түшүргүн жай олтуруп, шашылбагын.*



## АЛМАМБЕТТИН АҚЫРҚЫ ӨТҮНҮЧҮ

Чалғынды чаалықпастан чалып жүргөн,  
Бээжинде чекке чейин жоону сүргөн,

айбаттуу арстан Алмаң кабар угуп,  
шашылды чеп-капкага атын буруп.

Капкага албууттана кирип келип,  
капалуу, Айкөлүнө салам берип,

ачуусу, таарынычы аралашып,  
Алмамбет сөз сүйлөдү каары ташып:

«Октолгон ажыдаарга, Айкөл Шерим,  
ойлонбой туруп неге бурсат<sup>1</sup> бердин?

Жыйиналып калың қытай эми мұлдө,  
жыйынат баш-аягын жети күндө.

Тенсингей түмөндөгөн қытай колун,  
Тенирге текебердик қылып койдуң.

---

<sup>1</sup> *Bursat* – уруксат.

Терең ор баарыбызга билбей каздың.  
Тенізим, акылыңдан неге шаштың?

Көбүбүз көрбөстүрбүз кайтып элди,  
көркөмү көзгө кымбат тууган жерди.

Жазатты ай-талаадан тапмак болдук.  
Жазданып бөтөн жерди жатмак болдук.

Каалабай – кайнатыпсың калың шорду.  
Кайран кол кыргын табат толбой орду.

А балким, Жараткандың жазуусудур,  
Айкөлүм, керәэзиме көөнүндү бур:

айланып аман көрсөң тууган жерди,  
аяшың – алган жарым Аруукени,

Айкөлүм, айта турган бир сөзүм бар,  
аманат таштайм сага, бургун назар.

Анттاشып, достошкондон бери карай,  
болгону бир гана сыр жүрдүм айтпай.

Сөз берип койгондуктан Аруукеге,  
сөзүмдү бузбаймын деп каткам ичке.

Көөнүңө пикир албай туура түшүн.  
Кез келди айта турган ушул бүгүн.

Бээжинге аттанууга чукул калган,  
бир нерсе унут калып, үйгө баргам.

Кирпиги кош каттанып Аруукенин,  
көңүлсүз турганына назар бөлдүм.

«Кабагың неге бүркөө, Аруукежан?  
Кыйналып турғандайсың, өңүң жаман?» –

үйрүлө түшүп суроо бергенимде,  
үмүттүн шамын жагып минткен эле:

«Күмөнүм барбы-жокпу – так билбеймин.  
Жүрөгүн кабыландын жесем деймин.

Убактың чукул калып турған кездे  
унчукпай койсом туура болот эле.

А бирок, эңсегеним кандырганга,  
ким атып келип берет, шерди мага?

Токойго бүгүн түнү барсаң эгер,  
Тенирден тилегеним кабыл келээр.

Жол болуп атып калсаң кабылан шер,  
жылуулай сууруп келип жүрөгүн бер.

Дагы бир өтүнүчүм – жан кишиге  
күмөндөр экенимди айта көрбө!...» –

Таластын токойуна түндө барып,  
кабылан шерди өңүп – атып алып,

жүрөгүн сууруп алып, Аруукеге  
жылуулай алып келип бердим эле.

Аз өтпөй ошондон соң кам бүттү деп,  
аттанып чыктык жолго Бээжин беттеп.

«Айтпа» деп өтүнгөнүн эмнеликтен,  
алиге баш катырып билбей келем.

Бирок да убадамдан айтпайм деген,  
бул күнгө чейин эч бир тайбай келгем.

А бүгүн учур келди сөздөн кайтаар,  
ал эмес «аманат» деп керээз айтаар.

Айкөлүм, Атажуртка барсаң аман,  
айтының Аруукеге менден салам.

Армандуу Алмамбеттин керээзи де,  
артымда калган күмөн – мал ээси де.

Кубаныч-кайымды да бөлүшкөн тең,  
Кытайдан качканымда бирге кеткен,

бир өскөн мойундашып бала күндөн,  
Аруuke, баш байласын Мажит менен.

Көз жарса аман-эсен алган жарым,  
атымды ататтырар тамчы каным.

Кыз болсо кырк жылкы сой, тойун бергин.  
Алмамбет тукум калбай өттү дегин.

Ал аман бойго жетсе теңин табаар.  
Артымда тукум эмес, туяк калаар.

Эгерде эркек болсо токсонду сой,  
Эр Манас, атын анын Күлчоро кой.

Ал менден ашып түшкөн берен болоор.  
Акыл-эс, пейил-көйү терең болоор.

Тутанса – өчпөй турган өрткө айланар.  
Тутам кол ал баштаса көпкө айланар.

Кызырып кызыл чоктой жанып турар,  
касташкан кас душманын чаап тынар.

Бек болор убадага, берген антка.  
Бейнебей<sup>1</sup> пейлин салбас ичи жатка.

Душманга – атылган ок тууганга – бел.  
Өзгөчө кымбат болор ал үчүн эл.

Соңку ирет сыр чечүүбүз бул жалганда.  
Сен үчүн пейилим түз, ичим таза.

Кетирсем одонолук, болсом орой,  
Кан досум, кемчилидигим кечирип кой.

Биз жаңы басып кирип Чет-Бээжинге,  
өзүндү Хан көтөрүп жеңген кезде,

баргамын киндик каным тамган жерге,  
беймарал балалыгым түшүп эске.

Коргонду урап қалган көргөнүмдө,  
ачуу арман батпай турду көөдөнүмө.

Киргенде дарбазалуу чоң коргонго,  
көрүндү балалыгым, оо ошондо...

Көзүмдөн аккан жашым тыйылбады,  
күйүтпү, кубанычпы – туйулбады.

Асылым апакемдин – аты Алтынай,  
акыркы керәэзи анын угулду жай.

---

<sup>1</sup> Бейнебей – байкабай.

«Кулунум, көөнүң буруп, сөзүм тында!  
Күн келет өзүң кайтып кепер мында!

Ошондо Қабылан Шер коштоп келээр!  
Ордонун урандысын бирге көрөр.

Кайдагы Шерди айтып жатат дебе.  
Каралдым, кармалбагын бул жат жерде.

Ал Шерге жолугасың алыс жерден.  
Армандуу атам менин ошол элден...

Күйүтү жарып чыккан жүрөгүнөн,  
кор болгон бир ууч элдин тилегинен.

Ошол эл болбосун деп тукум қурут,  
ободон Төңир элге назар буруп,

муңканып, зарлап тилеп бала күткөн  
энеге – перзент берди Нурдан бүткөн.

Эр жетип ошол бала эсен-аман,  
Шер болду элин сактап, журт кураган.

Таятаң Соорундук да ошол элден,  
айрылган ата-эне, тууган жерден.

Аргасыз жоо колуна түшүп келген,  
ажырап Атажурттан зордук менен.

Баласыз жарым ханга пейли кенен  
бир жоокер соогат кылып берген экен.

Соорунга алдык дешип чапкан жоодон,  
атамдын Соорундук деп атын койгон.

Сени да тилем тилем атам күткөн.  
Сен менин жалғызымың Нурдан бүткөн.

Армандуу атакемдин каны менде.  
Ал эми кашык каным менин сенде.

Кулунум, таятаңдын эл-жеринен  
табасың Айкөл Шерди – кут төгүлгөн.

Эл болуп таятаңдын эли менен,  
эгиздей ээрчишкиниң Шери менен.

Туу болуп Айкөл Шерге – өзү келген  
түгөйү болгун анын – Төцир берген.

Жалғызым, Жараткандын буйругу бул.  
Жамандар жан кейитип аташаар «кул».

Учугун улуу журттун улаш үчүн,  
ушундай төрөлгөнүң туура түшүн!

Карегим, кабылгының ошол Шерге.  
Кайрылып бир келип кет ушул жерге.

Откөндөн оч алганы келерсинар.  
Өртөнгөн бул коргонду көрөрсүнөр.

Түбүнө киндик каның тамган чынар,  
Туу сайсан жоону жеңип – гүлдөп турар.

Эгерде бүрү түшүп, куурап калса.  
же чирип, туу чынарың күлап жатса,

Жалғызым, түбүн кара, түшө калып,  
жаш чырпык бүрдөп турса өзөк жарып,

тукумун үзүлбөстөн – уч уланат,  
туурунда туйгун калат – темир канат.

Ал эми тuu чынарың жатса қулап,  
ал өзүң... Асыл башың жатар сулап.

Бертинип берендердин бели сынат.  
Белдүүлөр бири калбай бүт кырылат». –

Карасам бет алдыымды – үндү улап,  
жатканын чынарымдын көрдүм кулап.

Басылып калды чыкпай шыбыр ыргак.  
Жанымда турган экен карап Сыргак.

Багыштап асылдардын арбагына  
дуба окуп ар бирине тарттым бата.

Үн катпай ошондон соң көпкө турдум...  
Үнкүйүп Сараланы артка бурдум...

Жан досум, апам берген шол аяндын –  
жазуубуз – көрмөк болдук биз аягын.

Карабы, капитан тээ сан-мин қолду, –  
казылган баарыбызга чыккыс орду.

Түмөн кол түп көтөрө капитап келет.  
Түз аткан мергени бар – бирден терет.

Манжылар «казыналык» деп аташкан  
мергендин жайын сага баяндасам:

өткөзгөм балалыгым аны менен,  
бирге окуп, үйрөнгөнбүз сырды терен.

Эшиги алты айда бир ачылуучу,  
аян-сыр түпкүрүндө катылуучу

ал үңкүр аскасында Суук-Төрдүн,  
ажайып – ортосунда туздуу көлдүн.

Капкасы сыйкырлыктын – Суук-Төрдө,  
кайтарган ажыдаар бар туздуу көлдө.

Ал жерге кимдер гана барышпаган,  
жем болуп ажыдаарга калышпаган.

«Бичикке<sup>1</sup>» аты түшкөн бала гана  
билимин өркүндөтчү ошол жайда.

Ааламдын сырын каткан сырдуу китеپ, –  
кечилидер, ламалар «Бичик» дешет.

Жаралуу-жоголуу же өмүр-өлүм,  
түшүнтөт ушул китеپ маани-жөнүн.

Биз аны кыскарттырып «Бичик» десек,  
кытайлар «Ба-Гуа<sup>2</sup>, Чжоу-И<sup>3</sup>, И-цзин<sup>4</sup>» дешет.

Жалганга төрөлөөрдө өзгөчө жан,  
«Бичикке» аты түшөт күн мурунтан.

Төрөлсө кечилдердин чегинен тыш,  
алардын максаттары – издең табыш.

---

<sup>1</sup> Бичик – Ыйык китептин аталышы. Негизи, Бичик китебинин актай барактарына өтө улуу инсандардын аты өзүнөн өзү жазылып калчу жана ал жазууну аярлар гана окуй алышчу.

<sup>2</sup> Ба-Гуа, <sup>3</sup> Чжоу-И, <sup>4</sup>И-цзин – өзгөрүүлөр китебинин аталыштары. Бул китеpterдин жардамы менен жеке адамдагы, коомдогу, табияттагы өзгөрүүлөр кыска жана узак убакытта кантис жүрөөрүн алдын-ала аныктоого болот.

Өлтүрүп же болбосо уурдап келет.  
Атайы ажайыпта билим берет.

Дасыккан өнөр ээси – чебер болот.  
Дарексиз – «казыналық» атка конот.

Өнөрүн тактап туруп, ал чебердин  
күтүшөт пайдаланаар күн келерин.

Келаткан «казыналық» мерген деген  
окуган Сүк-Төрдө мени менен.

Ага мен чындыгында келбеймин тең.  
Алты ай ашық билим алган менден.

Жер менен жүрүүнү мен жакшы билем.  
Учунун өнөрүн ал билет терен.

Ылайык жер шартына кийим киет.  
Атканы жаза кетпей таамай тиет.

Жайгашкан эки көздүн чарасында<sup>1</sup>  
Цуань-Чжу<sup>2</sup> чекити бар адамдарда.

Ок эмес ойноп тийген кол учунан  
мұрт кетет, шол чекитке тийсе адам.

Жаа тартып же ок менен мерген Си-бай  
атканы дал чекитке тиет таамай.

Андыктан Си-бай деген аты айтылбай,  
Цуань-Чжу деп аташат баары сыйлай.

---

<sup>1</sup> Эки көздүн чарасы – эки көз жайгашкан оюкча.

<sup>2</sup> Цуань Чжу – көздө жайгашкан талылуу чекит

Которсок ошол атты биздин тилге,  
«көзгө атар» деп айтышат аны бизде.

Чоо-жайын мергенчинин тактап айтсам:  
чалдыккан ала дартка – тайып анттан.

Кошпостон жалғыз өзүн бир да жанга,  
эли жок, эч ким баргыс аралчада,

алдырган кыл табыптар ар кай жактан,  
алты жыл ал мергенди дарылашкан.

Шол мерген эми мында келе жатат.  
Шерлердин баарын терип бирден атат.

Мен дагы ал мергенден жазат табам.  
Кеги бар анын менде ала турган.

Мурдагы салгылашта, Туура-Суудан,  
атасы Жой-Ху шерди тындым кылгам.

Айкөлүм, суранарым эң акыркы –  
ант берчи аткарам деп убаданды.

Жараатың күчүркөнөт мындан нары.  
Жапкыдай қалган эмес ага дары.

Тил алып, антка туруп, Айкөл Шерим,  
шерт қылып, айтканыма макул дегин.

Түшпөгүн Тал-Чокуда бекем чептен.  
Буйрукту берип тургун ошол жерден.

Баарыбыз эч ким калбай кырылсак да,  
бирок сен тирүү кеткин Атажуртка.

Анткени, Кызырлуу Шер, эсен жетсең,  
калк калат уч уланып Кыргыз деген!

Эгерде тилимди албай жоого түшсөң,  
күн келет кас душмандар эңсеп күткөн.

Кыргыздын аты өчүп жер бетинен,  
жок болот курама журт өзүң менен.

Жазатым табам жоодон, тартпайм кайра.  
Жан досум, жолугабыз таңмакшарда.

Калбасын дене-досум жоо колунда.  
Кордошот маскарап мookу кана.

Белимди бекем кармап бүктөп кеткин.  
Береним, Саралага жүктөп кеткин.

Жайым бар Чеч-Дөбөнүн<sup>1</sup> мазарында,  
тапшыргын дене-досум өз жайына...

Карабы, капитап душман келип калды.  
Кан досум, бет алайын кан майданды».—

Хан Манас калың колго жүзүн бурду,  
кайрылып Алмамбетке ыйлап турду:

«Белеги Тениримдин берген мага,  
бейпайга салбагының, бери кара.

Откөндө Тал-Чокуда аян алгам.  
Өзүңө баарын түгөл баян кылгам.

---

<sup>1</sup> Чеч-Дөбө – Алмамбет Атанын дене-досу коюлган дөбө.  
Ат-Башыда.

Апаңдын айткандары куюлушуп,  
ал экөө бир-бирине жуурулушуп,  
  
эки аян – бирдей бизге белги берген –  
Эгебиз аткар деген буйрук экен!

Баары бир болоор нерсе болмок эле.  
Болтурбай кандай пенде коймок эле?

Айбаттуу Арстаным, кир сактабай,  
аттангын кан майданга көнүлүң жай.

Жан досум, жолугабыз канжыгадан<sup>1</sup>.  
Шерт кылдым! Кош дүйнөдө кайтпайм анттан!» –

ай жүзүн аккан жашы жууп турду,  
айтылбай ачuu арман бууп турду.

Айкашып бир-бирине бек кучактап,  
алкымын бириникин бири жыттап,

Айкөлдүн ойу кетип алда кайда,  
атказды Алмамбетин кан майданга.

Откөндөр закым болду көз алдында.  
Өзөгү куйкаланат өрт-жалынга...

---

<sup>1</sup> Канжыга – тиги дүйнөдө деген мааниде.



## «КИЧИНЕКЕЙ ХАНЗААДА»

1. 2. 1996-ж.

13-А.К.

0<sup>0</sup>

Сонқу ирет медитацияга чыкканымдан бери бир ай чамасында убакыт өттү, Жайсаң Ата: «Ай толгон маалда гана кездешип жур» дегенинен улам, Айдын толушун күткөм. Бирок бүгүнкү байланышыбыз Айдын он үчүнчү күнүнө туш келип калды. Кездешүүгө чыксамбы же Айдын толушун күтөмбү деп ортосаар абалда кеч киргиздим. Неси болсо да, бейшемби эмеспи, Атага арнап жыт чыгарып, дуба айтып коёюн деп токочумду жасап, шам жагып, дуба окуп, Жайсаң Атага багыштап бата кылып койуп сыртка чыктым.

Саат түнкү он бирлерден өтүп калган. Эшиктө күн ачык, жылуу экен. Сезимим эркиме баш ийбей төш таянып баскым келип, Шортондун сазынын ортосунан тең бөлө тартылган арыктын ичи менен каналды көздөй бастым. Арыктын ичиндеги тоңгон муздун үстүндөгү карга биринчи болуп из салгынама кичинекей баладай кубанып, ичимден күлүп да койдум.

Асман ачык, көктөгү жылдыздар жерге түшүп кетчүдөй болушуп өзгөчө жадырап турушкандай. Табиятка суктанып баратып, арыктын туура кошулган имерилишине жеткенимди байкабай

калыптырмын. Чукул бурула бергенимде, туура кеткен арыктагы муздун үстүндө ойноп олтурган бешалты жашар чамасында баланы көрүп, андан чочумак түгүл таң калганым да жок. Апакай комбинезончон, көздөрү бир башкача бажырайып жайнаган наристе муздун үстүндө ак дермантин эски папканы жазып койуп, анын үстүнө үч бурчтана сыйдырылган муздун сыйыктарын тизип ойноп олтурптур. Ичим элжиреп, балага эңкейип колунан кармадым. Ал бажырая жылмайып, экинчи колундагы ак канаттарга камыштын, шыбактын, эрмендин кургап калган башындағы бүрлөрүн кошуп букет сыйкантып кармаганын мага сунду. Жүрөгүм ого бетер ысып, ушул сүйкүмдүү, апакай наристени жерден өйдө көтөрүп боорума кыстым, ошондо баланын караманча салмагы жок экенин, анын көздөрү гана бажырайып жайнаганы менен бети караманча кыймылсыз экенин көрдүм. Ошондогу абалымды түшүндүрүп айтып берүү колумдан келбейт го! Коркконумду гана даана билем, бирок ичимдин киндиқ туш чени кандайдыр бир аңтарылып кеткендей болду. Баланы жерге түшүрүп, анан ага: «Ты – Маленький Принц Сент-Экзюпери?<sup>1</sup>» – дедим. Ал жанагыдай эле сүйлөбөстөн, көздөрү бажырая күлүп тиктеди. Баланы колунан жетелеп арыктын ичи менен өйдө-төмөн басып жүрдүм. Колумдагы наристенин берген канаттарын арыктын кырындағы карга сайып: «Эгерде эртең ушул жерден канаттарды тапсам, анда береги бажырайган сүйкүмдүү наристеге чындал эле жолуккан болом», – деп ойладум.

Бала менен качан, кандайча бөлүнгөнүм эсимде жок. Кандайдыр бейтааныш, кочкул кызыл-

<sup>1</sup> Сент-Экзюпери – француз жазуучусу. Атактуу «Кичинекей Ханзаада» жомогунун автору.

*Күрөң түстөгү шоола түшүп, ошол шоолага чүмбөт-төлүп бир жакты көздөй жылганым эсимде калыптыр. Чыңылдаган тажатма музыканын үнүнөн жүрөгүм айланып кускүм келип, анан каранғы тунгуюкка кулап бараткандай болғом.*

*Көзүмдү ачканымда жерде жатканымды, Жайсан Атанын кабатырланып да, ачууланып да турганын көрдүм. Эмне болгонун түшүнбөй айланамды карадым, бейтааныш жер, баарынан кызыгы – кардын жоктугу. Бул кайсы жак болду деген ойдо Жайсан Атага бурулдум. Жанында турган алиги наристенин кубанычын чагылдырган бир өзгөчө чоң бажырайган, балага таандық эмес акылдуу көздөрүн көргөнүмдө баарына кайып болуп, көңүлүм тынып калды. Жайсан Атанын ачуулана чыккан үнү угулду:*

*Чырагым, айткан типди укпас болдун.  
Таптакыр эрежени тутпас болдуң.*

*Токtotкун эскертуүмдү бузганыңды.  
Нуршоолаң түшмөйүнчө чыкканыңды!*

*Билемин күтөөрүндү санаа тартып.  
Издейсин кечендесем жер-сүү артып.*

*Билип жүр келәэrimди тыним менен,  
ай-кундөр-жылдар эмес – кылым деген!*

*Максатка жетиш учун күтүүң керек.  
Жолунду тосуп кырсык, өзү келет!*

*Кармалып калсам эгер бир аз гана,  
азғырып алып кетмек каршы шоола.*

*Каршылаш тогоол тогоор айлар өтсүн.  
Карегим, Нуршооланды чыкпай күткүн.*

*Жайсаң Ата саамга тына түшүп сөзүн улаганда,  
уну мурдагысындай жагымдуу, ал гана эмес саал  
жайдары чыкты:*

*Чаташкан ойлоруңдун учун таппай,  
чаржайыт суроолоруң ичке батпай,*

*төгүлүп көздөн жашың, туталанып,  
томсоруп тосор элең ызаланып.*

*А бүгүн эмнегедир жүзүң жарык,  
айтчу ойуң тизмектешип турат жанып.*

*Түшүнүп тириүлүктүн күр түйшүгүн,  
көтөрүп күрөшүүгө күтүнүпсүң.*

*Сегиз ай окутканым кеткен жок тек,  
сейрек жан кезигүүчү илим беттеп,*

*сезимтал дилиң менен кабыл алып,  
Сепкеним өнүм алды тамыр жайып.*

*Үрөндөн өнүм алган – күтөм түшүм.  
Үзүрү – үчөөбүзгө бирдей бүтүм.*

*Жайсаң Атанын ушул сөздөрүнө түшүнө албай  
карап калдым. Кайсыл үрөндүн түшүмү жөнүндө сөз  
болуп жатат? Үчөөбүз эмне үзүр көрүп, андан не  
деген бүтүм чыгат болду? Дегеле мен кандай билим  
алып, эмне кылып жүргөнүмдү деле түшүнбөйм.  
Жайсаң Атага кезиккенге чейин ооруулардын ки-  
мисине кандай дары чөлтү, канча өлчөмдө, кантип*

колдонуш керектигин билиш үчүн медитацияга чык-  
сам, азыр Жайсаң Атанаң дастанын альш үчүн медин-  
тацияга чыгам. Ал эми алынган ыр саптарын Шакин  
агайдын оорусуна колдонгон дарым катары кабыл-  
дайм. Мен дастанчы же жазуучу эмесмин – дарыгер-  
мин. Мен дары деген саптар Шакин агай үчүн – дас-  
тан, демек, Жайсаң Атанаң дастанынан үзүр көрсө –  
агай көрөт, ал эми агай оорусунан айыгып кетсе, да-  
рыгер катары менин үзүр көрүм болобу, же?...

Жайсаң Ата менин чаржайыт ойпорума на-  
чар окуучуга туталанган мугалим таризде жооп  
кайырды:

*Чырагым, элестетчи, жаа чеберин,  
бутаны булбулдөгөн – мээлегенин.*

*Тартпаса чебер мерген бирдей кармап,  
жаа огу дал бутага тийбей калат.*

*Ок өзу – жаасы болбой кунары жок.  
Жаа болсо – огу болбой кылары жок.*

*Экөө тен наркы кымбат буйум делет,  
эгерде мерген болсо турган мээлеп.*

*Сөзүмдүн төркүнүнө түшүндүңбү?  
Түзөбүз учөөбүз тен – бир бүтүндү.*

*Шондуктан айтар кебим экөөңө тен:  
көрбөймүн бириңди артык, бириңди кем.*

*Мээлеген бутага түз тийсин десек,  
кектебей, кечиримге берип кезек,*

*ортодо кымындај да болбой тосмо,  
бириңер экинчинди сүйөп, колдо.*

*Чыгалы ишибиздин аягына.  
Чырагым, кулак салғын баяныма.*

*Мен шашып кеттим, Жайсаң Атага атайы айтайын дегенимди эсимден чыгарып коюпмун. Баягы Жайсаң Атанын түспөлүп түшүрүп аткан Ырысбек деген художник бала тартып бүткөн бир сүрөтүн мага алып келип берген. Сизге жалпысынан түспөлдөштөй, аябай мээннеттенип тартты деп шашып айттым.*

*Түспөлү кудум Сиздей түштү дейсин.  
Түйшөлүп узак тартып бүттү дейсин.*

*Ыңгайы келсе, атам, Ырысбекке  
ыраазы пейилинен бата берсе*

*дегендей оюң барын туюп турам.  
Дил койуп шол балага берер батам:*

*түшүрсө түспөлүмдү ак матага,  
туш болду кайып берген ак батага.*

*Мезгили келген кезде Ырысбектин,  
макташсын баалагандар шол эмгегин.*

*Чырагым, азыр кеткин. Калдың чарчап,  
чоочун Нур кубатыңды койду зарпتاب.*

*Ай чак түш болгон ченде уйдөн чыксан,  
астындан утурмалап тосуп алам.*

*Куйулган көгүш-жашып мунарык Шоола алыстап, Жайсаң Ата көрүнбөй калды.*

*Айланага көз таштап, кайсып жерде турганымды болжоп карадым. Каналдын айыл жак өйүзүндөгү бактын ичинде туруптурмун. Жанымда алиги*

наристе да бар экен. Аябай қубанып кеттим. Азыр ушул кичинекей Принц мени ээрчиp үйумө кошо барса не деген керемет болот эле. Оюма жетеленип, балага колумду созгонумда, ал менден алыстап барып, жаандан кийинки асан-үсөндөй карга аралашып сиңип кеткенсип көрүнбөй калды. Турган ордумдан төшкө қылчайып тиктеген тейден кыйлага козголбой турдум. Жер жарылып, таң ык салып калыптыр. Чон жолдо бирин-экин кишилердин караандары көрүнөт. Алиги наристе кайра көрүнүп калабы деген ойдо, артыма улам қылчактап, үйдү көздөй бастым. Уйгө келип, кийимдеримди чечип бир аз жылынган соң, алиги баланын берген канат-букетин эстеп, кайра арыктын чети менен тундөкү жерге бардым. Муздун үстүндөгү карда менин галошумдун изинин жаңынан бытыйган баланын бут кийиминин издерин көрүп, азыркыга чейин анча көзүм жетпей турган окуя чын эле болгондугуна ишендим. Ага далил болгон экинчи нерсе – канаттар карга сайылган тейден экен. Папканин бетиндеги муздун сыныктарына жаңы көтөрүлүп келаткан Күн нурлары чагылышып, күдүм хрустальдай жалтылдаганына суктанып карап турдум. Кыйладан соң кардагы сайылып турган канаттарды алып үйгө келдим. Агай кайра таңынууга келгенде түндөгү көргөн окуяны айтып бердим. Көздөрүнөн ишенбегенсип турганын байкап: «Агай, мени менен барып, эгер сизге көрүнсө, кардагы ошол бала экөөбүздин издерибизди көрүп келбейсизби?» – дедим. Биз арыктын қыры менен менин галошчон изимди кууп имерилишке бардык. Агай баланын издерин, кардын бетине түшүргөн менин белгилеримди көргөндө: «Кудая тобо!» – деп чыны менен таң калды. Анан адатынча суроо жаадырып, менин ар бир сезүмдү тактап, иликтей баштады. Мисалы: «Кардагы жазылган белги эмне деген белги?» Ал түндөгү убакыттын, өлчөм-өткөөлдүн

*градустары экенин гана айта алаарымды, башка  
эч нерсе айтууга акым жогун айттым. Агай болсо  
менин эч нерсе жашырбашым керектигин, эмне  
көрсөм анын баары илимге тиешелүү экендигин  
айтып жарга такады. Ааламдын ачылбай турган  
эшигин ачмак түгүл, аны чертүүгө акым жоктугун  
Төцирди танып, өздөрүн Төцир сезген азыркы доор-  
лошторумдун эч кимисине тушундүрө да, ишенди-  
ре да албасымды билем. Ошондуктан айтылбай тур-  
ган нерсе жөнүндө сураганда, агайга: «Ошону бил-  
сем айтамбы?» – деп жооп берчүмүн. Азыр да ошол  
сөзүмдү кайталап кутудум.*

*Ушул күнү кайрадан Жайсаң Атага кезигүүгө  
кам көрдүм. Түнкү он бирде эшикке чыктым. Жай-  
саң Ата айткан Айдын чак түш учуру экен. Айыл-  
дан анча узай элегимде эле Шоола түшүп, Жайсаң  
Атанаң тааныш үнү угулду:*

**Чырагым, көрүп турам, көңүлүң жай  
көйгөйүн тириүлүктүн унуткандай.**

**Өзөгү – кубанычтын маңдай жарган –  
өзүңө колун созуп бой таштаган**

**наристе, кардай аппак, суудай тунук,  
кубанты олтурушу ойун куруп.**

**Бой таштап «Кичинекей Ханзаада» деп,  
эсинден дүйнө түгөл чыкса керек.**

**Перзентти ашкере сен баалаарынды,  
берилип бар дилинден каалаарынды,**

**эсимден чыгарыпмын караманча.  
Эскерткем – жаңылаарын Атандын да.**

*Тагдырың туш келтирген сени мага,  
бирөөгө перзент тилеп турганында.*

*Кыйладан бері карай чөгүп жүргөн  
көңүлүң көтөрүлсүн деген элем.*

*Астындан кучак жайып тоссо бәбек,  
ал сага болот дегем тоодой жөлөк.*

*Андан да, каршы шоола тогогончо,  
карабай чыгаарынды билгем жолго.*

*Наристе алаксытып турса азга,  
Нуршоолаң түшүп калмак ал аңгыча.*

*Ак тилек – қырсык шорго, байкоосуздан  
айланып кете жаздал, калды араң.*

*Кезиккен наристеден түн койнунда  
сестенип, коркмок түгүл, кайра ага*

*жадырап кучак жайып, эркелетип,  
сен ага турган кездे суроо берип,*

*тигинин эскертуүгө шаасы келбей,  
түшкөнүн чоочун шоола калдың сезбей.*

*«Чаяндың<sup>1</sup>» кыпчуурунан жарык төккөн,  
жиберип жалган шоола бөтөн өлчөм,*

*экөөндү бирдей коштоп өзү менен  
чачканы кара уусун алып кеткен.*

---

<sup>1</sup> Чаян – Чаян топ жылдызы жөнүндө сөз болууда.

*Азыр да эскерүүдөн чочуп турам.  
Үлгүрдүм бошотууга – тобо кылам!*

*Шоолаңды тартып алып караманча,  
шорумду менин дагы катырада,*

*жетишип, Кара Күчтөн тартып алдым.  
Чынжырын жан-досундун сактап калдым.*

*Чечмелеп бул жолкуну – иш баштасаң,  
чырагым, эсиңе сал унутпастан.*

*Кыйналып түшүрөсүң жазганыңды.  
Анткени жат өлчөмгө барбадыңбы.*

*Жоготкон кубатыңды топтогончо  
жазганың соглун тартат. Андан коркпо.*

*Кезекти берип эми ыр-дастанга,  
кел, анда жол утайлы кан майданга.*

Мунарык Шоолага чулганган Жайсаң Атанын артында жылып бараттым. Кыязы, бир кыйла эле убакыт өткөндө Тал-Чоку көрүнду. Таш чептеги кара ташка сүйөнүп дүрбү салган Манас Ата мурдагыдан даанарак көрүнду. Биринчи көзгө урунганы – чептен бел курчоодон өйдөрөөк гана жери көрүнгөнүнө карабай, өтө бойлуу кишинин боюнан да узунарактай байкалат. Коюу каштарынын алдынdagы чоң көздөрүнүн түсү билинбей, кыязы, жаш тоскондойбу, же мен даап карай албай койгондуктанбы, айтор, тунарып тургансыйт. Та-ноосу кең кырдач муруну, бийик кабагы, узун, булчундуу жаактары, үстүнкү эрини саал калыңыраак болгонуна карабай өтө көркүү оозу, коюу

*сакалы Манас Атабыздын азыркы урпактарынан башкача келбетин байыркы гректердин сүрөттөн көрүп жүргөн түспөлдөрүнө окшоштурдум. Өзгөчө сүр бергени – Атабыздын өлчөөсүз кең далысы. Мурдагы көрүп жүргөндөрүмдөй эле жайнаган өлүктөр, сасыган кан-жиндин жыты, көрүнгөн жерде олтурушуп «Чоң Казатты» айтышкан дастанчылар, алардын үнүн бирде угузуп, бирде угузбай айгайлашып, сайышып, чабышкан жоокерлер. Ошончо чаң-тополоңдун, үндөрдүн арасынан кулагыма тааныш мунканган Жайсан Атанын конур добушу:*

**2. 2. 1996-ж.                    14-А.К.                    0<sup>0</sup>**

Каптаган калың жоону каршы алып,  
качырып, «Хан Манастан» ураан салып,

Кабылан кайран Алмаң кетип барат,  
Кайгылуу Айкөл арттан турат карап.

«Кайрадан бул жалганда көрүшпөйбүз,  
кайгы-мун, кубанычты бөлүшпөйбүз...» –

Көзүнөн жаш буурчактап төмөн куйуп,  
көөдөндө ачуу арман турат уйуп.

Түгөйү – тартуу кылган Көкө Төңир;  
Төрөшкөн эки жерде – энелер бир<sup>1</sup>.

Тилегин зар эненин Төңир берген:  
тукумду улаш үчүн – экөө келген.

---

<sup>1</sup> Төрөшкөн эки жерде энелер бир – бир мезгилде деген мааниде. Чындыгында эле Айкөл Манас менен Алмамбет экөө бир жылда, бир айда, бир күнде жарык дүйнөгө келишкен.

Төрөлгөн Манас – хандын ордосунда,  
Алмамбет – так душмандын толтосунда.

Бирөөнү – зарлуу эне тилеп алган,  
бирөөнү – Нурпериси тартуу кылган.

Бир эне – күйөөсүнүн атын алган<sup>1</sup>,  
бир эне – душманына тике барган.

Муң-зары экөөнүн төң окшош эле, –  
чогултуп чачылганды топтош эле.

Экөө төң Жараткандан аян алган,  
эзелки өткөндөрү баяндалган.

Хан Манас ойго батып чеп капкада  
кайрылып турган кези өткөн чакка.

Элесин элестетип Алмамбеттин,  
эскерет эң алгачкы көргөн кезин.

Купуя терең сыры ичке каткан,  
угулат қулагына түгөйүйткен.

...О мурун кездешерден бир нече ай,  
көргөн түш көз алдына тартылды жай.

Көк майсаң бийик жондо турган экен.  
Көрүнөт өрөөн ичи ушунча кең.

Кошчулар жанында жок, кайда мерген,  
чоролор – салбырынга чогуу келген?

---

<sup>1</sup> Күйөөсүнүн атын алган – Батмазуура алгачкы күйөөсү Чы-йырды каза болгондон кийин Жакыпка баш байлаган. Баатыр Чы-йырдынын урматына анын ысымы Батмазуурага ыйгарылган.

Туруптур өзү жалгыз бийик жондо,  
дегеле жан көрүнбөйт ондо-солдо.

Туу жондун желаргысы жүзүн сылап,  
түрлөнгөн тоо гүлдөрү мин қулпурат.

Чиркин ай! Табияттын чексиз коозу  
тартылтып, канбоочудай көздүн жоосу.

Бир кезде мукам шыңгыр добуш салып,  
боосу үзүк бир қыраан күш жай айланып,

Айкөлдүн оң ийнине келип конду.  
Сынына-сыпатына көөнү толду.

Текөөрдө конгуроолуу алтын чыңжыр  
талпынса добуш салат мукам-шыңгыр.

Кишидей көзкарашы өткүр, тунук  
тургандай өзү менен маек куруп.

Армандуу, басырыңкы көңүл күшү.  
Аччудай жүрөк сырын азыр ушу.

Эзилип жандуйнөсү, жүрөк сыйздал,  
эчкирип, оң ийнинде күшту сылап,

куш эмес – уялашы, бир туугандай,  
Хан Манас суроо берет күшкү карай:

«Жан досум, кайдан келдин, кантип мага  
туш болдуң кай себептен, айтчы кана?»

Эмне үчүн боонду үзүп, торду тыттың?  
Эмнеге өз жеринден качып чыктың?» –

Талпынып, шаңшыған үн аба жарып,  
шыңғырап конғуруосу добуш салып,

атылып көктү көздөй учуп чыкты,  
айланып көк асманда кайкып сыйзы.

Үн салып бул өйүздө шаңшығанда  
жаңырат тигил өйүз, урап аска.

Түйүлүп муштумдай бек, качырып тик,  
тоолордон терип тебет аркар, кийик.

Адырмак аска-зоону артып, чалып,  
арстан, көкжап, жолборс, каман алып,

алганын апчып келип жыйып салды,  
алдына хан Манастын үйүп салды.

«Кылактап» үнүн салса, шагырашып,  
зоодогу аркар-кулжа ойго качып...

Токойлуу тоо этектен арстан, жолборс,  
тооруган илбээсинин аман койбос.

Алар да үйүр-үйүр тобу менен  
качканда арапашып баары кеткен.

Алганы – качканына арапашты,  
астында хан Манастын супап жатты.

Аңгыча түз өрөөнгө куруп майдан,  
кошууну пайда болгон кайдан-жайдан,

алгырга «пө-пөлөшүп» көктө сыйзган,  
бөркөрүн ыргыткан көп баштарынан.

Конорун же конбосун эч ким билбей,  
«кыйтуулап» кол созууда баары бирдей.

Бир гана хан Бакайга тигил жондо  
Кыраан күш келип конду сунган колго.

Жооштууп, аяр сылап, көөнүн жайлап,  
бутуна күмүш боону бектеп байлап,

Алдына хан Манастын алтып келип:  
«Белеги Төцирдин», – деп күшту берет...

Жүрөгү бир жакшылык жышаан сезген,  
моокуму канып-канбай чочуп кеткен,

ордунан карбаластан шашып турган,  
чогултуп чоролорун жыйын курган.

«Чогулсун «Жыйын-Дөңгө» баардык элим,  
Хан Бакай өзү баштап алтып келсин.

Түш көрдүм, ошол түштү жоруп берсин.  
Түшүмө түлөө берем. Тойун жешсин.

Карысы-жашы дебей баары келип,  
кетишсин дилдеринен бата берип». –

Айкөл Шер, чогулушкан «Жыйын-Дөңгө»  
аралаш жаш-карьысы, калың элге

чачтырып сарамжалын Каныкейдин,  
карк кылыш алтын-зерге калың элин,

таңдагы түшүн айтып бүтүп, анан  
тигиле карап элге угуп турган,

күтпөстөн «мен жорујун» дешин бири,  
күрсүнүп алып өзү жоруп кирди:

«О журтум, бул түшүмдү айтып берген  
ойгоноор замат жоруп койгон элем.

Байыртан «иши ондун – түшү оң» деп  
бабалар бекер жерден салбаган кеп.

Түшүм оң – ишим да оң анда, демек,  
туюмга ишенейин келтирбей шек.

Алыстан ат арытып, дабан ашып,  
айбаттуу Арстан Шер келет качып.

Ал баатыр Тенир берген түгөй болот.  
Кут түшүп, маңдайыма ырыс конот.

Касташкан кас душманым тыйпыл болуп,  
казынам карк алтынга калат толуп.

Батыштан тээ чыгышка кулач керем.  
Багынтып душманымдын баарын женем.

Туурума келип консо ошол қыраан,  
туугандар, суранамын баарыңардан,

ал Шерди тентип келген кул дебестен,  
ачкыла, азиз журтум, койнуңду кен!

Арманым ичте калды, аттигинин ай,  
ойгондум ошол түшкө канып-канбай.

Түш болбой – туш болойун, консун күшүм!  
Оомийин! Ак батаңды бергин, журтум!»–

\* \* \*

Ал анан түшү болуп өзүнө туш,  
тууруна келип конгон Алмамбет – күш.

\* \* \*

Угулат кулагына бешик ыры...  
Удаа ага – түгөйүнүн ачкан сыры.

Апасы уктатарда ырдаар эле.  
Айкөлү бешигинде тыңдаар эле.

Эненин муңдуу үнү арман айткан  
сезимде намыс отун тутандырган.

Эрдиги каны менен бир жааралган  
ойгончу энесинин арманынан:

«Кулунум, ар-намысың баалап өскүн,  
түшүнүп түп маанисин ар бир сөздүн,

көч башта, көрөгөч бол, бейкам болбо,  
бабаңдын көчү өткөн кыя жолдо.

Урпагысың кырк уруу элдин кыргын тапкан,  
кас дushman жерин тартып, элин чапкан.

Калдайган кырк уруулуу Улуу калктан  
калысты бир ууч элиң азап тарткан.

Откөн өч, кеткен кекти кууган шер бол!  
Өлүмгө тик караган намыстуу эр бол!

Чогулткун чачылганын эр жеткенде!  
Улагын үзүлгөнүн – бел бол элге!..»–

...Алыстап апасынын арман ыры,  
тартылды көз алдына көңүл сыры.

\* \* \*

Келбеди кечең тартып түшү көргөн.  
А бирок келәринен түнүлбөгөн.

Айқөл Шер «келген барбы чет жактан» деп,  
аймакташ коншулардан иликтетет.

Ушинтип сураштырып жүргөн кезде  
угушат каңшаар сөздү эл ичинде.

Элинде Айдаркандын Көкчөсүнүн  
эки эр, бөтөн жактан, жүрүшкөнүн,

тендешсиз Шер экени бири анын  
тез эле туш тарапка тараалганын,

укканда Айқөл берен ошол замат,  
утурлап жол тосуунун камын кылат.

Чогултуп акыл кошоор кары-жашты,  
кайрылып баарысына ойун айтты:

«Опуя Бакай аба, көнүл бурсан,  
ойум бар ортонорго сала турган.

Элине Көкчө хандын эки баатыр  
ээрчишип келди деген сөз таркаптыр.

Эгерде бул уккан сөз чындык болсо,  
эрлердин, туура го дейм астын тоссо.

Максатым – өзүнөрдү чогултууда,  
куш салып, ит агытып, чыгып ууга,

жолунан баатырлардын тосуп чыгуу.  
Жолуксам наисип буйруп, доступк кылуу.

Чын болсо келгендиги көөнү азып,  
чын дилден тосуп алам кучак жазып.

Абаке, ушул ойум туура десен,  
анда азыр жол тартуунун камын жесен»... –

Келүүгө ит агытып, қушун салып,  
камынтып жан-жөкөрүн кошуп алып,

ээрчитип кырк чоросун Манас баатыр,  
эриклей талаа кезип, кыркты адыр.

Тапсам деп көңүл қушун келер Шердин,  
Хан Манас жолун тосуп берендердин,

тиктирип жибек чатыр бийик жонго,  
турнабай салып карап келчү жолго,

тоскону бир нече күн болуп калган,  
келгенде жаңырган Ай – толуп калган.

А бирок атайылап құтқөн Шерден  
алиге кабар болбой дарек берген,

түнөрүп санаа тарткан Айкөл Шерге  
кенешин берип Бакай минткен эле:

«Айкөл Шер, айтканымды туура көрсөн,  
коштогу кошуунунду үчкө бөлсөн.

Бир бөлүк козголбосун, мында қалсын.  
Бир бөлүк өзүң менен бирге барсын.

Жаныма бир бөлүктү мен алайын,  
жатпайын, Иле жактан жол чалайын.

Бөлүгүн Сары-Арканын жолун чалсын,  
көк жондон көз айыrbай дүрбү салсын.

Ортоңку жолго түшсө – кошко келет.  
Тосушуп коштогулар – кабар берет.

Айдаркан ачкөзүрөөк сараң берен.  
Көкчө хан атасынан калbastыр кем.

Олжосун баатырлардын, баамымда,  
ортого тендеp бөлбөй ата-бала,

тартышып тапкандарын соjсо керек,  
таарынтып баатырларды койсо керек.

Көңүлүн муз каптаган кайран берен  
кеткен бейм көөнү калып түркөй элден.

Буйдалбай Букаранын жолун чалам.  
Буйурса кездешүүнү, издеp табам.

Кай жерден жолуктурсым – кайра тартам.  
Көңүлүн таap Шердин, коштоп кайтам» –

Букарды беттеп Бакай тартты сапар.  
Жанында Сыргак берен, он чоро бар...



\* \* \*

...Айкөл Шер Тал-Чокуда... Чеп капкада...  
Атказган Алмамбетин кан майданга,

учкул ой унуттуруп бүгүнкүнү,  
угулат Алмамбеттин конур үнү:

\* \* \*

«Көтөрө албай көөнүм кемсингүүнү,  
көңүлүм көөдөй эле ошол күнү.

Токтолбой Сары-Аркадан чыккан бойдон  
Букарга Мажит менен келип конгом.

Заарда тышка чыгып, алып даарат,  
«Зарым ук, Тенирим!» деп көктү карап,

тирелип көөдөнүмдө кордук-ыза,  
төгүлтүм көздөн жашты бук чыкканча.

«Таптыргын издегеним, о Тенир!» деп,  
тайындым тооп кылып, тилек тилеп.

Ойготуп Мажитимди, нануштадык<sup>1</sup>,  
оосок деп келген жакка жол туштадык.

Чыгаарда Букаранын капкасынан,  
токтотту салам айтып бир асыл жан.

Ал адам ушул Бакай абам экен.  
Артымдан Букарага издең жеткен.

Чүчтөдөй<sup>2</sup> аппак жүздүү, кара сакал.  
Үстүндө он ээриндин таруудай кал.

Көздөрү көлдөй толкуп мээрим чачат.  
Көрөгөч көсөмдүгү – көздө жатат.

---

<sup>1</sup> Нанушта – таңкы даам татуу.

<sup>2</sup> Чүчтө – чөптүн аталышы. Бул чөптүн кайнатмасы менен кир жууйт.

Белгиси ақылмандын – бийик маңдай,  
бал тамган ар сөзүнөн шириң таңдай.

Жарашкан көк сүлөөсүн бөрк өзүнө,  
төп келет чечендиги ар сөзүнө.

Абамда ақыл кени уйуп турат.  
Айттырбай – айтарыңды туйуп турат.

Жарашкан шыңға бойго кийген кийим,  
жабылган төө кементай жазық ийин.

Камдалган ар жабдығы бүткөн бойдо.  
Кандай күн туш келет деп күткөн ойдо.

Астында Көк-Бууданы аркар сындуу.  
Белинде, ак болоту, кайыш кындуу.

Шайма-шай кийгени да, мингени да,  
өткөндү, келер кезді билгени да.

Карысын куттуу журттун ичтен туйуп,  
саламын алик алдым алдас уруп.

Колумду кыса кармап жай сүйлөдү,  
көөдөндөн орун алып сөз жүйөлүү:

«Ат-көөлүң амансыңбы, азиз Шерим?  
Астындан тосуп чыккан да бир эрдин

издеткен чоролору, абаң баштап,  
өзүнө ак дилинен салам айтат.

Өтүппүз кайчылашып, жол бурупсун.  
Көңүлүң кайт болгондой бул турушун.

Баатырым, сүйлөшөлү, токтой тургун.  
Жүйөлүү десен сөзүм, назар бургун.

Жолундан тосуп жүрөт Айкөл Манас.  
Жөн-жайын айтсам анын – жери Талас.

Эл аны зарлап жүрүп тилеп алган.  
Эгебиз бергени деп – көтөргөн хан.

Эли бар көп курама, пейли кенен.  
Жери бар бейиш сымал келберсиген.

Теңи бар аруу дилдүү – аяндуу жан  
Каныкей – келинибиз журт сыйлаган.

Акылы көк деңиздей чалкып жаткан,  
алысты – жуук кылып бойго тарткан.

Улаган үзүлгөндү түйүн кылбай,  
улууну урмат менен билет сыйлай.

Тең келбес уздугуна – ургаачыдан.  
Болтуруп болбогонду – жокту тапкан.

Тилектен бүткөн Шерге – Жаратканым  
төп кылып жаратыптыр алган жарын.

Өзүндү – түгөйүндөй Айкөл Шердин,  
өтөмүн кепил болуп, сыйлайт келин.

Көп сүйлөп сөз маанисин кетирбейин,  
көңүл бур өтүнүчкө, Сырттан Шерим.

Жол карап күткөн сени Хан Манаска  
жолуккун. Жол тарталы кең Таласка». –



Ал кезде хан ордодо Таластагы  
Айкөлдүн аян-сырдуу Каныш жары

көтөртүп Жайык дөңгө аппак өргөө,  
көңүлүн табыш үчүн келчү Шерге,

көз майын короттуруп, колун жырткан,  
көркөмдүү ак өргөөсүн көз тайгылткан

Каныкей арнап тигип аруу дилден,  
аземин таспиктөөдө<sup>1</sup> карап бирден.

Көркөмдөп не бир түрдүү ойуу салган,  
ичине ак өргөөнүн чий каланган.

Көз жоосун көргөн жандын тартып алган  
Кокондун түр килемин жерге салган.

Төрүндө айуу талпак, көрпө төшөк,  
төгөрөк күш жаздыктар колго төшөп,

ат жабдык, албарс болот курал-жарак,  
орунду он капшыттан алар алат.

Солуна орноттуруп алтын бакан,  
илдириди аппак манат алтыннаткан.

Ортодо арстандын алтын кеби.  
Онунда кара кулак кабылан шери.

Көкжалга, бөздөй болуп ийлетилген  
көрк үчүн сол капшыттан орун тийген.

Тумшугу ар бир аңдын түндүк тиреп,  
бучкагы керегенин түбүн чиет.

---

<sup>1</sup> Таспиктөө – тактоо, текшерүү.

Тиреген чамгаракты алтын бакан  
тийген нур чагылышып шоола чачкан.

Чөгөргөн асыл таштар бакандагы  
түрлөнтүп, миң қубултуп азем-шаңы –

чагылып жарык берип бөлөк-бөлөк,  
тургансыйт өргөө ичин нурга бөлөп.

Төрдөгү алтын көчөт калы килем  
төгүлтүп түркүн жарык – нурдан тийген

жалтылдап жакут таштай қундуз баскан,  
Жакалуу сайма кийиз – тушка тарткан.

Көчөтү, көркөм тоону чагылдырып,  
көгүнө – Ай-жылдызын тагындырып,

түзөнү – түркүн гүлдүү мейкин талаа,  
түгөтүп көздүн курчун сайган, кара!

Көрүнөт бүткөндүгү чебер колдон,  
тендешсиз ургаачынын узу болгон.

Керилген арстандын так алдынан  
койдуруп хан тактысын чылк алтындан,

жаптырып босогосун гөхөр<sup>1</sup> таштан,  
октолгон ажыдаардын түсүн тарткан.

Үстүнө ойуу салып таңдайлашкан,  
согулган чылк жибектен килем жапкан.

Арзыган аяшкан уят болбойун деп,  
артыкбаш бир да буйум койбойун деп,

---

<sup>1</sup> Гөхөр – каухар. Өтө баалу асыл таш.

Күтүнүп конок камын көрүп Каныш,  
уксам дейт Шер оозунан сынды калыс.

Бүтүрүп сарамжалын ойдогудай,  
өргөөсүн сын көз менен сыйырды жай.

Аппак таар көз коротуп өзү соккон,  
чачыгы көк жибектен бермет кошкон

алдырып нөөкөрүнөн, өзү салды  
тактыдан босого жол сымалды.

Ак өргөө көркү дагы арта түшкөн,  
аппак жол булутка окшоп көктө сүзгөн,

өргөө ичи тең экиге бөлүнгөндөй,  
капшыттар өйүз-бүйүз көрүнгөндөй.

Ортодо апаппак жол шоола түшкөн.  
Ал жол да Каныкейдей конок күткөн.

Түсүндөй ушул жолдун – пейли менен  
Каныкей Шерди күтөт пейли кенен.

Жаздырып кош тарапка кош тасмалды,  
жайнатып не бир түркүн дүйүм-даамды,

төктүрүп майга бышкан оймо нанын,  
куйдуруп кеселерге шербет-балын,

алдырган Мисир, Багдад, Басырадан  
жер-жемиш, бейиш даамын жыт аңқыган.

Жайылган дасторкону ажары артып,  
көргөндөр көз кумарын, напсин тартып.

Өргөө ичин сындалп карап да бир сыйра,  
Каныкей сыртка чыкты көөнү тына.

\* \* \*

«Айкөлдүн издеткенин таптық» деген  
абасы хан Бакайдан кабар келген.

Жер уусун жакшы билген Шууту кулун  
жиберген Айкөл Шерге үч күн мурун.

«Келди деп Бакай хандын чабарманы»  
Айкөлгө сүйүнчүлөп кабарлады.

Болжолу келер күндүн болуп калды.  
Кечээ кеч келип түшкөн кошуун алды.

Мурдараак Хан Төрөсү келип түшсө,  
коноктун камын көрүп үйдөн күтсө...

Ал анда көңүлдөрү болушаар жай.  
Аппак дил, ичтеринде кир сакталбай.

А эгер конок келип мурда түшсө,  
үй ээсин коногубуз келип күтсө,  
  
жүрөгү жарапуу Шер шагы сынар,  
жактыrbай тосту деген бүтүм кылар.

Жараткан өзү кошкон эгиз болсо,  
бири – көл, бири чалкар деңиз болсо,  
  
ал анда Айкөл Төрөм мурда келер,  
арзыган коногунун камын көрөр.

Келерин эки Шердин төлгө кылып,  
Каныкей жол утурлайт дөңдө туруп.

Сыдырып көңүлүндө көргөн камын,  
сарпайын, аш-тамагын, сарамжалаын,

санаасы сан бөлүнүп көөнү тынбай,  
сан-минң ой сапырылып чар учкандай:

«Шерлердин тапкан болсом көңүлдөрүн –  
таалайым! Узартканым өмүрлөрүн.

Жараткан, өзүң берген бар жөрөлгөм –  
алдыда болор ишти – мурда көрөм.

Армандуу аяныңдан азап чегем,  
айтпастан жан кишиге күйүп ичтен.

Билемин, эч аралжы боло албаймын,  
бирок мен санаа тартпай коё албаймын.

Сезгенде кубанычтуу аян-белги,  
сезимим андан артык кылса дейби?

Ушинтип кам көрөмүн бар дитимден.  
О, Тенир! Кечир мени, пендемин мен!

Кут кылчы ушул берген аяныңды,  
Суранам, көргөзбөй тур аягыңды?» –



\* \* \*

...Бийиктен дүрбү салып кан майданга,  
кимиси кайсы жерде, кандай алда,

көз салып Тал-Чокудан төмөн карай,  
Хан Манас эске салат өткөндү жай...

\* \* \*

Баягы Алмамбетти тоскон күнү,  
бир дагы кирпик какпай ошол түнү,

ушинтип жүрөк сырын, арман-черин  
улаган тээ өткөндөн Бакай кебин:

«...Бейкапар, бейкам жаткан калың элдин,  
бейиштей гүлдөп турган асыл жердин

каптаган жоо колунан чабылганын,  
кара жер кызыл канга малынганын,

капысынан калың душман кол салганда,  
күтүүсүз кайран элди жоо чапканда.

Ошол эл – бир бутагы ушул элдин.  
Ошол жер – бир учу эле тууган жердин.

Айосуз кырылышып кары-жаши,  
чабылып, туш тарапка чачырашты.

Аккан кан суудай капитап талааларды,  
айланды урандыга калаалары.

Өрөөндөр, гүл анкыган өзөн, коолор,  
өрттөнүп чер токойлуу адыр-тоолор,

өлүккө, өрттөндүгө сайлар толуп,  
акпастан суулар токтоп чөөт болуп,

айланган мейкин талаа саз, көлмөгө,  
а бая зор калаалар – боз дөбөгө.

Элдерден тириү калган бирин-серин,  
эзилип, ичке катып арман кегин,

бел ашып, белес басып, арып-азып,  
бет алып, күн жүрүшүн, тентийт самсып.

Чыгыштан Күн батышка кулач жайган  
ченемсиз жер ээлешип тынч жатышкан

журт эле жуурулушкан кырк уруудан,  
тукуму бир атанын – кырк бек уулдан.

Кыркы тең бир атадан төрөлүшкөн.  
Мээригэ баары бирдей бөлөнүшкөн.

А кийин мезгил өтүп – ар бирөөнөн  
урууга тарап бирден, көбөйүшкөн.

Ар уруу бирден улус<sup>1</sup> жер ээлешип,  
ал жерге тамыр жайып тереңдешип,

түндүктөн тээ түштүккө кулач керет  
түптүү журт, тайманбаган баатыр делет.

Оң жактан Стан тоонун too кыркасы  
кошулуп Чон-Күнгөйгө – бейкам жатчу.

Сол жагын – тээ түн жактан күнду карай  
созулат Орол тоосу бүт кыркалай.

Карачы, Тениримдин қурган чебин,  
калкалап, сактап турчу бейкам элин.

Жер-суусу кырк урууну элирткенден,  
барчылык – байо қылышп эринткенден,

---

<sup>1</sup> Улус – аймак.

унутуп сырттан каптаар жоосу барын,  
ар кими өздөрүнчө көрөт камын.

Билишпей алы-жайын баштагыдай,  
бирикпей баш кошулуп ал сурашпай,

көбөйүп өнгөн менен, эли, бирок  
ырк кеткен, жылдан жылга биримдик жок.

Кетишин ынтымактын күткөн душман  
кол салып капысынан – элди кырган.

Кырылып кыргын тапкан кырк уруудан  
Кыпын эл «кыргыз» делип аты калган.

...О, балдар, көрдүңөрбү, дүйнө жалган!  
Ошончо жүрт заматта кыйрап калган!

Кырк уруу – бир кездеги кырк бир тууган,  
кыркы тең бир атанын тукумунан.

Атасы – Уз баатыр, учурунда  
атагы дүңгүрөгөн жер кыйрына.

Эл кылган элдештирип түркөй элди,  
жер кылган көөлөп-бутап токой-черди.

Уз сымал учук улап таар соккон  
Уз хан – элин улап, жерин кошкон.

Чыгыштан тээ батышка керип қулач,  
көбөйткөн элдин санын – бирден курап.

Касташкан кас душмандан калкалаган,  
калкынын оор жүгүн аркалаган.

Эл кылган – эр көкүрөк, багынбаган,  
эр жүрөк, жоо качырса – тартынбаган.

Кырк уулу – кыркы бирдей ат салышкан,  
каалашпай бир-биринен кем калыштан,

ар бири атасынан таалим алган,  
ажалга тайманbastan тике барган.

А бирок, армандары ичке каткан –  
кырк улан төрөлүшкөн кырк аялдан.

Кандарын – баатырлыктын оту жанганд  
күйгүзүп, күндөштүктүн чогу калган.

Болбостон биримдиктүү кийинчерээк,  
бир даары берип койгон душманга шек.

Кол курап капилеттен келип чапкан  
куу душман дал ушинтип жикти тапкан...

Ким ошол жикти таап, чапкан душман?  
Кайсыл эл? Жери кайда? Азыр айтам.

Аркайып аска-зоосу көктү тиреп,  
Чоң-Күңгөй, Кичи-Күңгөй кыркасы деп,

керилген Тұндөн Күңгө тоо кыркасы –  
кырк уруу – кытайлардын чек арасы.

Кырк уруу ээлейт чектин бери жагын.  
Кыжылдап кытай жердейт нары жагын.

Баш жагы Тұп-Чыгыштан орун алып,  
бой таштайт түштүгүнө купач жайып.

Башталган Түп-Чыгыштан ошол кырка  
такалат барып анан Гималайга.

Бир бети кытайларга боорун ачып,  
бир бети кырк урууга кучак жазып,

кылымдар бузулбаган сепил делип,  
көк тирейт азыр деле бойун керип.

Ошол тоо мекен болгон кырк урууга,  
о кийин... башат болду кырылууга.

Кырк Ууздун бирөөсүнөн – аргын уулу  
жердешкен Чон-Күңгөйдү, өзөн-суулуу,

бейкапар, уч-кыйрынан кабар албай,  
бейиштей сезип жерин, жатышчу жай.

Барчылык байолонтуп, курчун алган,  
бар дешпей, байкоосуздан басчу душман.

Каңгайлар ошол кезде, наркы бетте  
калааба салмак болуп бейкам элге,

тымызын тамыр тартып, сыр бербестен  
тыңчылар келип-кетип турган экен.

Чон-Күңгөй кыркасынан аска-зоопуу  
кангайлар пайдаланып кийик жолду,

билгизбей, аргындарга, аша турган  
бир нече, жалгыз аяк жол салышкан.

А качан жол салынып бүткөндө да,  
сөздирбей арам ойду – жасайт соода.

Маңгыйлар, гұландықтар, итүргөндөр  
чөгөлөп жүгүнүшсө құчактап жер,

түйупчу байо әлге бечарадай,  
таптақыр жанга зыян қылбачудай.

Көздөрүн ала қачып, құчактап жер,  
келиндей жүгүнүшкөн соодагерлер

ор казып жүрүшкөнүн аргын эли  
ойуна алып, маани беришпеди.

Беймарап, санаасы жок жаткан элди,  
билгизбей, кууланган жоо капитап келди.

Кийик жол менен ашып Құңгөй зоодон,  
калкалаар жай табышат Алдан тоодон.

Салаалуу адырлары Алдан тоонун  
сыйдырып коолоруна колун жоонун.

Дабанды көк тиреген ашкан чакта  
кетирген күчүн топтоп, анан гана

капарсыз жаткан элди, жамынып тұн  
капыстан кол салууга қылған бұтүм.

Каңгайлар бейкам жаткан элди чапкан,  
кызыл кан суудай болуп сайды аккан,

олжолоп кыз-келинди, тириү қалған  
эрлерге кишен салып туткундашкан.

Кабарсыз, ал шордуулар не болгону.  
Калышкан тириүлөрдөн кеп козгойлу.

Ар кайсы уруулардан аман калган  
«аз-көппүз» деп санына карабастан,  
  
түбү жоо душманынан чегип жапа,  
тарашат ар кайсы уруу туш тарапка.  
  
Бирлери күн жүрүшүн беттеп качат.  
Бир даары түндү көздөй сапар тартат.  
  
Түндүккө кеткендери – тоңгон маалда  
муз басып, кысыкты ашып Моюнчада<sup>1</sup>,  
  
көгөргөн көк деңиздин үстү менен,  
кайран эл кайткыс болуп ооп кеткен.  
  
Баягы жер жайнаган кырк уруудан  
бир уучун бириң-серин тирүү калган,  
  
чогултуп ар кай жерден шордуу элин,  
кам урат сакташ үчүн Эр Култегин.  
  
Ар кайсы уруулардын арасынан  
алсырап, шайы кетип басалбаган,  
  
анан да тууган жерин кыя албаган  
жаш-кары, бала-чака, кыз-кыркындан,  
  
аларга бел болгудай алдуулардан  
Алтайдын Саянында калтырышкан.  
  
Жортуулга, жорго сөзгө өтө эптүү,  
жактырып өткүр улан Кагас<sup>2</sup> бекти:

---

<sup>1</sup> *Моюнча* – Түндүк Муз океаны менен Тынч океандын орто-сундагы Америка менен Евроазия материкттерин бөлүп туруучу кысык.

<sup>2</sup> *Кагас бек* – 7-кылымдын биринчи жарымында Алтайда жашаган кыргыздардын чыгаан баатырларынын бири.

«Кароосуз калтырбайлы тууган жерди!  
Асырап сактагының алсыз элди!

Баш болуп калгандарды калкала!» – деп  
Култегин жаш баатырга буйрук берди.

Баш кошуп кырк уруунун калгандары,  
басууга, жол жүрүүгө дарман бары,

Култегин жолду баштап күн жүрүштөп,  
kyрк уулдун, тынч түкүмүн жөнөйт издең.

Чабылган элин баштап Эр Култегин,  
чер болгон жүрөгүнө катып кегин,

жоосунан өч алуунун жүгүн артып,  
жол жүргөн күн жүрүштөн – ойдуң тартып.

Түкүмүн түптүү элдин сакташ үчүн,  
үмүтүн кырк уруунун акташ үчүн,

ажалга тике карап башын байлап  
бараткан ууч элге – берген кайрат,

калкалап канатына сактап калган  
таза кан, эки бала – хан түкүмдан

бар болчу. Уруулардын калдыктары,  
бел тутуп, медер кылып уландарды,

айосуз кырылган эл өнүп-өссө,  
антташат түкүм атын өчүрбөскө.

Чогултуп кырк урууну бир улутка,  
ууч эл атайдын – Кыргыз-Ата.

Бул сөздүн түз маанисин чечмелесе –  
тукуму Ууз хандын – Кырк Ууз эле.

Тукумун Ууз хандын кырк уулунан  
түк койбой кыруу мүмкүн болсун кайдан!

А демек, жогото албас бир да душман,  
«Кырылгыз, Кырккыз – Кыргыз» деп аташкан.

Тукуму Соолобанын, Чылабанын,  
Сарногой, Ногой, Шыгай, Нойгут, Аргын.

Мекени – адырмактуу Алдан тоосун,  
төбөсү көк тиреген Күңгөй зоосун,

сулунун карегиндей Байкөл<sup>1</sup> көлүн,  
каректен аккан жаштай Мин-Суу<sup>2</sup> жерин

алаамат салган жоонун өртү капитап,  
айланып күлгө калаа, калды кыйрап.

Түн түшүп, күн көрүнбөй, түтүн чулгап,  
түнөргөн жерин таштап, элдер узап,

карааны тууган жердин артта калып,  
кайгы-муң ичке батпай көөдөн жарып,

оошуп асып жерден, арып-ачып,  
кары-жаш мөгдүрөгөн барат качып.

«Күттүү жер! Өзүңө биз кайрылабыз  
күч топтоп, эр жеткенде балдарыбыз.

---

<sup>1</sup> *Байкөл* – Байкал көлү.

<sup>2</sup> *Мин-Суу* – азыркы Минусинск. Сибирдеги аймак.

Ал азыр түн түшүргөн ушул күндө  
аңғырап калдым дебе, күт, күйүнбө!» –

солуктап муңканган журт ичтен тынып,  
сонунан Култегиндин барат жылып.

Туруктуу он чакты уруу түштүк жакта  
түштүкпай душман салган алааматка,

жайынча күн кечирүүдө, ошондуктан  
жай болор деп баратат журт чабылган.

Тээ төмөн Ургөнч, Букар, Самарканга,  
калганы Коконду өрдөп Анжыянга

бириндеп, тентиген эл кирип кетти,  
жердешип жердик болуп сиңип кетти.

Жайгарып кырк урууну Эр Култегин  
ээрчитип өтө жакын жигиттерин,

кыйбастан киндик каны тамган жерин,  
калтырган ошол жерде чымчым элин,

армандуу Атажурттун тузу тартып,  
Алтайга қусаланган, кетет кайтып.

Баштайын кепти бая ууч калктан  
бел қылып, эки уулун, сактап калган,

анттاشып, ууч кырк ууз – кыргыз болгон,  
Алайдын өрөөнүнө барып конгон.

Журт болуп куралышкан ар уруудан,  
жер қылып ошол жерди жердеп калган.

Эки улан – эки уруунун атын алган,  
ээлешип тоонун койнун калып калган.

Бир уруу Ногой, бири Шыгай делип,  
башташат курама элин тизгин керип.

Баш-аяк жыйган кезде илик салат,  
баягы оогон элден кабар алат.

Кеткенин Култегиндин угушканда,  
кейишет жүрөк сыздап бир далайга.

Артынан Култегиндин кете турган  
алардын болмок эле шарты кайдан.

Уздин кетпей калган тукумдарын  
уландар чогултушат койбой баарын.

Жердешип Аксы, Алай, Анжыянды,  
жетилип курама журт кулач жайды.

А бирок, арман дүйнө, кайра дагы  
агыптыр дайра болуп журттун каны...

Өксүшүп, өч душмандан өчү канбай,  
өкүттө, түптүү журттун кеги жанбай.

Кытайлар уй түгүндөй кыжылдаган  
кыйырга кыргын салып, кынык алган.

Түн жакты түгөл тыйпыл кылдык дешип,  
түштүккө кол салуунун камын жешип,

Үрүмчү, Аксуу, Кулжа, Каразаарды,  
Үч-Турпан, Жаркент, Кашкар, Чоң-Какшаалды

капташып калың колу басып алып,  
хан шайлап, Чет-Бээжин деп атап салып,

бийлиги кадимкидеги калыптанып,  
басынган байкуш элге салык салып,

жүргүзүп өкүмдүгүн бийлик кылган,  
шаңыя<sup>1</sup>, занзаңдары<sup>2</sup> тыңдал турган.

Кыдырып калаа, кыштак, тоо арасын,  
тыңдашчу эл пикирин, ой-санаасын.

Душманы минткен кезде – ооп келген  
кыркууздун тукумдары бой бербестен,

тик карап, башын салбай кармап бийик,  
тирешкен жоосу чыкса – койот ийип.

Караалдар<sup>3</sup> эл ичинде тыңдал жүргөн  
калтаарып, сестенишип өжөр элден,

чаптырып Чет-Бээжинге чабарманды,  
чараны көргүлө деп кабарпашты.

«Учкун эл тутанууда, чок кезинде  
өчүрүп – айлантпайлы кызып өрткө».–

Ушундай кабар жетип, колун баштап,  
узатпай душман келип кыргын салат.

Кайрадан саны көп жоо чаап, талап,  
калганын өлбөй тирүү, туткундашат.

---

<sup>1</sup> Шаңыя, <sup>2</sup> Занзаңдар – аскердик кичи даражалардын ата-  
лыштары.

<sup>3</sup> Караал – тыңчы.

Чачырап, арып-азып аман калган  
чымчым эл Алтайына багыт алган.

Башында ошол элдин – бир кезекте,  
эл сактап калган уулдун бири эле.

Айрылып Эр Шыгайдан, алган жарын,  
аймончок бозумтүлөк шумкарларын

тутқунга алып кеткен чапкан душман,  
Ногойго түн түшүрүп, күчтөн тайган.

Кошулуп тирүүлөрү бирден келип,  
кайрадан журтун курап бирден терип,

карааны тууган жердин учуп көздөн,  
калсын деп сөөгүм шондо эңсеп келген.

Алтайда калгандарга барабыз деп,  
азыраак эли менен келсе дегдеп,

дарек жок калган элден – бозоргон журт.  
Дейди жел тоскон алдын, күп учуруп...

Бой жыйып бир аз күнгө өргүп алып,  
жибермек болду анан издөө салып.

Жоосунан жазат тапкан Шыгайынан  
жол улап туусун саяр белек калган.

Мына шол Шыгай хандан калган Өгөө –  
медери карт Ногойдун ушул күндө.

Аяк-бой жыйып бир аз сергигенде,  
аттанат Өгөө элди издегенге.

Көп убак өтүп, Өгөө, арып-азып,  
кичине кошу менен келет кайтып.

Түнөрүп кабак ачпай, жерди карап,  
туздуу жаш жүзүн жууп муну айтат:

«Мин-Сууга кайтып келип Эр Култегин,  
чогултуп бул тарапта калган элин,

бел болуп аскар тоодой кайрат берет.  
Бертинип сынган журту баш көтөрөт.

Таалайы тайкы журтка бирок кайра  
танцуулайт туздуу жүгүн тагдыр – жаза ...

Жайгарып кырк урууну барган жерден  
Култегин кайтыс кесел ала келген.

Узак жол, чөлдүү талаа закымданган  
мээлүүнгө көнгөн денин жабырланткан.

Айықпас сары ооруга чалдыкканын,  
айыгышкан жоосу билип – кол салаарын

акылдуу Эр Култегин түшүнүптур,  
ажалга тик кароого күтүнүптур.

Узакка сары оорудан жабыр тартат.  
Ушундан касташкандар пайдаланат.

А бирок бир чымчым эл сан-миндеген  
айбаттуу жоосун ала жаткан экен.

Тул-Бийке, эки колдун салаасындай  
эрэндер аман калган, казышып жай,

Ойдуңун Ор-Талаанын – өлгөндөргө  
толтуруп, таш үйдүрүп кылат дөбө.

Орнотуп балбал ташты көчкүс кылып,  
ойдуруп таш бетине өчкүс кылып

керээзин Култегиндин айтып кеткен  
калтыrbай бир да сөзүн жазган экен.

Улантып керээзине Култегиндин  
кошогун чегишиптири Тул-Бийкенин.

Балбалда Култегиндин атын чеккен  
бар экен кайрылуусу мындай деген:

«...Бул жерде тукумдары Ууз хандын,  
билиле жоосун кырып – кырылганын!

Бар болсоң бир тирүү жан – Кырк Ууздан,  
унутпа Култегинди – журт сактаган!

Эч кимиң унтууга акыңар жок,  
Култегин элгө – курал, душманга – ок!»... –

Эр жалгыз! Мына минтип эли менен  
эсепсиз жоодон жазат тапкан экен.

Өпкөлөп, сүртүп койуп аккан жашты,  
өксүгөн Өгөө баатыр сөз улады:

«Жоолашкан саны сансыз жоодон коркуп,  
Кагас бек элди баштап жер которуп,

өндүрүн Эне-Сайдын өрдөшүптур,  
Саяндын чер токойун жердешиптири.

Арапап чер токайдон табалбадык,  
алысса аз менен баралбадык.

Бир чымчым эли менен кырк уруунун  
ошентип да бир уулу шол тукумдун  
дарексиз – кайда кетип, не болгону.  
Кайрылып издегенде – жол болбоду...» –

...О, шерлер! Укканыңар – жер баяны.  
Чабылып чачылышкан эл баяны.

Суу сымал – какыраган ысык чөлдө  
соолутпай – өнүм берген өжөр элге,  
максаты алга койгон – бул жашоодо –  
өчүрбөй Ууз атын, тукум сактоо.

Үрөнбүз – асылдардын каны менен  
үзүлбөй сугарылып өнүп келген!

Айтайын жыйынтыктап сөз аягын,  
Айкөл Шер – тукуму шол Ногой хандын.

Ал эми Шыгай хандын учун улап  
Өгөөдөн калган абаң Бакай турат». –



\* \* \*

...Айкөл Шер санаа чегип чеп ичинде,  
айтканын абасынын салып эске,

оюнда мин қайрылып ошол күнгө,  
карегин турат тигип бүгүнкүгө.

Азыр да шол кездердей ағып кан-жин,  
кыйроодо чекесинен колу сан мин.

А бирок қырылбастан бейгам жатып,  
өлүүдө – кегин қууп, өчүн алып.

Карегин кан майдандан буруп нары,  
Хан Манас эскерүүдө өткөн чакты:



## **СЯНЬ-ФАНДЫН КЕРЭЭЗИ**

Баягы сыр чечишкен Кадыр түнү  
угулду Алмамбеттин конур үнү.

Уланткан абасынын узун кебин  
чыгарып улутуна ысык демин:

«Кырылган ошол элдин урпагы – мен  
кайрымсыз канкорлорду элим деген.

Кагылам караанынан асып энем  
кайтырып өмүр бойу азап жеген.

Таятам ушул элдин уулу экен,  
төрт-беш жаш чамасында жоого кеткен.

Бир жоокер тартып алыш эннесинен,  
баласыз жарым ханга соогат берген.

Кытайдын жарым ханы Сянь-Фань деген  
өтсө да жашы небак жетимиштен,

жашынан – картайганча өмүр бойу,  
жазуу го, зарлап перзент көрбөй койду.

Тамберип таалайынын тарлыгына,  
ээ кылды баккан уулун байлыгына.

Жердеген жери анын – Бээжин чети,  
малга жай, адырмактуу тоонун бети.

Жазында жамырашып жаңы төлү,  
жайылар жайыттары – «Эгиз-Көлү».

Ай нуре чагылганда алтын түстүү  
ажайып, алтын сымал көлдүн үстү.

Чачылып жатышкандай сан жетпеген  
чагылат алтын нурлар көккө – жерден.

Арбалып ошол көркө суктанышкан  
адамдар ылайыктуу ат тандашкан.

Айтылуу салкын төрдүн көркү болгон  
ал көлдү «Алтын-Нур» деп атап койгон.

Түгөйү «Алтын-Нурдун» – «Жарық-Нурдун»  
жанына жакындасаң жанып тургун...

Эмнеге «жангының» дейт барсаң жакын?  
Эмесе, себебине назар салғын.

Төгүлгөн Ай-Ааламдан нурлар менен  
түнүндө көлгө Пери кыздар келген.

Жабыла Айлуу түндө көлгө түшөт,  
жарышып балык менен көпдө сүзөт.

Толгон Ай, көктө сүзгөн, андай кездे  
төгүлтөт күмүш нурун Перилерге.

Чагылып Айдын нуру денелерге,  
ажайып жарық чачат теребелге.

Кыздарга чагылышкан нурун Айдын  
кылаада жашаган эл көрчү дайым.

Түнүндө күндүзгүдөй жарык болгон  
көлдү, эл, «Жарык-Нур» деп атап койгон.

Мына шол «Эгиз-Көлдөр» ыйык делген  
мекени таятама болгон экен...

Атасы таятамды асыраарда  
журтунун башын кошуп ыйык жайга,

буркурап, Бурканына кулдук уруп,  
бoloор деп жок дегенде соопчулук,

жээгинде «Эгиз-Көлдүн» той өткөрөт.  
Жентекке келгендерге кой бөктөртөт.

Чегилген Буркан ташка карек кадап,  
чыгарбай тышка добуш, тилек айтат:

«Тагдырдын жазуумдагы бул буйругун  
там берип, каяшасыз кабыл туттум.

Уулума Суп-Унг деген ысым бердим.  
Упуу Күч, узун өмүр, ыйман бергин.

Баламды бүткөнүндөй өз канымдан  
бар дилим, тулкум менен сезип турам.

Улуу Күч! Жалгыз гана суранаарым –  
уулум да дилин берсе деп турамын!...» –

Айтканда атасынан уккандарын,  
апакем муун бошоп, төкчү жашын.

Түйбастан, өрттөнсө да андай кездे  
тунжурап жерди тиктеп калар эле.

Туш кылган бул абалга апакемди  
атасы ачкан сыры бир кездеги.

Таятам айткан экен жашын төгүп,  
ташбоорду, энесинен кеткен бөлүп.

«Эстесем ошол күндү – шордуу энем  
элестейт кадимкидей», – дечү экен.

«Айрылган ботосунан төөгө окшоп,  
баардыгын – Тенирди да каргап, боздоп,

жазылып, уйпаланган узун чачы,  
жаш төгүп, жаны сыйзап чыңырганы:

«Жалынып, о Тенир деп күттүм эле,  
кордукка, шылдындарга түттүм эле.

Айрылсам бүт баарынан мейли дегем,  
тилегем айрыба деп балам менен.

Баскынчы, тамчы каным, тартып кетти!  
Бар болсоң, кана, Тенир, жардам берчи?

Канакей қайтарганың, кана балам?  
Көрдүнбү... бар экениң, демек, жалган!

Чын болсоң баарыбызды жут, көрөйүн!  
Душманым, балам менен бир өлөйүн!!!» –

деп боздоп чыңырганы апакемдин  
дагы да кулагымдан кетпейт менин.

Астына көкбөрүнүн улагындай  
артылта баскан жунгар көңүл бурбай,

алыстай бергенинде, қурган апам,  
алчудай ажыратып, артыбыздан,

тоотпой чачтан кармап жулгандарды,  
тоотпой камчы шилтеп ургандарды,

жулунуп, жаалданып, жунгарларга  
каршылық кылды алдан тайыганча.

Куткара албасына жетип көзү,  
кыйкырып, күчүн топтоп айткан сөзү:

«Кулуnum, мен шордууну унутсан да,  
киндик кан тамган жерди – элди унутпа!

Тараган Ууз хандан – Чылабанын  
таза кан тукумусун, тамчы каным.

Көк-Мөңгү, Мин-Суу, Байкөл, Эне-Сайды,  
Кулуnum, эсиңе тут – жердин аты...» –

Угулбай алсыз үнү апакемдин,  
улактай бөктөрүлүп узай бердим...

Энемди ошол бойдон көргөнүм жок.  
Эсимден бирок эч бир бөлгөнүм жок.

Тагдырым жакшы жанга туштуктурду,  
тек гана жандуйнөмдү ууктурчу,

«Кул» дешип кемсинтеришкен өзүм тендерүү  
балдары жунгарлардын ата-тектүү.

Ойлошчу атам-энем асырашкан  
бипбейт деп ата-тегим, келгем кайдан.

Алардын иши канча, билсин кайдан  
көөдөндө эмне барын кайнап жаткан?

Канткенде унутмакмын элди-жерди?  
Кантип мен эл кылмакмын канкор элди?

Апамдын атын, ырас, унуканым,  
а бирок тукумумду унупадым.

Колунда элем дечи, кыйса жанды.  
Канымды кантип бурмак тамырдагы?

Тамырда жүрүп турса ысык каным,  
тууган жер, Атажуртту унупаймын.

Жапжалгыз, душманымдын арасында  
жетилдим бала кезден тартып санаа.

Бой тартып калганымда – баккан атам  
бир топко жетип жашы, карып калган.

Боорукер, элге калыс,abyдан так  
атама айтапбаймын эч кылапат.

Жанынан жарым карыш чыгарбастан,  
жетилтти бүткөнүндөй өз канынан.

Бир күнү ээрчитпестен бөтөн жанды,  
бойуна Эгиз-Көлдүн алып барды.

Ушкүрүп алып атам өтө терен,  
мээримдүү добуш салып мындей деген:

«Жарыгым, жалғызымың бул дүйнөдө.  
Жашырып сенден сырым – айтам кимге?

Созууга убакыт жок, экөөбүз тен  
айталы ичте сырды катып жүргөн.

Сапарым карып барат жалғандагы,  
жайыма кайтаарыма бир аз калды.

Каны жоо бөтөн элдин арасына  
калтырам сени жалғыз, демек, анда

жарааттын оозун ачып, ичиндеги  
ириңин сыгып таштаар учур жетти.

Ойунда эмне барын билбейм дечи,  
а бирок көргөнүңдү бир кездеги,

канчалық кичинекей болгон менен,  
калды деп унтулуп ойлобойм мен.

Элимден алганым бар – бергеним бар,  
аларда аздыр-көптүр эмгегим бар.

Бийлигим, байлыгымды баары баалайт,  
көзүмдүн тириүсүндө эч ким даабайт.

А бирок бул жалғандан өтүп кетсем,  
мертнитип алар сени койобу дейм.

Ойунда эмне барын жашырбастан  
ортого төккүн, уулум, тартынбастан». –

Билбестен не дээримди, адегенде  
бушайман болуп ичен турдум көпкө.

Түз койуп атам мага суроо-талап,  
так берчү жоопту ал күтүп турат.

Тагдырга жазылганын көрөм, демек,  
ойумду жашыrbай түз айтуум керек.

«Атаке, бурмалабай түз жооп айтам,  
өлтүрсөң-койсоң, эркиң. Кайда качам?

Билемин баккан балаң экенимди!  
Сагындым Атажуртум, мекенимди!

Унутпайм, чыркыраган апкемди.  
Унуттум бирок аты ким экенди.

Ал кезде болсом дагы кичинекей,  
али да элестеймин кечээгидей:

жайылып, уйпаланган олон چачы,  
айрылып, кан күйулган бети-башы...

Атаке, айтыңызы, ошондон соң  
апамдан эгер кабар алган болсоң,

тирүүбү жер үстүндө? Болсо өлгөн,  
мүмкүнбү, сөөгү жаткан жерди көрсөм?

Ууз хан, Чылабадан тараганым  
унутпай жүрөм дәле жер аттарын.

Көк-Мөңгү, Мин-Суу, Байкөл, Эне-Сайдын  
кимдерден билсем болот сурал дайнын?

Атажурт, ага-тууган элим кайда?  
Атаке, мүмкүн болсо айтчы мага!

Аткарам эмне десен баарысын тен.  
Бир гана Атажуртум көрөр бекем?...

Билемин, капа кылды айткан сөзүм.  
Чындыкты түз айт дедин, бирок, өзүң.

Кайталайм, өлтүрсөңүз мына башым.  
Көөдөндө ойлогонум бурбай айттым». –

Ойлонуп атам көпкө суз олтурду.  
О анан, кыйладан соң жүзүн бурду.

Мөндүрдөй салааланып аккан жашы  
муң баскан бырыш жүзүн жууп жатты.

Армандуу улутуна тартып демин,  
акырын добуш салып айтты кебин:

«Ырысқың толо бүткөн пендесин» деп,  
суктанып көп адамдар айтышчу кеп.

Бийлигим, атак-даңкым – баары болду.  
Чаччумун байлыгымды онду-солду.

Өмүрү бөксербөгөн жалгыз арман –  
баланын үнүн укпай, зарын тарткам!

Биринен бири сулуу аялдардын  
бир эмес – жүз төшөгүн жаңырткамын.

«Кишиге, куу баш болчу – туубас катын  
кезигет!» – деген сөздү унуткамын.

Жашоонун өзү, балам, так тараза.  
Жыргалдын арманы бар тең салмакта.

Канымдан бүткөн перзент бербесе да,  
Кудурет берди сени таалайыма.

Суктантып, тамшандырып элдин көбүн,  
сетиркеп, дардактабай эстүү өстүн.

Тилине азгырылып бузуктардын,  
нас чегип, шарап ичип бузулбадың.

Сыр бербей тууганыма, душманыма,  
сыйлаган, күйүмдүү уул болдуң мага.

Көөнү ооруп өз канынан бүткөндөрдөн,  
өксүгөн аталарадын көбүн көргөм.

Сени мен балам дебейм асыраган,  
сезипет бүткөнүндөй өз канымдан.

Буйурган, сендей уулду тагдырыма  
Сы-Минге<sup>1</sup> кулдук уруп турам мына.

Тань-гуань<sup>2</sup> бакыт берип сага, балам,  
Шуй-гуань<sup>3</sup> сактап алсын кырсыктардан.

Уздай ак тилегим, дилим, нээтим  
угулуп Улуу Күчкө, қабыл этсин.

Жашырбайм, шул ирмемде жандуйнөм  
жабыркап тургандыгын сөздөрүндөн.

Канымдан бүтпөгөнүң билгендигин,  
кантмекмин, бөксөрбөгөн өктөөм менин.

---

<sup>1</sup> Сы-Мин – тагдырыдын ээси, Пири деген маанини билдирет.

<sup>2</sup> Тань-гуань – бакыт тартуулаган Пир.

<sup>3</sup> Шуй-гуань – кырсыктан сактоочу Пир.

А бирок, Атажуртуң әстебесе,  
эркекти – әркек дебейт баардық элде!

Аттарын жерлериндин, ушул күнгө,  
али да унутпастан жүргөнүңө

кубаньдым өкүнбөстөн десем эгер,  
калп айтып, «Шэнч-джен<sup>3</sup>» деген атым өчөөр.

Кубантып көңүлүмдү турган нерсе –  
жүргөнүң Атажуртуң сактап эсте.

Урматтап элин-жерин сүйгөн адам  
унутпайт жакшылыкты бирөө кылган.

Атальык мээrimимди сага төккөм,  
анымды жакшылыгын деп өлчөбөйм.

Айтайын деген ойум – дилин берген  
атаңды унутпастан жүрсөң дегем.

Эмне айтсан, аткарамын, дечи мага!  
Элиңе кетем дебе, себеп ага –

айыпка жыksак дешип жүргөн көксөп,  
артындан андыгандар абыдан көп.

Кетсе деп бөлтүргүгү сыртын салып,  
күтүүдө дос-душманым күйүп-жанып.

Аракет кылгандардын салып чагым,  
арбалып бал тилине алданбадың.

Душманга чакмак берип от жандыrbай,  
дагы да жүрө бергин сыр алдыrbай.

---

<sup>1</sup> Шенч-джен – акылман, көпту билген, калыс.

Элиңе качам десең – чыкпайт кажет.  
Эбин таап ақыл өкчөп, максатка жет.

Карегим, кас-досумдун арасында  
калтырба көралбастын табасына.

Ант берип качпаймын деп, бекем болгун.  
Качсаң да, узатпасын, билип койгун.

Жыйырмадан жашың небак өтүп кетти.  
Сыноонун-сыналуунун чеги жетти.

Бузулбай каның таза калса деймин.  
Өзүңө дилдеш-диндеш кыз издейин.

Табылса, той түшүрүп үйлөнтөйүн.  
Тирүүмдө бийлигимди бийлетеин.

Гүйяндын алтын кенин иштетишкен  
кулдарды сен тараптык элден дешкен.

Жыландај кенч кайтарган Гүйянь-Ганды  
«Азиз» деп жагат мага айтышканы.

Алтынды атасынан артык көргөн  
Азизге, Хомо-Хәни жибертирем.

Аябай Азиз хандан алтын-зерди,  
алдырам – кымбат төлөп күп, күндөрдү.

Күндөрдүн арасынан сатып алган  
көңүлгө төп келүүчү табылат жан.

Алдырып Шой-Бо аярды сындаатырам  
акылын, түбүн-тегин ылгаттырам.

Аруу дил алп баланы төрөй турган  
аялды билет Шой-Бо тамырынан.

Ойундан кетем дешти алып салгын.  
Ошондой шер төрөчү аял алгын.

Төрөлүп, эрезеге жетсе бала,  
туулган жерди изде шондо гана!» –

ушинтип айтып атам, сөз бүткөндөй  
кыйлага тымып калды эч үндөбөй.

Көптөн соң башын буруп, карап тике,  
көзүмдөн көзүн албай минткен эле:

«Аялды, сени тууган, иликтөөнү,  
албапмын ойго такыр, түшүн мени.

Ташбоордук кылыптырысың деп ойлосон,  
талашпайм, ал ойуна макул болом.

Таяктын эки учу бар – ар бир жактын  
танбагын, ар бирөөндө чындык барын.

Канымдан бүткөнүндөй көрүп жүрсөм,  
канткенде, апаңды мен издейт элем?

Баарынан – мындаи суроо берериңди  
баамдап койбоптурмун, кечир мени!» –

төшүнө тартып атам, бекем кысып,  
төбөмдөн жыттаганда кеттим ысып.

Атамдын көздөрүнөн аккан жашы  
алкымым, көөдөнүмдү жууп жатты.

Мен дагы боюм таштап, ага ыктап,  
мөндүрдөй төгүп жашым, жаттым ыйлап.

Кудурет, өмүрүмдө ошол ирет  
көргөмүн жан ишенгис, бир керемет:

...Төбөсү көкту тиреп, мөңгү баскан  
тоосу бар өрөөн ичин көрүп турал...

Эшигин түрүп койгон үй ичинде  
эркелей бердим сүрдүү бир кишиге.

Ал анан чагылгандай тездик менен  
«Атаңмын!» – деген кезде... «Ата!..» – дегем.

Откүр көз, музоо кирпик, койу каштуу,  
өзгөчө өжөр, өктөм, салабаттуу,

кең таноо, бийик кабак, калың эрин  
келбетин өз атамдын даана көрдүм.

«Атаке, жаным ата, атакем!» – деп,  
аймалап алкымынан, кучактап бек,

атамды, асыраган, өпкөн менен,  
аны мен өз атам деп сезген элем!

Тартылып ирмем убак карегиме,  
түспөлүн өз атамдын көрдүм эле.

Ал эми асыраган байкүш атам...  
Аны мен айтканымдай кабыл алган...

Ошентип ошол күнү атам менен  
ойдогу сырыйбызды бөлүшүп тен,

келген соң бир бүтүмгө, ата-бала  
кеч кайттық көл жээгинен тынып санаа.

\* \* \*

Арадан бир нече күн өтүп кеткен.  
Атама кирсем, алы начар экен.

Колумду бекем кармап, утур тынып,  
атакем жай сүйлөдү дем кысылып:

«Карегим, түбөлүккө кайта турган  
күн чукул келип калды, ошондуктан

антташкан убаданы өткөндөгү  
аткарыш үчүн эми кам көрөлү.

Хомо-Хэ айтканымды так аткарып,  
Гүйяндын күндөрүнөн келди алып.

Тилегим Улуу Күчкө жеткен белем,  
тааптыр Шой-Бо кызды эңсеген мен.

Түспөлү акылына шайкеш келген,  
түп-теги таза кандуу тукум экен.

Кандай деп ойун бузбай барып көргүн.  
Карегим, кайра келип жооп бергин.

Сенин да көңүлүндөн түнөк тапса,  
созбостон той беришим керек анда.

Аталык милдетимди алдыңдагы  
аткарып, санаам тынсын менин дагы.

Кутулуп шул милдеттен, көңүлүм жай  
кетейин түбөлүккө жарык маңдай...» –

Аярга тандаттырган мундаш Наарым  
антташкан түбөлүккө болду жарым.

Төрүнөн ирегеге май ағызып,  
той берди бар байлыгын төгүп-чачып.

Дегеле оорусунан сыр бербестен,  
демейки кайратында, кебелбестен

баарына ирет менен көңүл буруп,  
башкарды той башында өзү туруп.

Калганда той аяктап калың элге  
кайрылып атам мындан деген эле:

«Кыйышпас ага-тууган, о калың журт!  
Кайрылам ар бирине, сөзүмдү ук!

Жалгандан түбөлүккө узай турган  
жакындап калды күнүм, ага-тууган.

Откөндө бул жалгандан менин көзүм,  
о журтум, өзүнөрдөн өтүнөөрүм: –

буйругу Улуу Күчтүн – маңдайыма  
буйурган жалгызыымды танбагыла.

Үйлөннүүм, өзүм тандап, жанга зирек.  
Болгула улуун арка, кичүүн тирек.

Акылы, сабырдуулук кылган жагы  
кем әмес, ашып түшөт менден дагы.

Ажалга намыс үчүн тике баар  
артыкча эр көкүрөк мүнөзү бар.

Коқустан жоо кантаса колду баштап,  
кордотпой калың жоодон алат сактап.

Туурунда түйгүнүңдүн табын бузбай,  
тууган эл, бөпөлөп ал, сылап күштай.

Акыркы керээзимди бузсаң кимин,  
арбагым тыңч койбосун баарың билгин.

Аманат керээзимди аткарат деп,  
ага-ини, ар бириңе ишенем бек!...» –

деп бүтүп сөзүн атам туугандарга,  
бекитип өтүнгүчүн, айткан дуба.

Аз өтпөй тойгон кийин асыл атам  
аттанып түбөлүккө – аалам салган.

Керээзин, өтүнгүчүн кантип бузам!  
Кейиштүү өмүр сүрүп келе жатам.

Күйүттүү, бөксөрбөгөн да бир арман –  
күттүрүп, тилек типеп көргөн балам

мен күткөн уул эмес – кыз болгонун  
тагдырда жазуум ушул деп койгомун». –



## АЛТЫНАЙДЫН ТӨРӨЛҮШҮ

29.2.1996 12чи А. К. 15<sup>0</sup>1<sup>1</sup>01<sup>1</sup>

Бүгүн февралдын жыйырма тогузу болгону менен, Айдын он экиси, тобокел деп, Жайсаң Атага кезикмек болуп сыртка чыктым. Суук күчүнө кирип турган экен, бачым басып айылдан узап төштаяндым. Мерчемдүү жерге жетип шам жактым. Шам аяктап калган кезде Шоола түшүп, Жайсаң Атанын үнү угуду:

*Чырагым, оорудунбу, азыптырсың?  
Өзүнчө чыйыр салып басыптырсың.*

*Тандапсың жүрөксүнбөй таштак жолду.  
Тартынба, тобокел де мынча болду.*

*Агымды жиреп сүзөт акчабактар,  
Анткени аларда чоң өжөрлүк бар.*

*Толкуган тоодой толкун коркуталбай,  
сүзсө да, толкун жиреп, эч бир талбай,*

*коркушат – мемиреген жымжырттыкта  
“чулп” деген суу үстүнөн дабыш чыкса...*

*Жашоондо дүлөй тынчтык өкүм сүрсө,  
жакшылык болот го деп эч бир күтпө.*

*А көрөк шамал улуп, бороон соксун!  
Кырсыкка даяр туруп, көөдөн тоскун!*

*Бул чындык – талаш-тартыш туулары,  
жүэзүндүн көз жашыңа жуулары.*

*Чырагым, дал ошондо туруктуу бол.  
Эсинде болсун дайым – антташкан кол.*

*Унутпа Мадемилдин бийик зоосун...  
Бой таштап, көз ирмемде жок болмоксун.*

*Чыкпайт го аягына деген ойдан  
шол түнү жаныңа мен түшпөй койгом.*

*Көгөрүп кездешем деп а сен болсо,  
кыңдырып ай-талааны, чыктың тоого.*

*Далилдеп берген сөзгө тактыгынды,  
бооруңа бекем кысып баштыгынды,*

*карабай нөшөрлөгөн күзгү жаанга,  
күйимин суу болгонго, сыгып алма.*

*Жаштанбы, жаанданбы? Айрып билгис,  
жүэзүңөн төмөн карай суу салган из...*

*Туруштук бералбастан көз жашыңа,  
түшүргөм Ак Шоолаңды дал астыңа.*

*Учурбай урчук зоодон токтоттурдум.  
Унчукпай, айтканыңа көөнүм бурдум.*

*Чыккыча бугун ىчтен, үнсүз тыңдал,  
чыгаргам бүтүмүмдү жыйынтыктап.*

*Күнт койбой айтканыма, ызаң менен  
кунөөлөп жатканымдай туйупсун сен.*

*Ал күнү сени эмес өзүмдү мен  
сезимин мокоттум деп жемелегем.*

*Ичтеги бугуң чыгып басылганда,  
иш жайын түшүндүргөм шондо гана.*

*Ант шертин кол алышип тактаганбыз.  
Андан соң ыр-дастанды баштаганбыз.*

*Арадан андан бери кыйла өттү.  
Акылга өкчөп билдиң сен да көптү.*

*Кубантып, изсиз жолдон баш тартпадың.  
Өзүңчө чыйыр салып жол таптадың.*

*Жазбастан ушунуңдан, өрдү карай  
жолунду уланта бер кайра тартпай.*

*Түстөрдүн алмашуусун жөнгө салсан,  
Жарык Нур түшкөн чекти эстеп алсан,*

*түрмөгүң үзүлбөстөн түз чубалат,  
түшүргөн ар бир тамгаң тез курагат.*

*Кыйналбай, жай олтуруп аздан түшүр,  
дааналап ар бир сөзду шашпай бүтүр.*

*Унутпай убадамды сага берген,  
учураш, «Ханзааданды» ала келгем.*

*Алаксып түйшүгүндөн кубанып кал.  
Азыңкы көңүлүнду жубатып ал.*

*Мунарык көгүш Нурга чүмбөттөлгөн Жайсан Атанаын жанындағы «Кичинекей Ханзааданы» байкабаптырмын. Качан гана «Ханзааданды ала келдим»*

*дегенде Шоолага оронгон наристени көрүп кучак жайдым. Салмаксыз «Ханзаадамды» көкүрөгүмө кыстым. Ал дагы бажырайган бөтөнчө чоң каректерин балбылдатып, адатынча үнсүз, моюнума колун артты. Ушундай абалда канча турганыбыз эсимдө жок. Бир маалда кулагыма Жайсан Атанын конур үнү угулуп, Шоолага оронуп жылып баратканыбызды түшүндүм.*

*Жайсандын төрөлүшүн көксөп күтүп,  
кай бирде караманча умут үзүп*

*жүрөсүң санаа тартып убайым жеп,  
Жайсанды төрөп берсе Тамарам<sup>1</sup> деп.*

*Унутуп өз кайғыңды, барың-жогуң,  
унутуп балдарыңдын ачын-тогун,*

*дартмандуу кеселманга дабаа издел,  
баласыз бечарага – перзент типеп,*

*өзгөнүн, өмөчөктөп, камын жейсиң,  
өзүңдү эч убакта эстебейсиң.*

*Турмуштун запкысына жәцилбестен,  
тиленип ак дилиңден күтө билсен,*

*көрөсүң, ошол типек кабыл болуп,  
калганын так төбөңө бакыт конуп.*

*Кана эми, Тал-Чокуга сапар тартып,  
кыйырдан кеп салапык кылым артып.*

*Откөнду көз алдыдан чубаталы,  
өзөктүү ыр-дастанды уланталы.*

---

<sup>1</sup> Тамара – Бүбү Мариям узак мезгил бойу дарылаган келин.



\* \* \*

...Калчылдап чыйрыктырып, тердеп, кайра  
кабылдап, оозу ачылбай туйук жара,

сүйөнүп кароол ташка Айкөл берен,  
сыр бербей оорусунан жан кейиткен,

көз тартпай дүрбү салып кан майданга,  
серп салат жоокерлердин чабышына.

Канчалық кыйналбасын – сыр бербестен,  
кайраты кадимкидей кебелбестен,

өткөнү тизгин улап ушул күнгө,  
куйупуп, жуурупушуп бир бүтүнгө,

карги кан майданда... ойу алыс...  
Угулат Алмамбеттин үнү тааныш:



\* \* \*

«Ошентип құткөн перзент кыз төрөлүп,  
өкүнүч-сүйүнүчкө тең бөлөнүп,

өксүгү, кубанычы тең салмакта  
өтүптыр өмүрлөрү ошол тапта.

Апакем айтаар эле: «Чоңайгону  
таенеңдин эсимде жок соо болгону.

Ар дайым төшөгүнөн өйдө турбай  
арылгыс арманынан сөз салчу жай:

«Жәэгинде Эгиз-Көлдүн нур балкыган  
жаштығым, балалығым баары калган.

Картайып атам-энем калган чакта  
кечиғип келиптиримин бул жалганга.

Ал кезди эстегенде, арман басып,  
апакем эскерүүчү мундуу жашып:

«Кыйналып, қырктан өтүп төрөгөнүм  
kyz болуп, кайғы-муңға бөлөнгөмүн.

Ал күндү қандай гана күттүк эле!  
Азапка, үмүт менен түттүк эле!

Нипничке «ыңаалаган» кыздын үнү  
үзгөндөй болду баардык үмүтүмдү.

Эсимде калган нерсе шол ирмемден –  
түн түшүп, көөнүм айнып жер термелген.

Куланып түшүп түпсүз тунгуйукка  
кабылгам дудук-дүлөй жымжырттыкка.

Эртеби-кечпи, билбейм, бир мезгилде  
сыздаган мундуу үндөн келгем эске:

«Ач көзүң! Наарым, мени таштабагын.  
Азаптуу жаман жорук баштабагын.

Атажурт, элим-жерим, мекен деген  
жат жерде мен үчүн – сен, а сага – мен.

Аскар тоо тирегимдей көрүп сени,  
ар дайым кубат алыш келбедимби.

Бөтөн эл, бөлөк жерде экөөбүз тең  
бел байлап келечекке үмүт менен,

Жараткан уул берсе, Атажуртка  
жетер деп биз жетпесек ошол бала,

бирибиз кайрат берип бирибизге,  
бир гана тилек тилеп келдик эле.

Тартпаптыр туз насиби тууган жердин.  
Тагдырдын буйругуна не демексин.

Маңдайда жазуубузга көнүп, демек,  
кетүүдөн, элге, үмүт үзүш керек.

А балким, тилемтердин биз тилемен  
баарысын бириктирип туруп берген

мун-зарга дабаа болсун деген Тенир  
муногу периштедей наристедир?

Көзүндү ачып, Наарым, «тобо» дегин.  
Курсагы ачты чүрпөң, эмчек бергин.

Апаппак үлбүрөгөн керемет кыз,  
а балким, Нурперидир адам жеткис.

Ажайып нурун чачып көлдүн ээси,—  
асманда алтын Айдын толгон кези.

Жароокер, эстүү Наарым, өйдө болгун.  
Жараткан берген кыздын атын койгун.

Укмуштай кооздуука назар салгын.  
Уул деп кызыбызды кабыл алгын.

Экөөбүз жетпегенге ушул жетсин!  
Эл-жерге биз кепесек – кызыым кетсин!...» –

Илеби жылуу сөздүн таасир этип,  
ичимди муздаттырган нерсе кетип,

акырын баш көтөрүп өйдө болдум,  
айланы-тегерекке көнүп койдум.

Бир үзүм ак буулуттай наристенин  
бөйтөйүп күш жаздыкта жаткан денин,

эриген коргошундай көлкүп денем,  
кармадым калтыраган колум менен.

Ушунча ысык белең бала деген!  
Ысыгын салыштырам эмне менен?

Энем да мага окшоп жериген бейм!  
Ал анан мен сыйктуу эриген бейм!

Армандуу жараатынын оозу бүтпөй,  
апам да эркек күткөн, мени күтпөй.

Эзилип, кулчулуктун тартып корун,  
эстечү уясы бир жалгыз боорун.

Жалынып, Жараткандан жардам сурап,  
зарлачу түнү бойу боздоп ыйлап:

«О Тенир! Жалгызымыды сактай көргүн.  
Таштан бек, суудан узун өмүр бергин.

Жалгызым аман болсо издең келер.  
«Бармын» деп жок дегенде кабар берер.

Эркектен Култаң – жалгыз, кыздан – менмин.  
Бир боорум тириүбү деп кайғы жеймин.

Апабыз соодагердин Дамашкиден  
кызы экен көзгө басар – Зеби деген.

Күн кечкен кербендерге кул-күң сатып,  
урдалтыр кул сатуучу Тахир сахиб<sup>1</sup>.

Обоздун кербенине сатат Тахир.  
Зебини көргөн Обоз жактырыптыр.

---

<sup>1</sup> Сахиб – мырза.

Төрөлүп Зээр, Култаң – Зеби күндөн,  
чиңдүк өксүк болуп өзгөлөрдөн.

Балдары – атасак да Обоз уулу,  
биз болсо кичүү үйдөн – күн тукуму.

Балдарга чоң ордодо болбостон тен,  
басынып басмырт өстүк маанайы кем.

Апабыз ай жамалдуу Зеби супуу  
ар дайым жүрөр эле жүзү суулуу.

Куйулуп көздөрүнөн жашы ысык,  
кучактап көөдөнүнө бекем ысып,

аймалап мойунумдан секин сылап,  
айтканы али эсте апам ыйлап:

«Зээrim, көкөлөтөөр көңүлүмдү,  
Тенирим узун кылсын өмүрүндү.

Аганды Култаң атап – үмүт менен,  
атаар деп аппак таңым күтүп келем.

Көтөрсө боорун эсен Култаңтайым,  
ээрчитип экөөбүздү, издээр тайын.

Кудурет, бар болдуу атам-энем?  
Киндик кан тамган жерим көрөр бекем?» –

Зар какшап түнү бойу ыйлап чыкчу,  
заардан кечке тынбай оокат кылчу.

Жетпестен тилегине, шордуу энем  
күндөшү ашкаг кошкон уудан өлгөн.

Түйшүктүү өксүк өсүп жүргөн кезде  
түш болдук андан ашкан каат күнгө.

Каптаган капилеттен жоонун колу  
кыйратып тыйпыл кылды хан ордону.

Олжолоп келин-кызын хан түкүмдүн,  
оор күн салып башка, болдук туткун.

Жунгарлар айдал келип ушул элге,  
кул кылып Гүйянь-Ганга берген эле.

Аралаш кыз-келиндер, кемпир-чалдар,  
ач-арық, араң жандуу жапжаш балдар.

Жашоодо татаар наисип түгөнгүчө,  
жан чиркин, чыдайт тура бар түйшүккө.

Жашадық, жан чыдабас күндү көрүп.  
Ит ичпес жугундуу ичтик бөлүп.

Кембиз деп чоң ордонун балдарынан  
кейиппиз кесир кылып, аттин, арман!

Кесирлүү күн кечирген ошол кезде  
кембагал теңим болот дедим беле?

Кезинде күл-күндөрдү, нөөкөрлөрдү  
көрчүмүн мақулуктай – адам өндүү.

Култаңдын атын токуп, күшүн салган  
бар эле Нүзүп деген төкөр балбан.

Тенденчиз күч жагынан салғылашта  
түшүптур ал да жоонун туткунуна.

Жанагы макулукка теңеп жүргөн  
адамдын бири сымал көрөр элем.

Каптаган жоо колуна олжолонуп,  
Нұзұптөн қалдым кийин төмөн болуп.

Эмгекке көнгөн Нұзұп алтын кендин  
әсіне жағып калып, биздин әлдин

өкүлү катарында мидет өтөп,  
башкарып баарыбызды ишке бөлөт.

Нұзұпкө алтын кендин әсси Гүйянь  
назары түшкөн окшойт, минтип айткан:

«Кулдарды ойдогудай иштеттирсең,  
курсагың ток болгудай тамак берем.

Дагы бир жакшылықты қылам мындей:  
тобунду сактап қалам чачыратпай.

Кымындей қыйшық қетсе – аябастан,  
қыргынга учуратып – чачыратам.

Билишсин жакшылықты қылган ушул,  
боордош туугандарың иштеткин, қуп!» –

деп буйруп кендин әсси, Нұзұп балбан  
топ қулга башчы болуп дайындалған.

Олжого келгендердин тобун түзүп,  
ошентип алтын кенде қалған Нұзұп.

Кечәэги бектер бүгүн Гүйянь-Ганга  
қуп болуп, әркисиз бир сөз кайтарууга.

Баарысын баш коштуруп Нұзұп балбан,  
ортого салып оюн, минтип айткан:

«Жазууну көтөрбөскө манғайдағы  
жат жерде таба турган арга барбы?

Туугандар, башка түшкөн ушул сындан  
кеңешсек, жол табарбыз өтө турган.

Ал жолду бирге басып, чогуу болсок,  
алдыга – качабыз деп максат койсок,

эртедир-кечтир дебей туз буйурса,  
табылар тууган жерге кайтаар арга.

Көргүчө ошол күнди, баарыбыз тең  
калуубуз керек мында бөлүнбөстөн.

Эгерде туш тарапка бөлүп ийсе,  
эбин таап кетүү кыйын болот элге.

Бөлүнбөй, чогуу бойдон қалыш үчүн,  
бүтүмдү чыгаруубуз зарыл бүгүн.

Качабыз деген ойду Гүйянь-Гандан  
жашируу өтө кыйын, ага-тууган.

Ойунду сезе билген,abyдан сак  
онбогон кен ээсине эптеп жаксак,

бөлүнбөй чогуу қалып ушул жерде,  
бир арга табарбыз дейм кетчү элге.

Ал үчүн ишин иштеп күндөп-түндөп,  
кирелик ишенимге жанды үрөп.

Алтындын бир бүртүгүн – адам эмес  
акканын чайкандыга ыраа көрбөс

Гүйяндын кароолугу алтынына,  
кыязы, белгилүүдүр, баарыңарга?

Алтынын чайкандыга ағызбастан,  
иштейлик ар бирибиз өтө тыкан.

Алтындын кунун жакшы билгендиктен,  
жыландар кенчтүү жерди қылат мекен.

Чакканын мүрт өлтүргүч уулуу жылан  
кайтарат дешет кенчти алдырбастан.

Баалашып калыстыгын асыл кенчке,  
«Азиз» дейт жыландарды эл ичинде.

Чагууга окторулуп даяр турган  
дал ошол уу жыландай биздин Гүйянь.

Уусуна жыландардын караганда  
күчтүү дейт анын уусу алда канча.

Чактырып албас үчүн, мындан нары  
ич ара Азиз дейли Гүйянь-Ганды

Биригип бир муштумга, боордоштор,  
бөтөн эл, бөлөк жерде болбойлу кор» –

айтканы баарыбызга жаккандыктан,  
башчыбыз болсун дедик Нүзүп балбан.

Гүйяндын ошол күндөн атын тергеп,  
ич ара атап калдык Азиз хан деп.

Гүйяндын өзүнө да бул кеп жетти.  
Биз эмес, өз элине тарап кетти.

Нұзұптың койгон атын укканында,  
Гүйянь-Гань каарданмак түгүл кайра

ал аттын жаккандығын жашырбастан,  
Нұзұпты чакырттырып минтип айткан:

«Азиз деп ат койупсун туура баалап,  
аткарғын, шарт койомун турсаң каалап.

Жылан да тийген жанды гана чагат.  
Тек жүргүн, кетем дебе мени алдап.

Качам деп ойлобогун өз элиңе.  
Каласың биротоло алтын кенде.

Өзүңө чакан турак бөлүп берем.  
Күндөрдөн, өзүң танда, алып берем.

Талабым жана шартым койгон сага –  
ак иште. Ушуунундан эч бир жазба». –

«Жок, болбойт» деп айткандай бул талапка  
жоопту ким койуптур эркисиз қулга?

Салыңкы маанайы пас басып келип,  
чакырып топ ичинен мени бөлүп,

жалтанып, ыйбаа кылган түрү менен  
апқаарып сөзүн айтты мындей деген:

«Култандын кулу элем, Зээр эрке,  
кантмекпиз, тагдыр жазуу көнбөйт эркке.

Кызысың хан тукумдун каны таза,  
кордолуп калбасын деп кас душманга,

коргоого мындан башка жол таппастан,  
батынып ушул сөздү айтып турам.

Аргам жок айтып турган ушул сөздү,  
канымчам, кабыл алғын, көрсөң эптүү.

Ашусун бул жашоонун чогуу ашып,  
экөөбүз баш кошолу кол кармашып.

Туз буйруп насип тартса – Атажурттун  
татаарбыз бирге барып даамын, суусун.

Буйурса бөтөн жерден топуракты,  
жатарбыз башыбызга жаздал аны.

Айтарым ушул болчу, көнсөң тилге,  
көрөлү башка түшкөн күндү бирге.

Чарам жок мындан башка келүүчү эп,  
чанбагын, Зээр эрке, төкөр кул деп». –

«Жок» дешке чамам чактуу, аргам да жок,  
жоопту түз бергеним туура болмок.

Жанымды ага чейин кыя албадым,  
түз жообум – камын көрүү жан айланын,

кулчулук кор жашоону чогуу беттеп,  
Нүзүпкө баш кошкомун кайриет деп.

Бар кылган кайрымжысы бул жалгандын –  
баа жеткис бактым, Наарым, сени таптым.

Угуп ал, таятаңдын аты Обоз  
Хан болгон көчү токтоп, жүгү ообос.

Балдары – улуу үйдөн Нойгут, Кыпчак,  
өсүшкөн таңы – таалай, түшү – чапчак.

Биз болсок төрөлгөнбүз Зеби күндөн,  
баасы кем, баркталбаган кичүү үйдөн.

А бирок торогонду аябаган  
абыдан өктөм болчу Култаң агам.

Кармаган кош тизгинин кактырбаган,  
кошомат кылгандарды жактырбаган.

Бербеген беттегенин өжөр, көк бет,  
билгендер астын тоспой, өтчүү четтеп.

Баа берип өжөр, өктөм, көктүгүнө,  
баш ийчү хан атасы Обоз деле.

Ал эмес аял алаар курагында  
үйлөнбөй хан атасы жактырганга,  
  
жер кезип жүрүп өзү тандап алган  
жароокер Тул-Бийкесин – аргындардан.

Аргындын Жангар ханы алтымыштын  
ашуусун ашып көргөн жалгыз кызын,  
  
эркектен артык көрүп тарбиялап,  
ээрчитип өзү менен жаа тарттырат.

Эстүү өсөт, төрт тарабы келишип төп,  
эркенин келбетинен нур төгүлөт.

Акылы, сулуулугу айқалышып,  
аселге май кошкондой чайкалышып,

жан эле эр мүнөздүү, бирок наздуу,  
эрөөлдө – эр көкүрөк, үйдө – жаштуу.

Урушта жааны тарткан колу менен,  
үйүндө жарына арнап олпок тиккен.

Анысы абакеме куп жарашип,  
карачу көргөн адам сугун артып.

Абакем аңга чыкса үйдө калчу,  
аттанса жоону беттеп, биргэ барчу.

Эр-аял эмес – эгиз туулгандай  
ээрчишип жүргүшчү эч ажырабай.

Бактысы толо адам болбойт белем,  
«Бири кем дүйнө!» делбейт бекеринен.

Сыртынан сыр беришпей күлүшсө да,  
төрөтү кечең тартып баратканга

Тул-Бийке санаа чегип жүргөн кезде  
туш болдук андан өткөн каран күнгө.

О, Төңир! Тирүү барбы жалгыз аbam?  
Ал аман болсо, менде болбос арман!

Эл-жерди көрсөтөр деп эңсеттирген,  
Наарым, сени эркек болсо дегем.

Наары деп тууган жердин – атың койгон  
атаңды, топо басып, кайтыш болгон.

Туш болот тагдырыңа кандай таалай,  
ұзұлду менден үмүт – өчтү маанай!». –

Ушинтип көргөн құнұн шордуу апам,  
уугуп ызасына кылчу баян...

Атама Азиз берген кепе үйдө  
экөөбүз құн кеччүбүз өтө жүдөө.

Бирөөлөр назарына илбесин деп,  
бечара апам көргөн бир аракет –

ботала бойдон койуп жуундурбай,  
бойума койгон болчу көңүл бурбай.

Бир құнұ апам кир жууп – отун жагып,  
апамдын жууган кириң силкип, кагып,

жайғаны тарткан жипке болсом өйдө,  
турұптур мени карап атчан бирөө.

«Кийинтсе пери қызы келбестей тең,  
бечара, таза кандуу тукумдан бейм?

Жактырса тапқанымды Шой-Бо аяр,  
жашоомдун мындан наркы камы даяр.

Аянбай мол тартуусун Сянь-Фань берет,  
кем-карчсыз карылыгым өтөт, демек...». –

Ушинтип құнгүрөнүп, тигил атчан  
ұстөмдүк көргөзгүдөй, түшүп аттан

апама жакын барып, өз тилинде  
кол жаңсап мен тарапка, минткен эле:

«Күң катын, муногу кыз сеникиби?  
Же, балким, багары жок бир жетимби?

Угуп тур, ким болбосун бул кыз сага,  
учкаштыр каршылыксыз азыр мага.

Төлөдүм кунун кыздын ээнерге.  
Колундан, шордуу аял, келет эмне?

Чаңырып чыр салғының, өкүр, бакыр.  
Кааласаң жаныңды бер, мұрт кет азыр.

Баары бир бул кызыңды алып кетем.  
Эмнени көздөп келсем сөзсүз жетем». –

Бирөөнүн бар экенин турган аңдып  
бидирип белги кылып кашын кагып,

ачуулуу колун жаңсап, үйрүп камчы,  
апама бирок минтип шыбырады:

«Ушул кыз Шой-Бо аярга калса жагып,  
каны бир өз элиндин уупу алып,

ынангын, өтөөрүнө улуу тойдун,  
ырысы толо болот, билип койгун.

Бир жоокер күң аялдан тартып алган  
баланы перзентсиз хан багып алган.

Бир мүнөз, акыл-эстүү жапжаш улан.  
Ыйлабай, бечара күң, буга кубан.

Тилегин андан көрө, шордуу аял,  
кызыңды жактырсын деп Шой-Бо аяр.

Баласыз жарым хандын аты Сянь-Фань.  
Ал мени жакын көрөт жатындаштан.

Андоомдо таза кандуу жан экенсин,  
андыктан сырдашканы жалгыз келдим.

«Түбөлүк доспуз» дешкен досум Сянь-Фань:  
«Таза кан бир кыз тапкын» – деп сураган.

Анткени, жалгыз уулун, багып алган  
үйлөнтмөк ургаачыга өз канынан.

Эгерде Шой-Бо аярга кызың жакса,  
этегин жалгап, эркек төрөп алса,

ошондо баарыңардын типегиңер  
орундап, туш келгенин билесиңер.

Хан досум ушул сырды сага ачкан,  
өтүнгөн билбесин деп бөлөк бир жан.

Айтканым мени менен бирге жатат.  
А сага көп күттүргөн ак таң атат.

Өзөгүң өрттөнсө да, шордуу, чыда.  
Өзгөгө сыр алдырбас үчүн, ыйла.

«Кудурет, барган жерден багын ач!» – деп,  
кызыңды учкаштыргын типек типеп». –

Күндөргө сатып алган кошпой мени,  
күлүккө учкаштырып узай берди...

Атабыз Сянь-Фань менен Хомо-Хэнин  
жайларын түбөлүктүү, Буркан берсин.

Ошентип Соорундугум тапкан мени.  
Экөөбүз таап алдық минтип сени.

Атымды Наар деген койсо атам,  
а сени Алтынай деп мен атагам.

Көңүлүм айнығанда – чочуп атаң,  
«Кызындын атын койчу» деп сураган.

Тұбәлүк ордун алган чексиз көктөн  
суктанып толгон Айга нурун төккөн,

таалайың толгон Айдай кемтиги жок,  
ырыскың мелт-калт толо, пейилиң ток,

ашсын деп алтындан да асылдығың,  
«Алтынай» деген атты койғом, кызым.

Көөнүмдүн айнығаны коркутпаса,  
ат коймок экен атаң өзү сага.

«Бел болсун ушул кызым уулдай!» деп,  
бермекчи экен ысым – Уулай деп.

Өкүнүп-кубануумдун ошол кезде  
өлчөмүн болмок эмес так өлчөөгө.

Ментимден<sup>1</sup> тайдырууга болуп себеп,  
мен үчүн экөө бирдей болсо керек.

Төшөктөн баш көтөрбөй ошол тейден,  
тек гана бир сен үчүн жашап келем.

---

<sup>1</sup> Ментимден – кубатымдан, жигер-демимден.

Көтөрүп оор жүктү тагдыр арткан,  
кутулбай зоопу кийген кулчулуктан,  
көрбөстөн тууган жерин каны тамган,  
Ата-энем өтүп кетти бул жалгандан.

Туз буйруп тууган жерге барып қалсан,  
түп тегиң Чылабанын түкүмунан.

Атамды теги күп деп жерибегин.  
Ал болгон ар-намыстуу уулу элдин.

Сүйгөндөй Атажуртун Нүзүп балбан  
сүйүшсө – тарагандар қырк уруудан,  
кордолуп, баскынчыга туткундалбай,  
туулган жерибизде жатмакпыш жай.

Төрөлгөм Зээринен Обоз хандын.  
Таякең – аты Култан, унупагын.

Бар болсо жер бетинде жалгыз тайын,  
аманат – Зээр, Наардын дайнын айткын!

Өзүнө типенерим Көк-Теңирден –  
түш келсин тилегибиз биз жетпеген!..» –

...Апакем сырдашкандан көп күн өтпөй  
Көз жумган сары оорудан баш көтөрбөй». –



## ЭРТЕ БҮТКӨН БАЛАЛЫҚ

1. 3. 1996-ж. 13чұ А. К. 66° 04<sup>1</sup> 24

Откөн түндөгү медитацияны улантуум керек болчу, адаттагыдай жылдыз толо үйдөн чыгып өр таяңдым. Пендечиликтеги көр тирликтин түйшүгү майыштырып, көңүлүм жайында эмес эле. Жыл тогашор март айы уч жылдан бери түйшүктүн жүргү менен босогосун аттатып жүрөт. Кыязы, ошол көр тирликтин айлампасына тартылып кетсем керек, Шооламдын түшкөнүн байкабай калыптырмын. Жайсан Атанын конур добушун эшитип жарыкка жүзүмдү бурдум.

*Эртерээк чыгып алып күтүп калып,  
ошого тургансың бейм капаланып?*

*Ағылган Нуршооланды байкатпаган  
ал кандай ой болду дейм алаксыткан?*

*«Откөрдүм уч жыл бойу түйшүк менен  
келгенде өз үйүмө конгону мен» –*

*дегениң түшүнүктүү, Акчабагым,  
үйүндө күтөт дайым чарба-чагын.*

*Чыгарып, кагып-силкип жайып алғын,  
шыпыргын булуң-бурчун, чаң калбасын.*

*Кайрадан бир жыл бойу коноктосун,  
жакшы үй, жаман үйгө туш болосун.*

*Жакшы үйдүн жаман жерин байкап чыккын,  
жамандын – бир жылтырын эске туткун.*

*Кыязы, Шарыпкулдин айткандарын  
кайталап жатканымдай кабыл алдың.*

*Билип жур – акылдуу сөз карып, азбайт.  
Ал сөздү арттагы муун миң кайталайт.*

*Сөзүмдөн бүтүм чыгар өзүң талдап,  
сүйлөйбүз кимибизди ким кайталап.*

*Жыл бойу ыпыр-сыпыр толгон үйүң  
тазалап желе-чаңдан кагып-күбүн.*

*Жаркырап, көркү чыгып тазалансын,  
жайланып көөнүң тынчып тыным алғын.*

*Арылып кур санаадан – келер жылың  
арнасын аяк толо ырыссысын.*

*Тартынбай ичте кириң айтып алғын,  
ошол кир ушул жерде калып калсын.*

*Жайсаң Атансын добушу саал тынып калды.  
Көөндөнүм толо ызамдын кайсы бириң айтып түгөтө  
алам? Көңүлүм эмнеден чөккөнүн құнүгө көрүп-би-  
лип жүргөн Шакин агай деле көрмөксөн. Кокус ошо-  
лордун айланасында сөз козгосом агай жактырбай:*

«Сиз пендеден жогору болушунуз керек, атаңыз айтып аттайбы» – деп сөзүмдү чорт кесип, акыл-насаатын айта баштайды. Ал эми Жайсан Ата болсо:

**«Өкүттүү таарынычың жойуп салчы,  
өз ара мамиленди ондол алчы.**

**Жетинчи сезимиңди кирдепестен,  
сезимге жетеленбей – жетектесең» –**

деп сөзүмдүн тизгинин кагып коёт. Ичимдеги бутумду чыгарайын дегеним өлүүгө да, тириүгө да жакпасын билем, ошондуктан ызам көөдөнүмө толуп, өзүм менен өзүм тирешем. Ушул ойпорумду туйган Жайсан Атанаң конур добушу сөз улады:

**Унутпайм, дайым эстейм айтканыңды:  
«Өлүүгө, тириүгө да жакпадымды».**

**Көңүлүң тириүүлөрдөн калган сайын,  
менин да тарыгансыйт кенен жайым.**

**Ар дайым жубатууга далбас урам,  
айт-айтпа – баардыгын тең билип турам.**

**Шашкалаң, бала кыялт мүнөзүң бар,  
баладай тез таарынып, кеч жазылаар.**

**Чалкыган көк деңиздин эркесисин.  
Чүнчүтөт дайым ошол эркелигин.**

**Эркелет «Ханзаадаңды» – эркелеп ал,  
ызаңды көөдөндөгү унутуп сал.**

**Жүрөктө күйгөн отуң өчүп калса,  
билесиң тутанбасын эч убакта.**

*Отуңа жылынышкан оорулардын  
алкоосун, ак батасын далай алдың.*

*Бөлүнуп караңғыдан – сыйылгамын,  
мен деле ошол отко жылынгамын.*

*Кириңден арылдыңбы бир азыраак?  
Көңүлүң – бугун چыкса тез ачылат.*

*Кайталайм, ушул жерде калсын баары,  
кайғы-муң, жаңылыштық, турмуш каары.*

*Кайғысы-кубанычы – баары арапаш  
келер жыл алыш келет тартыш-талаш.*

*Эркиңе ишенемин, Акчабагым,  
мұңкүрөп, сетиркебей көтөр баарын.*

*Жүрөгой, Тал-Чокуга жол тарталы,  
талбай жаз, тарых-ырды уланталы.*

*P. S. Переписывая эти строки, я вновь пережи-  
ла ту ночь. В последнее время мне не по плечу тяго-  
ты мирские. Кажется, остыла я от всего мирского.  
Только в разговоре вокруг Вас я оживаю, Жайсан  
Ата. Почему-то захотелось оставить эти строки.*

*(Ушул саптарды 7-март күнү чечмелеп жазган соң  
аяғында беш сүйлөмдөн турган орусча текстти да депте-  
риме жазып койдум).*

7. 03. 1996-ж. 00-23

1. 03. 1996 13чұ А. К. 360° 00¹ 03⁴

*«Жәэгинде Эгиз-Көлдүн нур балқыган  
жаشتыгым, балалыгым – баары калган».*

*Чырагым, Алтынайдын айткандары  
тиишиштуу үчөөнө төң, билгин аны.*

*Үчөө төң чоңойушкан ушул жерден,  
алышкан аруулукту ыйык көлдөн.*

*Үчөөнүн ким экенин табасыңбы?  
Таппасаң жообун менден аласыңбы?*

*Үчөөнүн ким экенин кантип таппайын – табам!*

*Алар – балалыгы, жаштыгы, деги эле бүт өмүр-  
лөрү арманда өткөн – уч каарман деген ойума Жай-  
саң Ата ыраазы болуп сөзүн улады:*

*Айтканың төгүндөлгүс, туура дечи.  
Атасы, кызы жана небереси.*

*Алардын атын бирден атаганда  
Соорундук, Алтынайы, Алмамбет да.*

*Эмесе, дастанымды улантайын,  
Кулак сал баянына Алтынайдын.*

\* \* \*

«Апамдан айрылганда алтыда элем  
анчалык акыл-эсим жетилбеген.

Атама түшкөн түйшүк артыптыр да,  
ардагым, азабымды тартыптыр да.

Жанымдан карыш жылбай күнү-түнү,  
ыйласам коштоп мени мундуу үнү.

бооруна бекем кысып, өөп-жыттап,  
жаткырчу кучагында калсам уктап.

Кээ күнү Эгиз-Көлдү бойлоор элек,  
кайғыны унуткарып, ойноор элек.

Тентегим кармаганда, байкатпастан  
таштарга жашынчумун мен атамдан.

Атамдын корккон өңүн мени издең,  
конулдан карап алыш күлчүмүн тек.

Ардагым атам болсо коркчу чындал,  
агызып көздөн жашын «Алтынайлап»,

чакырып көлдү бойлоп, алы кетип,  
чарчаган атакеме барам жетип.

Кучактап ый аралаш күлө бакчу,  
кулуйган мага карап минтип айтчу:

«Карегим, жашынарың билем дечи,  
кеттиби азғырып деп Суу периси,  
  
жүрөгүм түшүп калды, чүрпөтайым,  
жашоомдо медеримсин, айрылбайын». –

Уялып қалар элем ошол тапта,  
унутуп аздан кийин – баламын да,

кайталап тентектигим сансыз ирет,  
көл бойлоп чуркаар эле атам издең.

Мен күлүп, коркконунан ыйлап атам,  
баардыгы қайталанчу кайра баштан.

Кыпындей сыр катпастан ичибизге,  
бирибиз айттар элек бирибизге.

Атакем ойдогусун айтып толук,  
чиңдүм аны менен сырдаш болуп.

Тарттырдым түйшүктөрдү эсеп жеткис.  
Ошонун бири эч бир эстен кеткис.

Ашынган эркеликтен көкбеттенип,  
атамды кыйнаптырын тентектенип.

Даанасы эсимде жок: кимге, неге  
таарынып, шол жорукка бардым эле?

Кадалып карегимде калган нерсе,  
бар болчу куйулма жар көл жээгинде.

Кырына ошол жардын чыгып баргам.  
Куланып кетериме бир аз калган.

А бирок ошол маалда жетип атам,  
ажалдын кучагынан сууруп алган...

Эстедим, шол жорукка алып барган  
ээнооз сөзү түндө күндүн айткан.

Билбепмин өлүм эмне экендигин,  
жанында болгум келген апакемдин...

Атам жок, кандайдыр бир иши менен  
жол тартып алыс жакка кеткен эken.

Жатарда ошол түнү билбейм неге,  
белгисиз күч башкарып сезимимде,

калтырап колу-бутум, бүткүл денем,  
көзүмө көрүндү суук киндиk энем.

Бул аял биздин үйгө келген экен  
Хомо-Хэ сатып келген күндөр менен.

Төп келип көңүлдөрү ошол күндөн  
түгөйлөш эгиздердей бөлүнбөстөн,

бир үйдө чогуу болуп апам менен,  
кайгысын-кубанычын бөлүшөт төң.

Ай-күнү жетип апам төрөгөндө,  
ал мага болгон экен киндиқ эне.

Жарыкка келгенимде жерден алып,  
жан-дилин берип мага калат багып.

Мен үчүн эс тартканы, киндиқ энем  
сезилчү айырмасыз өз энемден.

Ал эми апакемден айрылганы  
калгамын эне ордуна тутуп аны.

Ал тиги каргашалуу ошол түндө  
азгырды сезимимди билбейм эмне?

Эмнеси жакпаганын билбейм анын,  
эчкирип ээ-жаа бербей бейжайландым.

Жалынып соороталбай киндиқ энем,  
жаш төгүп өзү дагы мени менен,

чакырып күң аялды: «Карап тур», – деп,  
сырт жакка бир нерсени кеткен издеп.

«Апамды таап кел!» – деп, күчөп ыйлап,  
алиги күң аялды жаттым кыйнап.

Ошондо ачууланган күн аялдын  
айтканын көңүлүмө сактап калдым.

«Басылгын, долу, көкбет, энең өлгөн!  
Бойуна Эгиз-Көлдүн аны көмгөн!»

Перилер жарық чачкан айлуу түндө  
эненди алып кеткен көл түбүнө». –

Басылып ыйым менин ошол замат,  
сурадым күн аялдан: «Кантип барат?»

Аңгыча кирип келген киндик энем  
кардыккан аянычтуу үнү менен

жалынып, кучагына алып мени,  
карматты колдорума бир нерсени.

Ал буйум ушунчалык кооз экен,  
байкабай тиги күндү чыгып кеткен,

унутуп анын сөзүн, чырдаганым,  
колумда ойунчукка арбалгамын.

Төрт чарчы сандыкчада кооздолгон  
төгөрөк, жумурткадай кооз болгон

асыл таш чөгөрүлгөн ар кыл түрдө,  
сандыктын ичин бөлөйт түркүн түскө.

Акырын кол тийгизсең – жумурткадан  
угулат укмуш добуш кубулжуган.

Үлбүрөк муңдуу обон чыккан боздол  
үнүнө апакемдин турду окшоп.

Берилип сырдуу үнгө жаттым тыңшап,  
бир кезде калыптырмын катуу уктап.

Ойгонсом олтуруптур атам карап,  
ойлонуп саамайымды сылай тарап.

«Садагам, ойгондуңбу, кел, туралы,  
суу бойлоп, жүзүбүздү жууналы.

Сейилдеп көл жээгинде бирге басып,  
жүрөгөй, келеличи көңүл ачып».-

...Шар аккан өзөн суусун бирге бойлоп,  
секирип таштан-ташка чуркап, ойноп,

атакем бала болуп мени менен,  
ал – атым, мен үстүндө жоокер элем.

Унутуп кайғы-муңдун бар экенин,  
унутуп кәэде дүйнө тар экенин,

чалкыган кең дүйнөдө – экөө гана  
кушуп ойун салган ата-бала!

Убакыт тез өтөт го мындај кезде,  
калыптыр күн түш болуп нечак эле.

Ал ойун уланмакчы дагы канча  
«Алтынай!» деген үндү укпаганда.

Апакай үлбүрөгөн ак көйнөкчөн,  
башында ак жоолугун жел үйлөгөн,

ажары аткан таңдай киндик энем,  
арыда бизди карап турган экен.

Булактын бойундагы ак кайыңға  
бұрала басып барып, койдой ташка

көтөргөн түйүнчөгүн койуп, анан  
кол булғап биз тарапка добуш салған:

«Алтынай, кел, келегой, ачка болдуң,  
азыраак токтоттура турғун ойнун.

Эртеден жүрүшөт деп даам сызбай,  
силерге аш апкелдим санаам тынбай»,-

энемдин назик чыккан ушул үнү  
эсиме салды дароо түндөгүнү.

Жалындуу от чачкандаи бүт денеме,  
жалт бурдум көздөрүмдү атакеме.

Ал мага назар салбай ошол чакта,  
бүт дили бурулуптур энем жакка.

Баш ийбей сезимдери экөөнүн тең,  
жалжылдан чагылышкан каректерден

көрүнүп бирин бири сыйлаганы,  
бирөөсү әкинчисин кыйбаганы,

чыгарып мени такыр эстеринен,  
чырмалып сезимдери турған экен.

Өзүмдү шол учурда ашық сездим.  
Ақырын байкатпастан басып кеттим.

Элиртип түндөгүдөй чоочун сезим,  
эстетти унутулған күндүн сөзүн.

Булутка жашырынып Құнұм тийген,  
тарыды бир заматта кенен дүйнөм.

Кырына жардын шондо чыгып баргам.  
Апама жетериме биртке калгам.

Ұлғұрұп атам жетип калбаганда,  
тұбөлүк калмак денем көл астында...

Ал құнұ әч ким мага даай албай,  
әч кимге менин дагы дилим чаппай,

тунжурап өзүм менен өзүм болуп,  
туйлаткан жүрөгүмдү кайғы толуп,

өкүнүп эси жоктук кылганым  
өзүмдү құнөөлөдүм толук анда.

Ошондо жоругумдан бирок анан  
өмүрү унұтулгус өрнөк алгам.

Атамды көкбеттенип кыйнабайм деп  
ант бергем уятымдын алдында бек.

Капарсыз әркеликти – бир әле күн  
какканын кайткыс кылып даана билдим.

Өзгөрүп тентектигим таштагамын,  
өзүмдү чоң қыз сезе баштагамын.

Артылып акыл-эсим ошол құндөн,  
айттырбай атакемдин ойун билген

қыз болдум илберинки, өтө әлпек,  
кыймакмын жанымды да – болсо керек.

Атамды ушунчалык айар элем,  
айтканын аткарууга даяр элем.

Анткеним – эркеликтин азабынан  
атамдын жашоосуна бүлүк салгам...

...О бая чырдан кийин киндик энем,  
көрбөдүм сырдашканын атам менен.

От чачкан ойноок көзү жалындаган  
ошондон кийин такыр өчүп калган.

Жамалын жадыраган жайкы таңдай  
жаандуу булут басып, калган ачпай.

Жат болуп күлкү менен ошол күндөн,  
жан болду жалгыздыкта өмүр сүргөн.

А бирок мага деген дили, нээти  
сакталып баштагыдай кала берди.

Күчөткөн сезимимди бүлүк түшкөн  
апамды «көл түбүндө жатат» деген,  
  
билбеймин баягы күң не болгонун?  
Шол түндөн кийин аны көргөн жокмун.

А мага шол жоругум берген өрнөк,  
эс тартып токтолуума болду жөлөк.

Тийгизген катуу таасир андан дагы  
түнт мүнөз пайда болгон атамдагы.

Олтуруп көл жээгинде жылтуу кумга,  
көл көрдүм чөмүлгөнүн кайгы-мунга.

Андайда секин барып арт жагынан,  
арманын угар элем минтип айткан:

«Эгерде Алтынайым болсо эркек,  
эл-жердин дайнын эптеп билип бермек.

Кабар ал Атажурттан деп анда мен,  
жер кезген кербендерге кошпойт белем.

Тууган жер, Атажурттун – чымчым эле  
толосун түйүп алып келип берсе,

бир жыттап, таңдайыма салып сорсом!..  
О Тәңир, шондон кийин қайтыш болсом!..

Көөдөндү ачыштырган арманым жок  
кетмекмин бул жалгандан көңүлүм ток!

Кыз болуп калбадыбы Алтынайым.  
Кантемин, ичте кетер бир арманым.

Тенирим, тилегеним бир өзүңдөн –  
таалайын жалгызымын бөксөртпөсөң.

Өмүрүн жашоодогу узун кылгын,  
өтүнөм, толтура күй ырыскысын!» –

деп атам колун жазып бата тартып,  
дем тартпай бир кыйлага калчу катып.

Ал анан өксүп-өксүп ыйлаар эле.  
Атамдын ыйы мени кыйнаар эле.

Атакем жетсе деген тилегине  
балалык каалоом менин чексиз эле.

Ой бөлүп, сыр чечпегем бир да жанга,  
бөлүшчү сырларымды атам гана.

Апакем, эжем, женем, сырдашым да –  
бүт баары орун алган бир атамда.

Атамдын каш-кирпиги ирмелгенден  
сезчүмүн жаңылганым эминеден.

Чыкпастан сыртка бир ооз сөз артыкбаш,  
туйунтчу тууралыгын серпилген каш.

Эркимди мокотпостон эркин койгон.  
Эси жок тентектиktи өзүм жойғом.

Жашоодо эч нерсе жок келүүчү тен,-  
жанымда атам болсо – дүйнөм да кең.

Ай-жылдар өткөн сайын суудай ағып,  
атамдын арманы да барат арбып.

Атакем эркек бала самаар эле.  
Элине кетирүүнү каалаар эле.

Негедир кийинчөрээк менде дагы  
жалгыздап ой жүгүртүү калыптанды.

Атама көрүнбөстөн алыс барып,  
аябай ыйлаар элем өпкө кагып.

Атамдын арманына болчу дабаа  
арганы табамбы деп тартып санаа,

колумду көккө созуп, Көк-Тенирден  
көзүмдөн жаш төгүлтүп тилээр элем:

«О, Тәңир! Балканактай эркек бала  
таап алып, атакеме берсем кана!

Ал анда зарлап күткөн өмүр бойу  
атакем тилегине жетет болчу!»—

Ал кезде артта калып балалыгым,  
акылым жетик тартып калган чагым.

Жакшыны жамандыктан айра таанып,  
жашым да он бештерге калган барып.

Дүркүрөп тula бойум кәэ мезгилде,  
туш болом түшүнүксүз сезимдерге.

Ошондой учурларда, билбейм неге,  
ойумдан күн-түн кетпес тилегиме

«Жетесиң Эгиз-Көлгө барсан» деген  
жагымдуу жел шыбырын сезер элем.

Айрыкча Ай толукшуп толгон кезде,  
делөөрүп баргым келчү көл жээгине.

Жай бербей бүлүк түшүп жандуйнөмө,  
жапжалгыз калгым келчү ошол жерде.

Ай өтүп, ар бир тогоол келген сайын,  
ал сезим атама да болчу дайын.

Атамдын тынчы кетип билгизбестен,  
артымдан ээрчигенин билээр элем.

Акмалап караанымды, секин басып,  
атакем кыйла мезгил жүрдү аңдып.

Ал анан кийинчөрээк тынчып калды.  
Артымдан аңдығанын тыйып салды.

Убакыт өткөн сайын – Ай толгону  
уктабай, көлгө барчу адат болду.

Күткөнсүйт көл жәэгинде бирөө мени.  
Апамбы? Көл ээсиби? Ал ким деги?

Туруштук берүү қыйын чакырыкка,  
токтоосуз жөнөйм көлгө андай чакта.

Көрөмүн қыялымда наристени  
кол созуп көл бойунда тоскон мени.

Чын эле тоссо қандай бакыт болмок,  
атамдын көй бөксөөсү мелт-калт толмок.

Тилегим жашоодогу бирөө гана –  
атама таап барсам эркек бала!

\* \* \*

...Толукшуп жылдыз толгон түнкү көктө  
толгон Ай ал түнү да нур төkkөндө,

элиртип баяғыдай тентек сезим,  
бул түнү уктатпасын даана сездим.

Кийинип, көлгө бардым өзүм жалғыз.  
Гұлдөгөн маалы болчу сууда жалбыз.

Толукшуп Айдын нуру жан әритет.  
Аңқыған жалбыз жыты әкилентет.

Түркүн түс Ай-жылдыздын нурларынан  
түшүүдө кооз жиптер чубалжыган.

Самсаалап көл үстүнө желе тартып,  
серпилте толкун урса артка кайтып,

жомоктой кооз дүйнө қурчап алып,  
баратам шоола менен биргэ ағып.

Жай жылып Нуршоолада агым менен  
жел кайык болуп көлдө калкып келем.

Термелтип көл бетинен көктү карай  
Нуршоола селкинчегин күүлөнтөт жай.

Көөдөнүм көтөрүлүп көккө тийип,  
көйнөгүм көл үстүндө толкун чийип,

түшүргөн Ай-жылдыздын арканында  
селкинчек тебүүдөмүн моокум кана.

Силкинтип сууга түшкөн Нуржелени,  
суурулуп бир жаш улан чыга келди.

Коркподум, чочубадым ал уландан.  
Кимсиң деп аты-жөнүн сурабастан,

тек гана ыйык көлдү кечип барам  
суу эмес, жер бетиндей таштап кадам.

Акырын кол учумдан кармап учкай,  
ал улан көл жээгине бурулду жай,

бөлүнүп Нуршооладан кум үстүндө,  
а Шоола жылып кетти көл үстүнө.

Буттарым нымдуу жерге тийген кезде  
келгендей боло түштүм аң-сезимге.

О, Тенир! Мен кайдамын. Ким бул өзү?  
Кадалган эч кири жок тунук көзү?

Мурдатан бирге жүргөн таанышымдай,  
мен неге жүрөм андан чочуркабай?

Ондогон суроолорго жооп издең,  
олтурдум күм үстүндө жерди тиктеп.

Жаныма жакын келип тигил улан,  
жагымдуу добуш салып минтип айткан:

«Секелек, аруу, тунук Алтынайым,  
сендеги болгон тилек мага дайын.

Адамдар эмнеликтен Жарык-Нурду  
атаарын «Ыйык-Көл» деп угуп турчу.

Жалганда жашап өткөн аруу дилде  
аялдар айланышат перилерге –

көңүлүн кирдетпеген тириү жандын  
көк мойун көгүчкөнү – кең Ааламдын,

Ай-Чолпон тоголушкан Айлуу түндө  
келишет көгүчкөндөр «Ыйык-Көлгө».

Кептерин көгүчкөндүн чечип таштап,  
апакай денелерин сууга салат.

Сакталыш үчүн көлдүн ыйыктыгы,  
перинин көлгө тамыш керек ыйы.

Тең бөлүп армандуунун кайғы-зарын,  
төгүшөт Нурперилер тунук жашын.

Жаштары берметтерге айланганда,  
ыйыктық касиеттүү болот пайды.

Мына ошол перилердин көз жашына  
кошулган зарлуу жашың сеники да.

Биригип берметине перилердин,  
алардын дили сага эригенин

бипбейсиң секелек кыз дили таза,  
бир тамчы мундуу жашың кетпей жаза,

арбытып арман-көйүн перилердин,  
аткармак болушканын зар тилегин.

Ай-Чолпон тоголушар ушул түндүн  
келишин күтүшкөнүн түшүнгүнүн.

Тилекти ар бир адам тилейт дечи.  
А бирок ийиткидей перилерди

муундан муунга өткөн сеникиндей  
мун-зарды табуу кыйын тең келгидей.

Атаң – Атажурттан, тууган жерден  
аапамда табылбастыр артык көргөн.

Тилешип бир тилекти Жараткандан,  
жетпестен көбү өттү бул жалгандан.

Түшүнүп-түшүнбөстөн тилек жөнүн,  
сен дагы кичиненден тилеп келдин.

Арманда зарлап өтүп кеткендердин,  
атаңдын, аны менен бирге сенин

зарлаган тилегиңер келчү убак –  
тогоолу Ай-Чолпондун келип турат.

Эгерде адамзаттын зар тилеги  
эрите алган болсо перилерди,

тукумун таза кандуу улантканга  
бир пери кыят өзүн курмандыкка.

Ийиткен нээт-дилин перилердин,  
ичинде кири жок кыз, бүгүн сенин

орундап тилегиңди тилеп келген,  
ободо катмарымдан баш тарттым мен.

Тартуусу перилердин берген сага –  
төрөйсүң он ай өтүп эркек бала.

Ойлонбо, аруу бойdon каласың сен.  
О кийин түбөлүктөн күтөмүн мен.

Көк мойун аккептерди көрчү белең  
коштогон дайым сени көл жээгинен?

Алтынай, ошол кептер мына менмин,  
ар кандай азгырыктан сактап келдим.

Аздектеп Ыйык-Көлдү кичиненден  
ар дайым көл жээгине келээр элең.

Бөлүшүп насибиңди балык менен,  
колунда токочунду берээр элең.

Ал эми эс тарткандан бери карай  
айтасың көлгө келип сыр жашыrbай.

Көлдөгү жандуу-жансыз, баарысын тен  
көрөсүң боордоштой, энендей сен.

Пейили көлдүн дагы мээнип сага,  
перилер кошуп алды катарына.

Бейнебей перилерге кошулганың,  
Алтынай, көлдүн кызы болуп калдың.

Кубаныч-кайғы ортоқ, тен бөлөбүз,  
өзүндү өзүбүзгө тен көрөбүз.

Кезигүүм керек болсо капилеттен,  
келип күт, кездешебиз ушул жерден.

Аз калды таң атууга, кош бол эми,  
кептердин кебин кийчү маал келди.

Келишкен Ай-Чолпондун тогоолунда  
кептерлер кетет тарап обосуна.

Бир гана көгүш мойун аккептерге  
шарты жок тобу менен кетчү бирге.

Айланып, кетпейт эми Ыйык-Көлдөн,  
Ажыроо мүмкүн эмес ага сенден».

...Көл үстүн таң алдында туман капитап,  
жаш улан алыстоодо мунарыктап.

Таңданып көздөрүмдү ачып-жумдум,  
түшүмбү же өнүмбү – билбей турдум.

Сыйпалап бүт денемди, көзү-башым,  
ооруuta ар кай жерим чымчыладым.

Ооруну сезди денем, ойгоо экем –  
ал анда бул укмушту эмне десем?

Чыйралып дене бойум бошоң тарткан,  
чыңырдым жаш уландын арт жагынан:

«Билбеймин сүйүнөөрүм, өкүнөөрүм?  
Кетпечи?! Түшүндүрчү? Өтүнөмүн?!

Айтканың өзөктүү сөз болсо, неге  
айтпадың түшүндүрүп, кылам эмне?

Мен аны кантип төрөйм, кантип багам?  
Шул азыр эмне кылам, кайда барам?!» –

Артынан жаш уландын ээрчиp бастым,  
апкаарып коркконумдан ыйлап жаттым.

Бүлбүлдөп көл үстүндө мунарыктан  
жагымдуу үн угулду улан салган:

«Алтынай, атаңа айт жашырбастан,  
а бирок андан бөлөк билбесин жан.

Сабырдуу, кайраттуу бол, акыл токtot,  
санааркап корко турган эч нерсе жок.

Дагы бир олуттуу сөз: унупагын,  
дили ак киндик энең Үрүлайым.

Сен үчүн баардыгына даяр дайым,  
ойлонбой керек болсо кият жанын.

А демек, келер құндөн кам санаба.  
Алдыңа убактың бар дагы қыйла.

Арганы, ақылдашсаң атаң табат.  
Баланы Үрүлайым энең багат.

Убакыт-учур жетип көз жарасың,  
ошондо ат койууга шашылбагын.

Күн келет атын койор, шол учурда  
энчилүү атын койот карт думана...» –

Чыкпады аягына сөздүн улан...  
Чыгыштан жер жарылып, агарды таң.

Тунарып туман сымал тарай берди.  
Тушумдан көрдүм учкан аккептерди.

Шыбырттан қапыс чыккан чочуп кетсем,  
шашылып келатыптыр киндик энем.

Сүйлөшпөй көптөн бери черди жазып,  
сабыркап жүрчү энем көөнү басмырт.

Унутуп ортобузда тосмо барын,  
умтулуп энем жакка бой таштадым.

Көзүнөн аккан жашы мага тамып,  
энем да бой таштады қучак жазып.

Калтыrbай көргөнүмдүн чыпчыргасын  
энеме окуяны болгон айттым.

Көзүнөн мөндүр сымал жашы купап,  
көңүлүм тынчтандырып секин сылап,

кучактап маңдайымдан жыттап терең,  
энекем ойун айтты мындај деген:

«Жарыгым, чочубагын, жакшы баян  
бериptир бир өзүнө Тенир аян.

Көксөгөн зар тилеги кабыл болуп,  
кут түшүп тууруна туйгун конуп,

карааны көздөн учкан тууган жердин,  
кетпеген көңүлүнөн бир боор элдин,

тарткан бейм туз-насиби, көрөт экен,  
атаңдын зар тилегин берет экен.

Атаңа түпөйүлдүү шек калтыrbай  
айтабыз азыр барып түк жашыrbай.

Баса тур, азга калам көл жээгинде,  
артыңан жете барам бачым эле.

Аккептер, балким, мында қайтып келер,  
угайын, айттар сөзү болсо эгер». –

Мен узап, жалгыз калган киндиk энem  
мунканаип добуш салып минткен экен:

«О, Тенир! Бул не деген жазаң сенин?  
Сагынган шордуу үчүн элин-жерин

жашоодо кубанычы жалгыз гана  
жалынып тилеп алган бул кыз бала.

Ал кызды никеси жок төрөдү деп,  
айындайт душмандары сактаган кек.

Атасы бул шылдыңдан сөзсүз өлөт.  
Ал бала төрөлгөндө кимге керек?

Тагдырдын ушул сынын бул секелек,  
Тенир ай, өзүң айтчы, кантип жеңет?

Таалайын камап койдуң туйук жарга.  
Табабы ошол жерден чыкчу арга?

Мен андан баш тартпаймын, жардам кылам.  
Макулмун, керек десең жаным кыям.

А бирок кетип турат азыр аргам.  
Ыйык-Көл, акыл айтчы, эмне кылам?» –

Эгиз-Көл эч нерседен санаасы жок  
эркелейт аткан таңга толкун ойноп.

Жәэкке жаба берип күр-шар этип,  
кайрадан шапар тебет артка кетип.

Ойногон толкундарга карап туруп,  
от болгон эне көөнү азыраак сууп,

ойуна мен түшкөндө ошол замат  
ойлонун ал өзүнчө минтип алат:

«Кой эми, турганымдан чыкпайт пайда,  
кокустан жолукпасын да бир балаа.

Батмандал<sup>1</sup> өлчөгүдөй жүк салмагы  
баскан кез ийининен ансыз дагы.

Артынан бачым жетип Алтынайдын,  
аны азыр атасына кабылтпайын.

---

<sup>1</sup> *Батман* – салмакты өлчөөчү бирдик.

Айттырбай Алтынайга көргөндөрүн,  
айтканым атасына дурус менин.

Ачусу менден чыгып, келер кепке,  
акылга кезек берип көнөр эпке.

Кеңешип бир тыянак чыгарган соң,  
кеп жөнүн Алтынайдан укканы он», –

ушинтип жыйынтыктап ойун энем,  
учуптур тең жарышып шамал менен.

Күйүгүп киндик энем жете келди,  
келаткам билбей азыр не дээримди.

«Атама көргөнүмдү қантип айтам?» –  
деген ой көнүлүмдү өйүп турган.

Айттырбай ал ойумду энем туйуп,  
акырын сөз баштады ойго түшүп:

«Алтынай, болгон иштин маани-жайын  
атаңа, туура көрсөң, мен айттайын.

Сен болсо кыз ордодо күтө тургун,  
сөздөрдү атаң айткан менден уккун...» –

Капыстан дабыш чыгып селт эттирген,  
кайрылып арт жагыма, «дүр» деп денем,

«болк» этип эт жүрөгүм үзүлчүдөй,  
бозоро түштүм окшойт өчкөн күлдөй.

Арыда кубанычтуу карап бизге,  
атакем мээrim төгүп турган эле.

Жашырбай қубанганын, чын дилинен  
жадырап құлө багып атам минткен:

«Дегеле әч нерсени элес албай  
сырдашып эне-бала теке маңдай,

жер силкип, сел жүрсө да сезбөөчүдөй,  
жарылса жер әкиге эптөөчүдөй

түрүнөр экөөңөрдүн кызыктырды,  
угууга бүйрүм козуп кызыттырды.

А бирок экөөңөргө койом айып,  
жакшы әмес мени жалғыз бөлүп салып

сырдашып өзүнөрчө жатканыңар,  
жашырып сырныңарды катканыңар.

Кечирем эгер сипер мындан нары  
койсоңор сырныңарды жашырганды.

Айтқыла сөзүнөрдү бачымыраак,  
антпесе таарынычым калып калат...» –

деп атам тамашалап құлө бага  
азилин атайылап арнап мага,

жакындал жаныбызга басып келди,  
жүзүмдөн сабыркоомду даана көрдү.

Тарттырган ойунчугун колундагы  
балага окшоп атам туруп калды.

Алдастап токтоо бербей эт жүрөгүм,  
атама бойум таштап тез сүйлөдүм.

Тұндөгү оқуяны жашырбастан  
баарысын түгөл айттым калтырбастан.

Тунжурап ойго чөккөн жүзүн сылап,  
атама төмөнкүдөй дедим ыйлап:

«Перилер менен бирге апам да бар,  
а демек, жамандыкка кыйбайт алар.

Билемин, бийлиги күч адам мага  
жар болот. Жазуум ушул бул жалғанда.

Маңдайда жазмышымдын колундамын,  
ишенип тагдырымды табыштадым.

«Тобокел!» дештен башка тагдырыма  
таппаймын издесем да башка арга.

Алдыrbайм намысымды эч бир жанга,  
калтыrbайм сени сөзгө картайғанда.

Атаке, азыр түйдүм, кандай қылсам  
сакталат аттарыбыз булғанбастан.

Ошондо сен тилеген эркек перзент  
өксүткөн эл-жериңе барып келет.

А балким, Атажурттун тузу тартса,  
кетээрбиз баарыбыз тең чогуу анда.

Атаке, туш болбойлу кандай құнгө,  
абагер<sup>1</sup> чегип куру мұнқұрәбө.

Жүрөксүп келәэр құндөн болбо капа.  
Жекеге чыгат қызың, жарак камда!» –

---

<sup>1</sup> Абагер – сарсанаа.



## УЛУУ ХАНДЫН СЫНООСУ

28. 03. 1996-ж. 11чи А. К. 335° 22<sup>1</sup>200

*Бүгүн бейшемби. Адатымча жыт чыгарып, шам жактым. Жылдыздар коюуланып калган кезде үйдөн чыгып төш таяндым. Жайсан Атага тез эле кезиксем деп саал эртерээк чыксам керек, кыйлага басып калдым. «Кара бийиктин<sup>1</sup>» кырына чыга бергенде Шоола түшүп, Жайсан Атанаын үнү угулду:*

*Чырагым, келчү болдук кийинчөрөээк  
бир азга мен кечигип, сен эртерээк.*

*Күтүүгө чыдамың жок, билем аны,  
кошуулуп убакыттын аз калганы,*

*тобокел, буйурганын көрөмүн деп,  
жөнөйсүң ой-тоо артып мени издең.*

*Кайриет, ушинтериң мага дайын.  
Канчалык эскертпейин, муюбадың.*

*Шашылам сендей эле кездешүүгө.  
Алысмын, мүмкүн эмес тез жетүүгө.*

---

<sup>1</sup> *Кара бийик* – кыштоо жайы.

*Жүрөгой, алысыраак кетеличи.  
Баяғы Көк-Булуңға жетеличи.*

*Көңүлүң кирдеп жүрөт, аны билем.  
Мен дагы эс алайын, чарчап жүрөм.*

*Көк-Булуң – көркөмдүү жер тендеши жок,  
келбети төп келишкен кызга окшоп.*

*Көңүлүм толтурчумун азган маалда.  
Келемин азыр дагы чаалыкканда.*

*Кайрылып келдик дагы ушул жерге,  
Себебин түшүнөрсүң учур жетсө.*

*Чырагым, аракетиң абдан жакты.  
Чечмелеп, терип жаздың ар бир сапты.*

*Жарыкты башкарууну билип калдың,  
жанылбай, жардам албай сөз курадың.*

*Жакшылап ажыратып таанып алғын  
нурлардын табигыйын – жасалмасын.*

*Эч кандай тоскоолдуксуз шондо гана  
чыгасың чечмелөөндүн аягына.*

Жайсаң Ата сүйлөгөнүн токtotуп, менден сөз күткөндөй. Көр тирликтеги көйгөйлүү сөздүн кайсы бириң айтам. Орчуңдусу – Шакин агайдын козголгон оорусу. Шаарга конкурска барып, оорусун күчүркөнтүп келген. Чокмороктошкон жыландардай болуп жамбашындағы жараатынан чыккан эттери көөп, көмкөргөн чай чыныңдай шишик каракөк тартып жалтырап турат. Ушул оорусунун мизи кайтабы же... Ойумду туйган Жайсаң Атанаң үнү угулду:

*Билемин, айтар сөзүң абыдан көп.  
Айтканым кайсынысын болот деп эп,*

*кыйналып турганыңды көрүп турам.  
Кыязы, арбыныраак тынчсызданткан*

*кесели Шарыпкулдин болсо керек,  
кабылдап кайра баштан, алган терсек.*

*Муздатып, көөдөнүңду урган шамал,  
отунду өчүргүдөй көрүнгөн ал.*

*Көөдөндө отун күйуп баштагыдай,  
шамалдан өөрчүптур го, өчүп калбай.*

*Жарыгын өчүрбөстүр бороон дагы,  
Жараткан, оттон сакта жаккан карши.*

*Илеби ысык оттун көөдөнүңдө  
бillesиң дабаалыгын дартка мұлдө.*

*Тагдырдын ызгаарынын тоңгон черин  
бир гана жылуулуктун эритерин*

*эсиңден чыгарбастан бекем туткун,  
маанисин көөдөндөгү жылуулуктун.*

*Эгерде эриген чер кайра катса,  
эринбей көөдөндөгү отко какта.*

*Дартына күчүркөнгөн борор арга  
дайыма өзү айтчу – аруулукта,*

*бийиктик, тунук акыл – улуулукта,  
жүрөктү жарып чыккан жылуулукта.*

*Көралбай ак эмгекти көз артпасын,  
көөдөндө изгиликтин шамы жансын.*

*Жаңылбай мына шондо багытынан,  
кез келет чагымчынын жаагы тынган.*

*Туш келет кут төгүлгөн Кадыр түнгө,  
үзүүрүн ак эмгектин көрөр күнгө.*

*Чырагым, жеткендигин кайтаар учур  
алаксып өткөрүппүз, ордуңдан тур.*

*Жолугуу мындан ары болсун эсте,  
Ай толгон бейшембиге туура келсе.*

*Эгерде туш келбесе Ай толукка,  
эч качан баса көрбө бет алдыңча.*

*Ал эми баяныма көңүл бөлгүн.  
Арапап шол мезгилиди басып көргүн.*

*Жайсаң Атанын муңдуу үнү комуздин коштоо-  
сунда Алтынай Апа менен уулу Алмамбет Атаны  
баяндоодо.*

Шарпылдаган Эгиз-Көлдүн толкуну. Улуу хандыктын хан сарайлары чубап өтүүдө... Бир кезде ошол көрүнүштөрдү қуйун сапыргандай, башымдын он тарабы зыркырап, көзүмдөн от учуп, кайда экенимди ажыраттуу мүмкүн болбой калды. Бет алдында кызыл жалын от шаркыратманын суусундай тик атырылууда. Анын табы оттой болгону менен, илеби муздай суук экен. Шаркыраган от-суунун ичинде чаян, музообаштарга арапашкан, сүрдүү көзү бөтөнчө чон сууу кыз көрүндү. Кыздын эриндери кыбырап түркүн түстүү нур аркылуу маалымат ала

*баштадым. Түстөрдүн көбүнчөсү каракочкул, күнүрт түстөр экен. Ичим муздал, денем калтырай баштады, кандаидыр бир өтө кубаттуу күч арбап жаткандай туйум сезимиме түшөр замат «Вайдурья онбодогу» мантра эсиме түшүп, шашыла айта баштадым.*

*Алиги кызыл жалын муздак от алыстал, маалымат берген нурлар өчүп, өзүмө келдим. Жайсан Ата көрүнбөйт, бөксө адырларды кыркып төмөн айыл тарапты беттеп чуркап жөнөдүм. Үйгө таң алды менен келдим. Алиги муздак жалындын ичиндеги кыздын берген маалыматтарын чечмеледим. Алар жалаң карасанатайлык кыла турган дубалар болуп чыкты. Кыязы, Жайсан Атага туура эмес тогоолдо кездешкенге барып, аны да, өзүмдү да кыйнаган окшойм. Көрсө, Жайсан Ата ушундай болорун билип, Көк-Булунга алып барып энергия топтоткон тура. Алиги кыз Марс планетасынын Нуршооласы<sup>1</sup> экен. Бая ал кызга кабылганда ооруган башым күчөп, сол колум, бутум жоктой чымырап төшөккө жатууга аргасыз болдум.*

*Бир жумача турбай жатып, тийиштүү куну эпеп баш көтөрүп, алиги чечмеленген дубаларды өрттөдүм. Мындайда жасала турган шартын жасап, денсоолугум оңоло баштады. Алиги кызга кезиккенге чейинки Жайсан Атанаң айткандарын чечмелөөгө кириштим.*

---

<sup>1</sup> *Марс планетасынын Нуршооласы* – Марстан келүүчү энергиянын, күч-кубаттын, маалыматтын эгеси.

28. 03. 1996-ж. 11чи А.К. 21<sup>0</sup> 01<sup>1</sup> 24<sup>11</sup>

*Чоңуга мұнарықтап бұлбұлдөгөн  
көз қырың буруп аға көңүл бәлсөң.*

*Алыспызың андан абдан. Ушул жерден  
жүрушүн окуянын айтып берем.*

*Барбайсың баштагыдай аралашып,  
албайсың сезимиңе элес тартып.*

*Жазылған ушул жолку жазуулардан  
жаңылбай сөз учугун таап алсан,*

*а демек, өткөн жылды тек кетирбей,  
үзүргүн көргөнүбüz «төх!» дедирбей.*

*Кубантыш үчүн мени бар дилиңден  
кыласың аракетти, аны билем.*

*Чыгарсан бүгүнкүдөн бир тыянак,  
кубанат ырчы атаң шондо чындал.*



\* \* \*

...Көрүнгөн туу чокуда бийик караан –  
ал Айкөл төмөн түзгө дүрбү салган.

Тең кармап эки тизгин, бир чылбырды,  
тактоодо келечекке из-чыйырды.

Аягы не болорун билип туруп,  
кароонун өзү кыйын эрдик кылып.

Ууланган айбалтадан алган жара  
терендер, кабылдоодо бүт кырарка.

А бирок маани бербей жараатына,  
Айкөлдүн баардык дити кан майданда.

Кармаштын жүрүшүнө акыл өкчөп,  
Хан Манас өткөн чакка ой жүгүртөт.

Дем берген көнүлүнө ушул тапта  
угулган Алмамбеттин үнү гана:



\* \* \*

«Ал тұнұ кирпик какпай аткыча таң  
апакем сырын ачты жашырбастан.

Апамдын ошол тұнұ ачкан мага,  
Айқөл Шер, сырын айтып берем сага.

Ал тұнұ Чоң-Бәэжинден келгем шашып,  
анткени кат жиберген апам жазып.

«Жалғызым, хан ордодо бир күн турба.  
Көзүмдү көрбөй калып арман қылба.

Оорумун көптөн бери төшөк тартып.  
Олтурба хан тагына сугуң артып.

Катымды алаар замат кармалбастан,  
карегим, тез аттанғын, керәэз айтам.

Ал жерде баары душман, этият бол.  
Байкатпай касын тиккен салбасын кол.

Кат берген – құң кейпинде киндиқ энен,  
сактагын,– милдеттүгүбүз экөөбүз тең.

Оозуна жанын тиштеп жарым қылым,  
армандуу бир тукумдун терең сырын

келатат ичке катып, азап тартып,  
апаңдын, таятаңдын жүгүн артып.

Бийик кой өз башындан анын башын.  
Кулунум, экөөңөр тәңаман кайткын». –

Апамдын жазган катын алғанымда,  
кармалбай бир құн эмес чай кайнамга

аттангам хан ордого бұлук салып,  
қырқ жигит, сакчыларын қырып салып.

Бир гана, Жаратқандын жазмышы ай,  
өмүрүн энебиздин сактай албай,

денесин Үрүлайым энекемдин  
өнөрүп Саралама алып келдим.

Ал құндөн да бир арман иchte калган –  
жок болчу хан ордодо мите Хэ-Ган.

Жетпептир куу түлкүнүн чын ажалы,  
ордодон алыс кетип жаны калды.

Жай ташын, дубаланган қырқ чыбыгын,  
жараар деп бир керекке ала чыктым.

Атымдын ооздугун койо бердим,  
атамдын хандыгына жете келдим.

Апамдын бөлүгүнө шашып кирдим,  
қытайча тизе бүгүп, башымды ийдим.

Ачуулуу, өктөм, бийик добуш менен  
апамдын үнү чыкты буйрук берген:

«Тургунун, тизе бүкпөйт биздин элде,  
Тенирге тооп кылат таза жерде.

Бир гана Тенирине башын иет,  
тайынып жыгылганда жерге тиет.

Болбосо, эркек эмес аял дагы,  
бул жосун өтө жаман, кылбайт аны.

Касташкан душманыңдын каны тийип,  
кийимиң булганыптыр турган кийип.

Чечинип, сууга түшүп адалданғын,  
жууп сал душманыңдын арам канын.

Кайтып кел, ачам сага сырды терен  
нечен жыл көөдөнүмдө катып келген...» –

Түшүнбөй маанисине болгон иштин,  
тигинде бак ичинде сууга түштүм.

Апама таарынуубу, таң калуубу,  
болбосо кур намыска алдануубу,

билбеймин кайсынысы арбыныраак,  
буйуккан жандүйнөмдү арбап турат.

Ушунча аралыктан дегдеп келсем  
жектөөдө апам мени эмнеликтен?

Көнгөмүн төрөлгөндөн тизе бүгүп,  
жүгүнүп жай суроого башты ийип.

Апама мурун минтсем өөн болбой,  
ал азыр кай себептен көрдү орой?

Дүрбөтүп сезимимди бүлүк салган  
дүмөктүү<sup>1</sup> суроолорго жооп тапастан,

жуунуп, которунуп таза кийип,  
үстүнө кайра кирдим башымды ийип.

Жатпастан төшөгүнө ошол тейден  
апам да мени күтүп турган экен.

Ордунан атып туруп бойун таштап,  
кучактап, мандайымдан көпкө жыттап,

ызалуу таарынычым туйган өндүү  
үнүнөн мээрим төгүп жай сүйлөдү:

«Жалгызым, балалыгың али да бар.  
Жүйөө жок ачууланып сен таарынаар.

Талабым катуу тийсе жана койгон,  
таарынбай жөнүн уккун себеп болгон.

Сени мен Нурпериден төрөгөмүн,  
бул элден динин бөлөк, бөлөк элин.

Зар болгон караанына тууган элдин,  
бир чымчым турпагына тууган жердин

тилеги ишке ашпаган ата-эненин  
тутунган жалгыз кызы – энең сенин.

Жат жерде алар эмес – кырк тукумдун  
арманда отүшкөнүн бир нече муун,

түгөнбөс, айлап-жылдап айтса дагы  
туткунда көргөн азап, запкыларды.

---

<sup>1</sup> Дүмөктүү – бүдөмүк.

Чабылган Атажурту алыс калып,  
чинтайлар алып келген зоолу салып.

Ханзаада, бекзаадалар каны таза  
кордолуп, күл болушкан душманына.

Кордолгон ошол элдин бир уулунун  
калтырган туягынын кулунусун.

Көксөгөн тилегине жетишпестен,  
күйүттө мұң зар менен өтүп кеткен.

Жат жерде сөөгү калган шордуу элдин  
жеткирүү тилегине – парзың сенин.

Шул парзды өтөсүн деп Жараткандан  
өзүндү зарлап жүрүп тилеп алгам.

Ағызып ачuu жашын, эл сагынган  
арманда, асып жандар болду курман.

Ақыркы курмандыгы – киндик энен.  
Ал дагы өмүр бойу көксөп келген

кайтышын, бир тукумдун, жок дегенде  
карааны көздөн учкан бир боор элге.

Карапдым, сага айтаар сырым терең.  
Тизмектеп тээ башынан айтып берем». –

...Ошентип сыр чечишип узун түнү,  
чыгардык эне-бала бир бүтүмдү.

Ант бердим тапмак болуп эли-жерин  
армандуу таятамдын, таенемдин.

Эскерүү өтө кыйын ошол кечти,  
акыркы айтылар кеп өтүп кетти.

Аны мен мурунураак айтып бергем  
апамдын бала кезин баштан өткөн.

Ал сырды ошол түнү мага айткан,  
калганын азыр улап сага айтам.

Кулак сал, Айкөл досум, эне-бала  
айтышкан ошол түнкү сырларына.

«Айттым го Нурпериден төрөгөм деп,  
жалгызым, арам ойлоп сактаба кек.

Туптунук аруу, таза тилегимдин  
сен мага тартуусусун перилердин.

Анда мен бар болгону он беште элем,  
алдастап адегенде, үрккөн денем.

А бирок кайрат берип Аккептерим,  
коркууну андан кийин эч сезбедим.

Атамдын бопбоз өңү арга кеткен,  
ал мага күрөшүүгө түрткү берген.

Жаш төгүп, кол куушуруп олтурбастан,  
өзүмө өзүм айттым: – «ЖООГО АТТАН!...»

...Ээрчишип Эгиз-Көлгө энем менен  
ар дайым аткан таңды тосуп келем.

Бир арга ушул жерден табылчудай,  
бактыма Ыйык-Көлдөн кабылчудай.

Толкуган толкундардын арасынан  
көрүнөт мұнарықтап баяғы улан.

Конгуроо добушундай назик үнү  
кайталайт күндө заарда мына муну:

«Күтүнүп күч топтогун, жооң келет.  
Кармашаар каршың күчтүү, кайрат керек.

Өжөр бол, өктөм болгун, кайра тартпа.  
Өзүңө өзүң дем бер, башты катпа.

Баш ийип айдаганга мойун сұнба.  
Тең алба, текебер бол, көңүл бурба.

Зор хандын босогосун теңата атта.  
Басынып сыр бербегин пейли жатка.

Там берсин көктүгүңө, эрдигине,  
төрөлчү перзентиңдин шердигине.

Сындалған энең Наарды, Шой-Бо аяр.  
Бул сапар сени дагы ошол сынаар.

Ал билет төрөөрүңдү кабылан шер,  
кол баштап, туу көтөрөр теңдешсиз эр.

Тымызын жардам берет шек бербестен,  
сындан өт апкаарыбай, кебелбестен.

Жанында бирге болсун киндиқ энен,  
ордого чогуу барсын сени менен.

Калғанын тағдырына табыштагын.  
Ишенгин, ишке ашат жазуудагың!» –

...Шол күндөн ушул күнгө аян менен,  
кулунум, чыйралып мен жашап келем.

\* \* \*

Ал күнү кечигип биз шашып келдик,  
ачуулуу толкун тепкен көлдү көрдүк.

Көрбөгөм кичинемден Ыйык-Көлдүн  
мынчалык албууттанып түнөргөнүн.

Чочулап дагы кандай сыр көрөм деп,  
шоокумга қулак түрдүм – угам не кеп?

Түнөргөн бийик толкун арасынан  
түшүктүү добуш салды пери улан:

«Туурада кайкы белес бодур таштуу  
аталат эл ичинде «Калмак-Ашуу».

Көрдүнбү бурулуштан чыккан чаңды,  
кайрылган бул тараапка топ атчанды?

Айылга айланышып алар барат,  
ар үйгө тополоң-тоз бүлүк салат.

Түмшукту имерилип тезирээк кет,  
тигипер келгичекти үйүнө жет.

Кийинип жоо кийминди, жарак алғын  
качпастан кан майдандан, тике баргын.

Коргойсун ар-намысын, ыйык затын,  
атаңдын ак тилегин, бийик баркын.

Женесин, көл эркеси, кайраттуу бол!  
Байсалдуу сапарында баскын ак жол!». –

түрмөктүү бийик толкун көбүк чачып,  
түрүлдү күр-шар эте кайра тартып.

Туурада атчандардын жолун тосуп,  
түнөрүп, үрөй уччу дубуш созуп,

эскертет эртеңкисин толкун ташып,  
оп тартчу ажыдаардай оозун ачып.

«Келгенде көл жээгине ал тынч жатса,  
келерки кезден анда кам санаба.

Ыйык-Көл албууттанып долуланса,  
а демек, калганың шол көл каарына».—

Ушул сөз бала күндөн эсте калган  
жанараак жүрөгүмдүн үшүн алган.

Мага эмес, келе жаткан атчандарга  
Ыйык-Көл долуланып жаткан тура.

Ашууда уйулгуган койуу чандан  
ашыга чаап чыкты бир топ атчан.

Кыя албай Ыйык-Көлдү жүзүм бурдум,  
«Кайрылып келгиче!» – деп ыйлап турдум.

Жээкте алтын кумду сылай чайкап,  
жылжылуу тунук суусу бутум жайпап,

Ыйык-Көл кош айтышты бойун керип,  
ыпсысык илеп үйлөп кайрат берип.

...Карышып колдорубуз бек кармашкан,  
көрүнүп шашканыбыз бар турпаттан,

тумшукта төтө жолдон чыга берип  
туш болдук думанага койгон керип.

Керилген төрт казыкка карт адамды  
көргөндө шашканыбыз унут калды.

Жанына жетип токтоп экөөбүз тен,  
жарыша суроо бердик мындаи деген:

«Кандайча құнөөң үчүн тарттың жаза?  
Ким керди кайыш менен, карт думана?». –

«Шашкандай түрүнөр бар, мен шордууга  
кармалбай жолунарды улагыла». –

Кындағы наркескеним белимдеги  
кандайча суурганым сезилбеди.

Тартылған казыктарга кайыштардын  
түйүнүн көз ирмемде кесип салдым.

Экөөбүз эки жактан сүйөп кармап,  
тургудук байкүш чалды жөлөп-таяп.

Кан чурқап тулкусуна, жайлап деми,  
кайрылып биз тарапка мындаи деди:

«Карегим, айтчы кимсің, дарегинди?  
Керүүдөн бошотконун үчүн мени

баләэни башыңарга үйбөгүлө,  
жалаанын жалынына қүйбөгүлө.

Сезимим алдабаса азыр мени,  
садагам, боолголоп турал сени.

Алыстан издеп келген мен атайын  
сен болбо Алтынайы Суп-Унг шаанын?». –

Таң калып думананын сөздөрүнө,  
тигилдим оттой жанган көздөрүнө.

«Сиз кимсиз? Тааныйсызбы атакемди?  
Издейт деп бизди неге сизди керди?

Келүүгө муктаж кылган сизди издеп  
кандай шарт, айтыңызчы, кандай себеп?». –

«Орчундуу бир тапшырма берип мага,  
жиберген Шой-Бо аяр Суп-Унг шаага.

Бир гана Суп-Унг шаага айткын деген,  
көрүнбөй бөтөн көзгө кайткын деген.

Сырымды айтып берер замат сага,  
токтоосуз кетүүм керек артка кайра.

...Кыскача бир баянды айтып берем,  
Өзөктөш ал баяным өзүң менен...

Жыл эмес, кылымдарды алмаштырган  
жарыкта жашап өткөн эр даанышман,

эл курап уч-кыйырсыз ээлик кылган  
эрдиги Фарс, Урумду таңданышман,

эр жүрөк, акылга бай, тайманбаган,  
аты анын – бар болгону үч тамгадан.

Ааламдан аруулуктун атын алган  
Ууз деп аталаңтыр акылман хан.

Тукуму кырк аялдан чачыраган  
kyрк уруу эл болушат жер жайнаган.

Ырыс тээп кара курсак токтугунан,  
ырк кетет ынтымактын жоктугунан.

О кийин түркөйлөнүп жаңылышат,  
каптаган калың қолдон чабылышат.

Жарыгым, оң колунду өйдө көтөр,  
куйулган беш салаанды беш башка көр.

Биригип алаканга билек кошот,  
каруудан азық алып күч топтошот.

Дал ушул колундагы салаалардай  
калышкан қырк тукумдан калк кымындай.

Баш кошуп бир нечеси бир эл болду,  
биликтей КЫРГЫЗ деген атка конду.

О кайда, чабылардан қыйла мурун  
өткөндүр жылдар эмес, балким, кылым.

Тараган бир уруу эл қырк тукумдан  
курушкан кооз калаа – аты Аңжыян.

Чакан шаар так тоомунда кербен жолдун,  
азгырып тартып турат көздүн жоосун.

А кийин чабылышып, чилче тарап,  
кетиптирип ортосунан ырк-ынтымак.

Мөгдүрөп турган кезде калаа калкы,  
хан тукум – канкор Лоян ээлеп калды.

Байлыгы – салық салып чогултулган,  
байкатпай, адам эмес, келсе Буркан

манчырқап бийлигине, көрбөй калган  
ағырып көр дүнүйө – акыл тайган.

Салаадай алаканга күйулушкан  
бир ууч эл – ар уруудан жуурулушкан,

биригип, баш көтөрүп, колун қурап  
Лоянды Аңжыяндан қууп чыгат.

Буруттар баш көтөрүп алышыптыр,  
кыргынды Лоян-Ганга салышыптыр.

Койнуна қызып эттүү уулун катып  
Лоян-Ган өз жерине келет качып.

Ээлиги – бир кездеги таштап кеткен  
эскирип, коргону урап, күнү жеткен.

Ал жерде, бой тартканча бөлтүрүгү,  
Алооке баш калкалап күн кечирди.

Кызыл эт уулу – алып качып қелген  
«Кыйтууга» түшкүс қыраан – көкжал тепкен.

Эскирген ээлигине канаттанбай,  
элирген ошол уулу – эч аянбай,

атасы Лоян-Гандын уялашы –  
Гүйяндын алтын кенин тартып алды.

Жан тартып уялашқа Улуу Хэ-Ган  
өткөрмөк зайыптарды чубатуудан.

Жарлыгын Хэ-Ган буйруп мөөр баскан  
жер-жерге жар салуда сан чабарман.

Кытайдын түндүгүнөн түштүгүнө  
желдеттер чапкылашып күндө-түндө,

күн болжоп, нөөмөт келген ар бир калаа,  
өтүшөт чубатуудан хан алдында.

Мааниси чубатуунун мына мында:  
Хэ-Гандын кенже боору Гүйянь ханга

уу жатын ургаачыны издеп табуу;  
никелеп, ал зайыптан тукум алуу.

Никеси бар-жогуна карабастан  
зайыптар өткөрүлөт чубатуудан.

«Он үчтөн – отуз үчтүн арасында  
калбасын аялзаттан келбей мында.

Кимде ким хан жардыгын аткарбаса,  
тартылат ошол жерде ал даргага».

Хэ-Гандын кенже боору Гүйянь-Ганды  
буруттар Азиз дешет тергеп аны.

Алтымыш никелүү аял, сансыз күндүн  
бири да актабады хан үмүтүн.

Зар болуп бир перзентке ушул күндө,  
жыйдырып жардык берип калкты мұлде,

көрсөм дейт жөн эле бир перзент эмес,  
баланы – эрдигине жан теңелбес.

«Күү баш!» – деп намысына тийген анын –  
Гай-Юань-Тхай – канкор уулу Лоян-Гандын.

Тең келер Гай-Юань-Тхайга бала төрөөр,  
аялды жаземдебей таанып берер

кырк аяр көз салышат мунарадан  
атайын шул максатка жаңы курган.

Сянь-Фанга бир кезекте антын берген  
Шой-Бо аяр кырк аярга төбөл экен.

Баласы Суп-Унг шаага – багып алган  
мезгили жеткен кездे бермек жардам.

Убагы келди эми дейт кам көрүүгө.  
Упуу ишке башын байлап – шар кечүүдө

кечсин дейт агымы шар тоо дайрасын,  
колунда назик гүлү бүр байласын.

Жеткидей эл-жерине көздөн учкан  
төрөлүш керек сенден баатыр кыраан.

Мына шул тапшырманы аткарсам мен,  
мүдөөсү ишке ашпасын Тхай билген.

Сурооң жооп айтар берген жана  
келди кез ким кергенин төрт казыкка.

Туткундар көп экенин бул тарапта  
туяры анык дечи канкор Калча.

Дал ошол туткундардын арасынан  
туулат, деп болжолдойт, тукум кыраан.

Байкатпай, караалдары, ошондуктан  
байырлап жергендерге сиңип алган,

бекинген Юань-Тхайдын тыңчылары  
бетимде могу калдан таанып калды.

Тетиги чоң түмшукта бурулуштан  
тоорушуп бир нечеси туура туштан,

сипердин ордоңорго жеткирбестен  
казыкка колу-бутум кердиришкен.

Өздөрү чабарманды тосушканы  
келерде, кетишишти, сипер жаңы.

Кайрылып алар кайтып келгичекти  
бул жерден узап алыс кетем дечи.

Жатталып көкүрөккө бек сактаткан  
атаңа – Шой-Бо аярдан дубай салам,

жеткирип түз айта көр маани-жайын,  
жасасын туура бычып иш ыңгайын.

Өзүңө айта турган аманатым –  
желдетке жетелепей өзүң баргын.

Жолунду тоссо алар – кырып салып,  
айткының, мына минтип, өзүң барып:

«Шартым бар, Улуу Хэ-Ган, келдим сага.  
Төрөймүн сипер күткөн баатыр бала.

Тең келээр эрдигине – бул жалганда  
табылбайт адамдардын арасында.

Жашаймын өзүмчө бир ээн жайда,  
кирүүгө тыйуу салгын бөтөн жанга.

Жанымда өз күндөрүм кызмат кылат,  
өзүмдүн сакчыларым сактап турат.

Артымдан тыңчы койсоң атып салам!  
Антындан тайган күнү кетип калам!»—

далилдеп аткычтыгың жебенди тарт,  
дааналап, жаза тийбей бутаңды ат.

Ал бута – хан таажысы, мээлеп аткын.  
Тайманбай тике карап жааңды тарткын.

Жүрөсүң көптөн бери даярданып.  
Жарыгым, чык жекеге эми аттанып!

Тилимди эгер менин атаң алса,  
токтоосуз бүгүн жолго шашылгыла.

Тигилер кармашышып жатканында  
тезирәек Чон-Бәэжинге аттангыла»,—

мүрүдү<sup>1</sup> ишенимдүү Шой-Бо аярдын  
коштошуп, бир заматта болду кайым.

Атама кездешүүгө ашыгып биз,  
бурулдук кыска жолго төтөлөп түз.

Убакыт кеч күз эле салкын тарткан,  
ободо бурут көчүп сургулт асман.

Үстүндө чен чепкени<sup>2</sup>, жоо-жаракчан  
атакем тосуп чыкты астыбыздан.

---

<sup>1</sup> Мүрүдү – жигити.

<sup>2</sup> Чен чепкен – аскердик кийим.

«Эл дүрбөп, хан желдети жер сыйдырып,  
жүрөт дейт топ чабарман үй кыдырып.

Силерди не болду деп санаам тынбай,  
чаптырдым түз жол менен бир нече уудай<sup>1</sup>.

Салышса төтө жолго келишет деп,  
утурлап бастым эле силерди издеп.

Болот дейт бүгүн жыйын Эгиз-Көлдө.  
Баарыбыз чогулабыз ошол жерге...» –

Аягын сүйлөтпөстөн сөзүн бөлүп,  
атама тик карадым жакын келип.

Өзүбүз күбө болгон окуянын  
сүйлөдүм түшүндүрүп маани-жайын.

Жүзүнөн көзүм бурбай түз тигилип  
сөзүмдү кескин бүттүм мына минтип:

«Жагабы же жакпайбы бул айтканым,  
atakе, айтканымдан түк кайтпаймын.

Аярдын аян-шертин аткарабыз,  
азыртан калбай жолго аттанабыз». –

Жүрөгүм алып-учуп жоого шаштым.  
Атамдан жооп күтпөй үйгө бастым.

Артымдан киндик энем жете келди,  
акыйкат сөзүн айтып жемеледи:

---

<sup>1</sup> Уудай – жансакчы.

«Атаңды ката кылып койдун, кызым!  
Токтоо бол, кереги не кызуулуктун?

Ақылын жыйдырбастан ашып-ташып,  
сөз айттың баш-аламан өтө шашып.

Атаңдын айттар ойун күтүп турбай  
кетишиң туура эмес көңүл бурбай.

Чоңойуп, сага бир аз эс киргендөн,  
чындыкка өзүң күбө, мен билгенден

көрбөдүм көңүлүндү оорутканын.  
Сен аны канча жолу оорутпадың!

Алтынай, айтканыма туура түшүн,  
ажалга тике карайт ал сен үчүн». –

Уялдым, кечирбедим шашмалыгым,  
ушинтип энекеме араң айттым:

«Дагы да балалыгым кала элекпи?  
Бир гана өзүмдүкү туура дешти

аракет кылган менен жойо албадым.  
Өзүмчүл эркелигим койо албадым.

Кең пейил, кечиримдүү киндик энем,  
кейиштүү жаңылыштык бир кетиргем.

Азыр да шондогуну – байкабастан  
кайталап алдымбы деп чочуп турам.

Жок эле ой-санаамда ката кылуу.  
Жөн гана аттанууга талабым бу.

Кайрылып барган аткам өзүм деле.  
Катамды экөөнөр тең кечиргиле?!» –

мойнуна энекемдин колум артып,  
жыттадым, көкүрөгүн, башым катып.

Желкемден эркелете жумшак сылап,  
жайланып энем минтти сөзүн улап:

«Жарыгым, буйрук берди, кошуун даяр.  
Жигиттер ишенимдүү, жоого жараар.

Жол баштайт Чон-Бээжинге атан өзү.  
Даярдан, бул атандын айткан сөзү». –

\* \* \*

Жеткенбиз Чон-Бээжинге жети күндө.  
Жыйынга чогулуптур калкы мүлдө.

Калаага кире турган кырк дарбаза  
бекилип, ачык экен бирөө гана.

Дарбаза үстүндөгү мунарадан  
көз салып кырк аяры жана Хэ-Ган,

Кыз дебей, зайып дебей хан алдынан  
өтүүдө баары текши чубатуудан.

Комдолгон Кара-Нарда калы килем  
үстүндө жибек чатыр – ичинде мен

токтоттум чукул келип дарбазага.  
Чатырдын бүркөнчөгүн кайрып артка,

үстүндө Кара-Нардын туруп тике,  
жүз бактым мунарага жай тигиле.

Улуу Хан мага буруп турнабайын,  
буйруду түшүнгүсүн деп маани-жайын.

Түз карап, Улуу хандан эч жалтанбай,  
туруумдун түз маанисин түшүнгүм жай:

«Желдетке жетелептей өзүм келдим.  
Улуу Хан, өзүңө бар койор шертим...» –

сөздөрүн бириң койбой думанын,  
тартынбай Улуу хандан айттым баарын.

Тигилип Хэ-Ган көпкө карап турду,  
ал анан Шой-Бо аярга жүзүн бурду:

«Тендересиз сыйнылыгың – там беремин.  
Уктуңбу муногу кыз не дегенин?

Айткының, сөздөрүндө чындык барбы?  
Чынбы анын тендеши жок шер тубары?

Далилдейт неси менен, шартын койчу.  
Эр уулду – шер ургаачы туйт болчу.

Көргөзсүн кыз өнөрүн, кабыл алам.  
Баш тартпайм, койгон шартын бүт аткарам.

Келерин билиптирсүң, сезип турам,  
аткарабай анттан тайсан, башың кыям!» –

Мээледим Хан таажкысын – жааны тарттым  
угузбай турган элге сөздүн артын.

Жаа огу – ширетилген болот учтуу  
тийгенде Хан таажысы жерге учту.

Кайталап жанаракта койгон шартым,  
жыйдыrbай Хандын эсин сөз узаттым.

Кайрылып Улуу ханга, калың элге  
соңунда мына минтип айттым эле:

«Далилдеп шердигимди – таажыңды аттым.  
Ант бузса – атам щунтип Хандын башын.

Он айда төрөп берем шер баланы.  
Болбосо, шондо тартам, Хан, жазанды!» –



## АЛМАМБЕТТИН ТӨРӨЛҮШҮ

Аттадым хан эшигин тең салмакта  
теңата хан наркына, хан баркына.

Бүтүрүп тез арада Таш-Калааны,  
Улуу Хан шертке туруп тартуулады.

Калаага боз кыроодо аттап кирдим.  
Каардуу қармашта өтөм – болжоп билдим...

Жактырып Эгиз-Көлдөн ала келген  
жанымда киндиқ энем кыздар менен,

тандалма чакан колу жигиттердин  
түн-күндөп кайтарышат калаа чегин.

...Кыш өтүп, жадыраган жаз келгенде  
чаптырдым чабарманды Эгиз-Көлгө.

«Керилген кош чынарын Эгиз-Көлдүн  
тамырын соолутпастан алып келгин.

Аларды – коргондогу дөңгө тиктир.  
Астына арык тартып, суу жүгүрттүр.

Көгөрүп, тамыр жайып бүр байласа,  
көңүлүң курсант кылам – не сураба!» –

Ичимден төлгө қылгам: «Ойлогонум  
ишке ашса, санаа чекпей тынч болойун».-

Көлүмдөн кош чынарды қазып келген  
коргондуң ортосуна тиктирди элем,

бир азга соолуп барып бүр байлады,  
жай бүрдөп – жалбырагы дуу жайнады.

Көргөндө мына ошол кереметти,  
жок болду кубануудун чеги-чени.

Атакем типегине жетет деген  
аруу дил ишеничим бекемделген.

А кийин жадыраган жай күнүндө  
төрөлдүң кош чынардын дал түбүндө.

Тиштенип, жан кишиге сыр билгизбей,  
толготтум тогуз күнү күн-түн дебей.

Жанымдан карыш жылбай киндик энем,  
ал кошо азап тартып мени менен,

акмалап бири иchte, бири тышта,  
эки жан тапшырмасын аткарууда.

Чынарга далдааланып, таңга жакын,  
тогуз күн дегенде араң көзүм жардым.

Тешилүү кулактарың, сүннөттөлгөн,  
түшкөнсүң, муштумуңа, кан уучтап сен.

Булутсуз көпкөк асман чүмбөттөлгөн,  
заматта добул уруп, күн бүркөлгөн.

Зилзала, чачылтчудай жердин үстүн,  
нөшөрлөп, көз ачыrbай, жетимиш күн,

сөл жүрүп, жер силкинип, белги берген  
өзгөчө перзент жерге келгенинен.

Улуу Хан тынчы кетип бул белгиден,  
Шой-Бого суроо берет бүшүркөгөн:

«Аярым, тыптынч турган табияттын  
не дейсин өир заматта бузулганын?

Чын айткын жашырбастан, же болбосо  
каныңды ағызамын кызыл жошо!» –

Билиптири аяр Шой-Бо – сен төрөлүп,  
турганын асман түбү көмкөрүлүп.

Жооштууп Шой-Бо аяр Хандын каарын,  
айтыптыр түгөйлөшүң Манас дайнын:

«Элинде буруттардын – жаасы катуу  
төрөлдү өир шер бала Манас аттуу.

А бирок төрөлүүчү бизде бала  
айбаты артык андан алда канча.

Күтөлүк келер күндү, Улуу Хэ-Ган,  
там берип жазуубузга тагдыр жазган.

Чындыкты айттым эч бир жашырбастан,  
чымындай жанымды ал пайды тапсан». –

«Шум аяр чын айтат» – деп Улуу Хэ-Ган  
шекшүүсүн жөнсүз бейм деп четке каккан.

Бичикке аты түшкөн Көк-Асмандан  
балдарын Жер ушинтип тосуп алган.

Көргөзбөй сени жанга – түнү менен  
атама киндик энем алып кеткен.

Сүтүмдү эмчектеги байытпаска,  
айтайын, табылганын, кандај арга.

Бул дагы өзүнчө бир улуу баян,  
бирок да аргасыздан кыска айтам.

Бир кызды – төрөй албай энеси өлгөн  
багыптыр менден мурун киндик энем...

Сатылып алтын кенден кетсе дагы  
сагынып ал жердеги күн-кулдарды,

суралып, бурсат алып атакемден  
каташат, алтын кенде, кулдар менен.

Сагынып да бир жолу келишинде  
туш болот топ күндөрдүн кейишине:

«Энесин жаңы гана жерге бердик,  
багуусуз бул да өлөт» – дешип кейип,

кашыктай, кыпкызып эт наристени  
аялдар түрткүлөшөт нары-бери.

Боор ооруп жетим кызга киндик энем,  
багыптыр, ага, ат койуп Гулян деген.

Мин-Суулук хан Нарбото тукумунан  
кул жигит Нарбото деп атын алган,

үйлөнөт Гулян кызга энем баккан.  
Ал экөө Мажит деген уул тапкан.

Биз көчүп Таш-Калаага келген кезде  
келишкен эжем-жездем үстүбүзгө....

Садагам, эмчектешсиң Мажит менен.  
Сен жокто байытпастан сүтүмдү эмген.

\* \* \*

Убада шерттешкен күн жакын калган.  
Жиберип Нарботону, сени алдыргам.

Убакыт болжол бүтүп төрөйт деген  
сен даана төрөлүгүчү мезгил келген.

Азапты да бир ирет тартмак экем:  
чыдоого туура келди жан қейиткен

учталган арча казык жерге каккан,  
үстүнө олтургузуп чапан жапкан.

Жанчылып бүткүл денем, тер чыпылдап,  
көзүмдөн чымын учту чыбырчыктап.

Кан кетип, айланам бүт кызыл-жаян...  
Астымда сенин денең кан жайпаган...

Житирип жерге кийрип күү казыкты<sup>1</sup>  
жип менен белим курчап, күү<sup>2</sup> басышты.

<sup>1</sup> Күү казык – күнгө какшып, кургаган таза казык.

<sup>2</sup> Күү – күнгө какшып, күпкүргөк болгон, кубарган таза чүпүрөк же кийиздин үзүмү. Ачык жарааттан аккан канды токтолтуу-чу жана ага микроб түшүрбөй, ырбатпай айыктыруучу нерсе.

Нарбото, Гулян жана киндик энем  
ушинтип «төрөтүштү» – амал менен.

«Сүйүнчү! Төрөлдү! – деп, – күткөн бала!»  
чабарман чаптырышты Гуйянь-Ганга.

Оролгон чылк жибекке, уулум, сени  
Азизге киндик энен алыш берди.

Арамдык чагылышып шектүү ойунан,  
ал сени коомай тутту өз бойунан.

Алдырган мурда эле аярлары  
ай санап, төрөлгөн күн так такталды.

Таратса Улуу Хандын шек алганын,  
Шой-Бо аяр алмак болду каалаганын.

Батасын Улуу хандын аламын деп,  
той берем, Чоң-Бээжинге барамын деп,

камданып Азиз жолго, жөнөп калдык,  
өзүндү Улуу Ханга алыш бардык.

Чогултуп лама, кечил, аярларды,  
Улуу Хан чоң сынакка даярданды:

«Саламын сын-кудукка бул баланы,  
жок болсо кытайларга ич арамы,

ал анда сын-кудуктан аман чыгат,  
болбосо бул баланы кудук жутат...»

Сыртымдан сыр билгизбей, ичен боздоп,  
титиреп тизелерим, муунум бошоп

жалындым Жаратканга: «Жар боло көр,  
ушунча азап тарттым, жардамың бер!»

Оозу ачык үңүрөйүп – сырдуу кудук,  
октолгон ажыдаардай оройу суук.

Упуу Хан төбөсүнөн бийик кармап,  
сени шол суук кудукка ийди таштап.

Томсоргон кудук оозун – токум булут  
айланып ак булага калды тосуп.

Калың эл айланада топурашып,  
каратат кудук оозун таңгалышып.

Кечилдер, топ аялар, Чоң Лама  
Хэ-Ганды куттуктоодо бүт жабыла:

«Түгөнбөс улуу кытай журтубузга  
туу болот – колду баштап ушул бала.

Бул атка бата бергин, Буркан, көлдо  
баланын аты болсун Шао-ОНбо...

Суурулуп көп ичинен бир думана,  
абайлап басып келди Азиз ханга.

Бооруна колун алып башын ийип,  
сүйлөдү түз тигиле үнү бийик:

«Гүйянь-Гань, акылга бай эстүү жансың.  
Балаңа ат койууга шашылбагын.

Бичикке аты түшкөн бул баланын  
бурулса... Бүт баарынан кол жууганың.

Азиз хан, жүрөгүңө түйгүнүң бек:  
балага энчиктүү ат ал – Алмамбет!..» –

думана кескин буруп сөз аягын,  
заматта турган жерде болду кайым.

Жуулуп көңүл кири Гүйянь-Гандын,  
жойулуп шек саноосу Улуу Хандын,

аташты Алмамбет деп атың койуп.  
аянбай байлык-малын чачып, сойуп,

той берди токсон күнү Чон-Бээжинде.  
Тойунган калың элдин калды эсинде.

Төрөгөн шер баланы тайбай анттан,  
тартынбай хан таажысын таамай аткан

аялды – арстан мүнөз, аян-сырлуу,  
айтышып калк ичинде аңыз кылчу...



## ЖАЙСАҢ АТАНЫН МАГА КӨЙКАПТЫ КӨРГӨЗҮШҮ

2. 05. 1996-ж. 14чү А.К. 360° 00' 02"

*Бүгүн түндү оодарып медитацияга чыгуум керек болчу. Откөндөгү окуядан бери денсоолугум оңоло албай жүрөм. Кечке жааган жаанга эзилген баткакты кечип төш таяндым. Ала булуттанып удургуган көк бетинде жылган Айга назар бурдум. Аздан соң Шоола түшүп, Жайсан Атанаң үнү угуду:*

*Чырагым, эсенсиңби, жакын келчи.  
Алсызың, жетелейин, колуң берчи.*

*Экөөбүз Тал-Чокуга жетип алып,  
андан соң сөзүбүздү уланталык.*

*Айтқыдай сенин мага сөздөрүң көп,  
билимин, оор болду убак өтмөк.*

*Бар эле убадабыз: күн нәшөрлөп,  
удургуп, булат көчсө, Ай көрунбөйт.*

*Андауда кездешүүгө келбегин деп  
өзүндөн өтүнгөмүн нечен ирет.*

*Сен болсо, айтканды укпай убарасын.  
Тымызын, ичтен ага кубанамын.*

*А бүгүн келеринди билген элем  
кыян-сел журсө дагы бүркөлмөктөн.*

*Турасың бүгүн абдан жаңың кейип,  
жанчылып дене-досун, алың кетип.*

*Албуут кыз ажыратып экөөбүздү,  
азғырып жан-досунду – көөнүң бузду.*

*Кароосуз дене-досун муздал калып,  
кыйноодо или күнгө түйшүк салып.*

*Ал күнү сага жардам бере албадым,  
кан чачкан музжалыны<sup>1</sup> жеңе албадым.*

*Кири жок Нуршооласы «Балалыктын»  
калбаса жетип сага – кылмак тындым.*

*Откөндө каталыгын Нурэжекен  
жууду окшойт, Акчабагым, ушу менен.*

*Козголуп, орун алган денендерги  
кеселиң көпкө чейин кыйнайт эми.*

*Кабылып, капысынан түйшүк салган  
канында «Албуут кыздын» каары калган.*

*Чырагым, олтуралық, жеттик эми,  
атаңдын маек курчу тааныш жери.*

---

<sup>1</sup> *Музжалын* – жалындай көрүнгөнү менен муздай мупмуз-дак болгон от жөнүндө сөз болууда.

*Ар дайым жолукканда – бул адатың –  
өзүңдүн – «Ханзаададай» жаш баласың.*

*Туйгуңду – эркелет деп талап кылган  
түйсам да, байкамаксан ичен тынам.*

*Жараткан берген отуң – ичте жанган,  
жарыгым, ийкемдикти шондон алгам.*

*Өзүңө канчалық мен жакындасам,  
сендеги жылуулукту тартып турам.*

*Шондуктан аралыкты алыс кармайм,  
табыңды азайтууну түк каалабайм.*

*Жарыгым, эркелөөдөн табарың не  
көөдөндө жылуулуктун табы кетсе?*

*А бүгүн эркелетүү сөзсүз керек,  
ооруну – көтөрүлгөн көңүл жеңет.*

*Келгемин талабыңды аткарам деп,  
карегим, «Ханзаадаңдай» ал эркелеп.*

*Сен мени кубантууну каалаганың –  
сеземин ырчы атаңды баалаганың.*

*Өжөрлүк бул сапар да берди көпту,  
өзүңдү башкарууга эркиң жетти.*

*Өктөөсү өмүрүңдүн тынчы кеткен –  
өзүңдүн ийгилигин – эгер жеңсөң.*

*Түрмөгүн ыр саптардын жандырарда  
түстөрдү мындан ары пайдаланба.*

*Нугуна чыйыр жолдун жаңы келдин,  
тапкыча даңгыр жолду издей бергин.*

*Жайсаң Атанын кебине кулак салып баратып  
кандаңча капкараңғы тунгуйукка кабылганыбызы  
байкабай калдым. Дүлөй тыңчтық. Асты жагымда  
бараткан Жайсаң Атанын кайда экени билинбейт.  
Аба жетпегендей туйумдан жүрөгүм «дүкүлдөп» кор-  
ко баштаганда Атанын сабырдуу үнү угуду:*

*Жарыктын баасы кымбат кең Ааламда.  
Бербейсің ага маани канча айтсам да.*

*Сезимди түмчуктурган караңғыда  
сөздіңби жарык баркын эми гана?*

*Чочуба айланадан «көрүнбөйт» деп.  
Бул жерди «сырдуу Көйкап эшиги» дейт.*

*Көргөзүү мүмкүндүгү өтө сейрек –  
нөшөрлүү, Айдын толук кези керек.*

*Сыйкырлуу Аалам сырын окуткан жер,  
сыйпалап колуң менен кармалап көр.*

*Каерден орун алган айтып берем,  
карегим, көңүлүнө түйгүн бекем.*

*Түн жакта бийик тоону «Арка-Тоо» дейт.  
туурада «Улуу муз тоо» – мөңгү кетпейт.*

*Төмөндө «Көк-Шили тоо» бийик зоолуу.  
Аны улайт «Аберден Чөл» терең коолуу.*

*Ушундай табияттын чеп тосмосун  
ээлеген «Шайтан көлү» чок ортосун.*

*Туздуу көл – көмкөрүлгөн казандай тоо,  
түн-күнү бороон боздойт шамал сого.*

*Бул тоону «Суук-Төр» дейт шамал урган,  
«Көйкапты» – сырга толгон, шунда курган.*

*Сырына кең Ааламдын сугарылган  
Алмамбет ушул жерде билим алган.*

*Кириүгө бул эшиктин шерти мында:  
Ай толгон нөшөрлүү түн, жымжырттыкта*

*ачылат бир чай кайнам убакытка.  
Туш келүү өтө сейрек мындаш шартка.*

*Атайын бүгүн сени алыш келдим,  
ааламдын да бир сырын көрсүн дедим.*

*Турууга узагыраак мүмкүн эмес.  
Ушул жер – жомоктогу «Барса-Келбес».*

*Сезимиң тумчуктубу жымжырттыкта?  
Шашылгын, чыгуу керек бачым сыртка.*

*Эшиги ажайыптын бекип калса,  
каласың түбөлүккө чыкпай мында.*

*Кыязы, сыртка чыктык көрүнөт, күн канча  
бүркөө болгонуна карабай Айдын ала-төлөк жары-  
гы чагылышты. Жайсан Ата алдыда жылып барат.  
Ардайым келчу жерге келдик көрүнөт, Жайсан Ата  
дөңсөөдөн орун алды, анан сөз уланды:*

*Олтурчу ордубузга келдик эми.  
Чырагым, саал чарчатып койдум сени.*

*Көздөрүң каранғыга көнүп калды,  
тәэтиги оттук ташка түз карачы.*

*Агарып көрүнгөн шол чоң май таштан  
чегишип, от тутантчу таш жасашкан.*

*Шол таштан сыйыра өйдө, түз карасаң,  
тигине, көрдүнбү эми, тоодой караан?*

*Ал төмөн кан майданга дүрбү салып,  
алоолоп эки көзү оттой жанып,*

*калдайып, сырт келбети сыр билдирибей,  
кабылдап туйук жара – ич ириндей,*

*душманга – урабас тоо, ашпас дабан,  
олтурган Тал-Чокуда Манас бабаң,*

*тендешсиз кан майданда салгылашты  
башкарып акыл менен турган чагы.*

*Көздөрү кан майданда қыргын салган.  
Көөдөндө – Алмамбеттин сөзу уланган.*

... Тал-Чокудан дүрбүсүн төмөн салган Айкөлдүн карааны мени үйүмө чейин узатып келгендей туйумдамын. Анткени Атабыздын элеси карегимден кетпей үйгө кантип жеткенимди сезбей калдым. Келип дептеримди алыш чечмелейин десем бир дагы тамга түшпөй барагы актай бойдон экен. Абдан тынчым кетип кечти араң киргиздим. Ай көрүнгөндө каналды түз кесип өтүүчү жерди көздөй жөнөдүм. Шакин агай салган көпүрөгө бут койгонумда Шоола түшуп, Жайсаң Атанаң үнү угулду:

*Чырагым, бутуң тийген тал көпүрө  
бекиптири үч жыгачка – нур төгүлө,*

*жасаган камын көрүп тириүү пенде.  
Тушурдум Нуршооланды көпүрөгө.*

*Чырагым, эсиндейи сөзүм айткан:  
жаа, огу жана мерген аны тарткан?*

*Байкасан, бул жерде да үч деген сан.  
Азыр да – дал ошол сан кайталанган.*

*Билдиңби кубанганым мен эмнеге?  
Жасаптыр үч жыгачтан тал көпүрө.*

*Койдуңбу өтүнүчүм кабыл албай,  
өзүңө куру бекер түйшүк салбай?*

*Жүрбөстөн талаа кезип жалгыз тундө,  
келмекмин, шамың жагып күтсөң уйдө.*

Тенирдин тендересиз ушул ырыссысын тутуш үчүн түн кучагында талаа көзгенимди оор сезсем – Тенирге текеберчилик кылган болом да! Атабыздын астын утурлап жол басканымда өзүмдү адамдардын арасын-дагы өзгөчө бактылуу пенде сезем. Жайсаң Атабыздын тириүү арбагына таазим кылып Шакин агай театрдын бир бөлмөсүн атайын Атабызга арналап кабинет уйуштуруп атканын эсимде элестеттим. Жанатан саал тынып калган Атабыздын сөзү уланды:

*Мандайда түбөлүктүү күйгөн шамым, –  
жашоодо жарык берген кош чырагым.*

*Чочулап оорусунан тынчсызданып,  
азыр сен мурдакыңдай санаа тартып,*

*кемчилиин көргүң келбей, жалаң гана,  
айтканың жакшы жагын жакты мага.*

*Астыма Эгиз-Көлдү таштан оюп,  
атайлап түспөлүмдү төргө коюп,*

*Шарыпкул, ыраазылык сөзүм сага,  
атымды ататтыраар болдуң бала.*

*Кылганың туура келсе заманага,  
кызматың үзүр берсин – кылган мага.*

*Жашоодо түгөнбөгөн чексиз арман –  
артында ат аталбай унут калган.*

*Атымды элге угузса Жайсан деген,  
нааразы не себептен болмок элем.*

*Мен аны адеп эле жолукканда,  
чырагым, түшүндүрүп айткам сага.*

Эсиме кечеги түнкү дептеримдин актай калганы түштү, эмне үчүн жазылбай калганына таң калганым тарай элек. Атабыз ойумду окуп, жооп айтты:

*Көргөндө жазуусу жок дептеринди,  
тапашсыз – таң калтыrbай турган ишпи.*

*«Көйкаптын» турган жерин так жазууга  
бери албайт мүмкүнчүлүк пендө аттууга.*

*Тамганы ошондуктан түшүрбөдүң.  
Жөн гана ошол жерди туйуп келдин.*

*Жайланчу жерибизге жетип калдык,  
жазуунду түшүрө бер, сөз улайлык.*

3. 05. 1996 15чи А. К. 360°00'02<sup>11</sup>

...Кайрылып келатканбыз Чоң-Бээжинден.  
Атамдын жол тосорун болжоп билгем.

Бурулар Таш-Калаага имериште  
тикирип жибек чатыр жол четинде,

утурлап астыбыздан тосуп турган  
жолуктум атакеме кусаланган.

Санаасы сан бөлүнүп – түркүн ойу,  
жүргөнүн айтты нечен күндөр бойу.

Кучактап мойнуумдан, чачым сылап,  
атакем қубанычтуу турду ыйлап:

«Жарыгым, Алтынайым, кыз деп сени,  
жабырkap нечен жылы кемсингенди,

кечирсин Тенир ошол кесиirimди.  
Сураймын сенден дагы кечирүүндү.

Апаң да кесир кылган жээрип сени.  
Анын да кетиргенин кечир эми.

Төрөсүн, Наар, шондо эркек эле.  
Ал бала сен сыйктуу болот беле?

Бийликке, көр байлыкка чиренбестен  
тилекти ойлойт беле биз тилеген?

Калыс сөз – атаңмын деп мактанбаймын.  
Көргөзгөн эрдигине сөз таппаймын.

Караптыйм, аскар тоодой жөлөк болдуң.  
Картайым кубат кетип – өбөк болгун.

Кейибей кетсем болот бул жалғандан.  
Артымда түкүм калды – жок эми арман!

Жети миң тоскоопдукту жеңип, ашып,  
жеримдин топурагын буту басып,

ишенем көздөн учкан бир боор элге  
артымдан калган түкүм жетээрине;

бир чымчым топурагын асыл жердин,  
апкелип бейитиме, ал, себээрин!

Жарыгым, макул көрсө алган жарың,  
кайрылып ушул жерден үйгө баргын.

Эгиз-Көл тынчы кетип толкун сүрөт,  
өзүндү кусаланып күтүп жүрөт.

Колундан токоч жечү аккептерин  
көп көрөм жәэк бойлоп издеғенин.

Сагынды бутуң шилтеп баскан жериң,  
бирге өскөн өзүң менен курбу, теңиң.

Сагындым, көп эстеймин сени ойнотуп  
ээрчитип жүргөнүмдү көл бойлотуп.

Шыңғырап, кулун өндүү кишенеген  
кушуп ойногондо күлөр элең.

Баштаган ойнуубуз таң эртенде  
бүтчү араң Құн уяга баткан кездे.

Сагындым шол күндөрдү, эстей берем.  
Өзүңө кездешчүдөй көлгө келем.

Ыйык-Көл кусалыгым тептең бөлүп,  
тургансыйт туздуу жашын тынбай төгүп.

Бара кет балалыгың өткөн жерге,  
баягы таңды тосчу Ыйык-Көлгө.

Сагындым, кусалыктар тарасынчы.  
Садагам, Ыйык-Көлгө барасыңбы?

Азиз хан, сен да менин сөзүмдү уктуң.  
Айтканым туура көрсөң, көчтү бургун». –

Азиздин тилегени келген ашып,  
ал азыр турган кези көлдөй ташып.

Лоян-Ган басып алган алтын кенди  
Упуу Хан кайра өзүңө тартып берди.

Азиз хан иштеттирген кен байлыктын  
Хэ-Ганга берчү экен тең жартысын.

Упуу Хан уулун үчүн энчим дептири,  
Азизге Тянь-Ян кенин бүт бериптири.

Ал анан Лоян-Ганды чакырттырып,  
айтыптыр мына мындаи буйрук кылып:

«Көтөрдүм кечилдерге уулунду хан,  
ээсине кайткан кенге таарынбастан,

көчкүлө кечилдердин хандыгына.  
Киришпейм салган салык, байлыгына.

А эгер тилди укпай кежирленсен,  
аябайм, Аңжыянга көчүргүзөм.

Ошончо арстан жүрөк шер болсоңор,  
буруттан куулганды ойлосоңор.

Чычырган Чыйырдынын түкүмү бар.  
Өчүндү Гүйянь эмес, ошондон ал...» –

Кутулуп Гай-Юаң-Тхайдан чатагы жок,  
Гүйяндын көңүлү жай, пейили ток.

Ыраазы болуп Азиз бүт баарына,  
атамдын жолду тосуп турганына.

кабылдап кайнатанын өтүнүчүн,  
хан Азиз Эгиз-Көлгө бурду көчүн.

Белеске «Калмак-Ашуу» деп аталган  
чыкканда көл көрүндү толкуп жаткан.

Жүрөгүм чыгуучудай түрсүл кагып,  
бүт денем апоолонду оттой жанып.

Көзүмдөн төмөн кулап ысык жашым,  
көрмөккө жакын барып, көлгө шаштым.

Кубанып жаш баладай ойун салган,  
эн кымбат бир нерсени таап алган.

Бой урду Ыйык-Көл да атырылып,  
ак тармал толкундары сапырылып.

Кийимчен мен да көлгө бойумду урдум,  
кучактап толкундарды, кечип турдум.

«Ажырап апакемден эрте калгам.  
«Алтын-Нур», апа мээрин сенден алгам...». –

Азыркы абалыбыз – қучакташкан,  
кусалуу сагынычы таркабастан  
турганга окшош эле эне-бала,  
жытташкан бирин бири моокум кана!

...Өргүүбүз Эгиз-Көлдө бир нече күн  
өлчөөсүз азык болду мага кийин.

Кеч эле. Жай сүйлөшүп олтурганбыз.  
Азиз хан сырттан кирип сүйлөдү суз:

«Кайната, өтүнүчүң орундааттык.  
Каршылык кылбасаңыз биз кайталык.

Уулума той берейин хандыгымда.  
Кайдыгер калbastырысыз сиз да мында.

Чакырдым өзүнүздү болов тойго.  
Биз эми аттаналы эртең жолго.

Азыр мен эс алайын жол алдында.  
Баарыңа тынчтык тилейм, жай алгыла». –

Азиз хан чыгаар замат атып турдум,  
атама муңайымдуу жүзүм бурдум:

«Атаке, өзүм жалгыз көл жээгине  
сейилдеп басып келсем мүмкүн беле?

Макул бол, коштошойун көлүм менен.  
Белгисиз – келсем эми качан келем...» –

«Көлүңө бар, барагой, Алтынайым.  
Үрүлай, өзүң көргүн жолдун камын.

Жаныңа Нарботону кошуп, анан  
жайыраак Алтынайды тосуп алсан.

Экөөң тен кам санаба Алмамбеттен,  
жанынан карыш жылбай караймын мен». –

...Айлуу түн. Көл үстүндө қум шыгырап,  
армандуу байуулунун үнү угулат.

Мунқанып жүрөк эзген құйсұн угам  
муштумдай кунарсыз бир боз чымчыктан.

Окшоштой чымчык менен бир арманым,  
олтуруп көл жәэгинге жаш чаямын.

Женілдеп бугум чыгып, мунум тарап,  
жүз чайып, улутундum көлдү карап.

Толукшүйт көктөгү Ай баяғыдай!  
Баяғы секелек кыз – суз аябай!

Уктаған сезимимди кытыгылап,  
толгон Ай көзүн кысып көккө тартат.

Тунук суу құмұш сымал жылт-жулт этет.  
Толукшуп Ай бетинде калкып келет.

Чачырап сан-миң нуру түндү бөгөп,  
чачылып туш тарапка шоола төгөт.

Төгүлгөн сууну карай Нуршооладан  
бөлүндү мени утурлап баяғы улан.

Тамылжып тула бойум, ысып каным,  
тигилген жаш уланга жай карадым.

Унчукпай улутуна басып келип,  
салаамдын уч жагынан кармай берип,

тигилген көздөрүмө тике карап,  
назик үн добуш салды жай шыбырап:

«Тез эле жаштыгыңды жашап бүтүп,  
токтолгон акылмандын пейлин күтүп,

кечирип баштан көптү – акыл толуп  
калыпсың жашы улгайган эне болуп.

Алтынай, аруу жансың эч кири жок,  
ар дайым абайлап жүр, тийбесин ок.

Азиз хан арамдыгын ичке катып,  
артындан койгон тыңчы жүрөт аңдып.

Келечек ойундан эч шек алдыrbай,  
күйөөнө тартуулагын жылуу маанай.

Сырдашын, акылдашын, ойунду айткын,  
ичинде арам ойдон Азиз кайтсын.

Ал сенде аруулукту, аярлыкты  
айттыrbай акыл өлчөп, билет жакшы.

Эскерткин – жамандыгын аянбасын  
Азизге, балаңарга Лоян-Гандын.

Өчөшкөн Гай-Юань-Тхай караал жалдап  
баланы баккандарды койот алдап.

Баланы уурдашабы, береби уу,—  
алардын максаттары – тыңдым қылуу.

Бир дагы чоочун адам баш бакпасын.  
Баланы киндик энең гана баксын.

Анткени андан башка бир да жанга  
айткының, ишенбесиң бактырганга.

Алтыга толмойунча толук жашы  
аны эч ким көрбөгөнү болот жакшы.

Алтыга жашы толук толгон кезде  
«Көйкапка» сырдуу окууга берели де.

Ал жерден коркпогула, тоскоол болбойт,  
Бичикке аты түшкөн – ээси колдойт.

Сыйкырдуу ажыдаардан эшик тоскон  
сестенбей кетет өтүп токтобостон.

Ал жердин окуусунун мааниси бул –  
окутат баш-аягы жыйырма беш жыл.

Илимге сугарышат он эки жыл,  
андан соң аалымдыкка дагы алты жыл.

Жеткенде аалымдыктын тuu чегине,  
жети жыл окуйт дагы – жетигине.

Жетиктик – аалымдыктын жеткен чени.  
Табылбайт жөн пендеден ага тени.

А бирок жетиктике жетиш үчүн,  
аалымдын баардыгына болбойт мүмкүн.

Анткени – Аалам сырын терең каткан  
адамга чочулашат ыйгарыштан.

Окутат ошондуктан Сүүк-Төрдө  
окуунун ар бириген – үч бөлүктө.

Ар бөлүк жети жылдык мөөнөт менен,  
бул, демек, жыйырма бир жыл окуйт деген.

Ақыркы жети жылдык мөөнөтүнүн  
адашпай так санаасын бүтөр күнүн.

Алты ай мөөнөтүнө жеткирбестен  
оң болот окуу жайдан качып кеткен.

Антпесе – Алмамбеттен айрыласын.  
«Апам» деп, билгин, сага кайрылбасын.

Бар болот ар пендеде – киндик тушта  
жайгашкан бармак басым күн уйулча.

Күн нурун ошол уйул тартып турат,  
көөдөндө жылуулук от – мээрим тубат.

Денеден бөлүп салса күн уйулун,  
жоголот ал пенден жылуу туйум.

Ал үчүн эли-жери, эне-ата жок,  
атылчу бир максатка – ал жандуу ок.

Бүтөөрдө окууларын, ичин сойот,  
киндиктен күн уюлун алыш койот.

Ошондон кийин бүткөн окуусунан  
бөлөкту әч ойлонбой калат адам.

Көөдөндө жылуулук жок – муздай тоңот.  
Адам-ок туш болгондор тындым болот.

Милдетинң окутасың алты айы кем,  
алдыргын хан көтөртпөй Чоң-Бээжинден.

Балаңа ошол күнү баарын айткын,  
тилегиң кабыл болуп – элге кайткын.

Кошкунун, аян белги берип турам.  
Кыйналса Алмамбетке жардам қылам...». –

Алыстап, булут сымал мунарыктап,  
Ай нурун чүмбөттөнүп кетти тарап:

«Алдымда түйшүктүү өмүр – дабан ашуу.  
Максатым туюн чокуда – талбай басуу.

Атакем ушунчалык көксөп күткөн  
жеткирбей тилегине тынбаймын жөн.

Баш тартпайм ажалдан да – тике барам!  
А бирок берген антым так аткарам.

Атакем жетпесе да өз элине,  
турпагын тууган жердин – бейитине

апкелип төшөтөмүн – жайын ачам!  
Көксөгөн топурагын ага чачам!...». –

Кайталап Ыйык-Көлгө берип антым,  
коштошуп көлүм менен үйгө кайттым...



## АЛМАМБЕТТИН КӨЙКАПТА ОКУШУ

Жалғызыым, башкасына өзүң күбө.  
Шол күндөн сырым катып ушул күнгө

секелек кезден анттын жұғұн артып,  
келатам ушунча жыл түйшүк тартып.

Кагылып караанынан элдин-жердин,  
катышып ичтерине арман-кегин

ардагым асыл атам, армандуу энем,  
ак ниет Үрүлайым – баарысы тең

эл-жерин көрөбүз деп үмүт эткен.  
А бирок жеталбастан өтүп кеткен.

Каректе тууган жери катып калды!  
Жазданып бөтөн жерди жатып калды!

Караптадым, мезгил жетти, сен аткарғын  
энендин бүт баарына берген антын!..»

...Тунжурап ушул жерин айткан кезде  
Алмамбет көпкө ойлонуп олтурду эле.

Алагар көздөрүнө имерип жаш,  
жүз буруп Батма апама серпилтип каш,

кеседе бал кымыздан кере жутуп,  
кейиштүү ой жүгүртүп саал тымып,

энемдин нур жүзүнө бырыш баскан  
көз таштап, андан нары сөз улаган:

«Түйшүгүн энелердин – бала деген  
теңейбиз салыштырып эмне менен?

Эмгегин энелердин акташ деген  
өлчөсө өмүр менен болобу тең?

Көздөгөн максаты деп ата-эненин  
аянбай, акыркы ирет алса демин,

аткарып зар тилегин – көздү жумган,  
айтчы апа, болобу бул антка турган?

Асылым апам менин аткарды дейм  
ата-эне, Ыйык-Көлгө антын берген!

Акыркы сөзү чыккан деми менен:  
«Атама топурагын апкел!» – деген...

Улайын андан аркы сөздү өзүм.  
Аралаш бүт баарына чогуу өстүм.

\* \* \*

Ошол күз алты жаштан калгам өтүп.  
Атам да ушул күндү жүргөн күтүп.

Жылыга эки жолу – жаз, күз убак  
бир азга «Сырдуу Көйкап» эшик ачат.

Күз келсе алпарам деп ага мени,  
даярdap ал окууга жаздан бери

чыдамы кетип күздү күтүп жүргөн,  
жетсем деп тилегине ал тилеген.

Максаты – мен эгедер болсо деген  
билимге бир да пендө тен келбegen.

Бээжинге хан көтөртүп – бийлик кылуу.  
Эч кимди баш көтөртпөй бийлеп туруу.

Тилеген шул тилекке жетиш үчүн,  
жумшады бар байлыгын, болгон күчүн.

...Ошентип «Суук-Төргө» сапар алдык,  
Жол жүрүп жетимиш күн араң бардык.

Лхаста<sup>1</sup> кечилдердин сепилинде  
сынакка таштайт экен жети күнгө.

Андан соң тоого сапар алат экен,  
бел артып жети күндө барат экен.

Куулган тоо башына таштан чепти  
кайтарат экен лама, кечилдери.

Билсек деп каткан сырды ажайыпта,  
кызыгып барышпасын кимдер гана,

жашыруун «Көйкап» жолун тыңдал билген  
тыңчылар – кечилдердин киймин кийген,

---

<sup>1</sup> *Лхас* – Тибеттин борбор шаары.

кабылтат, ажыдаардын түсүн салган  
кароолго «Туздуу-Көлдөн» орун алган.

Жанынан ал укмуштун бир дагы жан  
«Көйкап» деп аталганы өтө албаган.

Чиренген хан тукуму асыл таштуу,  
менсине кол баштаган аскер башы,

зер топтол дүйнө кезген соодагерлер,  
өздөрүн кабылан сезген нечен эрлер,

салышып бала өмүрүн тобокелге,  
барышат ажайыпка «Сүүк-Төрдө».

Көтөрүп көл үстүнөн башын турган  
өтүшөт ажыдаардын сынағынан.

Бир башы шырылдата жалын бүркүп,  
куйкалайт туш болгонун чок түшүрүп,

Жалындан буйтап өтсө – экинчи баш,  
ышкырат жамгыр төгүп муз арапаш.

Өрттөнүп шырылдаган жалын чокко,  
болбосо ызыгаар соккон музга тоңо

окуйм деп ажайыптан, дегдеп барган  
балдардын сан-миндеген сөөгү калган.

Жалынга куйкаланып, музга тоңон  
үймөгүн, денелердин, топ-топ болгон

да бир баш, көл үстүнө көтөрүлгөн  
оп тартып, из калтырбайт үймөктөрдөн.

Ушундан тирүү калса, анан гана  
алалат ажайыптан билим бала.

...Бичикке аты түшкөн балдар үчүн,  
Капталда эшиги бар зор үңқүрдүн.

Жашыруун шол эшиктен өтүш үчүн,  
чыгарат Чоң Лама өзү бүтүм.

Лхаста кечилдердин турагында,  
биринчи сыйндан өткөн убагында

такталат өң-түспөлү, аты-жөнү  
жазууга мурда түшкөн Бичиктеги.

Оң көлдүн ортонунда мөөр баскан  
бар болсо сыйкыр шакек өзү таккан,

ошондо Чоң Лама кабыл алат,  
колуңа мөөр баскан шакек салат.

Кийгизген шакек колго ошол бойдон  
моминтип өмүр бойу чыкпайт көлдон.

Тапшырып ишенимдүү кечилине,  
жеткирет ажайыптын эшигине.

Жеткирип барғандарга – қайра қайтып  
жолугуу болбостугун кечил айтып,

коштошком атам менен дарбазадан,  
киргизип мени ичке, сыртта калган.

Балдардан, коргон ичи шыкап толгон  
бөлүшүп үчөөбүздү, ошол бойдон

Эч кимге кезиктирбей түнү менен  
үч кечил «Суук-Төргө» алып келген.

...Акыркы ашууну ашып өргүгөнбүз.  
Ошондо укмуштуудай көргөмүн түш:

Апакем бийик тоодо ыйлап турат,  
көзүнөн аккан жашы төмөн кулап,

айланып тоо суусуна – атырылат,  
агызып ташты, кумду сапырылат.

Чамынып, кайра тоого ойун салат,  
а бирок аккан таштар бөгөп калат.

Апама жете албай өйдө чыгып,  
артыма кете албай – жол кысылып,

алдастап турганымда айлам кетип,  
жыңайлак бир думана кепди жетип.

Көтөрүп жерден алып, сылап маңдай,  
кейиштүү добуш менен сүйлөдү жай:

«Садагам, эртең кечте жетесиңер,  
үңкүрдүн эшигинен өтөсүңөр.

Киргенде эшигинен – үңкүр ичи  
караңгы. Көзү көрбөй калат киши.

Тумчугуп, аба жетпей дем кысылып,  
маңдайдан чыпышылдаган тер сыйылып,

шашылыш сыртты карай кайткың келет.  
Чыгууга мүмкүн эмес – эшиги бек.

Аздан соң көзүң үйүр алган кезде  
үнкүрдө сыр катылган жерди изде.

Болжолдоп өзүң турган көз тушуна,  
сыйпала, жик урунат көл учуңа.

Баскының бар құчундөн ичти карай,  
ачылат шондо эшик үн чыгарбай.

Жарықка туш болосуң караңғыдан.  
Унутпа. Абалда бол көзүң жумган.

Жарықка чыккандан соң көптө барып  
көзүндү ач. Запал кылбайт шондо жарық.

Ар дайым оң көл жагың тандап алғын.  
Катарга тизген кезде ондо калғын.

Ошондо азыркыдай жаңылбастан,  
Чыгасың тунгуйукка камалбастан.

Садагам, уктаганда келип турам.  
Коркпогун, коштоп дайым жардам қылам»,—

көтөрүп, өргө таяп жолго салды.  
Көл булгап, қылчак қарап кетип калды.

Кыйкырып «атакелеп» аркасынан,  
ойгонуп ал түшүмдөн чочуп тургам.

Эртеси көз байланып, кеч иңирде  
жеткенбиз сырдуу үнкүрдүн эшигине.

Баардыгы көргөн түштөй болду анан,  
оң жагын тандап алып калып калгам.

О кийин кейигенде мага дайым,  
түшүнүп болор иштин жөнүн-жайын,

жыңайлак думана чал кирер эле,  
түшүмдө дайым бирге жүрөр эле.

\* \* \*

Түмчуккан тунгуйуктан чыкканымда  
туш болдум укмуштуудай жарық жайга.

Айланта аска-зоолор көк тиреген,  
ортодо көгөргөн көл мелтиреген.

Сулуулук жүрөгүндү титиреткен,  
бир гана жымжырттыктан үркөт денең.

Көл бойу жыш капитаган тал-камыштар,  
ортодо жара бөлүп кеткен жол бар.

Баары тең жаны жоктой, жел да сокпойт,  
ажайып укмуштуудай сүрөткө окшойт.

Дегеле туура болот кандай кылсам?  
Басарды кай тарапка билбей тургам.

Дабыштан келе жаткан тез жакындал  
башымды бачым бурдум артты карап.

Кепаткан Си-Бай экөө дал артымда,  
кадалды каректерим чоочун жанга.

Куба жүз, акылдуу көз, жазы ийин,  
кийинген баштан-аяк кара кийим,

кубанып тирүү жанды көргөнүмө,  
жүрөгүм батпай турду көөдөнүмө.

Жүгүндүм тизе бүгүп, башымды ийип,  
жүрөксүп чоочун жерге башым тийип.

Кыймылын билдирибесе баскан дене,  
кишини – туура болмок сүрөт десе.

Томсорот суз көз караш мага бурган.  
«Кел» деген белгиси бейм – колу сунган.

Таң калып, бойум түзөп өйдө болдум.  
Кармадым салаасынан сунган колдун.

Жетелеп мени колдон – Си-Бай артта,  
үн катпай бара жаттык жолду ката.

Жоголуп коркунучтуу дүлөй тынчтык,  
камыштуу жол түгөнүп, түзгө чыктык.

Жел ыргап чөптүн башын шуудуратып,  
угулду түркүн добуш шоокум салып.

Шылдырап жол четинде агып жаткан  
булактан көзүм өттү – каным каткан.

Алиги суз адамга тике карап,  
сүйлөдүм карегине карек кадап:

«Сиз кимсиз? Сүйлөнүзчү үн чыгарып,  
токтойбуз кайсы жерден, кайда барып?

Суусадым, ачка болдум, мүмкүн бекен  
муногу агып жаткан суудан ичсем?» –

Түспөлү саал бир аз жумшаргансып,  
а бирок үндөбөстөн көлдон алыш,

кадамын таштаганда алга карай,  
өңгүрөп ыйлап ийди арттан Си-Бай:

«Унчукпас дудуксунбу, кандай жансың?  
Токтой тур, суу ичмейин, баса албаймын.

Үнкүргө биз үчөөбүз бир киргенбиз.  
Неликтен эми минтип бир-бирденбиз?

Жанагы көл жээгинде – басалбастан,  
Ли-Чандын көзү көрбөй калып калган.

Алдыда баратасың карабастан,  
акмалап келүүдөмүн жетпей арттан.

Жетелеп муну көлдон, мага неге,  
койбойсун бир кылчайып жок дегенде?» –

«Сен мага жөн жеринен койбо күнөө.  
Сиперди тосуп алмак бөлөк бирөө.

Үлгүрүп «Үн чыкпаска» жетип калса,  
кетмексин ал адамды ээрчиp сен да.

Астындан тосчу адам келбegenге,  
түшүнгүн, жоктугуна менде күнөө.

Кааласаң, көп сүйлөбөй ээрчи арттан.  
Болбосо «Үн чыкпаска» кайра барсаң

көрөсүн буйурганын тагдырына.  
Окуйм деп келгениңди миңдет кылба.

Алмамбет, аз убакқа чыдооң керек.  
Суу ичээр, тамак ичээр убак келет».–

Сүйлөшпөй ошол бойdon тез-тез басып,  
бараттык алды жакка өтө шашып.

Азғырган булак суусу артта калып,  
негедир каным катпай, суусун канып,

бараттым бейтааныштын жетегинде  
жетсек деп бачымыраак жетчү жерге.

Айлана кадыресе жерге окшоп,  
келатам көз чаптырып, утур токтоп.

Бир кезде аска-зоолуу тоо таянган  
көрүндү күнүрт сепил тээ алыстан.

Карадым Си-Байды издел арт жагыма,  
калыптыр бизге жетпей тээ алыста.

Бейтааныш шашып карап туш тарапты,  
энкейип бачым сүйлөп минтип айтты:

«Алмамбет, азыр башка бирөө келет,  
жетелеп сени менден бөлүп кетет.

Унчукпай ээрчип аны бара бергин.  
Бир түнгө калғын десе – калам дегин.

«Баспайт деп жүрөгүмө» – тамак берсе  
корккондой түр көрсөтүп такыр ичпе.

Ал эртең сапка тизет ар бириңди.  
Ошондо катарга тур эң бириңчи.

«Бурул» деп бириң оңго, бириң солго  
буйрукту берген кездे бурул оңго.

Жарыгым, оңго бурул, унұтпагын.  
Өзүңө шондо гана жолугамын...» –

Шол кезде Си-Бай арттан жете келди.  
Бейтааныш «сүйлөбө» деп белги берди.

Сепилге аздан кийин жете бардык.  
Эшигин таш сепилдин издең таптық.

Дабышсыз, ұңурәйүп ұн чыгарбай  
таш эшик ичин көздөй ачылды жай.

Ич жагы таң қалтырып сыртынан да,  
созулат ничке жолдор тоо бооруна.

Мелтирейт кара аска жылмаланган,  
асканын боорун ойуп эшик салған.

Тоо менен таш сепилдин ортосунда  
көз жоосун алып турат көл жасалма.

Мөлтүрөп, чыбырчыктап, балық ойноп,  
кароодон кумарланып көзүң тойбойт.

Тосмолоп түркүн түстүү таштар менен,  
гүл сепкен таш чөлектер оймо чийген.

Түрлөрү дарактардын соккон желге  
термелип месинишиет бойун кере.

Шагында канаттуулар сайран салып,  
кубулжүйт миң түркүндүү күүсүн чалып.

Арбаган ажайыптуу көрүнүштү  
айтууга табалбайсың сөз тийиштүү.

«Ажайып» деген сөздүн маанисine  
түшүнчү эмес элем алигиче.

Сөз менен айтып бергис кооздукту  
сөз тура түшүндүргөн ылайыктуу.

Бейтааныш кайсы маалда жоголгонун  
байкабай, кайда кетип, не болгонун

унутуп ачты-токтуу, чаңкаганды,  
баса албай жолду ката чарчаганды,

арбалып ажайыптуу кооздукка,  
туруппуз бак ичинде – көл бойунда.

Капилет чыккан добуш селт дедире,  
карадык экөөбүз төн бир ирмемде.

Кийми окшош – өңү башка бейтааныштан,  
туруптур жаныбызда башка адам.

Буудай жүз, чүнүрөйгөн жапкак көздүү,  
карашы ичти антарып, өтө сестүү<sup>1</sup>.

Жорголоп, аялга окшоп кадамдаган,  
балжайып уурттары салаңдаган,

сакалы – ат такадай өтө ийген,  
сербейип, жасалғандай сазда чийден.

Жагымсыз серт түспөлүн ого бетер  
күчөтүп, көргөн жанды ичиркентер

---

<sup>1</sup> Сестүү – сүрдүү.

көздөрү теше тиктеп алдыртадан,  
чыңылдап ничке үнү муну айткан:

«Бекилемет баардык жолдор сепилдеги,  
баскыла, ханзаада, бек, ээрчип мени.

Түшкүлө кызыл түстүү таш жолуна,  
эшикке түз баргыла тоо боорунда». –

Кыпкызыл таш жол менен өр таяндык,  
кыйлада тоо бооруна чыгып бардык.

Дабышсыз, дагы деле үн чыгарбай  
ачылды бул жердин да эшиги жай.

Жорголоп тигил адам тез кадамдап,  
жол баштап ичи карай шашып барат.

Тоо ичи чагылышып жалтылдаган  
апаппак май таш экен жылмаланган.

Өзүнчө чакан қалаа элестеткен  
бир нече бөлүктөрдөн турат экен.

Бөлүктөр ар кесиптин ээси окуган –  
жай болот жыйырма бир жыл турга турган.

Эшиктин кире бериш бөлүгүндө –  
бир түнгө түнөп чыкчу чакан бөлмө.

«Көйкапка» келген балдар ошол күздө  
жетөө экен, санын тактап, түгөлдөсө.

Жетөөбүз – жети миндей бала ичинен  
жетиппиз ушул жайга буйрук менен.

Кийишкен кара кийим бир топ адам  
бир-бирин аттарынан аташпастан,

үндөрүн пас чыгарып, бут учунан  
шыбыртсыз илбериңки кыймылдашкан.

Биз үчүн кам көрөрүн билгизиши.  
Жуунтуп, окшош кийим кийгизиши.

Баарыңар жейсиңер деп койуп талап,  
кйушту астыбызга түркүн тамак.

Астымда тамактарга назар салбай,  
негедир чындал эле көөнүм албай,

башымды көтөрбөстөн жаткым келди.  
Астымда тамагымды Си-Бай жеди.

Жанаша бир-бирине койдурулган,  
эңилчек<sup>1</sup> бирден капка толтурулган.

Ал түнү жатаар орун ошол экен.  
Жай кылдық ар бирибиз капты бирден.

Билгеним, уктап бара жатканымда  
түтүндүн жыты чыкты бир башкача.

Ойгондум ошол бойdon эртең менен  
укканда буйрук сөздү «Тизил!» деген.

Ал күнү Си-Бай дагы мени менен  
буруулуп он тарапка чогуу кеткен.

---

<sup>1</sup> Эңилчек – козукарындар менен балырлардын биргелешип өсүшүнөн пайда болгон жөнөкөй түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн өзгөчө тобу. Алар көбүнчө карагайлардын арасында жана тоо таштарынын беттерине жармашып өсүштөт.

Ал кезде билбептирмин эмнеликten  
эртеси берки балдар эч сезбестен,  
  
менчилип чочуркабай, бүшүркөбөй,  
айтканга тез көнүшүп «аний!» дебей  
  
кайдыгер бири-бирине салкын карап,  
кейибей бөлүнгөнгө, кеткен тарап.

А көрсө – биз өткөргөн биринчи түн,  
ар кыл даам, баш айланткан жыттуу түтүн –

сагынуу сезиминен ажыраткан  
алгачкы кадам экен – иш башталган.

Ошентип, илим деген кудук казып,  
жыйырма бир жылга анда калып калдык.

Жети жыл – жалпы тармак билим алдык.  
Андан соң кесип ээси деп тандалдык.

Окуунун экинчи шол бөлүгүнөн  
Си-Байдан караманча бөлүндүм мен.

Кесиби – чебер аткыч, жааны тартат.  
«Баш ийген аткыч жоокер» деп аталаат.

Эч качан хан көтөртүп, эл башкартпайт.  
Жортуулда – аскер курап кол баштатпайт.

Анткени алган билим деңгээли ошол,  
жакпады кечилдерге мүнөзү осол.

Ал менден бөлүнгөн соң өнүктүргөн  
атууну ишке ашырмак учуу менен.

Үйрөнмөк көтөрүлөр көккө сырды,  
иләэсиз<sup>1</sup>, бирок талбай мээнет кылды.

Бүткөндө окуу жайын алчу атак –  
«Көзгө атар учкүч мерген» деп атапат.

Ошентип алты ай ашык ал окуган.  
Андыктан «казыналық» деп аталган.

Мен болсо аскер курап, кол баштоочу,  
чеп куруп, курал жасап, жер тактоочу,

күн жайлап, капысынан чабуул койор,  
каптаган душман колун кырып-жойор

ыкманы, Чи-Лу-Сендин дубаларын  
үйрөнүп он төрт жылы билим алдым.

А бая берки бешөө бөлүп кеткен  
билбедин кай тармакты бүтмөк экен.

Себеби: ар бир бөлүк чегин сактайт.  
Биз эмес, кечилдер да сейрек каттайт.

Ар бөлүк өз сырларын бекем катат.  
Көрүшпөйт. Кезек менен сыртта басат.

Балдарды шайшембиде кезек менен  
чыгарып эс алууга, бир бөлүктөн

окутат бир кесипте үчтөн бала.  
Бирденин калтырышат кокусукка.

Корккондон акылынан эгер тайса,  
кармашат чыгарышпай чеп капкада.

---

<sup>1</sup> Иләэсиз – шыгы жок.

Ойлоймун өлгөн жок деп Ли-Чанды,  
көрбөдүм бир да жолу бирок аны.

Окууну көзү ачыктык өнөр алаар  
сокурлар окушат деп укканым бар.

Жаралып келчүлөрдүн бул жалганга,  
Бичикке атын жазчу алдын ала

аалымдар – кең Ааламда сапар арткан  
чыгышат деп уккамын сокурлардан.

Атайлап бир илимге таңдап алган  
баланын жолун тосуп «Үн чыкпастан»,

Ааламдын жарық нуру тике тийген  
баланын көзүн сокур кылат экен.

Аларды окутушат чоң бөлүктө.  
Кириүүгө мүмкүн эмес башка бирөө.

Кайрадан толтурулуп аккан карек,  
билимди Улуу Лама өзү берет.

Бул сырды «Үн чыкпастан» тосуп келген  
баягы бейтаанышым айтып берген.

Окуткан аскер жөнүн адам эле,  
ээрчитип кеткен мени эртесинде.

Түшүндө аян алып думанадан,  
жардамын берген экен ошондуктан.

А кийин качарымда ажайыптан,  
берем деп мага жардам болду курман.

Окууну бүтөөрүмө аз калганда  
сырдашып айтып берген жайын мага:

«Жеримдин атын билем Алтай деген.  
Бир кечил ошол жактан уурдап келген.

Энчилеп койгон атым атам-энем  
тукуму Шыгай хандын – Шибээ деген.

Кечилдер канча амал кылса дагы,  
жок кылтып сезимимди жойо албады.

Өлтүрсө – ордум менин толбостугун,  
бул жерден чыгарууга болбостугун,

илимдин өздөштүрсөм чексиздигин,  
буларга тиер пайдам шексиздигин

билишкен Улуу Лама, аярлары  
камашкан чыккыс чепке сактап баары.

Жарыгым, каныбыз бир, аман кеткин.  
Калганын апаң айтат, мезгил жетсин». –

...Ай толуп, нөшөр төkkөн жаздын күнү  
ачылмак чай кайнамга чеп-үнкүрү.

Күтүнүп тактап санап даярданым.  
Качканда – жардам берди Шибээ аалым.

Куугундун жолун тосуп дал эшикten,  
мен үчүн Шибээ аалым жанын берген.

Кеткен соң сыртка чыгып – жатка билген  
жардамы дубалардын абдан тийген...

Ошентип Тянь-Янга кайтып келдим.  
Атама качканымды айтып бердим:

«Жетиштүү билимимди алып бүткөм.  
Аягы жаман болмок алты ай күтсөм». –

Ошентип алтын кенде калып калдым.  
Бекемдеп Таш-Калаанын чебин салдым.

Атамдын хан сарайын «Хан жайлакта»  
буздуруп, кооздотуп салдым кайра.

Апама арнап – аппак асыл таштан  
үй куруп, бөлмөлөрүн алтыннаткам.

Казылган үңкүрлөрдү ээн – кенсиз,  
толтуруп таш, чопого кылдым тегиз.

Түздөлгөн кендин ордун топурактуу  
айлантым гүл бакчага мөмө-шактуу.

Атамдын хандыгынын чек-чептерин  
кайрадан ондоп-түзөп бекемдеттим.

...Бир күнү көз байланган кеч иңирде  
олтургам ойго батып өз ичимде.

Жаңыртып, ондоп жүрүп бузулганды,  
билбепмин өмүр өтүп, жыл жылганды.

Сезилбей көз ирмемде өткөн экен  
он беш жыл – күндөн бери качып келген.

Өткөрдүм ушунча жыл ондоо менен  
атамдын чарба-чагын бүт эскирген.

Киришим курупушка баш-от менен  
атамды кубантыптыр чын пейилден.

Апамды ойлоп азыр турган элем,  
негедир тез картайып барат энем.

Сырдашып, ой бөлүшүп бирөө менен  
апамдын көргөн жокмун кезин күлгөн.

Элге окшоп эмне үчүн кубанбасын  
кызыгып бир да жолу сурабапмын.

Атамдын качан келип калғандыгын  
тунжурап, ойго түшүп байкабапмын.



## АЗИЗ ХАНДЫН КАТААЛ ТАПШЫРМАСЫ

«Ээ, уулум, ушунчалық түнжураткан  
эмне ой? Небак келип карап турал.

Келгени энең аттап босогомду,  
кедери кеткен ишим тез оңолду.

Жашымда башка кесир кылган элем,—  
баланы анча деле тилебегем.

О кийин, бир туугандан көңүл калып,  
башка эмес – уялашым кенди чабып,

жанына бөлтүрүгүн коштоп алып,  
кендеги күлдарыма кыргын салып,

чапкансып кас душманын, тартып алды.  
Лоян-Ган алтын кеним ээлеп калды.

Ошондо жаш ордуна каным ағып,  
тиледим бир баланын зарын тартып.

Мен эмес, Хэ-Ган менен теңтайлашып,  
таажысын башындағы түшүрө атып,

шерт кылыш төрөймүн деп теңдешсиз шер,  
тандатпай – тандап алган өзүнө эр.

Билбеймин, ушунчалық эрдик менен  
эмне үчүн мени гана тандады экен?

Жалгызы, көзгө басар, жарым хандын,  
Жараткан аябаган андан баарын.

Келбети, акыл-эси бүт келишкен,  
энеси сендей уулдун – ал периштем.

Кырк жылдан ашық бирге жашасам да,  
сезилет баш кошкондой кечээ гана.

Кейитер, жанга батар сөз укпадым,  
көңүлгө кир жугузар иш тутпадым.

Өзүмчө өкүнүчкө көп батамын,  
бир кезде мен эненден шек алгамын...

Апаңдын түнтүгү үчүн мен өзүмө  
баягы шек саноом деп койом күнөө.

Андан да мүңкүрөткөн да бир себеп –  
өлүмү атасынын болсо керек.

Жанынан кымбат көрчү ал атасын,  
армандуу, тыя албады дале жашын.

«Эгиз-Көл» ата-энедей сезилет» деп,  
жылыга бир мезгилде барып келет.

Барганда кусалыгы таркайт окшойт,  
мунканбай, бир далайга жашы токтойт.

Акылдуу сага окшогон уул тапкан  
апаңа кылапатты<sup>1</sup> кантип айтам!

Кулунум, картайсам да кайратым мол,  
жетүүгө максатыма салдым дейм жол.

Чыкканча ушул жашка көрдүм көптү,  
ашырапар типегимди мезгил жетти.

Бийликтин даамын таттым, бирок чакан.  
Кырк ханды бийлесем деп максат кылгам.

Кырк ханды баш көтөртпөй бийлик кылган  
тендешсиз айла-амалдуу Хэ-Ган агам.

Жабыгып, бала көрбөй карыганча,  
жашымды көргөзбөстөн төктүм канча.

Бала жок Хэ-Ганда да өз канынан.  
Баланы – бийлигине алмаштырган.

Сыр бербей баарыбызга, бет алдынча  
мамиле жасайт Хэ-Ган бир максатта.

Буйруса кимибизге бак конууну,  
баланы – кырк хандыкка хан болуучу

көрмөкпүз төртөөбүздөн – бирөө гана.  
Арийне, Хэ-Ган көрсө болмок туура.

Ал эгер тагдыр бала буйурбаса,  
тандалат орун басар анда гана!

---

<sup>1</sup> *Кылапат* – калп айтуу, күнөө жабууга аракет кылуу, ишен-бегендик.

Төртөөбүз уялашпыз бир атадан:  
мен, Хэнь-Янь, Лоян-Ган жана Хэ-Ган.

Жоолашып бурут менен, жер талашып,  
чабышып келатабыз теңтайлашып.

Тилине өздөрүнүн ыңгай келген,  
аташат алар бизди төрт ат менен.

Хэ-Ганды Кары-хан деп аташканын  
билимин Хэ-Ган өзү жактырарын.

Кан ичер Лоян-Ганды Алооке дейт.  
Ал атты ойуна алып маани бербейт.

Өлчөөсүз төккөндүгү алоо канды,  
анан да өрт койгонду жактырганы,

ар дайым алоо ичинде жүргөндүгү –  
Алооке деген атка болгон түрткү.

Баласы Гай-Юаңь-Тхайды Конурбай деп  
буруттар түп көтөрө көрүшөт жек.

Ордuna Улуу хандын болсом деп хан,  
Чет-Бээжин, Манжу, Лама – бүт башкарган,

мансапкор, айлакер куу Хэнь-Ян агам,  
буруттар Эсенкан деп атап алган.

Мааниси ал атынын да бир жагы –  
боору эсен, кемибеген тузу дагы,

баласы эр көкүрөк Бао-Хото  
душманы көкжал дечү Бөрүкөз ошо.

А мени Азиз дешет тээ башынан.  
Жашымдан өзүм дагы көнүп калгам.

Буруттар теңеп айтса ак жыланга,  
теңеймин өзүмдү өзүм Шаймерденге<sup>1</sup>.

Адамды – ушул атты мага койгон,  
үйлөнтүп, кулчулугун анын жойгом.

Ал кезде жетип-жетпей жыйырмаларга,  
өзүмдү теңебеген бир да жанга

кулгүндөй жапжаш, толук, өткүр кезим.  
Жүрөк курч, аткарылчу айткан сөзүм.

Максаттан баш тартууга алга койгон  
көнбөгөм, айтканыма бекем болгом.

Ойума дегеле бир келген эмес  
болову ошол адам мага теңдеш.

Ал сенин чоң таятаң Нұзүп болгон,  
Азиз деп мага атты ошол койгон.

Ичинден санаа тартып жалғызмын деп,  
жабыркап, кыязында, жүрсөң керек.

Жалғызмын деп өкүнбө – жатындашың  
тапашып бийлик-байлық – болот касың.

Ал эми жалғыз болсоң – керт башыңа  
ишенип, иш кыласың, көнгөнсүң да.

---

<sup>1</sup> Шаймерден – жигиттин пири, колдоочусу.

Билесин душмандыгын қас душмандын,  
шек албай кастыгынан биртуугандын,

байкоостон түшмөйүнчө чыккыс орго,  
тууганың аябастан салган шорго

кордукту жатындаштан көрмөйүнчө  
жүрөсүң эч капарсыз, көөнүң көктө.

Өзөктөш биртууганың душман болот,  
өрт салып жүрөгүңө, көзүндү ойот.

Ар дайым келер жоого дапдаярсың,  
кылат деп жамандыгын сактанасың.

Билбейсин душманыңды бирге жаткан,  
табарды ажалыңды жатындаштан.

Жалгызым, бир өзүндөн суранарым,  
жатындаш душманымдан өчүмдү алғын.

Он беш жыл ондол курдун, үрөп жаның  
дал ошол жатындаштын жасаганын.

Жетишет, кылганынын куну толду,  
жегенин кайра кусар убак болду.

Хэ-Гандын жашы жетти – тагын алғын.  
Лоян-Ган, Хэнь-Яндардан кегим кансын.

Бичикке атың түшкөн – такка ээсиң.  
Билишет, талашалбайт дечи эч ким.

Бергени ак батамды келип турам.  
Тийсин деп тилек кылып нээт бурсаң,

өзүңө бере турган батам менин:  
колдосун жигит пири Шаймердениң.

Башыңа энчиленген кутуң консун,  
өмүрүң аккан суудай узун болсун.

Майданда жеңипүүнү эч билбegen,  
ак жолтой кол башчы бол элиңе сен!». –

\* \* \*

Атамдын аскерлерин чаканыраак  
көбөйтүп бөлүктөрүн койгом курап.

Сугарып билим менен өзүм алган,  
топтогом жүрөгү курч жаш балдардан.

Сырларын согушуунун жоокерлерге  
үйрөттүм аракетим жетишинче.

Мисалга, думанын киймин кийип,  
душмандын турган жерин келчү чийип.

Үйрөттүм жеңил дуба – күн жаадырып,  
кеткидей колго түшпөй, из жашырып.

Чабуулда колдончудай жоокерлерим  
ыкмасын согушуунун бүт үйрөттүм.

Астыга чабуул койсо жөө аскерлер,  
атчандар арт жагынан курчап кетер.

Найзалап, кылыш чапса оң канаты,  
жаа тартат мөндүрлөтүп сол канаты.

Такшалып көп нерсени өздөштүрүп  
кальшкан жоокерлерим өнөр билип.

Топтолгон аскерлерди кайра бөлүп,  
калтырып Тянь-Янда арбын бөлүк,

Мажитти башчы кылып калгандарга,  
мындайча сөздөрүмдү айткам ага:

«Кандай күн туш болсо да даяр күтүн,  
аскерлер кайтарышат душман күчүн.

Башчысың чепте калган аскерлерге,  
машыктыр, унупасын, тыным бербе.

Сактоого милдеттүүсүң бүт хандыкты,  
көз салғын, атам-энем карып калды.

Атамдын өргө таяп калган кези.  
Тилеген өмүр бойу бар тилеги.

Жеткирүү тилегине атакемдин  
милдетим жалгандагы деп билемин.

Апакем Эгиз-Көлгө барам деген.  
Бул жолу өзүм коштоп баргым келген.

Атамдын көөнүн кыйбай аттанмакмын.  
Ал жакка апамды сен коштоп баргын.

Эң кымбат – ата-энедей Эгиз-Көлүн,  
энебиз Үрүлайды, тууган жерин,

бөлүшүп ичте сырын дем беришкен,  
бирге өскөн курбуларын өзү менен,

сагынды бүт баарысын – элин-жерин,  
сен өзүң аны алып барып келгин.

Кабарын ата-энемдин сенден алам,  
кат жазып берип тургун чабармандан.

Атамдан тартып алган байлыктарды  
кайтарып бергинин дейм Лоян-Ганды.

Көнбөсө айтканыма, анда, демек,  
аргасыз согушууга туура келет.

Астынан Хэнь-Яндын барып өтөм.  
Ал агам – жоом эмес бөлөк-бөтөн.

Эгерде макул көрсө – Улуу Ханга,  
баарар дейм мени менен чогуу ага.

Тактыны Улуу Хэ-Ган берер өзү.  
Баары бир мага тиет өтсө көзү.

Тууганча макул болуп кепке келсе,  
чатааксыз алтын тактан түшүп берсө,

баарынын жашы өтүп, калды карып,  
жалгандан кеткенинче аалам салып,

байлыгын казынанын билгиземин,  
бийлиktи акылдашып жүргүзөмүн.

Эгерде калыстыктан кетсе Хэ-Ган,  
ал анда алтын такты тартып алам.

Атамды тилегине жеткиремин,  
башкар деп каалагандай эрк беремин.

Аскерди таңдап койдум жолго жараар.  
Аттанам заар менен, баары даяр.

Түн-күндөп чалдырып тур жоонун жолун.  
Сактангын, сакчыларды дайым койгун.

Бир өскөн, бир туугандай қыйбас досум,  
Кайрылып көрүшкөнчө эсен болгун». –

Максатым – ордун басуу Улуу Хандын.  
Коштошуп Мажит менен, сапар алдым.

\* \* \*

Салынган хан сарайы «Кош салаада»  
бет алдык кечилдердин хандыгына.

Дүмпүйүп ооздогу кең талаада  
көрүндү кара таштан салган калаа.

Кош колот – тике түшкөн төмөн карай  
көрүнүш берет экен кош салаадай.

Колотко ашып түшчү бийик белди  
«Жоо ашпас» дешет экен жердик эли.

Тигилген чогойнолор жондон төмөн  
тизилген жоокерлерди элестеткен.

Дубанын күчү менен көздү байлап,  
Кечилдер өсүмдүккө чек кайтартат.

Кадимки чогойнолор дубаланган  
аскерге айланышат жылжыш турган.

Бул сырды билбегендер коркуп андан  
өтүүгө батынышпайт чек арадан.

Откөзгөн жыйырма бир жыл «Көйкаптагы»  
окуумдун бири – ушул тармактагы

табууда табышмагын «Жоо ашпастын»  
тийгизди, алибетте, өз жардамын.

Жандырып кырк дубасын өтүп кеттик,  
инирде «Кош салаада» чепке жеттик.

Беймарал бир сакчыны чепте турган  
Нарбото туткундаптыр байкатпастан.

Нааразы, Гай-Юанга кароол сакчы,  
чеп жайын сураттырбай өзү айтты:

«Ханыбыз өзүбүздүн элден эмес,  
Чин тукум, дегеле бир эпке келбес.

Кызыл эт бала менен Алооке хан  
келген дейт қуугунтук жеп Анжыяндан.

Бул жакта бир кездери таштап кеткен  
коргону иштен чыгып калган экен.

Эскирген ал коргонду ондол-түздөп,  
баласы чоңойгончо жашап жүрөт.

Өзүнчө кадам шилтей баштагандан,  
байкалат өзүмчүлдүк шум баладан.

Эмнени алам десе, сөзсүз аны  
алмайын тынчытпаптыр Лоян-Ганды.

«Бузуқу, ашкан канкор болот» деген  
сындаркан сынчы берген баасы экен.

Сынчынын берген сыны кезегинде  
дал келип – бузуктугун баштайт эрте.

Баштаптыр канкорлугун жийиркендирген  
өзүнүн атасынын иинисинен.

Мураскор хан түкүмдүн эң кенжеси  
Гуйянь-Ган – Тянь-Янда кендин ээси.

Алтын кен атасынан мурас калган.  
Андыктан кенди эч ким талашпаган.

Он жаштан өтүп-өтпөй канкор бала  
кам көрөт агасына кол салууга.

Көндүрүп дүнүйөкор атасын да,  
кол курап аттаныптыр Тянь-Янга.

Он бирге жашы жетип-жетпей анан  
ошентип алтын кенди тартып алган.

Айосуз хандыктагы элди кырат.  
Бээжинге качып, Гуйянь аман калат.

Арамдык менен тартып алган байлык  
аз өтпөй канаттарын койот кайрып.

Айбаттуу арстандай тайманбас кыз,  
жасаган ошол кезде укмуштай иш.

«Уккула, танбаймын! – деп, – берген анттан!»  
түшүрө хан таажысын мээлеп аткан.

Айтканын кабыл алып хандар көнгөн.  
Азизге Шер баланы тууп берген.

Кетишип Гай-Юандар алтын кенден,  
арман ай, орун тапты биздин элден.

Кайтарып алтын кенин Азиз ханга,  
Улуу Хан хөтөргөн аны мында.

Аз элдин алы келбей жок дегенге,  
Аргасыз башын ийип – эркисиз күндө!

Арадан андан бери далай өттү.  
Гай-Юань сыйкырчылык чекке жетти.

Сакчыны «Жоо ашпаска» койбой калган.  
Анткени сыйкыр менен курчап салган.

«Жыландар кенчин басып келишпейт» деп,  
жайма-жай санаасы жок күн кечирет.

Кайтарган кароолдорун чаап салғын.  
Камынтай каптап кирип башын алғын.

Ал сага ак санабайт, ишен мага.  
Уттуруп ийип азыр – өксүп калба!». –

«Камынтай капилеттен басып алуу –  
жетпейт деп күчүм ага – коркуп калуу.

Биз сени көргөн жокпуз. Ордуна бар.  
Ханыңа «жоо келди» деп бергин кабар.

Калганы буйрук иши – маңдайларга  
жазуусун тагдыр жазган көрөбүз да.

Конору кимибизге дөөлөт қушу  
белгилүү болот мына азыр ушу». –

Кыйла убак болду сакчы кеткенине.  
Добулбас кагылбады дагы деле.

Кирели күтө бербей деп калаага  
бастырып жакын бардык дарбазага.

Айсыз түн. Теребелде өлүү жымжырт.  
Угулбайт үндөр эмес – чыккан шыбырт.

Үн чыгаар деп кыйлагага күтүп турдук.  
Шыбыш жок – дарбазаны катуу урдук:

«Калаабы же болбосо көрүстөнбү?  
Бар болсо бир тириүү жан, чыгар үндү.

Бергиле ханыңарга бизден қабар,  
алыстан келиптири деп тууганыңар.

Ошончо алыс жолдон арзып келип,  
туш болдук дарбазага калган бекип.

Сөзүмдү уккан барбы? Болсо эгер  
сындыртпай, дарбазанды тез ачып бер!». –

«Шырп» эткен дабыш чыкпай, алдыбызда  
дарбаза ошол замат ачылганда,

дубанын күчүн жакшы билсем деле,  
дабдырай түштүм алгач көз ирмемде.

Теребел дагы деле жымжырт тейден,  
тунжурайт өлүү тынчтык өкүм сүргөн.

Калтырып жоокерлердин көбүн сыртта,  
ээрчитип, тандап туруп, азын гана,

баштатып Нарботого чакан колун  
калаага не болсо да кирмек болдум.

Жаңыдан аттаганда дарбазаны  
ұнұнөн миң-сан иттин жер жаңырды.

Түшкөндөй тос-тополоң тынч калаага,  
тумчуктук туш болгондой бир балаага.

Алдыга бастырбастан бири дагы  
аскерим кирген жерде туруп калды.

Чогойно сакчылардай белден күткөн,  
түшүндүм, дуба күчүн чуу түшүргөн.

Жасашкан Гай-Юандын аярлары  
жөнөкөй сыйкыр дуба катардагы.

Жердеги топурактан бир ууч алыш,  
сыйкырды жандыруучу дуба салып,

жүз буруп күн батышка чачканымда  
тынчыды тополоң-tos бир заматта.

Кайрадан өлүгү тынчтық өкүм сүрдү.  
Уккандай болдум шондо тааныш үндү:

«Аяндуу Шер экенсиң – көргөнүмдө  
айныгыс ой қалтырды көөдөнүмдө.

Кабарды бергеним жок ошон үчүн.  
Себебин айтып берем, туура түшүн.

Өзүңө жолукканды Гай-Юандан  
жашируу мүмкүн эмес – алдай албайм.

Ал эми андан жазат тапкычакты,  
өлүүнү сенден көөнүм туура тапты.

Ишенсең кошуп алгын кошуунуңа.  
Эгерде ишенбесең – башым мына.

Жазасы чыккынчынын – өлүм табат.  
Жоосуна арсыз гана элин сатат.

Өзүңө сатканым жок эл-жеримди.  
Хан болсоң Чоң-Бээжинге – эл сеники.

Сатканым – элим эмес, ханым үчүн.  
Бузуку хандын канын сатам, түшүн.

Атасын аябаган канкор хандын  
билиле эч нерседен аянбасын.

Атасын так талашып өлтүргөнгө  
арбагы шейит болгон атам – күбө.

Атам да Гай-Юандан ажал тапкан,  
бул сөздү отуз жылы мурун айткан:

«Жалгызым, жан кишиге сыр ачпагын.  
Жалганда тирегиң жок жалгыз калдың.

Өлтүрдү өз атасын аябастан.  
Өлөмүн – көргөндүгүм үчүн, андан.

Түр көргөз Гай-Юандан албаган шек.  
Жаныңды энең үчүн сактоң керек»,-

деп атам ушул сырды айткан түнү  
Тхай хан анын жашоо жибин үздү.

Тушунда хан сарайдын чакан үйдө  
атасын атказыптыр о дүйнөгө.

«Көрбөсүн карып кезин бөтөн бирөө,  
багамын шал атамды ушул үйдө.

Кароолчу, баш бакпасын менден бөлөк,  
Кокустан бирөө кирсе – башың кетет!» –

Ушинтип, отуз жылдан бери карай  
келүүдө кандуу түндүн сырын ачпай.

Атамдын кегин кууп алыш үчүн,  
аргасыз күн кечиргем жетпей күчүм.

Ал өзү жалгыз болсо, анда мен да  
аракет кылмак элем өч алууга.

Алтымыш аяры бар коштоп жүргөн.  
Аларга тенелчү жок бул чөлкөмдөн.

Нээтиңди буруп, тыйпыл кылам десен  
түбүнө жете турган бир гана сен!

Тұрасың тууганымын деген ойдо  
түйбастан туш кылаарын тұпсұз орго.

Кошtotup аярлары – нөөкөрлөргө  
кол салат, жай сурашып келбейт сөзгө.

Ошондо айтканыма көзүң жетет.  
А бирок женер кезин өтүп кетет.

Тилимди алғың келбей койду, баатыр,  
тилазар, канкор Тхай келет азыр.

Кошпосоң кошуунуңа, суранарым –  
кор кылбай канкор ханга, башымды алғын». –

Агарып таң қылайып атып калган.  
Аңғыча туура тушта сепил жактан

алдыда, жабуусу жок капкара атчан  
тааныдым Гай-Юанды келе жаткан.

Жеринен салтыбыз бар келе жаткан,  
жүгүнүп, тизе бүгүп салам айткан.

Келаткан ошол салтты бузалбастан  
кичүүмүн – тизе бүгүп, айттым салам.

Ал менин саламымды алик албай  
айкырды атырылып мына мындай:

«Айткының, бул калаага көздөп нени,  
атасыз арам сийдик, келдин деги?

Айлангын хан тукумдан, тексиз арам  
ачылды сага кантип бек дарбазам?

Бар экен өз ичимде саткын арам.  
Мен аны ким болсо да сөзсүз табам.

Саткындын энесинин ичин жарам,  
чыккынчы баласынын башын салам.

Эненден алдап тийген Гүйянь-Ганга  
эч канча артығың жок, жүзүкара.

Азезил энең сымал арбадыңбы?  
Сакчымды, кароолумду алдадыңбы?

Энендин канчыктыгын билчү белен?  
Билбесен угуп алгын аны менден.

Көл бойлоп караңғыда жалғыз жүрчү.  
Калдайлар<sup>1</sup> канчык менен ойноп-күлчү.

Үстүнө думананын киймин кийген,  
көзүнө кан уйута камчы тийген

аксынган аяр Шой-Бо кууган болчу.  
Ал канчык сени андан тууган болчу!». –

Аягын ашатуунун күтө албадым.  
Уу тилге андан нары түтө албадым.

Аттандым албууттанып Саралага,  
атылдым найза сунуп Гай-Юанга.

Ачууга алдыргандан жаза сайдым,  
дал тиібей – омуртқадан жаза тайдым.

Кыйраттым кабыргасын, жырып өттү.  
Кочкул кан капитал ылдый жайпап төктү.

Астында Алгарасы адамдан да  
акылдуу бир башкача жараган да.

Жарагалуу шум эсисине жалын төшөп,  
жеткирбей куугунчуга кетти жөнөп.

---

<sup>1</sup> Калдайлар – кан тукумга же аксөөктөргө тиешеси жок, каратаман калктын өкүлдөрү.

Жанагы «саткынсың» деп сөгүү жеген  
кароопчу мага келип мындай деген:

«Артынан Гай-Юандын жеткидей бол.  
Антпесен, Хэнь-Ян экөө тосушат жол.

Кокустан мурун жетсе, анда билгин –  
көбүнөн ажырайсың аскериңдин.

Билемин кай тарапка жол алганын.  
Баатырым, чындал мени кошуп алғын.

Аскасын кайберендөр мекендерген  
Лхаста Ньенчен<sup>1</sup> тоосун билерсиң дейм?

Ал тоого адам буту сейрек тиет.  
Чектелүү кечилдер бар – жолун билет.

Чандасы адамзаттын жетчү аран,  
үнкүр бар ошол зоодо сырын каткан.

Үңкүрдө кандай сырдын катылганын  
үстүртөн көрүп, жакшы билалбадым.

Сыгылып, аскадагы жараңқадан  
сырдуу зат агат, жыты буркураган.

Тыптылдап таамп турат жерге дайым.  
Гай-Юань гана билет анын жайын.

Ал жерди билгендерден, анан дагы  
аябай ишенимдүү аярлары

---

<sup>1</sup> Ньенчен тоосу – Лхаска жакын жайгашкан тоо кыркасы.

ал зоого жакыннатпай бир да жанды,  
ар дайым кайтарышат сакчылары.

Алиги тамган заттан аярлары  
ар кандай ооруларга жасайт дары.

Дабаасы жараатынын, билет кайда.  
Ат кетти ээсин алып ошол жайга.

Айыкса дары койуп, ошол замат  
Гай-Юань Хэнь-Янга сапар алат.

Сурранам, ушул жолу тилимди ал.  
Озунгун, камындырбай барып кол сал». –

Күн чыга көлдү жыйнап толуктадык.  
Сакчыга жол баштатып сапар алдык.

\* \* \*

Жасаган аракетке карабастан,  
жетиптирип бизден мурун ал ант урган.

Көкүтүп Хэнь-Янды бизди қарай,  
тосушту жолубуздан биз жоосундай.

Кутурган аскерлери кепке келбей,  
башташты салғылашты ээ-жаа бербей.

Көз жетип кастьыгына, көрүнүп жек,  
козголду атам айткан ичимде кек.

Ошондо аянбастан чабуул койдум,  
онду-сол аскерлерин кырдым, жойдум.

Жапырып калаасына айдал кирдим,  
качканын эки шумдун шондо билдим.

Жанына чакан аскер алышыптыр,  
жазгырып төтө жолго салышыптыр.

«Гүйяндын арам уулу чапты» дешип,  
Хэ-Ганга кабарлаптыр алар жетип.

Бараткам Улуу Ханга тартуум менен,  
tosушун бир тууганча каалады элем.

Мен сыйлап бир тууган деп келген адам  
кастыгын көргөздү го кылбас душман.

Болуптур, Гай-Юанга өзүм деле  
барганым так талашып, чындык эле.

А бирок Хэнь-Яндан күткөн элем  
тосот деп бир туугандык сезим менен.

Денемди муздаттырып калтыраткан  
ойгонду бөтөн сезим уктап жаткан.

«Бул сенин жалгыздыгың – бақыт!» – деген  
атамдын айткан кеби чындык белем.

Ушинтип кан төгүшкөн бир туугандан  
артык да кас душманың жашынбаган.

Эгерде дал ушинтип Улуу Хан да  
тууганча кучак жайбай, ок жаадырса,

ортобуз бөлүнгөнүч чындык болот,  
ордосу өлгөндөргө, канга толот...

Тунжурап өзүм жалгыз ойго батып,  
тургамын чеп ичинде таштай катып.

Шашылыш чабарманым чаап келди,  
чабуулду жыйынтыктап кабар берди:

«Абыдан суук кабар алып келдим,  
айтууга тилим барбай турат, Шерим.

Ар качан жол баштаган эч тайманбай  
көрчүсүн Нарботону өз агандай.

Сайышып Бао-Хото агаң менен,  
майданда жан бериптирик экөөбү тен.

Салдырып арча кепке асыл денин,  
аскага аманат деп койуп келдим.

Көздөгөн максатыбыз ишке ашса,  
кетелик денин алып Тянь-Янга». –

Билсем да Нарботонун кайрылбасын,  
а бирок табылчудай ыйлап жаттым.

Жоготуум жаңы гана башталганын,  
аттигин, билбей туруп ыйлаганмын.

А кийин бул жумуру алтын башка  
чак келбей, жоготуунун саны – чачта.

О Теңир, кимден гана айрылбадым.  
Билишпей жүрөгүмдүн кайрылганын

жай алып жатышты алар муздак жерге,  
жүрөмүн унутпастан бир ирмемге!

...Жашырып шейит болгон жоокерлерди,  
баштадым Чоң Бээжинге аскеримди.

Алыстан мунарыктап чеп көрүнүп,  
ал жакка жакынадым ой бөлүнүп.

Кырк жагын кырк дарбаза курчап турган,  
кытайлар киши өткүс дубал курган.

Аскерлер кайтарышкан дарбазаны  
алардын ар биринде миндей саны.

Алдымдан эмне күтөт – алтын такпы,  
чыгарар бүт Кытайга атак-даңкты?

Болбосо өлүм күтүп турат бекен,  
атымды бул жалғандан кылар жексен?

Каалабайм алтын тагын анча деле.  
Жеткирүү – атам күткөн типегине.

Ар дайым кичинемден эңсегени –  
каалоочу кырк хандыкты бийлегенди.

Ээ болуп Чон-Бээжинде алтын такка,  
энсөөчү чөмүлүүнү атак-даңкка.

О шумдук, бийлик шунча керек белем?  
Атанын канын уулу төгөт деген!

Болбосо, шол бийликтөө жетүү үчүн,  
коротуп бар байлыгын, болгон күчүн.

«Же өлүп, же бийликтөө жеткирсүн» деп,  
«Көйкапта» жыйырма бир жыл окуткан тек,

өлтүрүп уялашын – тагын алмак,  
А балким – тукуянсыз<sup>1</sup> болуп калмак.

---

<sup>1</sup> Тукуянсыз – тукумсуз.

Экөөнүн бири болот – билип туруп,  
баарына «тобокел» деп көзүн жумуп,

өлүмгө же бийликке мени койгон  
атам да айырмасыз – тигил уулдан!

Бүдөмүк ой сүйлөбөй таамай айткан,  
ар дайым кыйчалышта акыл тапкан,

кири жок, тунук акыл Нарбото абам,  
сени мен шундай ишке чаптым курман.

Баары бир мынча болду, баш тартпайын,  
жиберген ошол ишке түз барайын.

Астымдан жолду тосуп атпаса ок,  
түшкөнүм тартуу тартып туура болот.

Улуу Хан калыстыгын кылса эгер,  
баарына таарынышым анда бекер.

Көңүлүн оорутпастан Кары Хандын,  
көөнүндө каалагандай иш кыламын.

Арамза, куйтулугун ал карматса,  
ант берем эч кимисин аябаска!



## АТАЖУРТКА КАЙТУУ

30. 05. 1996-ж. 14чү А. К. 360° 00<sup>1</sup> 04<sup>11</sup>

*Бүгүн бейшемби, демек, кандай кылсам да Жайсаң Атага кездешүүм керек.*

*Узак убакыттан бери төшөктөмүн, ичимдин он жак бөлүгүндө пайда болгон шишик күн санап чоңойуда. Жасаган аракеттерим текке кеткенсийт. Жылдыз толо шам жагып, Жайсаң Атага багыштап дуба кылып жолго чыктым. Үйдөн кыйла узап, көчөлөрдүн жарыгы көрүнбөй калган кезде Шоола тушуп, Атанын добушун эшилттим:*

*Чырагым, айтпасаң да билем баарын,  
азайып денендеги кызыл каның,*

*ай бойу төшөк тартып жатканыңды,  
мени аяп – аябадың өз жаныңды.*

*Карегим, башка жанга жолукпагам,  
кылымдар ыйлап жүрүп сени тапкам.*

*Күнүмдүк азып-тозуу, кыйналуудан  
Сен – менин Алтынайым, баш тартпаган,*

*зарлаган атасына уул тапкан,  
түз карап душманына багынбаган.*

*Эстүүсүң, Акчабагым, эмнени айтам,  
тилегим – экөөбүз төң күткөн «Жайсан».*

«Биз кездешип алгачкы ыр саптары түшкөн күндөн бери, Жайсан Атанын талабы: бул саптарды эч кимге көрсөтпөшүмдү айтат. «А Шакин агай музей ачып, кол жазмалардын көчүрмөсүн ал жерге койуп, келген-кеткен кишилерге көргөзүүдө. Аз күнде Эркинбекке акчасын төктүрүп, китеп кылып чыгарам деп жүрөт. Ушул кылганыбыз туурабы же биз жаңылышып атабызбы?» – деген ойума атабыз жооп кылды:

*Бут тосуп канатыңды кайрып койсо,  
изи жок Жайсан Атаң жоголот го.*

*Жүрөгүң сөзгө бачым таасирленет,  
аягам ачuu сөздү көтөрбөйт деп.*

*Дастанды толук алып бүтмөйүнчө,  
даабагам ошондуктан көрсөтүүгө.*

*Каалооңор ошол болсо, кош чырагым,  
китетти «Жайсан» деген кабыл алдым.*

*Эмгекти эли баалап, туура сезсе,  
Шарыпкул ыр-дастанды берем десе,*

*аны сен, каршы болбой макул көргүн,  
ишенин, жакшы билет иштин жөнүн.*

*Уулумдан артык кызмат кылды дейсиң,  
Жумгалдын журт атасы – Эркинбегиң.*

*Ак батам өзүң учун ага берген:  
алдыда басар жолу болсун кенен.*

*Баар таап эмгегинен – үзүр көрсүн,  
бактысын куйган аяк бөксөрбөсүн.*

*Жараткан суудай тунук өмүр берсин,  
тилеген тилектери кабыл келсин.*

*Шарыпкул ичке тартып демин кенен,  
жүргөнүн кубанычта жакшы билем.*

*Баарысы өз жайына келет деген  
кебимди кездешкенде айттым нечен.*

*Кут болсун баштаган иш баарыңарга,  
мындан зор кубаныч бар алдыңарда!*

*Тупөйүл, жүрөгүмдү басып турган,  
түк кетпейт, сөз баштайын дал ушундан.*

*Уланган көптөн берки кеселиңден  
убайым өзүң менен чогуу чегем.*

*Карегим, денсоолугун орто жолдо,  
канткенде айыгуунун жолун ойло.*

*Эмне дарт экендигин билип туруп,  
жарабайт жургөндүгүң создуктуруп.*

*Сөөгүнөн каржиликтин жасат наштар,  
башкабы же өзүңбү, дартыңды жар.*

*Тезирээк бүтүш үчүн ал жараатың,  
төш этин сагызгандын жанчып тарткын.*

*Бул айда ишти токtot, өтүнөмүн,  
оорундан айыгуунун камын көргүн.*

*Жакшылап көңүл буруп дарыланғын.  
Жарыгым, ай жаңырса жолугамын.*

**58º 3¹ 52¹¹**

...Калаага көз мелжиген ушунча чоң  
жибибей ичим муздалап карадым тоң.

Быжылдап, туралынан тургуну көп,  
жыштыгы жүргөн элдин – саздагы чөп.

Кырк жылы, мейли, тынбай қыргын салғын,  
кыйратып бүтпөчүдөй элин анын.

Көп элден көөн айнып кыжылдаган,  
көзүмдө турнабайды жаңы бургам.

Урунду назарыма чукул турган,  
Удайчы жаңы келген Тянь-Яңдан.

Атайын жасалғандай кооздукка  
сыдырма бүйрүмөдөн жең учунда

үзүлбөс жибек жипти чубап туруп,  
учугу бүткөн жерден катты сууруп,

Иилип таазим қылып мага сунду.  
Именип, жообун каттын күтүп турду.

Жупжумшак, үлбүрөгөн жибек мата.  
бетине түшүрүлгөн тыгыз тамга.

Чиймелеп жан-жаныбар түсүн тарткан –  
жашируун белгибиз бул башкалардан.

Сүрөттүн ар биринен сөз курадым,  
ошондо мына мындаі кабар алдым:

«Сагынып, салам айтат Мажит досун!  
Кандайсын, жан аяшпас, аккан досум?

Жөнөөрдө өзүң берген тапшырманын  
аткардым калтырбастан текши баарын.

Жакында кайтып келдик Эгиз-Көлдөн.  
Биз менен кошо келди киндик энең.

Баргандан ооруп апаң, ошол тейден  
оңоло албай койду кеселинен.

Себеби оорусунун билбейм неде.  
Начарлап бараткансыйт күндөн күнгө.

Ал эми, тескерисинче – атакендин  
жашарып баратканын айтат элин.

Жашарта турган анын себеби бар –  
күн санап қутөт сенден жакшы кабар.

Биз жактын жайы ушул. Өзүң жактан  
болгонду толук айтып кабар жазсан.

Атакем соо жүрөбү, алы кандаі?  
Калтырып аны мында, өзүм барбай!

Атамдан чоочуп жүрөм, түшүм жаман.  
Тезирәек кабарын айт чабармандан.

Билесиң арманымды ичке сыйбас,-  
апамдан айрылгамынabyдан жаш.

Көрбөстөн убайымды, эрте кеткен  
көмүлткөн – көкүрөктө кесел экен.

Кулчулук – куу турмуштун запкысынан  
курсакта жатып эле оору тапкан.

Кайрымдуу болбогондо киндик энен,  
кайдан мен бул жарыкка келмек элем?

Карапал жалгыз мага байкуш атам,  
кайтоолдоп үйлөнүүдөн башын тарткан.

Сырдашып, баласынтай, кичинемден  
өстүрдү чоң кишидей өзүнө тен.

Төшүнө бекем кысып, жаткан кезде  
төгүлтүп ачуу жашын минтер эле:

«Туурунда тууган элдин даражалуу  
тукумбуз, кулунчагым, таза кандуу.

Кутмандуу Нарбото хан – сенин бабаң  
хан болчу кырк урууга аты чыккан.

Калбото – менин атам кенже уулдан,  
каптаган кас дushmanы туткуун қылган.

Хан тегин жакшы билген Нүзүп балбан  
кырсыктан Калботову сактап калган.

Калбото жети-сегиз жашта экен  
келгенде туткуундалып Зеби деген.

Бошотуп кулчулуктан өзү менен,  
атамды Нүзүп балбан үйлөндүргөн.

Кубанып апам мени төрөгөндө,  
атымды Нарбото деп койгон экөө.

Бул дүйнө эмес, тигил о дүйнөдө  
экөөңөр бөлүнсөңөр болот күнөө.

Ага бол, Алмамбетти ини көргүн,  
кайгысын-кубанычын бирге бөлгүн!» –

atakem бирдей көрүп экөөбүздү,  
ар дайым айта берет ушул сөздү.

Сен үчүн өзүн эмес – мени қурман  
чалууга атам дайым даяр турган.

Төрөлсөм өз жеримде, менин деле  
тегиме шек келтирген болбойт эле.

Анткени таза кандуу хан тукумдун  
аргасыз туткундалган тукумумун.

Так билбейм... туйумундун теренинде  
тегибиз бирдейлигин сездин беле?!

Анткени бир да жолу сенин бизге  
айтканың, басынтычу сөз, жок эсимде.

Атанды салыштырып айтсам сага,  
тескери жасаар эле караманча.

Аңдытып тыңчыларга артыбыздан,  
ашыкбаш бастырбачу бир да кадам.

Көздөөчү жолотпоону сага бизди,  
тескөөчү ар бир сөздү, баскан изди.

Биз үчүн түйшүгү құч жумуш тандап,  
буйручу: «Жүргүлө,— деп,— алысыраак».

Иш жасап чыдай алғыс ар бир пенде,  
өткөрдүм аз өмүрдүн көбүн кенде.

«Көйкаптан» келгениңден тартып анан,  
өзгөрдү биздин жашоо түп тамырдан.

Жаныңдан алыстабай – экөөбүз тең  
құн-тұнұ чогуу болдук сени менен.

Арылып атаң койгон тыңчылардан,  
а кийин құн да келди санаа тынгган.

Ал убак өтүп кетти көз ирмемде.  
Атанды жеткирем деп тилегине,

аттанмак болдуң беттеп Чоң-Бәэжинди,  
аткартып мага мында милдетинди.

Кыйбадым өтүнүчүң қалғын деген,  
бөлүнүп, атам кетти, сени менен.

Алмамбет, сарсанаага салып турған  
айтайын көргөн түштү берген аян.

Тұнұндө Эгиз-Көлдөн кайтып келген  
түмөн ой түйшүк салған түштү көргөм:

Дабанга капортолоп чыгып алып,  
карадық артыбызды назар салып.

Шумдук ай, тос-тополоң капысынан  
түшкөндөй қалың әлге артта қалған.

Арапап дүрбөлөңгө түшкөн элди  
келаткан үйдөй караан көөнүм бөлдү.

«Алмамбет, келе жаткан биз тарапка,  
көрдүңбү караандарды?» – деймин сага.

Аңғыча караандар да жакындашты,  
алдыда жылаңаяк басып ташты

келаткан бир думана зикир чалып,  
муңдуу үн зоо жаңыртат кулак жарып.

Сөзүнүн бириң уксак, бириң укпай,  
маанисин түшүнөбүз мына мындай:

«О Тәңир! Пендені Сен жараткансың,  
денине ысық канды тараткансың.

Өзүңө сүймөнчүктүү жакын көрүп,  
жөндөмүн өзгөчөлөп ашық берип,  
  
баарынан қудуреттүү – теңдеши жок,  
зор күчсүң, жаңылгансың Сен да бирок!

Пенденди артык көрүп Периштенден,  
Кас кылдың Периштенди – келишпеген.

Периштең от-жалындан бүткөн Сенин  
шол күндөн ушул қүнгө катып кегин,

ыпылас арам ишин кылыш келет, –  
пенденди ажыратып Сенден бөлөт.

Адамга соймөндотуп ача тилин,  
бириңе жек көргөзүп экинчисин,

бүтүндү бүлүндүрүп бир заматта,  
жер жүзүн туш келтирип алааматка,

кол қурап нээти бузук пендөрден,  
тирешип келе жатат Өзүң менен.

Сендеги кудуреттен уурдал алып,  
шум шайтан өз үрөнүн сээп салып,

Кара Күч жердин бетин каптаганда,  
Аруулук шашат жерди сактаганга.

Ошондо Аруулуктун алы келбей,  
Кара Күч өнүм алып ээ-жаа бербей,

ыпылас арамдыкка толгон жерди,  
ырыс тээп адисинен ашкан элди

кечирбей, дал ошондо – каарың төгүп,  
жазасын тартат эл-жер сууга чөгүп.

Каптаган кара тумоо оттой жалмап,  
 кара жер зилзаладан чарт жарылат.

Ошондо күнөөкөр эл жери менен  
орунун алат жердин теренинен.

Күнөөлүү адамдардан – қалган каарга,  
ашык баш күнөөсүздөр бир адамга.

Каптакан алааматтан жерди аман,  
ар дайым сактап қалат бир аруу жан.

Мен дагы ыйык туткан аруулукту  
ак дилдүү Периштеңмин жолум улув.

Толукшуп толгон Айдын нуру менен  
тогоолдо Жер-Энеге түшүп келем.

Аралап жер жүзүнүн булун-бурчун,  
издеймин аруулуктун жерде учун.

Адамдын канээт алган бир Өзүңөн  
алкышын угам чыккан жүрөгүнөн.

Адамдан алкыш уксам – балкыйт денем.  
Мундуунун мунун угуп жардам берем.

Бул жолу Эгиз-Көлдө перилердин  
тилегин аткарууга түшүп келдим.

Түшүшкөн Эгиз-Көлгө пери кыздар  
тилешти бир тилекти бир топ жылдар.

Боордош элин-жерин ыйык туткан  
зарлаган аруу кыздын ыйын уккан.

Күнөөсүз наристенин жашын тосуп,  
агызган көз жаштарын ага кошуп.

Дартына көз оорунун дабаа кылар  
даярдайт көл берметин пери кыздар.

Ортоқтош болуп кыздын мун-зарына,  
орошту берметтерин көз жашына.

Какшаган күнөөсү жок кыздын зары  
кайдыгер калтырбады мени дагы.

«Тилегин зар пенденин аткар» деген,  
Тенирим, ырайымды өзүң берген,

жиберер Шер перзентти бул жалганга  
шол кызга ыйгарууну көрдүм туура.

Тогошор мезгил кайра чукул калып,  
баратам кең Ааламга сапар алып.

Кечиргин, Көк-Тенирим! Кечир, Аалам!  
Жалганга тамчы канды таштап барам». –

Мунқанган мундуу үнү жарып көкту,  
думана кырды ашып өтүп кетти.

Чакан көч думананын арт жагында  
келаткан куйрук улаш жакын ага.

Комдолгон ак буладай аппак атан  
үстүндө калы килем алтыннаткан,

көгүш түс жибек чатыр орнотулган,  
көрүндү ак байбиче анда олтурган.

Кош колу бото қурда – белин бууган,  
нур жүзүн кош каректин жашы жууган.

Солкулдап үнүн баспай ыйлап келет,  
сезимин эзген кайғы сыртка тебет.

«Садагам, үрөн-бутак, чүрпөлөрүм,  
санаага баткан энэ ыйын көргүн.

Каралуу көчтү баштап баратамын,  
кайғысы ташты жарган – чоң апаңмын.

Ааламга өткөндөрбүз – туура түйүн,  
кордолгон Атажуртун көрүү қыйын.

Эненин бото жоктоп өксүгөнүн,  
күбөсүн, кечирбегин, өзүң көрдүң!

Жергелүү жерин коргоп, журт қураган  
жети атам хан түкүмү – эл сураган.

Атактуу Кулан хандын эркеси элем,  
арзыган Нарботого болгонмун тен.

О чүрпөм, аза көчүн коштоп келем,  
айтылуу Апар аттуу чоң энең – мен». –

Алдыда кошок кошуп эне боздоп,  
артынан каралуу көч барат коштоп.

Армандуу ыйын угуп чоң эненин,  
агуда токтобостон жашым менин.

Жетекте кара нарға табыт арткан,  
мингени кызыл буурул, жоо-жаракчан,

жүзүнөн каар чачып, кек кайнаган,  
тushman жетип токтоп, бир зор адам:

«Кыймылсыз бойун керип суналган тим,  
купуnum, тааныңбы, табытта ким?

Жат жерде кас душмандан жазат тапкан,  
бул менин боз туйгунум – Нарборо атаң!

Какшаалдын белин ашып элге кеттим,  
Алмамбет экөөң арттан куба жеткин.

Нарборо аттуу сенин хан бабаңын,  
Атажурт күтүп калды, кармалбагын!» –

Жетелеп кара нарды сүрдүү карап,  
Каралуу баягы көч өтүп барат...

Туш болуп тилегиңе, бачым келсен,  
түшүмдүн соңун шондо айтып берем...» –

\* \* \*

Колумда катты оқуп бүтсөм дагын  
жазуудан көздөрүмдү тарта албадым.

Түшүм деп Мажит чоочуп жазган баян –  
эскертип алдын ала берген аян.

Мажиттин көргөн түшүн аян десем,  
менин да барбы ага түз тиешем?

Бар деди, хан бабасы, эмнеликтен  
Мажитти эл-жерине мени менен?

Түшүнүн соңун неге улабады?  
Айтууга болбой турган сыры барбы?

Досумдун тууган жерден жазган каты  
дүрбөткөн, түкшүмөлдүү ойго салды.

Түйшөлткөн түрдүү санаа кучагында  
тезинен кайткым келди Тянь-Янга.

Кармашта Хэнь-Яндын колу менен  
айрылгам мен да бир топ аскеримден.

Ансыз да чакан колдун көп бөлүгүн  
артыма кетирүүнү туура көрдүм.

Таптырдым кошуунумдун арасынан  
сакчысын Гай-Юандын – жол баштаткан.

Тик кадап карегимди карегине  
тигиге мына мындаи дедим эле:

«Нээтиңди чындал мага берген болсоң,  
көнөрсүң айтканым айлонбостон.

Жашыруун жолду билем деген элең.  
Жиберсем Тянь-Янга, баар белен?

Эгерде бекем болсоң берген антка,  
анда, дос, артка кетчү колду башта.

Табытын аскадагы Нарботонун  
арттырып Кара Нарга, коштошомун.

Жанымдан жакын көргөн асыл жандын  
денесин кордоттурбай алып баргын.

Самсыган аскерлери Гай-Юандын  
салбасын байкоосуз кол, сактангының.

Колумду, сага кошуп табыштаган,  
жериме кырсыктан тыш сактап барсан,

мен дагы сен өтүнгөн учур келсе,  
аткарам ажалыма карап тике». –

көзүмдөн көзүн албай шондо сакчы,  
кош колун сунуп мага минтип айтты:

«Өтүнүч дебейм муунүн – буйрук, баатыр.  
Болбогун тапшырмаңдан эч кабатыр.

Кошуулуп мени менен артка кайткан  
колундан тынчсызданбай жолго аттан.

Пейилим өзүн үчүн сүттөй таза.  
Жеткиниң көздөп келген максатына!» –

Сакчыга жол баштатып ошол құнұ  
кетиши Тянь-Янга колдун көбү.

Көрүнбөй калгычакты аскерлерим  
көзүмдү албай тиктеп тура бердим.

Андан соң башын буруп Сараламдын  
Бээжинге кирмек болуп сапар алдым.

Улуу Хан кандай тосот? Бара көрөм.  
Ажалым жеткен болсо – качсам да өлөм.

Буйурса тагдырыма Улуу Хандык,  
ким менден хан тактысын алат тартып?

Чакан кол, Ханга деген белек менен  
Бээжиндин чоң капкасын беттеп келем.

Аскерлер тең жарылып эки жакка,  
ачылды капкадагы чоң дарбаза.

Капканын эшигинен башталган кол,  
тиздирип аскерлерден салгандай жол,

ортону ачык таштап эки капитал  
кургандай кишилерден койуп дубал.

Жыш чөптүн арасында бир тал гүлдөй  
бараттык чок ортодо бир аз жүдөй.

Жеткенде эшигине хан сарайдын,  
Улуу Хан тосуп чыкты туура алдымдан.

Шашылбай Сараладан салмак менен  
түшкөмүн өзүм дагы дал эшикten.

Түктөйүп, боор бербей, сыртты сала  
баш ийдим тизе бүгүп Улуу Ханга.

Анткени, инилери качып келген –  
уялаш Улуу Ханга, жакын менден.

Ойумду билди кыйды Хэ-Ган кексе,  
орорун – үрөнүнө эмне сепсе.

Жылмайып, кучак жайып утур басты,  
а бирок эритпеди ичте ташты.

Башымды үнсүз ийип, колум сундум,  
акылдуу куу көздөрүн карап турдум.

Ийиниме колун койуп, мени карай  
ийиле сөз баштады салмактуу жай:

«Жарыгым, эки агандан көөнүң тозуп,  
таарынып тургандайсың мени кошуп.

Бир боорбуз, кечиришип кепке келип,  
kek катпай ичилизге – элдешелик.

Жүрөгой, калган сөздү ичке кирип,  
улайлык даам үстүндө көңүл жибип» –

алbastan оң ийиниме койгон колун,  
жол баштап, тең аттадык босогосун.

Жибитип мамилеси тоңгон музду,  
айтылбай калып калды сөздөр туздуу.

Олтурган ойго батып Алмамбетке  
көз албай, сындал турат Хэ-Ган кексе:

«Кордукту Гай-Юань-Тхай көрөт эми,  
куу катын тууган экен даана Шерди.

Хэнь-Ян өзү баштап тиш катпаса,  
көңүлүн оорутуучу кеп айтпаса,

бул көк жал – айткан сөзүн эки дебес,  
түнөрүп сыртын салып жатмак эмес.

Аттигин, эбин эптеп тапмакмын да  
кытайдын уулу болсо каны таза.

Тагасы – те төмөнкү буруттардан,  
Бузук кан тартып кетсе – куруп калам.

Болбосо алпейим шер, жазы маңдай,  
дубага тили жатык, шириң таңдай.

Артымда өз балам жок, карып қалдым,  
баары бир хан тактымды тарттырамын.

Гай-Юань такка келсе – ошол замат  
башымды алып менин, жолун ачат.

Чет-Бээжин, калың манжы, жалпы Лама  
баарысы Хэнь-Яңдын кол астында.

Каниет кылбай ошол байлыгына,  
карачы, азғырылып Гай-Юанга,

Жалғызы – орун басар артындағы,  
жазданып кара жерди жатып қалды.

Ошентип жер күчактап Бао-Хото,  
Хэнь-Ян түшүп турган кези отко.

Күйүтү күчтүү анын ушул тапта,  
көз артпайт болуш керек алтын такка.

Тагымды талашуучу – жалгыз гана,  
түктөйүп, сыртын салган тиги бала.

«Меники эмей, такты, кимдики?!» – деп,  
кенебей олтурушта жатпайбы кеп.

Тактымды береримди билгизейин...  
Сыр бербей өзүм сунуш киргизейин» –

түнөргөн Алмамбетке буруп жүзүн,  
Улуу Хан айтты анан хандык сөзүн:

«Жарыгым, дагы деле чечилбедин,  
кылганын эссиздердин кечирбедин.

Түктүйүп сыртың салып үндөбөйсүн.  
Суроомо жооп кылып сүйлөбөйсүн.

Элимди жат-тууганга бөлбөй карап,  
кыл жарган калыстыкты келем баалап.

Бөлбөстөн ички элдин ыркын бузуп,  
чечемин талаштарын калыс туруп.

Жакын деп бир боорума тартканым жок,  
жатсың деп өзгөлөрдү какканым жок.

Кечиргис күнөө кылса жатындашым,  
чыгарган өкүмүм бул – алсын башын.

Жазага тарттырамын аябастан  
ууруну, чагымчыны ушак айткан.

Кестирип мүчөсүнөн күнөөкөрдүн,  
кайнаган майга салып күйгүзөмүн.

Саткынды – чыккынчылык элге кылган,  
калтыrbай эч кимисин баарын қырам.

Өзүнүн башын кесип, аны тууган  
катындын ичин жарып, башты тыгам.

Темирдей катуу тартип – элге керек.  
Адисин ашырбастан кармадым бек.

Кемчилик кетсе – ондоп өз маалында,  
келемин баарын кармап тең салмакта.

Ушинтип акыл менен эл башкарып,  
келатам жаш кезимден – Кары аталаip...

Буйурсун алтын такты, уулум, сага,  
башкарсаң акыл менен – элин өмина.

Жаныма инилерим алып, эртең  
тайынып, ыйыктыкка, тоого кетем.

Арылып көрпенделек дил кишимден,  
андан соң баш тартамын бийлигимден.

Башыңа хан таажысын кийгиземин.  
Атадан мурас такка мингиземин.

Кайрылып тайынуудан келгенимде  
кабарлап, той беребиз калың элге.

Жарыгым, биз келгиче мында калып,  
көңүл ач ит агытып, күшүң салып...

Сырым бар, жан адамга билгизбеген.  
Ошону азыр сага айтып берем.

...Жаш кезим, салбырындан келе жатып,  
жаанда бир үңкүргө калдык жатып.

Башымды жерге койуп жаткан кезде,  
тынчымды алды өткөн катуу нерсе.

Тоголок муздак ташты жылмаланган  
сыйпалап караңғыда араң тапкам.

Үңкүрдүн оозун болжоп – ыргытмакка,  
жаныдан кол көтөрүп, дит бурганда,

караңғы үңкүр ичи бир заматта  
бөлөндү мунарыктуу көк жарыкка.

Колумду болор-болбос илеп урду,  
жарыкты алиги таш чачып турду.

Бетинде түшүнүксүз жазуларды  
аракет кылган менен окулбады.

Ал түнү кирпик какпай атырдым таң.  
Эртеси тапканымды билбеди жан...

Олтурган орунуңдан турбай туруп,  
карачы дөңсөө жакты назар буруп.

Көрдүңбү салган чепти лаал таштан<sup>1</sup>,  
өзүмдөн бөлөк билбес сырды каткам.

Билгизбей бир адамга – ташты тапкан,  
салдырган тигил чепке бекем каткам.

Үнкүрдүн, сураштырып, билдим дайнын,  
түшүндүм ошондон соң таштын жайын.

Ыңдынын жайчылары жыйылышип,  
үнкүрдө Улуу Күчкө сыйынышип,

алиги таш бетинде жазуу менен  
күн түрүн каалагандай бурат экен.

Мен болсо окую албай сырын чечип,  
катылып кыйла жылдар жатты бекип.

Көргөздүм ушунча жыл арасында  
билимдүү аярлардын далайына.

Чечпеди эч кимиси таштын сырын,  
баарысы көргөндөрдүн болду тындым.

Билчүмүн – көргөндөрдүн баарысы тең  
окушуп, таштын сырын чечмелешкен.

А бирок бири қалбай баарысы тең  
ээлесек ошол ташты деп эңсешкен.

Ээ болбой эч кимиси эңсегенге,  
кагырап сөөктөрү қалды чепте» –

---

<sup>1</sup> *Лаал таш* – ашкере баалуу асыл таштардын бири.

...Ээрчитип алып мени түн киргенде,  
кийирди тар бөлмөгө чеп ичинде.

Жашыруун ойукчадан дубалдагы  
жайма-жай сууруп чыкты сандыкчаны.

Ачкычты, алтын боолуу, койунунан  
абайлап алып чыгып, кармап турган

сандыктын ойугуна аяр салып,  
бурады жети жолу жай айлантып.

Андан соң имергенде онду карай,  
ачылды капкакчасы добуш салбай.

Сандыктын ичиндеги кутучадан  
сырдуу таш нурун чачты жаркыраган.

«Билгизип арам ойум жок экенин,  
сырымды катып жүргөн ачып бердим.

Окудуң Аалам сырын жыйырма бир жыл.  
Жазууну чечмелөөгө аракет кыл.

Мен дагы сен окуган ал окууда  
биринчи жети жылы окудум да,

хандыкка – бул жашоомдо максат қылган  
окууну бүтүрбөстөн кетип калгам.

«Түүм» деп балдарынын арасынан,  
тактысын атам мага мурас қылган.

Аткарып ата-мурас ыйык салтын,  
талабын Улуу Хандын бүт аткардым.

Душманга колтук ачып эрибедим,  
жат элге бут койдуруп – жендирибедим.

Таажыга, алтын такка шек келтирбей,  
келатам душманыма жем жедирбей.

Ачкычым, ишенбеген бир да жанга,  
далилдеп пейилимди, бердим сага.

Мен жокто каалагандай басып-тургун,  
хан сарай, бүт баарына ээлик кылгын.

Отургуң келсе такка – отургунун,  
жактырсаң жалгыздыкты – мында тургун.

Кыламын кандай десен билгин өзүн,  
Ал азыр мобу ташка көөнүң бөлгүн». –

Ташты алып оң коп менен, солго салсам,  
тыш жактан дабыш чыкты «тарсылдаган».

Которсом сол колумдан оңго салып,  
тыңчыды сыртта дабыш тып басылып.

Ордуна ташты койуп жүзүм бурдум,  
көз тартпай көздөрүнөн – карап турдум:

«Билесиң менден жакшы таштын сырын,  
бул болсо мага койгон да бир сының.

Ал анан мындан жакшы билгениң бар,  
азыр сен дарманың жок так талашаар.

Көрдүң го – таш бетинде жылдызымдын  
үрөйүн учурганын жылдызындын.

Мен үчүн мааниси жок бийлигиңдин.  
Болгону, атам үчүн далилдедим,

кааласа – ажалга тик баарымды,  
бербесең такты тартып апарымды.

А бирок сездим азыр жаңылганым:  
экөөңөр бирдей мага – жатындашың,

каалады хан тактыны неге мынча,  
тактыда уялашы олтурғанда?

Ордуңду чын дилиңден берсең гана  
олтурам ата-мурас хан тагына.

Бербесең – кек сактабайм, кетем анда  
өзүмдүн алтын кеним Тянь-Янга.

Көөнүң ток сыйынып кел ыйыгыңа,  
шондон соң түз жообунду бергин мага». –

\* \* \*

Упуу Хан табынууга кеткенине,  
болжолу жети күнчө болгон эле.

Негедир түндү өткөрүп кирпик какпай,  
таңга жуук көшүлүпмүн мемиреп жай.

«Көйкапта» окуганда түшкө кирчү,  
баягы думана чал бирге жүрчү,

сейректеп, кийинчөрээк көрбөй қалгам.  
Ал азыр уйқу-соонун арасынан,

сезилип сагынычы кусаланган,  
угулду тааныш үнү добуш салган:

«Көрмөккө соңку ирет бул жалгандан,  
узак жол басып келдим алыс жактан.

Карегим, калкаладым ушунча жыл,  
жалганга келүүдөгү максатың бил:

Апаңдын тилегине жеткирүүгө  
жаралып келдин эле бул дүйнөгө.

Калганын апаң сага айтып берет,  
кулак сал кеңешиме соңку ирет.

Сарайга чечпей киргин жоо-жарагың.  
кызыкпа алтын такка – ал ажалың!

Кырк жылды сууга салса чирибegen,  
төшөлгөн босогодон такка, килем.

Дал ошол кооз көчөт қилем асты  
чыкпас ор – үстүн бассаң ажал тапчу.

Ишенбей турсаң мага ачып көргүн,  
абайлап босогодон аттап өткүн.

Көтөрсөң оң тарапта килем учун,  
көрөсүң үстү ачык ордун бурчун.

Баш болуп тигилерге какбаш Хэ-Ган,  
баштاشты қастык ишин төгүлчү кан.

Келгенде Улуу Тоодо табынуудан,  
канткенде жок кылууну сени мындан

кеңешип келишкени кеткен алар.  
Бул жерден кеткин бачым, убакыт тар.

Кезинде канатыма қалкалаган  
кымындай темир канат жаш балапан,  
  
канчалық түйшүк менен жеттиң араң  
качырган қыраан болуп көкжал алган.

Карашиң қалың колду тыңдым қылар,  
каптаса – кара күчкө каршы тураг,

кемибес кайрат-күчкө эгедерсин.  
Каалаарым – Көкө-Тенир жардам берсин!

Кетүүчү тогоол тогоп кең Ааламга,  
келгемин коштошкону, уулум, сага.

Тамырда тамчы каным жерде калган,  
таңмакшар жолугабыз канжыгадан», –

сабырлуу, ойлуу жүзүн жууп жашка,  
мээримдүү каректерин буруп мага,

алыстап мунарыкка сиңип барат,  
ачышты көкүрөгүм – жүрөк канап.

Көргөнүм өңбү-түшпү айрый албай,  
көзүмдү бардап ачып, козголдум жай.

Жүрөгүм бир тамыры үзүлгөндөй,  
жүпүнүм зырылдоодо тыным бербей.

Аялуу, тендеши жок бир нерсемден  
аргасыз айрылганым даана сезгем.

Аңғыча кароол жоокер шашып келди,  
баш ийип, тизе бүгүп салам берди.

Олтурган қалыбында тизе бүгүп,  
сүйлөдү қелген жөнүн түшүндүрүп.

Бул түндү Хэ-Ган хандын аскерлери  
уйкусуз өткөргөнүн айтып берди.

Көрүшүп бир нерсеге даярдыкты  
жатышып, жаңы гана жай алышты.

Алардын арасында биздин тыңчы  
кароолдон айттырыптыр кетип тыңчы:

«Эмнеге кам көргөнүн уктабастан,  
эбин таап, билип туруп кабар кылам.

Жакшылык-жамандыкпы, не болсо да,  
аскерлер даяр турсун баардыгына». –

Азыркы кароолчунун сөзү менен  
айкашып таңкы түшүм аян берген.

«Жоокерлер жоо-жарагын кие келсин,  
чогулсун бул жерге» – деп буйрук бердим.

Көрөйүн деген ойдо, не болсо да,  
кадамым бурдум тиги хан сарайга.

Кайтарган хандын тагын кароол жогу  
күчөттү шек туудурган боолгомду.

Киргөнгө эмнегедир көөнүм чаппай,  
а бирок босогосун аттадым жай.

Аркагы алтындалган, чылк жибектен,  
көз жоосун талдыргандай кооз килем

төшөлүп босогодон такка жете  
туруптур сарай ичин бөлөп көрккө.

Көркүнө арбалдымбы, койордо бут  
түшүмдү эстей калып кеттим чочуп.

Оң бурчун силке кармап жай көтөрдүм,  
оозу ачык онурайган орду көрдүм.

Ордуна килем учун кайра таштап,  
орунун босогосун чыктым аттап.

Шек бербей көргөнүмдөн зындан-орун,  
шашылбай сыртты көздөй кадам койдум.

Астымда астанада, кырк бүгүлүп,  
туруптур кытай күнү тез жүгүнүп.

Көргөзбөй чүмбөттөлгөн бетин катып,  
кол сунду жардам сурап, мага шашып.

«Корктунуз кимден мынча?» дегенимде,  
шашылып сунду катты жең ичинде.

Алаарым менен аны шашып ачсам,  
апамдын каты экен чакырттырган.

Кытайдын күнү кийген кийим менен  
жүгүнүп жүз бүгүлө катты берген –

билинбей кароолчуға өтүп келген  
өзүмдүн Үрүлайым энем экен.

Байкабай катка алаксып калганимда,  
Хэ-Гандын бир желдetti, как жанымда,

жүрөккө курч канжарын урган экен,  
жыгылды «Кач!» деп алып киндик энем.

Канжарын тиги желдет сууруп алып,  
кыйкырды сыртты карай добуш салып:

«Басууга хан сарайда болгонсуп тен,  
кайдагы сасыган күн мында келген,

арамдын сасык денин алып барып,  
короочу иттер тойсун, бергин салып», –

чаңкылдап буйрук берип – канжарынан,  
тенселип, карап турат канды тамган.

Дендароо – не болгонун түшүнбөстөн,  
карадым кан ичерге жай тенселген.

Мас болуп кан жытына, дөөгүрсүгөн  
канкорду ортосунан жара бөлгөм.

Асылым, киндик энем, көз ирмемде  
жуулдурдум так жанымдан шум желдетке!

Ал анан... салдым дейсин чоң кыргынды,  
сарайда уктагандар бүт кырылды.

Кыйратып нөөкөрлөрүн, жоокерлерин,  
талкалап паал таштан салган чебин,

сандыкта ташка кошуп дубаланган  
Жайчынын кырк чыбыгы – кара талдан,

кереги тиеби деп алып алдым,  
чогултуп жоокерлерди, жолго салдым.

\* \* \*

Тұз келдим асыл таштан арнап салған  
апамдын сарайына алтындалған.

Денесин Үрүлайым энекемдин,  
өңөрүп Саралама, алып келдим.

Айрылып өтө жакын адамдардан,  
Нарбото, киндик энем, думанадан,

жүрөктү әзген ачуу арман менен  
жол жүрүп күндөп-түндөп келген элем.

Кайткамын көңүл калып туугандардан:  
«Атамды Чет-Бээжинге алып барам,

колуна көздөгөнүн тийгиземин,  
көксөгөн алтын такка мингиземин», –

деп ойлоп, арамым жок, нәэтиң таза  
атамдын келген элем хандыгына.

...Апамдын арман сырын ачкан мага,  
уккамын көз ирмебей таң атканча.

Түшүмдү, көрүп жүрчү бала кезден,  
мен дагы апакеме айтып бергем.

Бул жолу жыланаяқ думананын  
келбейм деп коштошконун ага айттым.

Бир азга даабай туруп сураганга,  
баары бир суроо салдым бирок ага:

«Сен көргөн Эгиз-Көлдө улан менен  
думана түшүмдөгү – дайым көргөн

экеө – бир периштеби? Сага, мага  
көрүнгөн өндө-түштө эки башка?

Көрүнгөн менен бизге эки бөлөк,  
ал өзү бир Периште болсо, демек,

ошолбу менин атам – кыйбай сени  
Тогоолдо кетпей калып, берген мени.

Ар дайым аян берип түшкө кирчү,  
ар кандай кырсыктардан сактап жүрчү,

айланган Эгиз-Көлдө аккептерге  
ал ошол, айтчы апа, атам беле?». –

Армандуу жашы жууган жүзүн сүртүп,  
апамдын айттар жообун тургам күтүп.

Атамдын аяр басып келгендигин,  
алаксып апакеме, көрбөптүрмүн.

«Чаңк» эткен добуш чыгып, жалт карасам,  
жанымда заарын чачып турат атам.

Чаяндай, чагып алчу, атырылган,  
чанактан чыгып карек, кан уйуган.

Сербейген сейрек мурут, көсөө жүздөн  
сез көрдүм тула бойду дүркүрөткөн.

Колунда ач болоту жарк-журк этти,  
а бирок эмнегедир шилтебеди.

Ачуудан антарылып кыйык көзү,  
агызды жаман ооздон балит сөздү:

*Мыңдан наркы саптарды кагазга түшүрүү кан-  
дай оор экенин айтууга сөз табалбайм. Жазбай эле  
койсомбу деп кыйла күнү кыйналдым. Жазбасам  
Алмамбет Атабыз Азиз ханды эмне үчүн өлтүргөнүн  
эл түшүнө бербей калчудай. А бирок жазгандан  
кийин агайга берүүнүн өзү азаптай туйулду мага.  
Бир нече күндөн кийин, өзүм тамды карап, колум-  
дагы баракты агай турган жакка ыргыттым. Өтө  
одоно мамиле кылганымды түшүнгөн менен, баш-  
кача жасай албадым. Ушул саптарды түшүр-  
гөнүмдү окушкан улуу-кичүүлөр туура түшүнүп,  
мени кечиришер.*

«Куу канчык, куулугунду сезген менен,  
кызыгып кыз белгиңе – кечкен элем.

Жатындан уруп турган ысык илеп  
билирден курсагында бала бар деп.

Канчасын тандап алдым аялдардын,  
а бирок бир да бирин туудурбадым.

Канчыгы калдайлардын – шуркуя энен,  
шерт кылып, шер баланы тууйм деген.

Эр жүрөк бул канчыктын тайбастыгы,  
аттырган алтын баштан хан таажыны,

мен эмес, Улуу Ханды баш ийдирген.  
Түшүргөн думананын сийдигинен

арамды – сага окшогон сакташ үчүн,  
жумшаптыр бар аракет, болгон күчүн.

Көзүмдү тумандатып байлап келген  
көшүлткөн койнундагы айла менен.

Келсе да алтымышка, канчык энең  
кыз сынын жоготподу, кыларда мен

акышы кыңшылаган күчүккө окшоп,  
жатындын оозу кыпчып, булк-булк сорот.

Жолугат мындай жатын чанда гана  
Шер туучу арстандын канчыгында.

Тирсийип, кош эмчектин үрпү учтуу,  
тийгенде көөдөнүмдү тиреп турчу.

Козутат жанып калган күүнү кайра,  
жатыны жанжеримди кыпчыганда.

Астымда акчабактай алдас урган,  
апаппак, ысык эти оттой жанганды.

Кызганып кыбыраган тиругү жандан,  
кылыгы жан чыдагыс түйшүк салган.

Козгогон делебени – койну ысык,  
тылагы жанжеримди сорот кысып.

Көрүнбөй мындан башка дүйнө кызык,  
көлкүдүм коргошундай кайнап-ысып.

Кыйбагам наз акышын бир да жанга,  
койнуна жатмак түгүл – кармаганга.

Ал азыр угуп турам – думанадан  
арамды сендей болгон тууп алган.

Өрттөнүп өзөк-жүлүн, күйүп барам!  
Ачышып туз сепкендей ачык жарам!

Шуркуя, жатыныңды жарып туруп,  
тыгамын арамыңдын көтүн сууруп!». –

Апама ач болотун шилтегенде,  
Тилинди кийген кийми бир ирмемде.

Апамдын алаканы жаап бетти,  
апаппак ууз эти кылак этти...

Атылып, ач албарсын сууруп алдым.  
Атамды өз канына жууп салдым....

...Аяймын азыр деле ойлогондо,  
ачынтыкан заар тили болбогондо,

аны мен жамандыкка кыйбайт элем,  
аттиңай, айткандарын кылбайт элем!

Көө жапкан апакемдин ак дилине,  
кантейин, чыдабадым уу тилине.

Кетирип ар-намысын, абийир-атын,  
кордошун көрүп, кантип чыдамакмын!

Ачуюга алдырган соң туралбадым,  
аңдан соң сыртка чыгып кыргын салдым.

Азиздин дene кулу – жоокерлерин,  
ага ак дил кызмат кылган нөөкөрлөрүн

калтыrbай бириң тирүү – кырдым баарын,  
сарайдан тирүү жанды жылдыrbадым.

Апама не болду деп кайтып келсем,  
ал небак жоо кийимин кийген экен.

Кайраттуу, калтаарыбай жүзүн бурду,  
кайрылып апам мага сүйлөп турду:

«Кулунум, убактыбыз абыдан тар,  
өзүнө айтпай калган бир сөзүм бар.

Бул жолу Эгиз-Көлгө барганимда,  
аянды соңку ирет алганимда,

жыңайлак, түспөлүндө думананын –  
атаңа Эгиз-Көлдөн жолуккамын.

Көл үстүн чүмбөттөгөн мунарыктан,  
коштошуп мени менен минтип айткан:

«Алтынай, Алмамбетке баарын айткын,  
Ааламга сапар алаар құнұң жакын.

Кылымга эли толуп, жер булганган,  
каптоодо кара күчтөр салған туман.

Ачкычты – Аалам сырзы бекитилген  
көбөйдү ачып окуу тилин билген.

Жер үстү тазаланар мезгил жакын,  
аруулук сээп кеткен үрөн калсын.

Алмамбет – адил үрөн – өнүм алсын,  
жалганга таштап кетем тамчы каным.

Мен сенден саал эрте сапар алдым,  
а бирок утур тосом, эстеп калғын» –

...Сөздөрдү айта турган түгөл айттым,  
кулунум, Мажит экөөң элге кайткын.

Тигилер колун қурап келгичекти,  
турбастан, Таш-Калаадан тез кетели.

Атажурт тузу тартса, мен да барам,  
жазданып топурагын, жайымды алам.

Турпагын тууган жердин буйурбаса,  
жат жерде калат денем, аргам канча...». –

Сөзүнүн аягына чыгарбастан  
Мажиттин үнү чыкты өтө шашкан:

«Алмамбет, жөө тумандай киптаган кол  
курчашты Таш-Калааны, чыккының бол.

Жат эмес – туугандарың душман болуп,  
талкалап сырткы чепти, калды толуп».–

Апакем аны угуп өндөн кетти,  
козголуп турган жерден мындаи деди:

«Кулунум, Кулатору бәэни алдыр,  
үстүнө үртүк жаптыр, токум салдыр.

Колума жоо-жарагым мен да алам,  
кошулуп силер менен бирге барам.

Көздөгөн максатыбыз бирөө гана –  
кайрылып баруу керек Атажуртка!». –

Апамдан душманымды билип алдым,  
аларды аябастан кыргын салдым.

«Көйкапта» жыйырма бир жыл алган билим  
пайдасы зор экенин шондо билдим.

Душмандын сан-эсебин билгин мындан –  
ар бирөө койгон таштан дубал турган.

Колдонгон каршы қурал – дуба болду  
кырдырган бир ирмемде сан-мин қолду.

Дубалап кычыраган кыш түшүрдүм,  
касаба кар жаадырып – жол бүтүрдүм.

Кем калбай кечилдердин аярлары,  
жандырып, тетир окуп дуба салды.

Каршылык көрсөтпөстөн кайра мен да  
окудум алар менен – жанаар дуба.

Кычырап, кыш чилдеси өкүм сүргөн,  
айланды жай чилдеге ысып-күйгөн.

Кар эрип, көчкү түшүп, тоо-таш урап,  
каптаган кыян-сепден үйлөр кыйрап,

алаамат-апаат салып душманымга,  
кайтарып мизин, артка қууганымда,

кош чынар тигилген дөң чеп ичинде  
түйлатып жүрөгүмдү түштү эсиме.

Атымдын оозун буруп кош чынарга,  
сыздаган көөнүм сезип барганымда,

О Тәңир! Азыр дагы денем муздайт!  
Тамчы суу көздөн учуп оозум кургайт!

Таңылып колу-буту жерде жаткан,  
кесилип кош эмчеги, канга баткан

элеси апакемдин азап тарткан,  
тартылып, көз алдымдан, өчпөй калган.

Ошондо жерди жарып кыйкырганым  
жаңырып кулагымда турат дайым.

Курчаган жеддеттерге салып кыргын,  
кан-жини арапашып, камыр кылдым.

Кай бирин карман алып ташка урдум,  
каарыма чыдай албай күйүп турдум.

Куткарып кечилдердин курчоосунан,  
бошотуп колу-бутун тушоосунан,

көтөрүп апакемди колума алдым,  
кош чынар түбүндөгү сууга бардым.

Жаткырып аяр карман муздак жерге,  
апамдын ак жүзүнө суу сепкенде,

Акырын кирпиктерин ирмеп алды,  
акыркы жолу апам добуш салды:

«Арман ай! Атажуртум көрбөй қалдым!  
Кармалба, бачымыраак элге баргын!

Ата-энем зар тилемешкен тууган жердин,  
кулунум, турпагынан алып келгин.

Көксөгөн Атажурттун топурагын  
апкелип, баарыбызга сөзсүз чачкын!». –

Алагар кара көздөр койууланып,  
акыркы жолу алсыз демин тартып,

аккуудай мойну онго имерилди,  
нурданып аппак жүзү, бой керили.

Өзөгүм өрт койгондой үзө тартып,  
өкүрдүм көөдөнүнө башым катып.

Артымдан бирөө сылап, өйдө тартты,  
өксүгөн добуш салып ыйлап жатты:

«Эмчектеш, кан-жаны бир боордошум.  
Эчкирип тирилтпейбиз, өйдө болгун.

Эненин ак тилегин аткаралы,  
эртерээк Атажуртка аттаналы.

Жан-досу кетти узап асып денден,  
жумшактап жай казалы ушул жерден.

Кайрылып келгиче биз сакталсын бек,  
койолук энебизди «аманат» деп.

Калкалап саябаны кош чынардын,  
түйшүктүү тирүүлүктөн тыным алсын». –

Колумдан өйдө тартып Мажит сүйөп,  
күйүттүү ый арапаш турду сүйлөп.

Аз-аздан жоокерлерим тирүү калган  
чогулуп келип жатты туш тараптан.

Баягы қул түкуму алтын кенде,  
биригип кол салышкан жоого тике.

Бирөөсү – келгендердин арасынан  
буулугуп жашын төгүп минтип айткан:

«Алмамбет, алыс болуп көрбөй калдым,  
жардамды учурунда бербей калдым.

Кайкыган карчыгадай тик сайылган  
апакең сая түшүп жоо артынан,

дааналап сол карчытка найза сунду,  
аял да – купач жетпей кыска урду.

Кыйраган омурткасын мыкчып кармап,  
Конурбай Алгарада сыйып барат.

Артынан Алгаранын Кулатору  
кубалап куйрук улаш жетmek болду.

Найзасын ондоп кайра сунарында  
артына тийген октон қулады да,

курчалып кечилдерге колго түштү,  
аңгыча өзүң келип баары бүттү». –

Бүткөндө сөзүн тиги жаңы гана,  
баягы сакчы жакын келип мага,

апамды койгон жерге көз таштады,  
акырын кармап колдон сөз баштады:

«Тегиздеп жаткан жерин, чым тизели,  
тал-терек казып келип жыш тигели.

Кастарың жайын казып козгошпосун,  
кайрадан асыл денин кордошпосун.

Бүткөрүп ушул ишти жайгарган соң,  
элиңе бачымыраак кеткениң он.

Эсенкан түмөн колун қайрып келет,  
түптүү эл, түп көтөрө келип жеңет.

Ажалдан арачалап Алгарасы,  
Конурбай бул жолу да аман калды.

Баягы үңқүрүнө алып барат,  
ал жерде аярлары дары жабат.

Тамчылап тамган дары жардам берет,  
Конурбай бачым эле алга кирет.

Төмөнкү буруттарга бара турган  
жолдорду жакшы билет алabyдан.

Айланып, ал жолундан тоскучакты,  
Алмамбет, андан мурун кетсең жакшы.

Адамдык сапатыңды сыйлагандар,  
аппейим эрдигинди кыйбагандар

ак дилден кызмат кылып коргошобуз,  
артындан куугун салбай жол тособуз.

Качуу эмес – бул элиңе қайтып кетүү,  
кайрылып Атажуртка эсен жетүү.

Кол курап, кеткен кекті кууп келгин,  
өч алып, душманыңды чындал жеңгин.

Элиңе кетчү жолду айтып берем,  
кетесиң жалгыз гана Мажит менен.

Кулдарды ээрчитпегин – тип албасан,  
таямын анда мен да убададан.

Кек кууган жолубуз бир – аныгын бил,  
а бирок каныбыз жат – башкacha дил.

Мен дагы Конурбайдан өч алмакмын,  
дилимди сатпайм бирок – кечил каным.

Бул жерде достуругумду сактадым бек,  
бел ашсан – душманымсың элин бөлөк!» –

\* \* \*

Апамды койгон жерге «аманат» деп,  
жыш тиктик тал-теректен бекемдеп чеп.

Ант берип «Кайра сөзсүз келем!» деген,  
коштоштум алтын кенде кулдар менен.

Үйрөтүп согуш сырын, билим берген  
үркөрдөй өз жоокерим жандай көргөн

антташкан убададан бири қайтпай,  
ажалды тик беттешип башын тартпай,

артымдан куугандарды торгошмокчу,  
акыркы дем тартканча коргошмокчу.

Ачышкан жараат калып ичте терен,  
ажыроо кыйын болду алар менен.

Тосушуп калышкандар жоонун жолун,  
аттанып Атажуртка кетмек болдум...

...Жашыруун жортуул жолдо эл билбegen  
жол баштап бая сакчы Мажит менен,

кыялап ойрумалуу бийик белге,  
чыкканда – Күн уяга баткан эле.

Кылкылдап баткан Күнгө карап сакчы,  
дубасын Чи-Лу-Сендин айтып жатты.

Көргөзүп мындан наркы кетер жолду,  
кайрылып кайра төмөн түшмөк болду.

«Алмамбет, менин Күнүм нечак баткан,  
туш болдуң баткан Күнгө – белгин жаман.

Бул чоку – сен көздөгөн бийик максат,  
жаңыдан бут койгондо Күнүң батат.

Илеби кайткан Күндүн мээлүүн табы –  
жакшылык өзүң көрөр алдыдагы.

Он беши – бүгүн Айдын толгон чагы –  
караңғы тұнгө қалбай нәэтиң ағы.

Жеткен соң максатына, батасың бат,  
артында – Айдай жарық атың қалат!

Кош, досум! Достуғубуз эми бұтты.  
Күбебүз – биз турған бел боору тұктүү –

кылчайып карабастан биз тарапка,  
билигизип душмандығын кетти артка.

Сакчының айткан сөзү ойго салып...  
Атажурт, сени көздөй жол уладык...

*Бириңчи китептин аяғы.*



## МАЗМУНУ

Алмамбеттин келиши .....	5
Кириш сөз ордуна .....	7
Күтүлбөгөн кездешүү .....	11
Таанышуу .....	21
Он Жайсаң .....	28
Нур кыздар .....	48
Байыркы Байкөлгө саякат .....	59
Катаал чечим .....	75
Каныкейдин каты .....	81
Тал Чоку .....	116
Алмамбеттин ақыркы өтүнүчү .....	146
«Кичинекей ханзаада» .....	159
Сянь-Фандын керээзи .....	206
Алтынайдын төрөлүшү .....	223
Эрте бүткөн балалық .....	246
Улуу хандын сыноосу .....	275
Алмамбеттин төрөлүшү .....	304
Жайсаң атанын мага Көйкапты көргөзүшү .....	312
Алмамбеттин Көйкапта окушу .....	330
Азиз хандын катаал тапшырмасы .....	351
Атажуртка кайтуу .....	376

**Жайсаң Үмөт уулу**  
**АЙКӨЛ МАНАС**

**Дастан**

*Биринчи күтеп*

**АЛМАМБЕТТИН КЕЛИШИ**

Редактору *Жұмадин Кадыров*

Корректору *Жаңыл Шайыкбекова*

Компьютерде калыпка салған *Рая Терибаева*

Форматы 84x108<sup>1/32</sup>. Көлөмү 26,5 басма табак.  
Заказ № 328. Нускасы 10000 даана.

«Бийиктик» басмасы

Бишкек шаары, Ю. Абдрахманов көчөсү, 170 «А»  
Тел.: 66-75-58, 66-75-56